

К. Артықбаев, Б. Исаков



# КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ

5

УДК 373.167.1  
ББК 83.3 Ки я 721  
А 86

**Көркөм кенештин курамы:**

*А. Бектенов (жетекчиси), Э. Саманиди,  
В. Кульчицкий, А. Белкина, М. Болотбеков.*

**Артықбаев К., Исаков Б.**

А - 86 Кыргыз адабияты: 5-кл. үчүн хрестоматия окуу китеби. - 4-бас.- Б.: - «Инсанат», 2012. - 320 б.


ISBN 978-9967-13-456-0

Окуу китеби 1985-жылы Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги откоргон жабык конкурста баш байгени женип алган. Мектеп реформасынын жана еркүндөтүлгөн окуу программасынын талаптарына толук жооп берет.

**Шарттуу белгилер:**



Өз алдынча иште.




Суроо.



Ойлон.



Макал-лакап.



Сунуш.



Санжыргалуу сөз бермети.



Унутпа.



Салыштыр.



Тапшырма.

A 4306020400-12

УДК 373.167.1  
ББК 83.3 Ки я 721

ISBN 978-9967-13-456-0

© Артықбаев К., Исаков Б., 2012.  
© Кыргыз Республикасынын Билим берүү  
жана ойлам министрлиги, 2012.  
© «Инсанат» басмасы, 2012



## АДАБИЯТ — КӨРКӨМ СӨЗ ӨНӨРҮ

Мына, сен окуу китебинин алгачкы барагын ачып, адегенде эле адабият деген сөз жөнүндө ой жүгүртө баштадын. Ал сени эми өмүр бою коштоп жүрөт. Уккан, окуган же телевизордон, кинодон, театрдан көргөн кызыктуу жомоктор, окуялар, жазуучулардын айрым чыгармалары сенин эсине бекем сакталып кала берет. Турмушунда мыкты коркөм чыгармаларды көп эле окушун мүмкүн. А балким, адабий чыгармаларды үзбей окуган китеңкөй, же озун казуучу, же окумуштуу, же журналист болуп кетерсисин. Айттор, китеңти көп окуган адам көп билерин, ой жүгүртүүгө жөндөмдүү болоруң эсинден чыгарба.

Китең жана адам маданияттуу өлкөлөрдө ажырагыс биримдикте юл от. Маданияттуу, билимдүү адам өзүнө ылайык китеңтерди окутайын жашай албайт. Анткени жапан эли айткандай, «акылдуу дам көнтү билиш үчүн окуйт». Ал эми өзбек элинин таланттуу казуучусу Айбек китеңтин маанисин жакшы ачып көрсөтүп, минип жазган экен: «Китең адамзаттын оюндары берметтерди чогулуп туруп, келечек муундарга сунуш кылат. Биз акыры жок болоуз, ал эми китең таштан жана темирден жасалган эстелик катары бөлүүккө кала берет». Француз элинин улуу ойчулдары Д. Дидро: Китең окубай калган кезде адамдар ой жүгүртүүсүн токтотот» — есе, Вольтер: «Жакшы жазылган китеңти окуп, адам жакшы йлөөгө үйрөнет», — деген экен. Кандай таамай айтылган сөздөр! итеп окуунун маанисин булардан артык айтууга мүмкүн эмес мяктуу.



Көрдүнбү, ынтызар окурманым! Китең окубаган адам көп нерсени билбegen түркей, каранғы бойдон калары талашсыз чындық экен. Азыр маалымат берүүнүн каражаттары көп: радио, телевизор, гезит, журнал, кино жана башкалар. Телевизорго кызыгып, ага көп убакыт коротуп тиктей берүү көзге зыян экенин, андан да коркунучтуусу — адамдын өз алдынча ой жүгүртүүсүн мокотуп саларын дүйнө окумуштуулары эчак эле далилдешкен. Ошон үчүн телевизордан өтө керектүү гана берүүлөрдү көрүү пайдалуу болмок. Радио, гезит, журналдардын да жакшы жактары менен бирге, чектелүү учурлары көп болот. Маалымат каражаттарынын баарына салыштырганда, китеңин масштабы жана мүмкүнчүлүгү өтө кенири. Анда тигил же бул маселелер кененирээк чечмеленет. Ал эми бул жагынан алганда көркөм адабияттын китеңтеринин манызы, мазмуну жана таасирдүүлүгү башкалардан кескин айырмаланып турат.

Көркөм адабият байыртан бери эле адам турмушун көркөм элестете алгандыгы менен өзгөчөлөнет. Адамдардын турмуш-тиричилиги, кыймыл-аракеттери, алга умтулган ой-санаалары, жаманчылыкка, адилетсиздикке, зордук-зомбулукка, эзүүгө, ырайымсыздыкка каршы күрөшүүлөрү бүт бойdon чындыктын өзүндөй жандуу элес түрүндө чагылдырылат. Адамдардын жакшы жүрүм-турумдары, үлгүлүү, өрнөктүү иштери менен бирге, алардагы ыплас көрүнүштөр, жаман сапаттар да сүрөттөлүп ашкереленет. Ошондуктан көркөм адабиятты көп окуган адам көптү билүү менен гана чектелбестен, чыныгы Адам болуунун мектебинен өтөт.

Ушул жагынан алып караганда, кымбаттуу жаш окурманым, сен окуй баштаган адабият сабагынын тарбиялык мааниси өтө чон. Анткени адабият сабагы көркөм чыгарманы окуп түшүнүүнү, андатак ажыратууну үрөтөт. Ошентип, анын негизги предмети адам жана анын турмушун кенири иликтөө. Ошондой эле турмуш чындыгынын көркөм элесин тарткан көркөм сөз берметтеринин ар кыл касиеттерин андап билүү. Мына ушул милдеттер ийгиликтүү ишк ашканда гана, окурманым, өз алдынча ой жүгүртө алууга жана маданияттуу, сылых-сыпаа, элестүү сүйлей алууга үйрөнөсүн. Ошо



үчүн адабият сабагына өзгөчө маани берип, анын жашыруун сырларын билүүгө күнт коюп көнүл буруу өтө зарыл.

Ошентип, сен бул китебиңен адабият деген эмне, көркөм сөз өнөрү катары анын өзгөчөлүктөрү кайсы деген суроого алгачкы жоопторду табасын.

Байкачы, адамдар бири-биринин оюн сүйлөшүү аркылуу гана түшүнөт. Айтайын дегенин жеткире түшүндүрүү үчүн сөздөрдү туура тандап сүйлөөнүн өзү да оной өнөр эмес. Мисалы, «бала чүркап келди» дегенди «бала күлүк аттай быш этпей чүркап келди» десек, анда баланын кыймылы көз алдыбызга ого бетер даана элестей түштү. Анын тез чүркап күйүкпөй келгени күлүк аттын чүркашына салыштырылды. Сөздөрдү мына ушундай көркөм, элестүү түзүү менен сүйлөө, ошону менен ойду алда канча таамай жана жеткиликтүү айтууга аракеттенүү байыркы замандардан бери эле адамдардын өз ара кебинде колдонулуп келе жатат.

Ал эми эл арасынан чыккан кээ бир шыктуу адамдар өздөрү көргөн же уккан окуяларды узун сабак ырга, жомокко айландырып, адам турмушун көркөм элестер аркылуу түшүндүрүшкөн. Андай чыгармалар ооздон-оозго өтүп, жатталып, улам толукталып, алым-ча-кошумчаланып жүрүп отурган. Атадан балага, улуудан кичүүгө калып, улам кийинкилер тарабынан байып, өнүгүп отурган чыгармачылыкты элдик оозеки чыгармачылык деп түшүнөбүз.

Андай чыгармалардан айырмаланып, оозеки угууга караганда окууга ылайыкталган жазуу түрүндөгү, жеке адамдар жараткан чыгармалар да бар. Көркөм адабият деп аталган ушул чыгармачылыкта элдин турмушу, күрөшү менен тиричилиги, басып өткөн жолу жөнүндөгү ар түрдүү окуялар көбүрөөк камтылып баяндалат. Бул жагынан алганда көркөм адабияттын турмушту кенири көрсөтүү мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Мисалы, атактуу айкелчи Түргунбай Садыков тарткан баатыр окуучу Кычан Жакыповдун скульптуралык портрети анын тайманбас, чечкиндүү бала экенин бир учурдагы турпатын элестетүү менен туюнта алат. Ал эми жазуучу Ш. Бейшеналиевдин «Кычан» повестинде баатыр Кычандын бүткүл турмушу, кыймыл-аракети, ой-дүйнөсү, сүйлөгөн сөздөрү, жүргүзгөн күрөшү толугу



менен сүрөттөлөт. Ошону менен бирге аны курчаган айлана-чөйрө, жолдоштору, агайлары, башка көптөгөн адамдар, алардын ичинде Кычан жаман көргөн душмандардын да кебете-кешшири, бүлүндүргүч аракеттери ачылып, толугураак баяндалат. Ошентип, көркөм адабият жакшы жана жаман адамдардын ортосундагы карама-каршылыкты, аны пайда кылган турмуштук себептерди терен изилдеп көрсөтөт. Ошону үчүн анын каармандары живопись, же скульптурадагыдай көзгө ачык көрүнүп турбаганы менен, окурманга көптөгөн маалыматтарды берүү мүмкүндүгү кенири.

Кыскасы, элдик оозеки чыгармачылык да адам жашоосундагы ар түрдүү окуяларды кенири баяндап берүү менен, анын ой-пикирин, түшүнүгүн, жакшы турмуш, жакшы ой-тилек үчүн умтулуусун, турмушта кездешүүчү жаман жоруктарга каршы күрөшүн окуучунүн өз алдынча баалоосуна кооп, жакшы нерсени кабыл алууга, жаман нерседен оолак болууга үндэйт. Адабиятты окуунун эн бириинчи маанилүү жагы ушундай тарбиялык таасириинин күчтүүлүгү менен өлчөнөт. Экинчиден, көркөм адабиятты көп окуган адам дегеле атам замandan берки адам турмушунун тарыхын билүү менен гана чектелбестен, таланттуу адамдар тарабынан жаралган не бир укмуш сөз берметтери менен таанышып, өзүнүн сүйлөө жана ой жүгүртүү жөндөмүнүн кенири болушуна мүмкүнчүлүк алат. Ошон үчүн көркөм адабият адамдарга тез таасир этүүчү, акыл-сезимин өстүрүүчү, жан-дүйнөсүн байытуучу сөз өнөрү болуп эсептелет.

Сен, кымбаттуу окуучум, бул окуу китебиңен не бир укмуш жомоктор, ангеме, повесттер менен таанышасын, алар өмүр бою эсинде каларына ишенебиз.



Баланын айласы кетти, ыйламсырап карышкырга жетти. Карышкыр баланы жонуна мингизди да, көзүн жумдуруп кооп, сызган бойдон жөнөп кетти.

Бир кыйла жол жүргөндөн кийин, карышкыр балага:

— Ач көзүндү! Жерге түшкүн да, сен мени күтүп тур. Эми кызга мен барайын, — деди да, жолго түштү.

Хандын кызы кырк нөөкөрүн ээрчитип, сейилдеп чыккан экен. Карышкыр бир чон чынардын түбүнө жашырынып жатып калды. Ал чынардын жоондугуна сегиз киши кучагын жайса жеткидей эмес. Чынардын дал түбүнөн атырылып чыгып жаткан тунук булак бар экен.

Хандын кызы ар күнү ал чынардын көлөкөсүнө келип эс алыш, кырк нөөкөрү менен булактын суусуна жуунуп кете турган.

Кыздар чынарга жакындан келген кезде, андыган карышкыр качырып келип, хандын кызын көтөрө качты. Карышкыр түз эле балага келди да, кыз экөөнү жонуна мингизип алыш, артына карай зымырап жол тартты.

Жолдо келе жатканда, кыз менен бала бирин-бири аябай жакшы көрүп калышат. «Бир айла кылып, экөөбүздү бири-бирибизден ажыратпоонун амалын таап берсен экен!» — деп, бала карышкырга жалынды.

Карышкыр баланын жакшылыгын эстеп, сөзүн кыйган жок. Шаарга келгенде кубулду да, тиги кыздан да сулуу бир кыз болуп калды. Бала аны ханга ээрчитип барып берди да, андан атын алды.

Кыз экөө булуттай сызган тулпарга минип, жол тартты.

Хан сулуу кыздын жанына жакындан келгенде карышкыр аны жара тартып өлтүрдү да, жылт кооп жолго түштү. Көп узабай карышкыр кыз менен балага жете келди.

Бала карышкырга жалынып, мындај деди:

— «Эрдик кылсан сүрө кыл» деген баатыр. Бир айла таап, ушул атты да бизге алыш бер.

Карышкыр баладан көргөн жакшылыгын эстеп, сөзүн дагы кыя алган жок. Хандын шаарына жакынdagанда дагы кубулду да, тигил аттан да жакшы бир ат болуп калды. Бала аны ханга жетелеп барып берди да, андан алтын күшту алыш, атын минип, кызын ээрчитип, күшүн кондурууп, элине кайтты.

Хан ошол күнү баладан алган атына минип, көзгө атар мерген-



дерин, тоодон теке тергендерин ээрчитип, кынжылап<sup>1</sup> тайган, күш салып сейилдикке чыкты.

Мергендер жайран атышып, жер танабын тартышып<sup>2</sup>, тайганга түлкү тиштетип, далай кызык иштешип, көңүлдүн мээрин кандырып, көлдөн өрдөк алдырып, чер жазышты. Бир кезде аттарын тушап көй беришип, өздөрү кийиктин этинен шишкебек бышырып жеп, эс алышты.

Кечке жуук кетели деп аттарына келишсе, хандын атынын эч дайыны жок, башкалардын аттарынын карындары жара тартылып өлүп жатат.

Ал күнү хан мергендери менен шаарына жөө кайтты.

Баласы келгенден тартып, абышка-кемпирдин үйүнө береке кирди.

Ошентип, алар тилеген максатына жетип, кайғы-капа билбей, жыргап-куунап жатып калышкан экен.

#### Оз алдынча инше.

1. Жомокту майда-майда бөлүктөргө ажырат да, алардын ар бирине өзүнчө тема кой. Мисалы, 1) «Сырдын ачылышы»; 2) «Жолдо»; 3) «Карышкырдын биринчи жардамы...» (калганын өзүн улант).
2. Баланын, карышкырдын жана хандын сөздөрүн ар бирине ылайыктуу үн менен оку.

#### Суроо.

1. Бала сага эмнеси менен өзгөчө жакты? 2. Эгер укмуштуу (сүйлөшү, ақыл айтыши, узун жолду кыскартыши, көлүк<sup>3</sup> болушу, сулуу кызга, күлүк атка айланышы) карышкырга жолукпаса, бала ойлогон оюна жете алат беле?

#### Ойлон.

1. «Андай болсо жонума мин да, көзүндү жумгун», — дейт карышкыр. Эмне, кашабан адамча ойлоп, адамча сүйлөй алабы?
2. Эл бул жомок менен эмнени айткысы келген?

<sup>1</sup> Кынжылоо — мойнунаң байлап жетелөө.

<sup>2</sup> Жер танабын тартуу — көп жер басып өтүү.

<sup>3</sup> Көлүк — унаа.



## Макал.

1. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат. 2. Ата-энди сыйласан, өз балаңдан жакшылык көрсүн.

## Санжыргалуу сөз бермети.

1. Чырм этип кирпик талдыргаң, чычканга кебек алдыргаң чыйрак бала. 2. Сапарын кезеп шайланып, күл азыгын байланып, жүрүп кетет. 3. Аты ыргайдай, езу шыргыйдай болду. 4. Булуттуу көктүн асты менен, муундуу чөптүн үстү менен сызган, алтын көкүл, кулун жал күлүк ат. 5. Бели кындай, бети айдай, күмүш үндүү, күн жүздүү кыз. 6. Эрдик кылсан, сүрө кыл. 7. Көзгө атар мергендер, тоодон теке тергендер. 8. Мергендер жайрен атышып, жер танабын тартышып. 9. Конулдуң мээрин кандырып, көлден өрдөк алдырып.

## Унутпа.

Кийинки темаларда да кездешүүчү «Санжыргалуу сөз берметине» кирген куюлушкан, элестүү, ойлуу сөздөрдү дайыма өз сөзүнө кошуп сүйлеөгө аракеттен, сөздүк дептерине жазып ал, мүмкүнчүлүгүнө, ыгына жараشا баяндоо, дилбаян жазууда колдон.

## АКЫЛДУУ ДЫЙКАН

Бар экен, жок экен, байыркы-байыркы откөн заманда бир кыйышк ооз эселең хан болгон экен. Артын ойлобой иштеген ишинен, анын айткан сөзүнөн эч натыйжа чыкчу эмес экен. Бирок эси жок болсо да ханыбыз деп, эл ага баш ийишчү экен.

Кыргыз элиндеги «Оозу кыйышк болсо да, байдын уулу сүйлөсүн» деген макал ошондон улам айтылып калган дешет.

Хан бир күнү иштерге иши жок, саларга күшу жок, эсирип отуруп, шашылыш түрдө жигиттерин чакыртып, эки жигитине:

— Сiler азыр баргыла да, мага ақмакты таап, алыш келгиле, — деп буйрук берди.

Айла канча, хан буйругу эки эмес, ақмакты таап келиш үчүн ал эки жигит жөнөп кетти.

Мындаң чыкканда, жигиттердин бирөө:



— Мына, эми бизди мээнет анык чырмабадыбы! Акмакты эми кайдан таптык! Аны таппай барсак, башыбыз алышат, — деди.

— Ой, сен да бир жеткен келесоо көрүнөсүн! Ким деп, киши тандап отурмак белек. Бириңчи зле жолуккан кишини жетелеп барабыз. Хан чакырат дегенде, барбай турган эрки барбы, — деди экинчи жигит.

Алар келе жатып, карагай сүйрөтүп бара жаткан бир кишиге жолугушту да:

— Карагайынды таштап, ханга жургүн, сени хан чакырып жатат, — дешти.

Ал кишинин жүрөгү шуу дей түштү да:

— Токтонуздар, карагайымды үйүмө жеткизип кооп, анан барайын. Хан мени эмне жумуштап чакырды экен? — деп элтендеп калды.

— Сен да бир кызык киши экенсин. Эмнеге чакыргандыгы жөнүндө сенин ишиң эмне. Хан акмакты таап кел деген. Жүр дегенде жүрбөйсүнбү деп, жигиттер шаштыра баштады.

— Жок, жигиттер, карагайды атайын тоодон мээнет кылып алыш келе жатып, жолго таштап, баса бергидей мен акмак эмесмин — деп, ал киши кетип калды...

— Иштин жөнүн айтып отурганда болбойт экен. Эми кезиккен зле кишини зордол алыш кетели, — дешти.

Алар келе жатып, жолдон жер айдал жүргөн бир дыйканга кездешти да:

— Ой, дыйкан, жүр ханга, — деди.

Анда дыйкан туруп:

— Минтип эмгек кайнап турган мезгилде, эмнеге барам? — деп.

— Көп сүйлөбөй жүр дегенде жүргүн. Хан акмакты таап кел деген. Сен акмак экенсин, — деди.

Жигиттерге дыйкандын ачуусу келип:

— Силер үчүн акмакты сәэп койгон киши жок. Көзүмө көрүнбөй жоголгула, — деди.

— Андай болсо, сен акмакты таап бергин — деп, эки жигит дыйканды туткактап коё бербеди.



— Мени көй бергиле. Күн ысып бара жатат. Жер кургай элкте айдоомду бүтүрүп алайын, — деди дыйкан.

Анда жигиттер:

— Жок, болбойт. Же өзүн ханга жүргүн, же бизге амактын ким экенин айтып бергин. Баарынар эле амак эмеспиз дейсинер, киминер амак экенинерди биз кайдан билебиз — деп, дыйканды көй бербеди.

Дыйкан анда:

— Макул эмесе, мен амакты айтып берейин, көй бергиле, — деди.

Жигиттер батыраак айт дешип шаштырышты.  
Дыйкан ойлонуп туруп:

— Амакты таап кел деген хандын өзү амак, же амакты издең жүргөн экөөн амаксын. Мындан артык амакты дүйнө жүзүнөн таппайсынар, — деди.

Жигиттердин ачуусу келип:

— Сен ханга сөз тийгиздин, барып айтабыз, — деди.

Дыйкан анда:

— Бир айтмактан мин айткын, деги ушуну ханга угузуп айтсанар экен, — деди.

Эки жигит келип, кабар кылышты.

— Ошол дыйканын колу-бутун байлан, мага алыш келгиле! — деп, хан буйрук берди.

Дыйкан хандын астына келип отурду. Хан дыйканды кекетип:

— Менин амак экенимди сен билген экенсин, билгич болсон, Кудай кайсы жерде турат, айтчы, — деди.

— Ханым, мен ушул кебетем менен ханга акыл үйрөтүп, Кудай-дыйн кайсы жерде турганын айтсам, кусур уруп кетет. Сиз менин кийимимди кийип, кечирим сурап тизелеп турунуз, мен сиздин кийимиңизди кийип, тагынызга отуруп, хан болуп туруп айтайын. Болбосо, ушул кейпим менен кантип айтам, — деди.

Хан макул болуп, кийимин чечип берди да, өзү айыптуу киши болуп тизелеп отурду.

Дыйкан хандын кийимин кийип, тагына отуруп, жигиттерди чакырды.

— Ушул убакка чейин амакты таппай жүрөсүнөр. Мындан артык амак болчу беле, алыш барыш, амактын башын кескиле! — деди.



Көпкөн жигиттер башка сөздү уксунбу, ханды желкелеп барып башын кесип, кумардан чыгышты.

«Ойлобой сүйлөгөн оорубай өлөт» деген эл макалындағыдай, әлдин башын айланткан эси жок хандын башы кесилип, дыйкан элине хан болуп, акыл менен журт сурап<sup>1</sup>, өзү да жыргап, эли да жыргап-куунап жатып калган экен.



### Тапшырма.

1. Жомоктун кайсы жері дикторго, кайсы жері каармандарга — хан, биринчи жигит, екинчи жигит, карагай сүйрөткөн киши жана дыйканга тиешелүү экендигин аныкта жана ошолордун мүнөзүнө ылайык үн кубултуп оку. 2. «Акмакты таап кел» деген хандын өзү акмак, же акмакты издең жүргөн экөөн акмаксын. Мындан артық акмакты дүйнө жүзүнөн таппайсын», — дейт дыйкан. Анда хандын жана анын жигиттеринин акмактыгын алардын кайсы сөздөрү менен далилдөөгө болот?



### Суроо.

1. Карагай сүйрөткөн киши менен жер айдал жүргөн киши эмне үчүн акмак эмес? 2. Дыйкан кантып элин жыргатып-куунаткан хан болуп калды?



### Салынтыры.

1. Хан менен дыйкандын кылган иши менен сүйлөгөн сезүндө кандай айырма бар?



### Ойлон.

Чындыкты кандай адам бетке айта алат? Жомокто ушундай учур барбы?



### Макал.

1. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. 2. Ириген ооздон чириген сөз чыгат. 3. Оозу кыйышк болсо да, байдын уулу сүйлөсүн. 4. Ойлобой сүйлөгөн оорубай өлөт.

<sup>1</sup> Журт суроо — эл башкаруу.

## АҚЫЛ КАРАЧАЧ

Өткөн бир заманда өзү чечен, сөзү бекем Жээренче чечен деген киши болуп, анын Төлөмұрза деген уулу бар экен. «Өмүрүнде чын айтпаган калпычы бала» деген сөздү Жээренче чечен күн сайын элден угуучу болду. Бир күнү Төлөмұрзаны сынаамакка каранғы түнде зэрчитип келе жатып: «Балам, менден көрө көзүн курч эмеспи, асты жағынды карачы, мага аркарға оқшош бирдеме көрүнөт», — деди. Анда Төлөмұрза: «Аркар экен, козусун эмизип турат», — деди. Ошондо Жээренче чечен: «Жаның чыккан жалғанчысы чын экен», — деп өкүнду. Төлөмұрза карга атса, кийик аттым деп элге мактанат. Анын колунан әчтеке келбейт, бул иш эл үчүн да, атасы үчүн да маалым болду. Төлөмұрза бир күнү көпчүлүк элге адатынча калп айтып калды: «Баяғы күнү бир кийикти атып жиберсем, кулагынын учу менен туягынын учуна тиийип, кийигим аман кутулуп кетти», — деди.

Анда Жээренче чечен: «Атаа, балам ай, туяғы менен кулагын кашынып турганда аткан экенсин ээ», — деди. Төлөмұрзанын калптығына айран калып турган элге Жээренче чечендин сөзү орун болуп бастырып кетти. Үйнө келгенден кийин: «Атаа, жаның чыккан балам, эпсиз жерден калп айтып, збине келтире албай эсим кетпедиби, мындан кийин адам болом десен, калп айтпа. Калп айтсан, өмүрүн менен ырысына чоң зиян келтирет» — деп, жалғыз баласы жанына тынчы жок, сөзүндө чыны жок, жаман бала чыгып калғанына капаланды.

Бир күнү баласын зэрчитип жолдо келе жатып: «Ат жалына казан ас», — деди. Төлөмұрза түшө калып аттын жалына от коюп, ерттөп жиберди. Жээренче чечен: «Ээ, балам, ат жалына казан ас» деген канжыгадагы тамакты ат үстүнөн жейли деген сөз болот», — деди. Дагы бир топ узагандан кийин: «Балам, узун жолду кыскарт», — деди. Төлөмұрза түшө калып жолду кетмеп калды. Жээренче чечен: «Кетмен менен кыскарта албайсын, балам, «узун жолду кыскарт» деген откөн-кеткендөн кеп сал деген сөз. Кеп әрмек болот: адамга жолдун кандай откөнү билинбей калат, узун жолду бүштүү ат менен кызык сөз кыскартат», — деди. «Бул боюнча ганда жалғыз уулум, Төлөмұрзам, мырза да болбойт, тукум да, туяқ да болбойт экен, «аял жакшы болсо — эр жакшы болот, ақыл

оошот, ырыс жугушат» деген эл сөзү бар эмеспи. Дүйнө жүзүнен издең, бир жакшы колукту алыш берейин» — деп, Жээренче чечен атты келиширип минип, тонду кийип, эл аралап кыз издеөгө жөнөдү. Барбаган эли калбай, бастыргаган жери калбай, алты ай чамасында журду. Кыз элде көп, бирок Жээренче чечендин издең кызы жок.

Элдин баарын карап жүрүп капаланып-кайгыланып, Жээренче чечен үй жагына кайтмак болду. «Баламдын бактысы жок жараган экен да, ушунча журттан бир ылайыктуу кыз табылбаганы», — деп келе жатса, айылдын четинен бир топ кыз-келиндердин отун кетөрүп келе жатканын көрдү. Ал ангыча күн жаады. Келиндер, алы келгендери музоосун жетелей, отунун көтөрө үйлөрүнө качышты. Кыздардын баары музоосун эмизип, отунун таштап, үйүн көздөй чуркап кетиши. Бир кыз музоосун эмизбей кармап, отунун чапаны менен жаап, өзү отундун астына олтуруп калды. Жээренче чечен кыздын жанына келип: «Ээ, балам, тиги кыздар жүгүргөн бойдон үйүн кетти, сен эмне себеп менен жаанды тосуп отуруп калдын?» — деди. Кыз: «Ээ, ата, ал кыздардын төрт зияны бар, менин бир зияным, уч пайдам бар», — деди. Жээренче чечен: «Пайдан кайсы?» — деп сурал калды. Кыз: «Музоом эмген жок, отунум кургак калды, өзүм суу болгонум жок, энем үйгө барганда уrbait, бул уч пайдам, чапаным суу болду, бир зияным ушу. Кыздардын музоосу эмди, отуну суу болду, кийими да суу болду, музоону эмиздин деп энеси урат, качып кеткен кыздарга төрт жагынан тең зиян болду», — деди.

Жээренче чечен: «Жарадын, балам, силердин үйүнөр кайсы?» — деп суралды. Кыз: «Ээ, ата, айылга барсаныз эле таап аласыз, келиширип кырк найза сайган үй биздикى», — деди. «Издегеним табылды, — деп сүйүнүп, айылды аралап жүрүп кырк найза сайган үй жок болгондуктан, кыз мага табышмак кылыш айткан экен, кырк найзасы үзүгүнөн кырк уук көрүнүп турганы го», — деп, Жээренче чечен ойлонуп баягы үйгө барып түштү. Ата-энеси дагы жакшы адамдар экен. Алынча сыйлап, сүйлөшүп отурушту, ангыча күн ачылды, отунду көтөрүп, музоону жетелеп кызы келди. Кыздын аты — Каракач экен, конок тамагын жеп, эл жатар мезгилде Жээренче чечен Каракачтын ата-энесине сөз баштады: «Менин жалгыз уулум бар эле, өзүмдүн атым Жээренче чечен, баламдын



аты Төлөмөрза, балама элден кыз жакпай, алты ай болду жолго чыгып кыз издегениме. Ушул сиздин баланызга көнүлүм түштү, Кудай буйруп куда болсом, балам экөөнүн бактысы ачылса деген талабым турат. Эгер силерге бул сөзүм эп болсо», — деди.


Кыздын ата-энеси: «Сиздин айтканыныз жакшы кеп, биз өзүбүз бечара адамбыз, бир жаман жалгыз кызыбыз бар, сиз айтылуу Жээренче чечен деген Жаныбек хандын чечени болсонуз, баланыз Төлөмөрза элден-журттан кыз жактырбай тандап журсө, менин кызым көнүлүнө жакпас бекен? Буга жоопту кызым өзү билип берсин», — деди.

Карабач атасынын сөзүнө карата: «Бул киши алыстан келген азил конок экен, кызым билет деп мага шылтаганынар туура эмес, кадимкиден калган нускалар, нарк-санатынар бар, бир кызды ата билип берет, бир кызды эне билип берет, акыры иш ордуна келет, берер болсонор мага шылтоо кылбай эле, абийирдүү киши корунот, түз жооп бербейсинерби», — деди. Бул кыздын айтканына Жээренче чечендин ичи ысып, сөзгө кирди. «Кана, кудагый оозум батып айтталбай отурдум эле, мага балам өзү жооп берди. Карабачтын аты — Акыл Карабач болсун, бактысы ашык болсун, жей турган калынынарды айткыла, эл көзүнө көркөмдүү түшкөнүм жакшы болот, төөден, уйдан, жылкыдан, койдон канча менен келейин, атыбыз кыргыз болгон сон, салтыбыз, наркыбыз орду менен өткөнү жакшы, жакшылык талап өмүр соодасы эмеспи», — деп Жээренче чечен айтып калды. Буга кыздын энеси: «Жалгыз кызымдын калынын айтып, башына аркан салгансып, малга кантип айырбаштайын, жол-жобосун, наркын-салтын кызым өзү эле билсин», — деди. Акыл Карабач: «Менин ата-энем бечара кишилер, кызын малга сатууга алдары келбейт. Кызы малга сатылып барбайт, орду табылса Карабач кадыркөнүл түз келген жерге барат, калын, мал деп каржалбаныз», — деди.

Тойго Жээренче чечен малды арбын союп, башына той башкаруучу кооп той берип, сегизинчи күнү Жээренче чечен Акыл Карабачты үйүнө алыш кетти. Акыл Карабач келгендөн тартып, Жээренче чечендин иши оноло баштады. Мунун кабары Жаныбек ханга угулду: «Келини келишимдүү жакшы болгон экен, баягы Төлөмөрза жок, салабаттуу киши болуп калыптыр», — деп уккандан кийин, барып келинин көрөйүн деп, Жаныбек хан келди. Жээренче чечен алыш



нын бардыгынча кызмат кылыш, Жаныбектин келгенине сүйүнүп конок кылды. Жаныбек Төлөмүрзанын колуктусун үстүнө чакыртып алыш, ичинен: «Муну алуучу аял экен», — деп ойлонуп: «Келинде төрт суроом бар. Акыл Карабач жооп берсин», — деп кепке кармады. Акыл Карабач: «Эби келсе суроонузга жооп берейин, суроонузду сураныз», — деп айтып калды.



«Тулпарды уйга сатса не болот?  
Атты эшекке сатса не болот?  
Туйгуңду каргага сатса не болот?  
Башы ачык адамды наадан күлгә сатса не болот?  
Ушул сөзүмдүн жообун таап койгун, эртөн кабар аламын», —  
деп Жаныбек хан аттанып кетти.  
Бул сөзгө Жээренте чечен ката болуп калды. Акыл Карабач:  
«Атаке, бул сөзгө эмне үчүн ката болосуз, жооп табылар, «Хандын  
пейли бузулса, калкына бүлүк түшөт, башына чүлүк түшөт» дептир,



хан Жаныбек жакшылык көрбес, өзүнүн жакынынан өлөр, аман болсонуз аны көрөрсүз, мен анын сезүнө жооп берем», — деди.

Хан Жаныбек эртеси энтелеп келип, сөзүнүн жообун сурады.

Камыкпаган Карабачтын Жаныбекке берген жообу:

«Жаныбек ханым, бузулду занын,

Бул кандай жорук, тынчыбаган жанын.

Тулпар тушунда, күлүк күнүндө.

Күч бербеген туллардан — сүтүн берген уй жакшы.

Пайдасы жок туугандан — пайдасы тийген кыйыр жакшы.

Чабал аттан чарчабаган эшек жакшы.

Жаш жыгач отундан — жаркырап күйгөн тезек жакшы.

Канаты жок туйгундан — канаттуу карга жакшы.

Карга конгон, кузгун тойгон каздын тарпынан үксүйүп үмүт кылган туйгун ончубу?

Эски наркта мындай шумдуктуу жорук болчубу?

Ханым, менин тапканым ушу, сиздин укканыныз ушу», — деп ханды карап бир аз ойлонуп туруп, Акыл Карабач басып кетти. Хан Жаныбек арданып, уйнө кайтты.

Хан Жаныбек Карабачты алууну ойлонуп, каарын төгүп, ар түрдүү кыстоо салмакчы болуп, Жээренче чеченге желдет жиберди. «Эртен Жээренче чечен алдымা келсин, келгенде ат минбесин, төө да минбесин, жөө да келбесин, жол менен да келбесин, жолсуз жер менен да келбесин», — деп буйрук кылды. Желдет буйрукту угузганда Жээренче чечен убайымга түшүп, келини менен кенешти. Акыл Карабач атасы Жээренче чеченге мындай деди:

— Эрте туруп текени жука токуп минип, эки жолдун ортосундагы кыры менен барыңыз, хан суроо сураса: ат, төө мингеним жок, теке минип келдим, жол менен да, талаа менен да келгеним жок, кыр менен келдим деп жооп бериниз, хан Жаныбек сезгө жыгылат.

Жээренче чечен тепейтип теке минип, эки жолдун ортосундагы кырга кирип, хан Жаныбектин ордосуна барды. «Ханым, буйругунузду аткарып келдим: ат, төө мингеним жок, жөө да келгеним жок, теке минип келдим. Адам учкапшыrbай жеке минип келдим.



Жол менен да, талаа менен да келгеним жок, эки жолдун ортосундагы кыр менен келдим. Ханым, каарына калгандай көрүнөм, кайғылуу сыр, калың чөр менен келдим», — деди. Жаныбек бул сезгө токтолуп, Жээренче чечендин алдына кырк ирик салып берип: «Кырк күндүн ичинде көзүн жоготпой кырк козу козулатып бересин», — деди. Кырк ирикти айдап ката болуп, Жээренче чечен үйүнө келди. Акыл Карабач алдынан тосуп чыгып: «Ата, бүгүн койлуу болуп калыпсыз го», — деди. «Ээ, балам, атандын өлбөгөн жаны курусун, каарарган ханы курусун, ушул ириктин көзүн бурбай козулатып бердейт, айла барбы, айдап келдим», — деди. «Ата, ката болгонуз, бул арзан иш турбайбы» — деп, кырк күнгө чейин Акыл Карабач койду бирден союп, бере берди. Жээренче чечен: «Эрте өлгөн кулмун», — деп этин жеп жата берди. Кырк күнү бүткөндөн кийин, хан Жаныбек салтанат менен аттанып, койдун жообун алмакка Жээренче чечендин үйүн көздөй жөнөдү.

Келер күнүндө Карабач отун алымыш болуп, хан Жаныбектин жолун тосуп чыкты. Конүлү кызып калган хан Жаныбек Карабачты көрө салып, бура тартып: «Келиним, отун алыш жүрүпсүн, атан эмне кылып жатат?» — деп сурады. Карабач: «Өзүм жалгыз бой болгон соң отунга келдим. Атам болсо үйдө толготуп төрөгөнү жатат», — деди. — «Жаның чыккан Карабач, эркек киши да төрөчү беле», — деди. «Ханым, сезүнүзгө кулдук, хан сезү эки эмес, айла канча, сиздин эркек коюнуз да туучу беле?» — деди.

«Хан Жаныбек озунун сезүнө өзү байланып, сезгө жыгылып кайтты. Хан кетери менен Акыл Карабач үйүнө келип, ханга берген жообун кайнатасына айттып берди.

Бул сезгө Жээренче чечен етө ыраазы болуп: «Бир өлүмдөн калдым», — деп кубанды.

Эртесинде хандын дагы бир жигити келип: «Бул буйругум эки эмес, отуз күндүн ичинде, таштан тарамыш кылып, кумдан өтүк тигип берсисин», — деген хандын буйругун айтты. Жээренче чечен мойнуна жүк түшкөнсүп: «Иш кыйын, таштан тарамыш, кумдан өтүк болчу беле, кулак угуп, көз көрбөгөн мындаи иш болучубу, мындан көрө каарына албай, мынчалык азаптабай, колунан



келип турат, өлтүрүп салып, бир жолу жанымды тындырбайбы», — деди.

Анда Акыл Карабач: «Ата, сабыр кылныз, сабырдын тубу сары алтын, сабыры жок Жаныбек саманын сапырып жатат, өз калкын езү кыстап, напсисин бузуп жатат, аман болсонуз, мындан арзан кутуласыз, шашпай сабыр кылып отурунуз, мен сизге айтпадым беле:

Адамды шайтан азгырат,  
Артык деөлөт мас кылат.  
Тумшугу таштай катарда,  
Тууганы менен кас кылат.

Жалан эле биз эмес, жандын баарына көзү өтүп, жабыры ашып кетти.

Жетим-жесирдин ыйлаган үнү жетер, ашыгып сабырсыздык кылбаныз» — деп, Акыл Карабач атасы Жээренче чеченге насаат айтты.

Жаныбек убада кылган күнүнө чейин Акыл Карабач оокатын кылып жүре берди. Убадасы бүткөн күнү башкacha кийинип, түсүн буруп жооп алмакка Жаныбектин алдына барды: «Хан азиретим, бечараачылык кыйын экен, кумдан бир өтүк тикирип жаттым эле, буга таштан тарамыш табылбады, сиздин казынанызда бардыр деп сурал келдим эле», — деди.

Айтканы эсинен чыгып калган Жаныбек хан: «Сен кандай акмаксын, соосунбу же жиндисиңби, кумдан өтүк, таштан тарамыш болчу беле, калжырабай кет», — деди. Акыл Карабач бетине түшүрө салынган жоолугун ейдө тартып, түсүн көрсөтүп: «Ханым, оюнузга кулдук, сиз буюрган кум өтүктүн, таш тарамышынын камында жүрдүм эле, андай болсо хандын буйругунан кутулган турбайбызы», — деп жүгүнүп тура калды. Жаныбек айтылуу Карабач экенин билип, токтолуп башка сез айтталбай жерди карады. Акыл Карабач үйүнө келип, Жээренче чеченге окуяны айтып берди. Жээренче чечен Акыл Карабачтын ақылына ыраазы болуп: «Кайрылуу жакшы өмүр сүргүн, канча бир өлүм, ажалдан аман алыш калдын», — деди.



Ал ангыча болбоду, камынып турган Жээренче чечендин колун байлас, Алтай тоосундагы кара калмакка айдал, буга кошуп Толубай сынчынын уулу Минжашарды, Асанкайгынын уулу Төленгүттү жиберди. Калмактын ханы булардын жайын байкап көрүп, үчөөнү үч жерге таратып бөлүп таштады.

Жаныбек Төлөмөрзаны жан ордуна көрбөй жабыркатып ишке салып, Карагачты алайын деп кашына көчүрүп алды. Бироқ Акыл Карагачты ала албай бир жыл өттү. Акыл Карагач жакшы сөз менен Жаныбектин өз ииниси Бердигекти бузуп: «Жаныбектен жан адамга пайда болбойт, бул агады өлтүрүп, калкына хан болгун, мен сенин койнундагы зайыбың, колундагы айымың болоюн» — деп, Бердигекти кепке көндүрүп алды. Бул кабар тарап, Алтайдагы туткунга байланган Жээренче чеченге угулду.

Кабарды уккандан кийин, Жээренче чечен жалпы элине таышмак менен кабар салды: «Эгининер жакшы чыгып, жакшы бышты деп уктум, орокчунар шай экен, кыштын арты кандай болот? Кышка калтырбай эрте оруп бүтүрүп алгыла. Толубай, Токтогул, Асанкайгыга кабар салынар. Бир сокур кара кашка текем бар, сакалынан байлас, көзүн оюп, көлгө салынар, бир тик мүйүз кара эркечим бар, кой баштатып ала келгиле. Болор-болбос бычагым бар, мизи курч кестигим бар, уннтулуп журтта калбасын», — деп жазып жиберди.

Кат тийген сон, сөздүн түйүнүн казак, кыргыз жалпы түрк балдары кепке канып, келтирип чече албай айран калышты, акырында Жээренче чечендин өзүнүн келини айтылуу Карагач чечет го деп катты алып барышып, калктын мыктысы, чондору башында карап турушту.

Катты окуп, Карагач бир баштан айтып, таышмак сөзүн таап чече баштады: «Айдаган аштыгынар бышты дегени — душманынар болушунча болду, толушунча толду дегени. Орокчунар шай экен, кышка калтырбай оруп бүтүрүп алынар дегени — мынчалык кайрат кылыпсынар, эми катылынар, орок менен буудайды оргондой кылынар деп айтканы. Кыштын арты кандай болот дегени — иштин арты кандай болор экен дегени. Толубай, Токтогул, Асанкай-



гыга кабар салынар дегени — элдин карыялары иштер убагы келди, жаштарга сезүнердү айткыла дегени. Сокур кара текем бар эле, сакалынан байлан, көзүн оюп, көлгө салынар дегени — Жаныбек ханды өлтүрүп, сакалын қыркып, көзүн чукуп, көлгө салгыла дептир. Тик мүйүз кара эркечим бар, муну кой баштатып ала келгиле дегени — Жаныбекти иниси Бердикебек колунарга алыш, калкка хан көтөрүп койгула дептир. Болор-болбос бычагым деп — Төлемырзаны айтыптыр, мизи курч кестигим дегени Акыл Карабач — мени айтыптыр. Кечкөн жүрттә калып кор болбосун дегени — кептен-сөздөн калып кемчилик тартпасын, кеп-кенештен калтырбай ала жүрүнөр дептир.

Калк атасы карыялар, кайраттуу эр жигиттер кайрат кылып, кара сокурга тезинен катылынар» — деп, Акыл Карабач айтып оттү.

Бул сөздү угуп: «Залимдин айтканына, айдаганына көнүп жүрүп да мүйүзүбүз чыккан жок» — деп элдин кыжыры кайнап, Жаныбекти иниси Бердикебекке өлтүртүп, Бердикебек хандыкка көтөрүп, Алтайга айдалып кеткен Жээренче чеченди жолдоштору менен алдыртып, чон той берип, ез жеринде туруп калышат. Ошол убактан ушул убакка чейин эл оозунда:

Толубайдай сынчыны айт,  
Токтогулдай ырчыны айт,  
Жээренчедей чеченди айт,  
Алдар көсөө кестикти айт, —

деген сөз сакталып калган экен.



### Суроо.

1. «Калп айтсан, өмүрүн менен ырысына чон зиян келтириет», — дейт Жээренче чечен. Мындан эмнени түшүндүн? 2. Төлемырзанын акылсыздыгын атасы кантип сынады? 3. Кедейдин кызынын: «Менин бир зыяным, уч пайдам бар», «кырк наиза сайган үй», «кызы малга сатылып барбайт, кадыр-көнүл түз келген жерге барат» — деген сөздөрүнен Жээренче чечен эмнени байкады? 4. Арамза ойлуу Жаныбек хандын төрт кыстоосунан Акыл Карабач кантип кутулду? Ар бирин езүнчө айтып бер. 5. Жээренче чечендин табышмагын Акыл Карабач кантип жандырды?



### Салыштыр.

1. Жаныбек менен «Акылдуу дыйкандағы» хандын кандай айырмасы бар? 2. Акыл Карабач менен акылдуу дыйкандын ортосунда кандай окшоштуктар бар?



### Макал.

Жамандан жаан туулат — адам айтса ынангыс, жакшыдан жаман туулат — бир аяк талканга алгыс.



### Санжыргалуу сөз бермети.

1. Ат жалына казан ас. 2. Узун жолду қыскарт. 3. Келиширип қырк найза сайган үй. 4. Күч бербеген тулпардан — сүтүн берген үй жакшы. 5. Хандын пейли бузулса, калкына бүлүк түшөт, башына чүлүк түшөт. 6. Тулпар тушунда, күлүк күнүндө. 7. Жөө келгеним жок, теке минип келдим, адам учкаштыrbай жеке минип келдим. 8. Таштан тарамыш кылып, кумдан өтүк тигип бересин. 9. Сабырдын түбү сары алтын.

10. Адамды шайтан азгырат,  
Артык дөөлөт мас қылат.  
Тумшүгү таштай катарда,  
Тууганы менен кас қылат.

## ЖОМОКТОР ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК

Адептүүлүк, адамгерчилик, баатырдык, сулуулук, өнөрпоздук, достук, боордоштук, ак ниеттүүлүк, чынчылдык, чыдамдуулук сыйктуу асыл сапаттар байыртан эле ар кимди ойлонтуп келген. Элдин ой-тилеги, келечектен күткөн үмүтү, бардык жат көрүнүштөргө каршы күрөшү, асыл сапаттарды арттыруу үчүн жүргүзгөн аракети бүтүндөй анын сөз өнөрү аркылуу даңазаланып, улам кийинки мундар тарабынан байып жүрүп отурган. Ушундай сөз өнөрүнүн эң алгачкы пайда болгондорунун бири — жомоктор. Эл өз кыялын, фантазиялуу ой жүргүртүүсүн жомок аркылуу билдиришкен. Адегенде адамдар табияттын жашыруун сырларын анча жетик түшүнө беришпей, кандайдыр бир сыйкырдуу күчтөр, кубулуштар бар го деп болжол-





дошкон. Мына ушундай түшүнүктөр сыйкырдуу окуяларга бай жомоктордун пайда болушуна алып келген. Мисалы, бир жерден экинчи бир алыс жерге тез жетүүгө кыялданган кезде учуучу килемди же учкул тулпарды ойлоп чыгарышкан, ал эми көз жеткис алыс жактагы окуяларды өз көзү менен көрүп турууну самаган учурда баарын көрсөткүч сыйкырдуу күзгүнү ойлоп табышкан.

Адамды курчаган жаратылыш, айбанаттар, канаттуулар дүйнөсү жомоктордун негизги мазмуну болуп кирген. А түгүл айбандар жомоктун туруктуу каармандары катары ооздон-оозго көчүп айтылып келген. Мисалы, куу түлкүнүн, анкоо аюунун адамдын жан жолдошу катары кызмат аткарып, кишиче сүйлегөн тулпар, кыйын кездерде жардамга келген алпкаракуш жана башкалардын элестери буга ачык күбө боло алат.

Элдин кыяллы, фантазиясы, учкул ойлору гана эмес, жомоктордо адам турмушу, анын көп кылымдар бою басып еткөн татаал жана данктуу жолу кенири баяндалып келген. Мисалы, «Манас», «Эр Төштүк», «Курманбек», «Жаныш-Байыш» (булардын айрымдарын силер кийинки класстарда окыйсунар). Жөө жомоктор кыскалыгы, кара сөз же куюлушкан жорго сөз түрүндө айтылгандыгы менен өзгөчөлөнөт. Жөө жомоктордун каармандары кылыш эл арасындагы эң карапайым адамдарды тандап алышкан. Мисалы, абышка-кемпирдин жалгыз уулу же жетим бала, таз бала, акылдуу кыз ж. б. Минтүү бекеринен болгон эмес. Анткени карапайым, эзилген адамдардын ой-тилегинин, максатынын ишке ашып, бактылуу жашашын эл дайыма көксөп келген жана аны жомоктору аркылуу билдирген.

Жөө жомокторду мазмунуна карата *кереметтүү* (же сыйкырдуу) жөө жомоктор, турмуштук жөө жомоктор деп бөлүүгө болот. Кереметтүү жөө жомоктордо фантазияга, апартууга көп орун берилет. Мисалы, «Алтын күш» жомогунда кедей абышканын жалгыз уулуна көк карышкырдын адамча сүйлөп, аны жонуна мингизип алып, көздү ачып-жумгучча каалаган жерине жеткирип турушу айтылат. Мындай окуя кыялдануунун гана натыйжасында болушу мүмкүн. Кереметтүү жомоктордо айбандарга тил бүтүп, жансыз нерсеге жан



кирип, адам бирде айбанга, бирде жансыз тарууга же чүкөгө айланып, кыскасы, мындай ой-кыял аркылуу каармандардын адамга кас желмогуз, жез кемпир, дөө жана ушул өндүү душмандарын женгендиги баяндалат. Ошону менен бирге баатырдык, элди, жерди, ата-энени чексиз сүйгөндүк, боордоштук, адамгерчилик, достук, акылмандуулук, адилеттүүлүк, эмгекчилдик, боорукерлик сыйктуу мыкты сапаттар көкелөтө даназаланат. Силер мындай сапаттардын айрымдарын «Алтын күш» жомогунан окудунар.

Турмуштук жөө жомоктордо адам турмушунун чындыгы көбүрөөк баяндалат, кереметтүү жөө жомоктордогудай мында сыйкырдуу күчтөр, кыялдануу, фантазиядан келип чыккан апыртмалар кездешпейт, тескерисинче, кадыресе адам турмушундагы эле окуялар, тиричиликке байланыштуу эле карама-каршылыктарды баяндоо басымдуу. Турмуштук жөө жомоктордун каармандары болгон карапайым эмгекчил адам, дыйкан, малчы, амалдуу таз, айлакер аял жана башкалар адилетсиз ханга, ач көз байга, алдамчы соодагерге, ушул өндүү эзүүчүлөргө каршы күрөштөт.

«Акылдуу дыйкан» жомогундагы дыйкан адилетсиз ханды айла менен женет. Ал эми «Акыл Карабач» жомогунда Карабач өзүнүн акылдуулугу, сөз тапкычтыгы менен Жаныбек ханды женип чыгат. Ошентип, турмуштук жөө жомоктордо кадыресе эле турмушта болуучу чындык окуялар баяндалып, элдин эркиндик, тендик, адилеттик, жакшылык жөнүндөгү ой-тилектери, көзкарап түшүнүктөрү билдирилет.

Жомоктордо элдик акылмандуулукту, даанышмандыкты билдириген санжыргалуу көркөм сөз берметтери, учкул ойлор, элестүү сөз тизмектери көп кездешет. Ошондой эле жомоктордун дээрлик көпчүлүгү бирдей, окшош сөз тизмектери менен башталат. Мисалы, «бар экен, жок экен, илгери откөн заманда бир кемпир-чал болгон экен» же болбосо «илгери-илгери бир откөн заманда» ж.б. Көпчүлүк жомоктордо өзөктөш эки-үч ирет кайталанат. «Алтын күш» жомогунда баланын алтын күшту, алтын көкүл атты, айдай сулуу кызды алуу үчүн окшош окуяларды башынан откөрүшү буга ачык мисал боло алат.



Ар кандай жомокто чындыктын үлүшү болот. Демек, элдин ба-сып өткөн турмуш жолун, анын ой-кыялынын, фантазиясынын өнүгүш деңгээлин андап билүүдө жомоктордун мааниси чон. Жомоктордо эл ойлоп чыгарган «учуучу килемдин» азыр самолётторго, ал эми баарын көрсөткүч «сыйкырдуу күзгүнүн» азыр телевизорго айланып, күндөлүк турмушубуздун чындыгы болуп олтургандыгын элестетсек, жомоктордогу элдин көркөм ой жүтүртүүлөрүнүн канчалык бийик болгондугуна суктанбай коё албайбыз.



### Тапшырма.

Сен жомоктор мазмунуна карата кереметтүү жана турмуштук жөө жомоктор болуп бөлүнөрүн билдин. Ал эми «Алтын күш», «Акылдуу дайкан», «Акыл Каракач», телевизордогу «Бөбөк, сенин жомогундан» көргөн жана мурда өзүн билген жомоктор мазмунуна карата кайсы түргө кире турганына байкоо жүргүзүп көрчү.



## ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАР

---

### ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАР ЖОНУНДО ТУШУНУК

Дидактикалык чыгармалар түздөн-түз акыл айтуу, адептүү жүрүш-турушка үндөө, ак ниет, чынчыл, эмгекчилик, кайрымдуду, адамгерчиліктүү, боорукер болууга чакыруу максатын көздөйт, башкача айтканда, ар түрдүү асыл сапаттарга ээ болууга үгүттөө дидактикалык чыгармалардын мазмунун түзөт. Дидактика — грек элиниң сөзү, өрнөктүүлүк, үлгүлүүлүк, үйрөтүүчүлүк деген маанини билдирет.

Дидактикалык чыгармалар адам турмушунда кылымдар бою топтолгон өмүр, жашоонун тажрыйбаларына, акылмандуулуктун, даанышмандыктын жыйынтыктарына, адептүү жүрүш-туруштун иштелип чыккан өрнөктүү үлгүлөрүне таянат. Кыргыз элинде дидактикалык чыгармалар оозеки чыгармачылыктын маанилүү бөлүгүн түзөт. Андай чыгармаларга макал-лакаптар, насаат, терме ырлары, табышмактар жана башкалар кирет.

### МАКАЛ ЖАНА ЛАКАПТАР

#### МАКАЛДАР

Эл ичи — алтын бешик.

Туулган жердин топурагы — алтын.

Мекенден айрылганча, өмүрдөн айрыл.

Жакшы көргөн досунан мал аяган жигитпи?  
Эл четине жоо келсе, жан аяган жигитпи?

Душманыңа жанынды берсен да, сырынды бербе.

Баатырдың көркү мандайда,  
Чечендин көркү тандайда.

Ырыс алды — ынтымак.

Эки эрдин достугу бир белден ашырат.  
Эки элдин достугу мин белден ашырат.

Кенешип кескен бармак оорубайт.

Киши акысын жер жебейт.

Байлышты эмгектен изде,  
Тендикти күрөштөн изде.

Ашың калса калсын, ишин калбасын.

Көп менен көргөн той.

Иретсиз иште ийгилик жок.

Кыздың кырк чачы улуу.

Туура сөз темирди тешет,  
Өткүр сөз кылычты кесет.

Сүт менен кошо буткөн нерсе  
Сөөк менен кошо кетет.

Улууга — урмат, кичүүгө — ызаат.

Жакшы атка бир камчы,  
Жаман атка миң камчы.

Жакшы болсон, жатык бол.

Бетке айткан сөздүн заары жок.

Бекерчиiden безе кач,  
Ушакчыдан көчө кач.

Жүрө, жүрө көч түзөлөт.

Бетеге кетет — бел калат,  
Бектер кетет — эл калат.

Касапчы энесине сөөк сатат.

Күн караган суукка тоңот.  
Бай караган ачтан өлөт.

#### Тапшырма.

1. Макалдарды жатта. 2. Аларды өз сезүнө кошуп сүйлеөгө аракеттен.

#### Өз алдынча иште.

Макалдардың кайсылары мекенге, әмгекке, әрдикке, достукка, чынчылдыкка жана таалим-тарбияга тиешелүү экенин ажырат.

## ЛАКАПТАР

Мурун чыккан кулактан кийин чыккан мүйүз озуптур.

Өлгөн аттын такасын издең, бир бай алты ай жер казган экен.

Ачка отурғандан көрө айранга наң туурап жеген жакшы.

Бай союуга козу таппай, жардынын жалгыз улагын суралтыр.

Айдаганы беш эчки, ышкырыгы таш жарат.

Адалсынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгыптыр.

Шодокондун бүркүтүндөй жутунган.

#### Тапшырма.

1. Лакаптарды жатта. 2. Аларды өз сезүнө кошуп сүйлеөгө үйрөн?  
3. Сенин оюнча, лакаптардың макалдардан кандай айырмасы бар?

## МАКАЛДАР ЖАНА ЛАКАПТАР ЖӨНҮНДӨ ТҰШУНУК

Адамга акыл үйреткөн жана адептүү жүрүш-турушка үндөгөн элдик оозеки чыгармалардын түрүнө макал жана лакаптар кирет. Эл ичинде макал-лакаптар «сөздүн гулу», «сөздүн чүйгүнү» катары бааланат. Анткени макал, лакаптарда адам турмушунун берген тажрыйбалары, негизги корутундулары эн кыска, бирок өто таамай, курч, учкул, терен мазмундуу сөз тизмектери, эки же андан көп саптардан турган ыр түрмөктөрү аркылуу айтылат.

Макалдардан адамга керектүү ар кыл мазмундагы ой түйүндөрүн жолуктурабыз. «Өлөндүү жерде өтүз семирет, өлүмдүү жерде молдо семирет» деген макалда кашкайган чындык жатат. Улуу Октябрь революциясы женгөнгө чейинки мезгилде молдо сыйктуу дин кызматкерлери өлгөн адамды көмүү учурунда өлүк ээлерин көптөгөн чыгымдарга дуушар кылып, «здерүнүн чөнтөктөрүн толтуруп турушкан. Эл ушул чындыкты «өлүмдүү жерде молдо семирет» деп келеке кылып, таамай сөз менен мунәздөгөн.

Ата Мекенди коргоо, аны чексиз сүйүү, душманга сыр бербей түрүктуулук менен аягына чең ин күрөшүү, элдин биirimдиги, ынтымактуулугу, элдердин өз ара, өстүгу сыйктуу ойлор, көзкараштар макалдардын мазмунун түзүү менен, тарбиялык маанилерин улам бийиктетип жүрүп отурган. «Туулган жердин топурагы — алтын». Мындан эч ким топуракты алтын болуп калган экен деп түшүнбөйт, сөз мында туулуп-өскөн жеринден кымбат, сүйүктүү жер болбой тургандыгы жөнүндө болуп жатат.

Макалдар адамдарды эмгекчил, чынчыл, күрөшчүл, адептүү, сылык, кайрымдуу болууга үндөйт. «Ашын калса калсын, ишин калбасын», «Улууга — урмат, кичүүгө — ызаат», «Жакшы болсон, жатык бол, улук болсон, кичик бол» деген макалдарда эмгекти сүйүү жана адептүү жүрүш-туруш жөнүндөгү асыл ойлор айтылып жатат.

Эл өзүнүн макал, лакаптарында жалаң эле эзүүчүлөрдү, байлык ээлерин, дин өкүлдөрүн сындоо менен чектелбестен, жатып ичер жалкоолорду, бирөөгө кара санаган ушакчыларды, ичи бузук адамдарды, кошоматчыларды, элдин эсебинен жашаган мителерди жерине жеткире сындалап, ашкерелеген. Мисалы, «Бекерчиден безе



как, ушакчыдан көче как», «Касапчы энесине сөөк сатат», «Өз атасын сыйлабаган өз уулунан сый көрбөйт».

Макалдарга салыштырганда лакаптардын айтылышиның жаратылыш тарыхында кандайдыр бир айырмачылыктардын бар экендигин байкайбыз. Мисалы, «Мурун чыккан кулактан кийин чыккан мүйүз өтүптур» деген лакапты алып көрөлү. Мүйүз туулгандаң көп убакыт өткөндөн кийин чыкса да, кулакка салыштырганда узун болуп өсөрүн баарыбыз билебиз. Ал эми кулак болсо туулгандаң эле бар. Бул жерде мүйүз кийин чыкса, кулактан узун болуп өсүп кетээрин эскертуү менен кәэ бир эмгекчили, аракетчили, иштерман адамдардын мурда белгилүү бир ийгиликке жетип алыш, ошого ыраазы болуп жатып калган адамдардан ар дайым озуп, ашып кете тургандыгын айтып жатат. «Өлгөн аттын такасын издеп, бир бай алты ай жер казган экен» деген лакап, сөзсүз, бир болгон окуянын негизинде пайда болуп айтылып калган. Бул лакап менен эл өтө ач көз, зыкым адамдардын олдоксон мылых-жоругун кайталоодон сак болууну эскертип отурат.



### Оз алдынча иште.

«Ырыс алды — ынтымак» деген макал менен «Бай соуюга козу таптай, жардынын жалгыз улаын сураптыр» деген лакаптын маанисин чечмелө.

## ТАБЫШМАКТАР

Талаага таруу чачтым.

Кырда кылыш жаркырайт.

Тоодон топ түштү, буту-колу жок түштү.

Бою бир карыш, сакалы мин карыш.

Бир терек көрдүм, он эки бутагы бар, ар бутакта төрттөн уясы бар, ар уянын жетиден жумурткасы бар.

Эбендеди, эбендеди,

Эбен жайлап биздин эл төмөндөду.



Сөөгү жок бир күш бар,  
Анын аты эмне деги?

Күн астынан откөн жигит,  
Күмүш чоор тарткан жигит.  
Ай астынан откөн жигит,  
Алтын чоор тарткан жигит.

Кичинекей медерим, жер түбүнө жетерим.

Тептим, терекке чыктым.

Отурганы кишидей, оттогону жылкыдай.

Уучтаса ундан майда, уютса таштан катуу.

Өзү нан жебейт, өнкүлдөп жер айдайт.

#### Тапшырма.

Ойлон, төмөндөгү жандырмактар кайсы табышмакка тиешелүү: үзөнгү, жүгөрү, көпөлөк, цемент, жылдыз, кирпи, трактор, ай, жылай-жума-күн, каркыра, көз, мондур.

### ТАБЫШМАКТАР ЖӨНҮНДӨ ТУШУНЫК

Табышмактар элдин оозеки чыгармаларынын эң байыркы түрлөрүнүн катарына кирет. Адамдардын тапкычтыгы, турмуштун, табияттын, айлана-чейрөнүн көрүнүштерүн таасын байкагычтыгы, шамдагай, тез ой жүгүртө билгендиги табышмактарда айрыкча күчтүү көрүнгөн. Өзгөчө балдардын ой жүгүртүүсүн, сезимталдыгын, дүйнө таануусун естүрүүдө табышмактардын аткарган кызматы чон болгон. Табышмактантып сүйлөө, табышмактуу суроолорду берүү менен бири-бириinin турмуштук билимин, тажкийбасын сынашуу чондор учун да мүнөздүү көрүнүшкө айланган. Эл арасындагы сөзгө чечен адамдар, ашынган төкмө акындар да кээде бири-бириinin таланттын табышмактуу суроолорду берүү менен сынап көрүшкөн.



Табышмактарда көбүнчө тигил же бул буюмдун, айбанаттын, канаттуунун, табияттын көрүнүштерүн башка бир ошого түспелдөш көрүнүштөр менен каймана элестетүү орун алат да, ошону табуу менен адамдын баамчылдыгы, тапкычтыгы айкындалат. Ал эми мындай каймана түрдө таамай элестетүү үчүн табышмактын сөздөрү да етө так жана элестүү, көркөм болушу зарыл. Ошон үчүн табышмакты жаратуу жалан эле ой жүгүртүүнүн ар түрдүү мазмунда болушу менен чектелбестен, таамай айтылган сез өнөрүнүн чебер болушун да талап кылат. Табышмактар кара сез түрүндө да, ыр түрүндө да чыгарылат. Улам турмуш өзгөргөн сайын, адамдардын турмуштиричилигинде колдонгон буюм-тайымдары жанырган сайын, коомдун өнүгүшү менен кошо табышмактардын мазмуну да ар түрдүүлөнүп жүрүп отурган. Мисалы, мурунку техника жок мезгилдерде табышмактар көбүнчө жаратылыштын көрүнүштөрүнө, айбанаттардын, канаттуулардын түр-түспөлүнө, буюм-тайымдардын көрүнүштөрүнө байланыштуу чыгарылып келсе, илим-техника өнүккөн биздин коомдо табышмактар техникинын көрүнүштөрүнө байланыштуу да жаракла баштады. Мисалы, «Өзү нан жебейт, өнкүлдөп жер айдайт» (трактор), «Бир шумкар бар учуп жүрүп элин баккан, эл сүйүп ал шумкардын канатына жылдыз таккан» (самолёт), «Уучтаса ундан майда, уютса таштан катуу» (цемент).

## ЖАҢЫЛМАЧТАР

Жаңылмачтар — жаңылып айтууга ылайыкташтырылып түзүлгөн өзгөчө сез айкаштары. Ал үндөш, окшош сөздөрдөн куралат. Сөздүк, таасын, ачык-айрым, тез жана жаңылбай айтууга үйретет. Жорго сез сыйактуу куюлушуп, ыргакташып, уйкашып турат да, элдик оозеки чыгармачылыктын чакан түрү катары эсептелинет.

1. Алабатага алабаталатпастан,  
Алабатага алабаталатып,  
Алабатага алабаталатбыз.
  
2. Асманда эки айры куйрук:  
Бири ак кыска айры куйрук,  
Бири кара кыска айры куйрук.



Ак кыска куйруктуу айры куйрук  
Кара кыска айры куйруктун жолун тосот.  
Кара кыска куйруктуу айры куйрук  
Ак кыска айры куйруктун жолун тосот.

3. Ал аралда да марал,  
Бул аралда да марал.  
От экен маралга да арал,  
Отtosун аралга да марал!
4. Белестеги беш кашка кой,  
Бешөө беш башка кой.  
Беш аласы кунан кой,  
Беш аласы дөнөн кой.
5. Кулаалы деген күш имиш,  
Аны томоголомок кыйын иш имиш.
6. Ман-ман кашка коюм,  
Бешөө беш башка коюм.  
Тиши ушак коюм,  
Буту тушак коюм.
7. Жаш кайышты токмошпойсуздарбы?  
Жаш бүркүттү томоголошпойсуздарбы?
8. Жылкы жыйырмага чыкпай картаярбы,  
Картайган жылкынын сөөгү аркайрбы?  
Картайган картан жылкыны  
Картайган киши кайтарарбы?
9. Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томоголойт,  
Бүркүтчүлөр бүркүтүн томого менен томогологондо,  
Биз бүркүтбүздү томого менен томоголобой,  
Ким бүркүтүн томого менен томоголойт?



#### Тапшырма.

1. Жанылмачтарды жатка бил. 2. Өтө тез, так айт. Мурактанып, токтоп айтууга болбойт.



## Сунуш.

Жанылмач айтыш түрүндө жашайт. Аныз анын кызыгы да жок. Ошол себептен, балдар, силер жанылмач айтышууга даярданғыла. Эмнелерди көнүлгө илүү керек.

1. Башкалардан жанылмач топтогула. Китеңтерден издең тапкыла.

2. Жанылмач алмак-салмак айтылат. Анын эки түрү сунушталат. Биринчи түрү — эки окуучу бири-бири менен айтышат. Экинчиши — окуучулар эки жаатка болунүп таймашышат.

3. Эки окуучунун ортосундагы айтыштын шарты: 1) айтуучу жанылмачты жатка, тез айтыши зарыл; 2) кайталаган окуучу укканаң тақ, тез, жанылбай айтууга тийиш, кичине эле токтоло калса, анда ал женилет, упайдан куру калат, бирок кезеги боюнча өнөгүн жанылтуу үчүн өзү жанылмач айтат; 3) егер өнөктөшү кезеги боюнча жанылмач айта албай калса, демилгени экинчиши алат, ал катары менен жанылмач айта берсе болот; 4) жыйынтыкты упайлардын саны боюнча мугалим чыгарат.

4. Эки жааттын ортосундагы айтыштын шарты: 1) жаат топ башылык кылган эки окуучунун алмак-салмак балдарды тандап алышы менен түзүлөт; 2) таяк кармашмай же колго топчу катуу менен биринчи айтмай (ошондой эле жаат түзүүдөгү биринчи тандоо укугу да) аныкталат; 3) айтыштын биринчи түрүнөн айырмаланып, мында женилген окуучу өз жааттын ажыратылат, уткан окуучунун тобуна колго түшкөн туткун катары кошулат; 4) ал эми женилген баланын ордуна айтышка башка окуучу чыгат, ошентип, улам утканы утулганин өз тобуна кошуп ала берет; 5) таймашка чыккан окуучуларга өз тобунан бата берилет же жааттын урааны хор менен айтылат; 6) айтышка чыккан окуучу ураанга жооп кылып: «Ырахмат, өз тобумду уятка калтырбайм!» — деп бир ооз сез кыстарышы мүмкүн, ал эми женген окуучунун урматы үчүн өз тарабы кол чаап: «А-замат!» — деп үч жолу кайталаса болот; 7) белгиленген убакыт бүткөнде, мугалим жыйынтыгын чыгарат, кайсы жааттын адамы көп болсо, ошол жагы утат; 8) утулган тараап төмөндөгүдөй жазага кабылат: уткандардын ыктыяры боюнча, бири бийлесе, бири «Манас» айтыши, экинчиши — он макалды (же ылакапты, же жандырмагы менен табышмакты) токтолбай шыр айтыши, дагы бирөө адабий чыгармалардан үн кубултуп көркүү окуушу мүмкүн.



## КЫРГЫЗ КАЛҚЫНЫН ЭПИКАЛЫК МУРАСЫНАН

### МАНАСТЫН БАЛА ЧАГЫ

(Бириктирилген варианттан  
кыскартылып алынды)

Бир нече жүз жылдар бою кыргыз элинин эркиндик жана боштондук үчүн жан аябай, каруусун казық, башын токмок кылып жүргүзгөн күрөштерүн көркөм чагылдырып, эл коргоо менен эркиндикке тарбиялоонун мектеби, таалим-тарбия берүүнүн уюткусу болгон улуу эпос «Манас» үч болуктөн турат: биринчиси — «Манас», экинчиси — «Семетей», үчүнчүсү — «Сейтек» жомогу. Ал эми «Манастын бала чагы» деген үзүндү эпостун биринчи болүгүнөн. Мында окуя Алтай жеринде өтөт. Ал жерге Акбалта, Жакып баштаган кыргыздар баскынчы душмандын кесепетинен жер ооду болуп, сүрүлүп барышкан. Кыргыздар калмак менен манжуунун ма-лын багып күн көрүштөт. Эчкинин тонгон майын жеп, жан сакташат. Ошондо калайык Акбалтанын акылы боюнча кетмендеп алтындын кенин казып, жер жыртып эгин айдайт. Аштык айдабас кара калмак менен манжуулар эгидин табагын тайга алмашып алат. Ошентип, кыргыздардын турмушу онолот, арыгы семирет, ачынган курсак тоюнат. Жакып өлөрчө байыйт, алтыны жети там болот, астынкы эрдин шалпайткан, эки өркөчүн каркайткан атана, адырдагы жылкысы алты сан болот. Анан: «Айбалтаны ким аштайт, азган журтту ким баштайт» — деп, калк киндик кесип, киржууган жерди энсеп тунжуурал турган кезде Манас төрөлөт. Баланын кара көк жалы бар. Кара чаар кабылан капиталында, көсөө куйрук көк арстан он жагында чамынат. Манас — мандайы жазы, башы кууш, жар кабак, кочкор тумшук, кош кирпик, эрди калын,



көзү үнкүр, кен көкүрек, жайык төш, жолборс моюн, жоон билек.  
«Ушул бала чоңойсо, баарыбызды беките турган бел болот, душмандан кекті алган эр болот. Үзүлгөн уланат, чачылған жыйналат. Уламадан кеп уктум. Биздин душманыбыз Эсен хан: «Кыргыздан Манас чыгат, аны жок кылгыла» — деп, түш-түшкә кабар таратыптыр дейт. Азыр муны «Манас» дебейли, «Чоң Жинди» деп коёлу. 12ге келгенде билбegenди билдирип, туйбаганды түйгузат, 14 жашка чыкканда «кабылан Манас» атыгат», — дейт Акбалта. Ушул акыл боюнча тойго келген эл: «Жакыптын баласының аты Чоң Жинди болду», — деп кетишет.

Күндөн, күндөн күн өтүп,  
Күн мезгили келиптири.  
Айдан, айдан ай өтүп,  
Ай мезгили келиптири.  
Ошо кезде эр Манас  
Жетиге жашы толуптур.  
Мунун коюлган аты — «Чоң Жинди»  
Мунун чын Манас атын ким билди.

...Кырк баланы кырк үйдөн  
Манас бир күнү жыйнап алыптыр.  
Чоң Алтайдын талаага  
Чогултуп оюн салыптыр.  
Кара кытай, манжуудан  
Сексен бала барыптыр.  
Сес көрсөтүп кыркына  
Сестендешип калыптыр.  
Сексенинин ичинде  
Боз калмактын чоң уулу  
Манастын жолун торгоду,  
Сексен бала онбоду.  
«Кызыталак бурут<sup>1</sup> деп» —  
Беркилерди кордоду.

<sup>1</sup> Бурут — калмакча «кыргыз» деген сез.



Тентип келген бурут, — деп  
Сексен бала качырып  
Кырк балага асылып,  
Далайынын кыркынын  
Тизеси жерге бүгүлдү.  
Сексен бала алдында  
Келин болуп жүгүндү.  
Карап турса канчанын,  
Билегинен сап кеткен.  
Жүрөгүнен кап кеткен.  
Чыркырап качып жүгүрт  
Чымындай жандан тунулөт.  
Балдар минтип турганы,  
Кырк баланы сексени,  
Жалынса болбой урганы,  
Даакылары<sup>1</sup> тытылып,  
Балдар ыйлап ойбайлып,  
Манас турат калмактарды  
кой-койлоп.  
Кой-койлосо болгон жок,  
Кара калмак онгон жок.  
Кой-койлоп турса Манаска  
Желиккен балдар жеткени,  
Жети чокмор, торт муштум  
Баатырдын башына тийип өткөн  
Жети чокмор жегенде,  
Кыдырата карабай  
Кырааның согуш көрсөттү,  
Кылча жанын аябай.  
Тегерегин карабай,  
Тепкилешти көрсөттү,  
Теги эле жанын аябай  
Майлаган буудай жузденүп.

<sup>1</sup> Даакы — тұғын сыртын каратып кулундун терисинен жасалған тон.

Күүгүм туман көздөнүп,  
Өрттөй көзү бек жайнап,  
Каары боюн чын кармап,  
Каалгадай кашка тиш —  
Калайыктан башка тиш  
Кашкайып чыгып алыптыр.  
Кара даакы жонунда  
Кара чокмор колунда.  
Балдарга эми жетти эле,  
Чокмору ойноттү эле,  
Сексен бала чыркырап,  
Быт-чыт болуп дыркырап,  
Шашкан балдар мындан көп,  
Жаны калбай деддендеп,  
Качкан балдар мындан көп,  
Токтоло албай кай бирөө  
Тоголонуп жыгылып,  
Бытпыштыктап кеткен бар.  
Башы сазга тыгылып,  
Калмактар качып жүргөндө,  
Токтолбой Манас оолугуп,  
Кырк баласы кыргыздын  
Кырааны көздөй чогулуп,  
Калмактын сексен баласын  
Калтыrbай сүрүп калыптыр.  
Койгулаша кеткенин  
Манас колун жулуп алыптыр.  
Чөк түшүрүп баарысын  
Айлына кууп баарда,  
Калмак билип каларда  
Катуу бүлүк саларда,  
Атакеси бай Жакып,  
Мал жайытын чалыптыр.  
Боз айгыры дампайып,  
Үстүнөн чыгып калыптыр.



Кырк баланы кайра айдап,  
Манасты кармап алыптыр.  
«Тентектигин сында жок,  
Сен тендешип союл чабарга,  
Тениз кыргыз мында жок,  
Балам, биз тентип келдик Алтайга,  
Сенин тентегин жетет далайга,  
Бул тентегин койбосон,  
Козголон салат уйкума.

Көп манжуу чабуул койбойбу,  
Эртен өрүштөгү жылкыма!  
Чачасын жыйган малымды,  
Тектүрмөк болдуң чунак уул,  
Бул калмакка канымды,  
Койчу, кыймак болдуң жанымды!»  
Жакып оозун жыйгыча,  
Ачып-көздү жумгуча,  
Абакен Балта ак жолтой  
(Сүлөгөнү жарыя,  
Калын кыргыз ичинде,  
Кадыры бийик карыя).  
Кайрылып айткан сөзү бул:  
«Жакып, жылкың менен жерге кир,  
Бизге белге тануу уул ушул.  
Эркек бала шок болсун.  
Мал багар уул болгончо,  
Бар болгончо, жок болсун.  
Артына колун байланып,  
Бери карай айдалып,  
Чыккан күнү өлгөнбүз.  
Өлгөн эмей эмине,  
Өнгүрөп-өксөп жүргөнбүз.  
Аман жүрсө бул уулун  
Талаадан жыйнайт көчүндү,

Алыш берет Манасын,  
Капкайдагы өчүндү.  
Малга ишенген онобу?  
Малын бала болобу?  
Арбактуу Жакып, аты улук,  
Балам малды чачар деп,  
Азыр болдун макулук!  
Кара адымак каркайган,  
Караөзөн кайда, бел кайда?  
Абайлап Жакып, кебимди ук,  
Аталаш кыргыз эл кайда?  
Кечээ кылчайганды кырганда  
Чамгарагын талкалап,  
Кара калмак киргендө,  
Каяшаяк бергендин  
Куйкасын бөле тилгенде,  
Кержендеген кежирди  
Тирсегинен илгенде,  
Бардигер күчүн салганда,  
Баланы тартып алганда,  
Бурулбай басып кайгырдык  
Малын турмак, Жакып бай,  
Бир туугандан айрылдык!  
Кечээ кызыкты калмак кылганда,  
Кыргызды чаап алганда,  
Биздин катын, кызды олжолоп  
Күл чыгарган күн кылды.  
Ойноо бала уулунду  
Уй кайтарган кул кылды.  
Ойлосон боло, ой Жакып,  
Мындай ишти ким кылды?  
Аркар, кулжа тоонуку  
Сенин кейип жаткан бул малын  
Айдаса бир күн жоонуку,  
Бул тентек бала онолот,  
Өлбесө бир күн журттуку  
Андан көрө, бай Жакып,



Адырда жылкы алты сан,  
Айдал жылып калалык,  
Кара майдын баарысын  
Чубатууга салалык.  
Алты ай минсе арыбас,  
Алтымыш асый болгончо,  
Азуу сайып<sup>1</sup> карыбас  
Ат мыктыхын табалы,  
Айгай укса шашпаган  
Ай карапы тун келсе,  
Бир изин ката баспаган,  
Кара байыр — казанат<sup>2</sup>  
Калбыр өпкө, жез билек<sup>3</sup>  
Ат күлүгүн алалы.  
Бир адамга туйгузбай,  
Издегенге билгизбай,  
Ок өтпөс тон кийгизип,  
Ок жетпес ат мингизип,  
Манасты жоого сактап багалы.  
Айланы мындай табалы,  
Эрешен тартып эр болсо,  
Эр уулу менен тен болсо,  
Билбегенин билгизип,  
Минтип жоого салалы.  
Туйбаганын туйгузуп,  
Туура жолго салалы.  
Өйдө чыксак Манасты,  
Обек кылып алалы.  
Ылдый түшсөк Манасты,  
Жөлөк кылып алалы.

<sup>1</sup> Азуу сайып — жаны асый болуп.

<sup>2</sup> Кара байыр — казанат — чыдамкай күлүк ат, буудан, тулпар.

<sup>3</sup> Калбыр өпкө, жез билек — чыгаан күлүк, дулдул, чарчабас, чаалыкпас тулпар.

Бул тентек Манас баланы  
Кыргыз бүткөн чогулуп,  
Эркелетип көрөлү.  
Ээленсе, кара калмактан  
Ушу Манас бала үчүн,  
Ажал жетсе өлөлү».  
Билбегенди билгизген,  
Билимдүү экен Акбалта.  
Туйбаганды туйгузган,  
Туйгун экен Акбалта.  
Ак шумкардай баркылдап,  
Ак сакалы жаркылдап,  
Кара тилин кайрады.  
«Манас деп айтпа элге» — деп,  
Кайран Балта сайрады.  
Кайгыланып бай Жакып,  
Үйүнө барып ыйлады,  
Байбичесин кыйнады:  
«Өрүштүн малын жый, катын,  
Бул баланды тый, катын.  
Бул баланды тыйбасан,  
Бузук салса калмакка,  
Кырыша кетсе Кытайга  
Тирүү кармап алат го!  
Зынданына салат го!  
Же жол үстүнө сүйрөтүп,  
Дангыттарга жарат го!»  
Ак байбиче Чыйырды  
Анда туруп кеп айтат,  
Арман кылбай нени айтат:  
«Байым, сен бала үчүн бузба  
санаанды,  
Оорсуп калган экенсин,  
Сен эми өлгөндө көргөн баланды!»  
Бөдөнөдөй кайран көз,  
Бөлөк-бөлөк жаш кетти,  
Карагаттай кайран көз

Камчы бою жаш кетти.  
Айтып оозун жыйгыча,  
Көздүн жашын тыйгыча,  
Койчу башы Ошпур бар,  
Ошол Ошпур келиптири.

Келгенин байбиче туруп көрүптүр,  
Болөкке бурду санааны,  
Ошпурга Жакып карматты,  
Аты «Чон Жинди» деген баланы.  
Чыйырды ыйлап чыркырап,  
Мойнана курун салынып:  
«Ошпур, бизде дүнүйө далай,  
бала жок,

Өлгөндө көргөн бул бала,  
Тентегин тыяр чара жок,  
Төбөсүнө калмактын ташын тага көр,  
Аманат койдум колуна,  
Дагы бир төрт жыл бага көр».

Ошпурга Манас барганды,  
Кызарып күйгөн чок чыкты.  
Кара кытай, манжуудан  
Мындаи тентек жок чыкты.  
Колотто жүрүп ой кылды,  
Кырк бала жыйнап талаага,  
Койду союп той кылды.  
Торпок минип тойпондоп,  
Толгон бала чогулду.

«Чон Жиндиге» көп үйүр  
Болгон бала чогулду.  
Ошол кезде «Чон Жинди»  
Он эки жашка келиптири,  
Ок өтпөстөн тон кийип,  
Жылкыдан Айманбоз өндүү ат минип,  
Эми эргүүчү чагы келиптири.

Билгендерди күлдүрүп,  
Айталаага кырк таман  
Кадимки ордо чийдирип,

Ошпур баккан көп койдон,  
Жұз козусун союптур.  
«Баатыр» деп айтқын мени — деп,  
Баглан козу, шириң баш  
Бор кайнатып<sup>1</sup> коюптур...  
Дебеге чыгып караса  
Көгөрүп тұтұн бөлүнөт.  
Козунун көбүн бул Манас  
Кырып салған көрүнөт.  
Козундан тандап союшуп,  
Күжулдашкан бул балдар.  
Этти шишке сайып тоюшуп,  
Кунан чаап ойнап бакырып,  
Бакырганың байкасан,  
«Манастан» ураан чакырып,  
Балдар тиккен алачык  
Бир короонун қозусу,  
Кен-кесири баткандай.  
Бир капшытта қырқ бала  
Манас баштап күжундап,  
Ордо атышып жаткандай,  
Кара чаар кабылан  
Кадимки Манас баланын  
Капталында чамынат.  
Чолок көк жал арстан,  
Ошпурду жара тартчудай,  
Бет алдында камынат.  
Ошполорду көргөндө  
Боконо сөөгү болкулдап,  
Боор ичеги солкулдап,  
Билегинен сап кетти,  
Ошпурдун жүрөгүнөн кан кетти.  
«Бул Жакыптын жинди уулу  
Билеги жоон, таш жүрек,  
Пил мұчелүү бадирек.

<sup>1</sup> Бор кайнатып — әзилте бышырып.



Манастын бала чагы

Жетилип калган кези экен,  
Эми жергеме салат чон дүмөк.  
Өз билгенин талаада,  
Кылыш салган турбайбы.  
Козунун баарын окшотуп,  
Кырыш салган турбайбы.  
Бул жерде туруп нетейин,  
Баланды тыйып алғын деп,  
Береним Жакыпка эми жетейин».  
Муну ойлонуп Ошпурбай  
Жакыпты көздөй дыр койду,  
Жан аябай чуу койду,  
Жакыбынын үйүнө  
Барып түштү Ошпурбай.  
Балакеттүү шумдук сез  
Салып түштү Ошпурбай:  
«Жакып, балан өндүү жан болбос,  
Жанындагы жолдошу  
Жалынып турган сур жолборс,  
Кырк баланы жолдошко  
Кыраан уулун жыйыптыр,  
Короосу менен жуушатып,  
Козунду минтип кырыптыр.  
Этке тойгон кырк бала,  
Жөө кунан чаап бакырат.  
Астыга чыгып келгени  
«Манастан» ураан чакырат.  
Уулундун аты «Чон Жинди»  
Мунун Манас атын ким билди!  
Элдин мыш-мыш кеби бар.  
Жылкычы башы Чонканжар  
Аны да Манас шум уулун,  
Өлтүрүп салган чени бар.  
Баланды тыйын, тилимди ал,



Менин айтканым ушул, билип ал».  
Мына ушундай деди да,  
Ошпур кайра чапты малына.  
Ошондо асыл катын Чыйырды,  
Ак тамагын кылайтып:  
Акырын сүйлөп муну айтып:  
«Боздон тоодак куткарбас,  
Боз ала шумкар Манасым.  
Калкайган тоого токтобос,  
Кара ала барчын Манасым.  
Адырда баккан булагын,  
Айкөл Манас чунагын,  
Албагын жаман пейлине,  
Аман жүрсө жеткирер  
Сенин алыста кыргыз элине,  
Аман болсо Манасын.  
Күйүттүү кабак ачылат,  
Күйүккөн жүрөк басылат,  
Аман болсо Манасын,  
Атамдан калган мурас деп,  
Кенкол, Талас жер табат,  
Айланып кыргыз эл табат.  
Опосу жок куу малга  
Уулум тентек чыкты деп,  
Абышкам, мынча мунайба!  
Кайгырбагын малына,  
Кайрат бергин балаңа,  
Балаңа кайрат бербесен  
Каптал жакта Кангай бар,  
Кангайда кара калмак бар.  
Кайгыланбай кайрат кыл,  
Сага түшчү салмак бар.  
«Баягы бурут экен» деп,  
Кызыгып тооруп калчу бар.  
Кызыл-тазыл кырмызы

Кыргагын тартсам бөлүнбейт,  
Кыжылдаган манжуудан  
Сага кылчаяр адам көрүнбейт.  
Жашыл ала тал жибек  
Жан-жанын тытсам бөлүнбейт.  
Жан-жуңу келсе жамандап,  
Бул калмакта жан коёр киши көрүнбейт.  
Сан дүйнө малды чачыныз,  
Арка кылып Манасты  
Бул Алтайдан качыныз!  
Коруп алат мал оттогон талаанды,  
Карман кетет өлгөндө көргөн баланды.  
Кармаса соёт Акбалта баштап тиринді,  
Кангай кагат капкайды кеткен жининди.  
Алтын казып, дан айдал  
Алтайга келип турабыз.  
Уулун тентек чыгыптыр,  
Эми эмне айла кылабыз?!

Айтканым ушул билип ал,  
Абышкам, Жакып, тилимди ал.  
Ат семирип ык болсо,  
Эр семирип бук болсо,  
Өлчөөлө начар чаманды,  
Тилегин тиле баландын».  
Чыйырды оозун жыйып алғыча,  
Андай-мындаи дегиче,  
Ошпур келди күүлөнүп,  
Одурандап сүйлөнүп:  
«Ордо бузуп, олжо алышп,  
Же уулун сени бай кылат,  
Омуроо кылып, чыр салышп,  
Же бул уулун сени жай кылат».  
Муну укканда Жакыптын  
Көзүнүн жашы төгүлүп,  
Көңүлү кетти бөлүнүп,



Тентек уул Манасы  
Тегеле жаман көрүнүп,  
Каарланып Жакыбын,  
Калдайып атка минди эми.  
Ошпур экөө ээрчишип,  
Кой жаткан жакка жүрдү эми.  
Сары адымак урчукка  
Саландаган түмшүкка  
Салып чыгып караса,  
Чон Алтайдын оюнда,  
Кен өзөндүн боюнда,  
Адыр-күдүр батканда,  
Жакыптын кою жатканда,  
Оргуп түтүн белүнөт,  
Кыраан Манас, кырк бала,  
Атасынын тен коюн  
Талаага сойгон көрүнет,  
Мал-жандуу экен бай Жакып,  
Бадирек экен ал жаман.  
Капаланып түктүйп,  
Каарын төгүп үксүйүп:  
«Керденге бүткөн Манасым,  
Кетирипсин алымды,  
Талаага не деп сойгонсун,  
Жоо ээлеген малымбы?»  
Анда Манас муну айтат,  
Киши билбес шумду айтат:  
«Кокуй, ата не дейсиз?  
Ээсиз малды көп кылып,  
Күтүп жүрүп нетесиз,  
Не муратка жетесиз?»  
Айтып оозун жыйгыча,  
Атасын карап тургуча,  
Боз ала жөлөк, кызыл туу,  
Бойбойлогон ызы-чуу



Ак асаба<sup>1</sup>, кызыл туу  
Айкайлаган ызы-чуу  
Манжуунун ары бетинде,  
Кангайдын бери четинде,  
Эсен хандын элчиси,  
Кара калмак манжуунун  
Жер кайтарган ченчиси,  
Ушакчыдан кеп угуп,  
Белгилүү бурут Жакыптын  
Бурулбаган кеп малы  
Жер отун жеди деп угуп,  
Жети асаба тuu алып,  
Жети жүздөй кол алып,  
Жети жүздүн башчысы,  
Жеткилени чон Кочку,  
Кочку келип калганы,  
Калайманды салганы.  
Кочку келди короктоп,  
Кошоматчы куулары,  
Аркасында сороктоп,  
Эки буту салактап,  
Эми өкүм сүйлөйт алактап:  
«Кызыталак, куу бурут,  
Жүргөнүн бузук бу бурут!  
Дегениме көн, бурут,  
Балаң тентек «Чон Жинди»,  
Азыр бизге бер, бурут!  
Сурагыма көнөсүн,  
Айтканымды бербесен,  
Кырка тилем бээнди,  
Чыгара муштайм мээнди!  
Береги Алтай бөксөсүн

---

<sup>1</sup> Ак асаба — байрак, желек.

Жайлап жүргөн экенсин,  
«Баламдын аты «Жинди» — деп,  
Бадышшабыз Эсен хан  
Алдап жүргөн экенсин.  
Кызыталак куу бурут,  
Эми качайын деген экенсиц.  
Манасынды бербесен,  
Айтканымы көнбөсөн,  
Азыр табам жайынды,  
Чыгарамын этинден  
Сөөгүндөн чыккан майынды!»  
Күрмөчөнүн күлтүйтүп,  
Күчөп келип турду эми.  
Найзачанын акыйтып,  
Адырандап турду эми.  
Андай-мындаи дегиче,  
Ачып-көздү жумгуча,  
Добулбас үнү бапылдап,  
Чыныроо үнү такылдап,  
Сыр баран үнү жанырып  
Элчиге келген камынып,  
Эр Кочкусу баш болуп,  
Жылкы тийди жабылып  
Бузукту Кочку баштады,  
Жергедеги кыргыздар  
Жандан кечип таштады.  
Кереге-уугун кыйратып,  
Келин-кызын ыйлатып,  
Баарын тийди чуулатып.  
Ал аңгыча болгон жок,  
Он экиде эр Манас  
Минген аты Айманбоз,  
Кармашкан жоосу соо болбос.  
Жоо-жарагын шайланып,

Кынсыз кылыш байланып,  
Кайра жааочу булуттай  
Каары бетине айланып:  
«Күрдөелду башым барында,  
Күлүгүм кантип берейин.  
Күчөгөн экен бул калмак,  
Мен бир күрпүлдөшүп көрөйүн!»  
Манас ачуусу келип бөлүнүп,  
Ар мүчесүн карасаң,  
Арстан сындуу көрүнүп,  
Жакып байдын жаш Манас  
Жеткилең белин курчанып,  
Айманбоз санга бир салып,  
Сыр найзаны колго алышп,  
Качырып кирди бакырып,  
Арт жагынан кырк бала  
Манастап ураан чакырып,  
Жаш Манастын Айманбоз  
Баскан ташы быркырап,  
Жолум үйдөй чоң данкан  
Төбөсүндө чыркырап,  
Араандай оозу ачылып,  
Кан аралаш ак көбүк  
Омуроого чачылып,  
Эзлендирип булкунтуп  
Эр Манас жүрөт майданда  
Айманбозун жулкунтуп,  
Ошол келген Кочкунун  
Муруту өтөккө чыккан чалкандай,  
Канжасынын кирин көр,  
Балдар көөлөп жеген талкандай,  
Мурунунун таноосу  
Бурулуш жылга буткулдай,  
Кезиккенди ал Кочку

Жөн эле аты менен жуткандай:  
«Сексен Манас болсон да,  
Түбүнө чогуу жетемин,  
Атан Жакып чалды баш кылып  
Баарыңды байлап кетемин!»  
Каарланып күпүлдөп,  
Дабыштанып дүпүлдөп,  
Жекеге чыкты эр Кочку,  
Төбө чачы сүксүйүп,  
Кол салууга Манаска  
Келген кези түктөйүп.  
Жетик Манас көк жалын  
Жебеден мурун жетти эми,  
Жеткен жерден Кочкуну  
Көмө коюп өттү эми.  
Үзөнгүдөн бут тайып,  
Ээрден көчүк кылтайып,  
Адырайган чон Кочку,  
Аттан кулап түштү эми.  
Акбалта, Жакып бул жерде  
Арага түшүп калганы,  
Алдында Манас турганы  
Атасы Жакып муну айтат:  
«Жалгыз уулум, Манасым,  
Каран түн, мүшкүл чыр салып,  
Кочкуну союп таштадын,  
Калың каздың орумду,  
Эми кайнатмак болдун шорумду,  
Ордолуу журтка катылып  
Чечтирмек болдун тонумду!»  
Эми Акбалта кирди күүлөнүп,  
Ачусу келип сүйлөнүп:  
«Кейибе, Жакып, жөнү жок,  
Кейиген адам онобу?  
Ушу сенин кейишин жакшы болобу?

Өчкөн отун тамызат,  
Аман болсо бул бала  
Өлгөн жаның тиргизет.  
Аман жүрсө бул Манас,  
Добул келсе жел тийгис  
Булун токой — чер болот,  
Доочу келсе мал бергис,  
Кара көк жал, эр болот.  
Кайғы тилөө болобу?  
Кайғырбагын жөнү жок,  
Калка болот Манас деп,  
Ошондуктан көөнүм ток.  
Айтканым уккун сен, Жакып  
Эми малдын баарын чачалык.  
Бул Алтайга турганда  
Не муратка жетелик,  
Курган жан аман барында  
Кыргызга кирип кетелик!»  
Акбалтанын айтканын,  
Көнүлүнө эп кылып  
Азганатай кыргызга  
Кетүү жагын кеп кылып,  
Карысы санаа тартканда,  
Калдайып айыл жатканда  
Кектөн жылдыз тутулуп,  
Көрбей Манас калганы,  
Тагылык качып кутулуп,  
Эсен ханга барганы.

Өз алдынча иште.

1. «Алтын күш» жомогуна окшострууп, «Манастын бала чагы» деген үзүндүнү майда-майдада бөлүктөргө ажырат да, алардын ар бирине тандап тема кой. (Маселен, «Сексен баланын качышы» ж. б.) 2. Жакып менен Акбалтанын сездерүн тап да, аларды мааниси боюнча салыштыр. Айырмасын ажырат. Сага кимисинин сөзү жагат? Эмне



үчүн? 3. Акбалта менен Чыйырдынын сөздөрүндөгү окшоштуктарды белгиле да, маани-жайын чечмелө. Айтмакчы, Акбалта менен Чыйырдынын максаты эмне?

Сенин оюн кандай.

1. Бейкапар жүргөн Манас эмне үчүн өрттөй жайнайт, каары келет, кызык кармаш салат? Ага эмне болду? Балким, анын мүнөзүнүн өзгөрүшүнө себепкерлер бардыр. Манастын өзгөрүшүн анын баатырдыгынын башталышы деп эсептей аласынбы? 2. Мына, сен башкалар менен бирге Жакыптын аракеттерин көрдүн. Ойлогон оюн сезү аркылуу билдин. Деги бул кишигө эмне кымбат? Ал эмнени түшүнбөй жатат? Анын көзүн далдалап тосуп турган нерсе эмне? Эмне үчүн ал Акбалта сыйктуу керектүү жана ақылман сөздөрдү айта албайт?

#### АКБАЛТАНЫН СӨЗҮ:

- Эсице тут. 1. Аркар, кулжа тоонуку,  
Сенин кейип жаткан бул малын  
Айдаса бир күн жоонуку,  
Бекерге жыйган бул малын.  
Кыйкырса бороон жуттуку.
2. Өйдө бассак Манасты,  
Өбөк кылып алалы.  
Ылдый жүрсөк Манасты,  
Желек кылып алалы.
3. Өчкөн отун тамызат,  
Өлгөн жанын тиргизет.  
Аман болсо бул Манас,  
Добул келсе, жел тийгис,  
Булун токой — чер болот.
- Өз алдынча. Доочу келсе мал бергис,  
Кара көк жал, эр болот.

#### ЧИЙЫРДЫНЫН СӨЗҮ:

1. Боздон тоодак куткарабас,  
Боз ала шумкар Манасым.  
Калкайган тоого токтобос,  
Кара ала барчын Манасым.



**Сенин оюн.** Адырда баккан булагын,  
Айкөл Манас чунагын...

**2.** Аман болсо Манасын  
Күйүттүү кабак ачылат,  
Күйүккөн жүрөк басылат.



**Тапшырма.** Үзүндүнү Манастын обону менен айт.



**Санжыргалуу сөз бермети.**

1. Майлаган буудай жүздөнүп,  
Күүгүм туман көздөнүп.
2. Бытпылдыктап кеткен бар,  
Башы сазга тыгылып.



- Эсине тут.**
3. Айгай укса шашпаган,  
Ай карангы түн келсе,  
Бир изин ката баспаган.
  4. Ок ётпес тон кийгизип,  
Ок ётпес ат мингизип,
  5. Ак шумкардай баркылдал,  
Ак сакалы жаркылдал,  
Кара тилин кайрады.
  6. Боконо сөөгү болкулдал,  
Боор ичеги солкулдал.
  7. Ат семирип ык болсо,  
Эр семирип бук болсо.
  8. Ак асаба, кызыл туу,  
Айкайлаган ызы-чуу.
  9. Андай-мындай дегиче,  
Ачып-көздү жумгучча.
  10. Добулбас үнү бапылдал,  
Чыңыроо үнү такылдал.
  11. Кайра жаачу булуттай,  
Каары бетине айланып.
  12. Араандай оозу ачылып,  
Кан аралаш ак көбүк,  
Омуроого чачылып.
  13. Ошол келген Кочкунун  
Муруту ётөккө чыккан чалкандай.



Канжасынын кириң көр,  
Балдар көөлөп жеген талкандай.

14. Калың каздың орумду,  
Кайнатмак болдун шорумду.

## САЛЫШТЫРУУ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Бир нерсенин, көрүнүштүн, кыймылдын, мунөздүн ажарын элестүү ачып корсөтүгө жардам болсун учун, аны ошого окшогон башка нерсеге, көрүнүшкө, кыймылга, мүнөзгө салыштыруу аракети көркөм адабиятта, элдик оозеки чыгармачылыкта көп кездешет. Сүрөттөөнүн бул түрүн салыштыруу деп аташат.

Салыштыруу аркылуу сүрөттөлүп жаткан көрүнүштүн сырткы түрү көзгө даана элестелет, биздин так түшүнүп, тез кабыл алыш, анын ички манызын ачып билүүбүзгө жакшы өөлгө түзүлөт. Азыр эле езүнөр окуп таанышкан «Манастын бала чагынан» бир үзүндүнү карап көрөлү. Калмактын сексен баласы көптүгүнө салып, кыргыздын кырк баласын уруп, сабай баштайт. Манас: «Койгула!» — десе, аны да жети чокмор менен башка чаап отушот. Ошондо бул зордукка чыдабай Манас качырып кирет. Манастын ошол учурдагы ачуусунун келгенин манасчы:

Өрттөй көзү бек жайнап,  
Каары боюн чын кармап,  
Каалгадай кашка тиш —  
Калайыктан башка тиш  
Кашкайып чыгып алыштыр, —

деп сүрөттөйт.

Адилеттиктен тайып, көз көрүнөө зомбулук кыла баштаган калмак балдарына карата бала Манастын кыжырдануусу «өрттөй көзү бек жайнап» деген салыштыруу аркылуу элестүү, албетте, алда канча таасирдүү кабыл алышып жатат. Манастын ачуусу келгенде көзүнүн өрттөй жайнап кеткенине, анын каалгадай кашка тишинин кашкайып көрүнүшү шайкеш келип жатат. Мындағы «өрттөй»,



«каалгадай» деген жөнекөй салыштыруулар бала Манастын сырткы кебетесин даана көрүгө, ошондой эле жаш баатырдын карапайым балдардан башкача етө олбурлуу, кубаттуу, тайманбас экендигин ачык түшүнүүгө жакшы кызмат аткарып берди.

Салыштыруу адамдын он сапаттарын гана эмес, терс сапаттарын элестетүү үчүн да колдонулат. Мисалы, бала Манасты байлан алыш кетмек болуп келген калмак Кочкунун кебетеси мындайча сүрөттөлгөн:

Ошол келген Кочкунун,  
Муруту отөккө чыккан чалкандаай,  
Канжасынын кирин көр  
Балдар көвлөп жеген талкандаай.

Кочку ырайымсыз душман. Ошон үчүн анын мурутуда чалкандаай тик сайылып тикчийип турат. Чалкан тийген жерди чагып алган сыйактуу жада калса Кочкунун мурутуда кимдир бирөөнү сайып алгысы келген таризде. Ал эми анын булганыч адам экендиgi, ошондой эле ички түшүнүгүнүн да ыплас, арамдуулугу канжасынын кир көрүнүшү аркылуу элестетилип жатат. Албетте, мындай салыштыруулар көркөм табылга катары сөздүн таасирдүүлүгүн, жугумдуулугун арттырат. Ошон үчүн салыштыруулар көркөм адабияттын эн маанилүү көркөмдүк каражаттарынын катарына кирет.

### Байкоо жүргүз.

1. «Манастын бала чагы» деген жогорку үзүндүдөн дагы кандай салыштырууларды тапса болот? 2. Эмне үчүн «Манас» дастанында апартмалуу салыштыруулар (мисалы, «каалгадай кашка тиш») көп кездешет?



## АДАБИЙ ЖОМОКТОР



Чыңгыз АЙТМАТОВ  
(1928–2008)

Социалисттик Эмгектин Баатыры, Лениндик жана Мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, буткүл дүйнөгө аттын кашкасындай таанылган сүрөткер, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Ч. Айтматов Талас өрөөнүндөгү Шекер кыштагында 1928-жылы туулган. Анын чыгармалары аркылуу кыргыз адабияты буткүл дүйнөгө көнүр таанымал болду. «Ак кеме», «Эрте келген турналар» повесттеринде балдардын турмушу көнүр сүрөттөлөт.

### БУГУ ЭНЕ

(«Ак кеме» повестинен)

Бул жомок эзелки окуя.

Атам заманда, жер бетинде чөптөн токой көп, кургак жерден суу көп болуп турган кезде улуу уруу кыргыз журту Эне-Сай деген өзөндүн боюн жайлап турат. Ал улуу дайра, кең өзөн түндүктө Сибирь деген жерден агат. Атчан адам аерге үч жыл, үч ай жүрүп аран жетет. Ал дайраны азыр Енисей дешет экен.

Илгери кыргыздар Эне-Сай дешчү. Ошондон улам мобул ыралган:



Эне-Сай, сендей жайкын өзөн барбы?  
Эне-Сай, сендей жаркын мекен барбы?  
Эне-Сай, сендей кыйын азап барбы?  
Эне-Сай, сендей ыйык азат барбы?

Эне-Сай, сендей жайкын өзөн болбос!  
Эне-Сай, сендей жаркын мекен болбос!  
Эне-Сай, сендей кыйын азап болбос!  
Эне-Сай, сендей ыйык азат болбос!

Эне-Сай өзөн ушундай өзөн экен.

Ар уруу эл жашап турат анда Эне-Сайдын боюнда. Бирин бири чаап алган, бири-бирин талап алган жоокерчилик заман. Кыргыз уруусун да айланы-тегерете күрчап кас уруулар туруптур. Кыргыздар да кези келгенде аттанып казат жүрүп, касташкан уруунун үйүн өрттөп, күлүн көккө сапырып, элин кырып, жылкысына тийип, малын айдал кетчү экен. Эр өлтүрүү эрдик саналып, кишини киши аябай, адамды адам тукум курут кылмай заман. Адам каны суудай агып, көк-кашкан суу жошолонуп, ак-сары гүл манаттанып, бөрүдөй тытышкан доор экен. Эгин эгип, түшүм жыйнар, мал багып, мергенчиликтен олжо таап келер эр бүле калбай, эл тукуму сооло берет. Буту менен басып, мурду менен тынгандын баары тынч эмгекти таштап салып, жоокерчилик, талоончулук менен күн көрүп калыптыр. Өлтүргөндүн очу бар, төгүлгөн кандын куну бар деген, очогүшкөн тили буруу, кырк уруу бири бири мойсоп бутмөйүнчө тынчый албай калган. Кыйын кезен күнгө чыдабай, адамдардын ақыл-эси канга уугуп турган экен. Касташканы жараشتырар жан чыкпай, душманын капилеттен чаап алган, бөтөн урууну тукум курут кырып, мал-мүлкүн талап алгандар гана кеменгер атыккан экен.

Ошондой кыйын кезен күндөрдө Тайга деген чер токойго бир сыйкырдуу күш пайда болот. Ал жөн сайрабай адамча сүйлөп, бирде ыйлап, бирде ырдап, тан атканча: «Алаамат болор!» «Алаамат болор!» — деп сайрап чыкчу болот. Акыры ошол күштүн айтканы келип, кыргыздардын башына каран түн түштү.



Ал күнү қыргыз уруусу аза күтүп, эл атасы, журт эгеси, сан колдун башчысы Күлчө баатырдын сөөгүн жерге бергени жаткан. Кол баштап, нечен казатта жүрүп соо калган, нечен айыгышкан чабыштан жениш менен чыккан карт баатыр көрөр күнү, ичер суусу түгөнүп, каза табат. Кыздар кызыл кийинип, катындар кара кийинип, қыргыз эл эки күн аза күтүп, үчүнчү күнү баатырдын сөөгүн ата салты боюнча жабыла көтерүп, Эне-Сайдын боюн бойло-туп, жарлуу жээктин мизи менен алыш отмөк. Эл анткени — баатырдын чымын жаны кеккө учуп кетер алдында Эне болгон өзөн менен, Ата болгон мекен менен коштошуп алсын, тирүүсүнде жоого аттанып баратып, жоону чаап келатып, ушу жээктен ырдан етчү ырын чымын жаны ырдан кетсин дегени.

Эне-Сай, сендей жайкын өзөн барбы?

Эне-Сай, сендей жаркын мекен барбы?

Эне-Сай, сендей кыйын азап барбы?

Эне-Сай, сендей ыйык азат барбы?

Эне-Сай, сендей жайкын өзөн болбос!

Эне-Сай, сендей жаркын мекен болбос!

Эне-Сай, сендей кыйын азап болбос!

Эне-Сай, сендей ыйык азат болбос!

Баатырдын сөөгү жатар жайы, коёр көрү бийик дебөнүн чокусунда. Коёр алдында эли баатырдын сөөгүн башынан өөдө көтөрүп, төгерөктүн төрт тарабына көрсөтмөк: «Алдында өзөнүң калды жайкын. Устундө Тенир ээлеген көгүн турат. Өзөктүү өз тукумун, калын журтун сөөгүндү көтөрүп, башын ийип астында турат азалуу. Жаткан жерин жайлдуу болсун, топурагың торко болсун!» Ошентип, баатырдын сөөгүн жерге берип, көрүнүн башына өткөндөгү баатыр Ата, баатыр Бабалардын жолун жолдоп, чулу корум таштан Таш баба орнотмок.

Эл атасы өлгөндө айыл-айыл болуп андаалап отурган урук-урук қыргыздар жабыла көчүп келип, Эне-Сайдын жээгине қыркар тартып үй тигип, улуу журт курган. Ак асаба найзалаарга кара түпөк байлашып, түндүктөн чыгара аза белгисин куюшкан. Эл анткени —





баатырдын сөөгүн алып өтүп баратканда асаба-тууну баатырга баш ийдирип, кыз-келиндер чурулдап кошок кошуп, уландар жер дүнгүрөтө өкүрүп коштомок, анан сөөктүү ээрчиген элге кошуулуп, кийинки үйдүн тушуна жетмек, ал оропарадан да алиги жол-жосун болуп, ошентип дөбөнүн чокусуна дейре чуурup жүрүп отурмак.

Күн күнүмдүк жолуна чыкканда элдин кам-чому да бүткөн. Түпкөттүү наизалар сөөк чыгар ооздо эки бет катар тизилип, баатырдын жоо-жарактарын алып чыгып, сөөктүн алдынан алып жүрчүй чоролор даяр турган. Кара жабуу жабылган баатырдын аргымагы сөөк артынан жетелөөгө белен, суулук кемирип, кандуу көбүк булайтып, көзүн акшайтып, жер чапчып турат. Кернейчилер кернейлерин, добулбасчылар добулбастарын белендеп, азыр сөөктүү алып чыкканда, кадимки жоого кирген салтындай кернейлер озондоп, добулбастар дүнкүлдөп, жер жарылар үн чыкмак. Тайга токой чайпалып, канаттуунун баарысы күндүн бетин көрсөтпөй үркүп учмак, жолборстору күркүрөп, камандары коркулдап, тунгуюк черге жите качмак, тоо жанырып жер көчмөк, озөн толкуп, алай-дүлөй бороон сокмок. Кошокчулар чачтарын жазып үн салып, чоорлор таытка ийин тосуп, сынар тизелей укуюп отурду. Токайдун четинде-ги карагайларга баатырдын кара ашына чалынар төрт түлүк мал тогуздал байланып турду.

Алаамат мына ушунда башталды. Эне-сайлык кырк уруу эл канча жоолашпасын, эл атасы каза таап, башына аза түшкөн күндердө бири-бирине кол салчу эмес. Бирок бүгүн салт бузулду. Салтты бузган нарксыз жоо түндөп курчап, тегеректеги токойдо бугуп жаткан. Эми эл мүнкүрөп турган чакты маалдап, капилеттен кол салды. Жарак алыш каршы чыгууга, атка минип айкырып чыгууга эч ким үлгүрбөдү. Түшкө киргис кыргын жүрдү. Өмгөктөгөн карыдан эмгектеген балага чейин кылыштын мизине, наизанын учуна, качып кутулам дегени жебенин тилине кетип жатты. Жоо ушуну көксөгөн. Кыр көрсөтүп, тизгин бербеген кыргыздарды тукум курут кырып, күлүн көккө сапырып кетели деп келген. Жоктоп алары, боздоп ыйлап калары, кун кууп издеп келери калбасын, кыргыз деген аты өчүп, кылымдын эсинде калбасын, тыптыйпыл кылалы деп келген. Жоо ойлогондой болду...

Адамды туумак кыйын, багып өстүрмөк кыйын, а өлтүрмөк көз ачып-жумганча. Жәэк бербей киши өлүгү үстү-үстүнө каршы-терши



сулады. Көл мөлтүр толкун Эне-Сай кыргызынын канына кызылжаян болуп акты. Жээк бойлой катар тигилген үйлөр чатырап, ертке кетти. Ошентип, кен өзөндүн жээгинде бырыксыган күл калды, канырсыган жыт калды. Кулак учунда боздогон үн калды. Кыбыр эткен жан көрүнбөй, башка эчтеме калбады. Кыргыз деген бар беле, жок беле?.. Жоо ушуну көздөгөн. Жоо көздөгөндөй болду...

«Жер биздики! Токой биздики!» — деп жоо шаттанды. «Биздин жерде кыргыздын соөгу да калбасын!» — деп, олуктөрдү жар башынан өзөнгө кулатты. Күтүрөгөн сан-түмөн малды айдап, колго илинер дүнүйөнү бүт олжолоп, жолго салды. Мал артынан бурулдаган чан асманга котерүлүп, кек менен жер бирикти да калды. Мына ошондо токойдан ойноо бала, секелек кыз чыкты. Тилазар балдар эртен менен эле токойго чуркап кеткен. «Баласынбы» деген ошо да, ал экөө токой аралап, жекө кабыктан себет токумак, себет толтура карагат-бүлдүркөн термек. Каткыра күлүп, так секире ойноп жүрүп, күн убагын унуткан. Бир маалда айыл тараптан ызы-чуу чыкканда элендеп артка чуркаган. Эми экөө жетип келип, кыргыз тийген өлүү жүрттән эч кимди таппады. Ата-энеден кабар жок, ага-эжеден дайын жок. Кара жер канга ээзилген, «ата», «апа» деп кыйкырса, жаңырык жооп кайтарбай үндөрү жерге жутулуп кетти. Улам бир үйдүн ордуна чуркады экөө, бырыксыган күл жатат, үч буту көкту карап тулга жатат. Эси чыккан эки бала заматта же эртен мененки калын эли жок, өлүү жүрттә жетим калды. Алыста токой үстүнөн чан уюлгуп, мал айдаган жоо кетип баратты.

Балдар чан артынан жүгүрдү. Көздөрүнөн салаа-салаа жаш кетип, эки бала жоону ээрчип баратты. «Баласынбы» деген ошо да, жоо артынан жүгүрүп, чон киши болсо боюн ала качып тетири чуркамак. Балдардын оюнда эчтеме жок, тиги кандуу, сүрдүү жерден алыс качуу. Уул бала, кыз бала кол кармашып, «токтогула» деп суранып, «ала кеткиле» деп жалынып, жоо артынан чуркады. Жер дүнгүрөгөн доош ичинде, күтүрөгөн калын дабырт үстүнде ал экөөнүн алсыз үнүн ким укмак.

Эки бала көпкө чуркады, кууп жете албады. Эч ким кайрылбады. Мууну бошогон балдар жер кучактап жыгылды. Кылчаудан коркушту, кыбыроодон чочушту. Эси чыккан эки бала кучактасып, калч-калч калтырап, улутуна бышактап жатып, уктап калды.



Жетимдин жары кыдыр, бирок тагдыры жети ача деген ак сөз. Түн бейкүт отту. Сүрдүү токайдун жырткычы тийбеди, жеммогузу келбеди. Экөө ойгонсо күн чыгып калыштыр. Токайдон турлүү баренде сайрап, дүйнө этчөмө болбогондой. Экөө турду да, из кубалап дагы жөнөштү. Мөмө-чөмө менен өзөк жалгап жүрүп отурушту. Уч күн, уч түн дегенде бир бийик дебеге жетип токтошту. Төмөн этекти караса, көк жайыкта улуу той болуп жатат. Тигилген үлөргө сан жеткис, кайнаган казанга сан жеткис, жыйылган элге сан жеткис. Кыздар селкинчек тээп, ыр ырдан, жигиттер күч сынашып алышып, эл шатыра-шатман үн салып, кечээги кыргызды кырган жоо минтип женишин майрамдал жаткан экен.

Жуук кирип бара албай, эки бала кооптонуп дөбөдө турду. Бирок тиги казандардан бышкан эттин, ысык нандын, сарымсак-согондун жыты келип, шилекейин илеп жуткурду. Балдар чыдабады, дөбөдөн түшүп барды. Көргөндөр кызыгып, тегеректеп калды.

— Кимдин баласысына? Кайдан келатасына?

— Курсагыбыз ачты, — деди кыз менен бала, — нан бергилечи.

Жоо эли балдардын сүйлөгөн сөзүнөн кыргыз тилин баамдал, бул кырылган кыргыз тукуму экенин тааныды. Өлбөй калган бул экөөн азыр жайлай салалыбы, же ханга алып баралыбы деп өз ара талаша кетиши. Алар чуулдап жаткан арада бир боорукер катын эки балага алдыртан бир кесим эт бере койду. Анан балдарды ханга алып барышты, хан тобу али дасторкондон тура элек экен. Эки баланы чоң кызыл үйгө алып барышты. Кызыл үйдүн оозунда күмүштөгөн айбалтачан сакчылар турат. Ал ортодо калын элдин арасын ушак аралады: — Кыргыздан аман калган кыргыздын тукуму бар экен, кан кууп келиптири! — деп эл сестенди. Оюн-тамашасын, тамак-ашын таштап, эл топурап хандын ордо үйүн тегеректеди. Ал учурда хан кардай аппак кийизде жан-жөкөрлөрүнүн ортосунда бал кошкон кымыздан ууртап коюп, жаагын жанган ырчылардын мактоо ырларын угуп олтурган. Эл топурап келген себепти угуп, хандын жаалы чыкты көзүнөн: «Тынчымды алган ким экен? Кыргыз уруусун тукум курут кырганыбыз жалганбы? Силерге түбөлүккө Эне-Сайды тартып бергеним жалганбы? Эми кимден жан таштап качып жүрөсүнөр? Коркконунар ушул чыпалактай эки балабы? Эй, Майрык-Чаар-Жезкемпир! — деп кыйкырды хан. Анан бир кемпир топтон сууруулуп, алдына келгенде ага буюрду: — Бул экөөн Тайга



токойго алпаргын да, кыргыздын аты чыккыс, үнү угулгус кыл. Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым чалбасын. Кыргыз тукумуна жер үстүндө орун жок, түбөлүк аты өчсүн! Бар, Майрык-Чаар-Жезкемпир, буйрукту аткар!..»

Ошону менен Майрык-Чаар-Жезкемпир эки баланы эки колунан жетелеп, тоо ашып, токой аралап жүрүп отурду. Азыркы Эне-Сайдын жээгине жетип токтоду. Анан балдарды жардан алыс түртөр алдында мындай деди:

— О, улуу дайра, Эне-Сай! Эгер сага тоо омкоруп кулатса, муштумдай таш сыйктанып түбүнө чөгөт. Кылым турган карагай кесип кулатса, чабындыдай толкунуна кетет. Эмсесе, эки көздүн эки чечекейиндей болгон мобу адам баласын муздак койнуна ал. Жер үстүндө бул экөөнө орун жок. Аны сага айтып-айтпай эмне, өзүн көрүп турасын. Жылдыздар адам болсо, көкко батмак эмес, балыктар адам болсо, суга батмак эмес. Аны сага айтып-айтпай эмне! Эмсесе, ач койнуңду, ал эки наристени, алып кет. Бул жексүр дүйнөдөн экөө чырымталында кетсин, абишири таза, дили ак, арамдыкты биле элек, арам ойго кире элек периште чагында кетсин. Ач койнуңду, ал экиperiштени, улуу дайра Эне-Сай!

Уул бала, кызы бала ыйлап турду. Кемпирдин сөзүнөн да жардан ылдый караса жүрөктөрү алкымына тыгызып, түпкүрдөгү буурул толкун үрөй учуруп, ошого ыйлап турду.

— Кана, коштошуп алгыла, балдарым. Кучакташкан бойдон кеткиле, — деп Майрык-Чаар-Жезкемпир шымаланып женин түрүндү. — Мени жаман көрбөгүлө, менде эмне айып. Бешененерге жазылганы ушул экен. Менин эрким болсо кантер элем, ким билет, бирок ушу бойдон кеткенинер өзүнөргө жакшы...

Ушинтип сөзүн айтып, оозун жыйып алгыча жан жактан бир үн чыкты:

— Ашыкпа ақылман эне, күнөөсүз балдарды жайлаба!

Майрык-Чаар-Жезкемпир кылчая калды, кылчайып алып айрантан: жанында Бугу эне турат, эки көзү балбылдап. Балбылдаган көздөрү мунайым тиктейт, өтүнүчтүү тиктейт. Маралдын умай энеси, асыл бугу манкаят, омуроо-төшү наристенин маңдайында, жону ууз ак, боору тайлак жүндөнүп көк буурул. Он сегиз айры мүйүзү аркайып, жонуп-жышып койгондой жымсал сулуу, көркөм. Желини таза, кан тамырлары көрүнүп ийип турат эки балага мээримин салып.



— Сен кимсин? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансын? —  
деди Майрык-Чаар-Жезкемпир.

— Мен Бугу эне болом. Адамча сүйлөбөсөм сен кайдан түшүн-  
мөксүн да, кайдан собол укмаксын.

— Каалаганың эмне, Бугу эне?

— Балдарды коё бер, акылман эне. Сенден сураганым ушул эки  
чүрпөнү мага бер.

— Буларды эмне кыласын?

— Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрүштү. Балдарымдын ордуна  
бала издең жүрөм.

— Ушу балдарды эмизип, багып алам дейсингибى?

— Ошентем, акылман чон эне.

— Жакшылап ойлондунбу, Бугу эне? — деп күлдү Майрык-Чаар-  
Жезкемпир. — Булар деген адам баласы. Чоноюп алыш, өзүндүн  
бугучаларына ок атат, ошону ойлондунбу?

— Чонойгондо булар бугучаларыма кол көтөрбөйт, — деди  
маралдын Умай энеси. — Мен буларга эне болом, булар мага бала  
болуп калат. Анан кантитп өз ага-карындаштарына жамандык сана-  
сын?

— О, кен пейил Бугу эне, адам деген кандай экенин али билбейт  
турбайсынбы! — деп башын чайкады Майрык-Чаар-Жезкемпир.

— Адамдар кайберен эмес, бирин бири аябайт. Сөзүмдүн акты-  
гын өз көзүн менен көрөрсүн, өз мойнуң менен тартарсын деп, бул  
эки жетимди сага берип деле коёр элем, бирок башка адамдар көрөр  
замат бул эки кичинекей адамды өлтүрүп салат. Анда булардын да  
азабын тартып, сага эмне күч келди?

— Эч ким таппас алыш жактарга алыш кетем, бу балдарды. Аясан,  
акылман чон эне, коё берсен. Өз балдарыман кем көрбөй асырайын,  
жетимдерге эне болоюн... Желиним сүткө толуп, ооруп турат. Бала  
деп сыздап турат ак сүтүм. Бала деп ийип турат ак сүтүм...

— Кантейин, болуптур, — деди ойлонуп туруп Майрык-Чаар-  
Жезкемпир. — Сурап калдын, бирок тез кет буерден. Жетимдерди  
алыш жерине аман жеткир. Жок, эгер аякка жетпей жолдо өлсө, же  
каракчылар жайласа, же өздөрү чоноюп алыш, ак сүтүндү унутуп,  
адамдын арамдыгына кетсе, өзүнөн көр.

Бугу эне Майрык-Чаар-Жезкемпирди узатты да, анан уул бала  
менен кыз балага айтты:



— Балдарым, мына эми силердин эненермин. Мен силерди ак кардуу алкак Ала-Тоосу бар, күмүштөй Тенир-Тоосу бар, боордо токой жери бар, ортосунда Ысыккөлү бар жерге алпарам. Кыргыз тукуму курут болуп кетээрде экөөн элдин атын өчүрбөй кайра тукум уласын, укум-тукумуна мекен болсун деп мен ал жерди Тенирден сурап алдым.

Балдар так секирип кубанды, тепендейшип Мүйүздүү Бугу эненин соңунан чуркап алды. Жүрөр жол алыс, учу-кыйыры жок жердин бир четинен бир четине. Узак жолдо балдар арып ачты, алдан тайды. Бугу эне балдарын ак сүтү менен багып жүрүп отурду, күн ысыгынан көлөкөлөдү, суук түндөрдө бооруна кысып жылтыты. Эне сүтүнүн кубаты канчалык, кечкисин тырп этпей жыгылган балдар эртен менен так секирип ойноп турду. Нечен күн, нечен түн оттү, эски мекен Эне-Сай жан кейитип алыс калды. Жаны мекен Ысык-Көл көздөн учуп, алыс жатты. Эки жолу кыш өтүп, эки жолу жай келди, дагы бир жолу кыш өтүп, дагы бир жолу жай келди, балдарын ээрчиткен Бугу эне ашуу ашты, бел басты, ағыны катуу суу кечти, мээ кайнаткан чөл кезди, бирок чарчадым-чаалыктым дебей, балдарын ак сүтү менен кубаттандырып, талбай жүрүп отурду. Кээ күнү үйүр тобу менен бөрүлөр кууду артынан. Бугу эне балдарын жонуна мингизип алып, жырткычтардан алып качты. Кээ күнү жаа тарткан мергенчилер кубалады артынан. «Бугу адамдын балдарын уурдал баратат. Карма! Карма!» — деп айкырып, жаа тартты мергендер. «Бул адамдардан жакшылык жок, балдарым, бекем отургула!» — деп Бугу эне жебеге жеткирбей качты.

Ошентип жүрүп отуруп, айрып Бугу эне балдарын Ысык-Көлгө жеткирди. Туу чокудан карап туруп, көргөн көздөрүнө таң калышты. Тегерете курчаган ак карлуу алкак Ала-Too, боор жапкан чер токой, ортодо мөлтүрөгөн ирим көл. Буурул жал толкундары арылдаган шамалга бир четинен түрүлүп, бир четинен үркүп жатат. Көлдүн баш-аягына көз жетпейт. Этегинен күн чыкса, төрүндө али таң ата элек. Тегерете курчаган ақактанган Ала-Too чокусуна сан жеткис. Ала-Тоонун аркасы мунарланган Тенир-Too катарына сан жеткис.

— Мына ушул жер силерге мекен болот, — деди Мүйүздүү Бугу эне. — Жер тилип, эгин эккиле, мал багып, балык улагыла, ошентип бейпил көңчилик, бейкүт тынчтыкта мин-мин жыл өмүр сүргүлө. Учунар узарып, урук-тукумунар көбейсүн, алдынарды бала басып,



арканарга мал толсун. Сүйлөсө тилге жатык, укса кулакка мукам, алыстан ала келген эне тилинерди укум-тукумунар унутпасын, эне тилинде эл-жерин даңазалап ырдап жұрсун. Кишиден кем болбогула, башка әлге тен болгула. Мен эми силерге, силердин укум-тукумунарга Умай әнемин, силер менен түбәлүккө бирге жүрөм...

Ошентип, қырылган қыргыздан қалған уул бала, қыз бала Тенирдин батасы тийген Ысық-Көлдү мекендер туруп қалат.

Убакыт күштай учту. Уул бала әр жетти, қыз бала бой жетти. Экө баш кошуп, әрди-катын болушту. Мүйүздүү Бугу эне болсо сырттан калкалап, ушул жердин токоюнда жүрдү.

Күндөрдүн бир күнүндө Ысық-Көл буркан-шаркан толкуп чыкты. Ал анткени — жаш зайыптын толгоосу башталган. Эр адам чоочулады. Зоокага чүркап чыгып, тегерекке үн салды.

— Мүйүздүү Бугу эне, кайдасын? Ысық-Көлдүн толкуганын карачы. Кызын толготуп жатат. Тезирәк жетип кел, Мүйүздүү Бугу эне, жардамынды бер!..

Ошондо алыстан-алыстан жылаажын үн угулду. Шынгыраган таттуу үн жакындағандан жакындағы. Аナン манкандай чүркаган Мүйүздүү Бугу эне жетип келди. Куру келбей, он сегиз айры мүйүзүнө бешик илип келди. Ак кайындан жасалған ак бешиктин түткасында күмүш жылаажын шынгырайт. Ошол жылаажын ушу азыр да көлдүктөрдүн бешигинде илинүү, эне баласын белөп терметсе, мукам үнү шынгырап турат. Азыр да жылаажын үн чыкканда, Мүйүздүү Бугу эне мүйүзүнө кайың бешик илип алыш, бала төрөгөн үйгө шашып келаткандай болот...

Ошентип, Мүйүздүү Бугу эне жетип келери менен зайып көз жарат.

— Бу бешик силердин тунунарга, — дейт Мүйүздүү Бугу эне. — Жети уул, жети кыздуу болосунар, баары ушу бешикке жатып чоңойсун.

Ата-әне кубанды. Мүйүздүү Бугу әненин урматына тун уулунун атын Бугубай деп көёт. Бугубай әр жетип, Қыпчак әлден колукту алат, бала-чакалуу болот. Ошентип Мүйүздүү Бугу әненин тукуму, Бугу уруусу улана берет, көбөйө берет. Эл толуп, Ысық-Көлдү қылаалай конот. Баары Мүйүздүү Бугу әнени Умай әнебиз деп, атын-салтын ыйык тутат. Оюу ойгон, сайма сайган өнөрпоздор бугунун мүйүзүн салып көркөмдөшөт. Басып келген жоого жаршы чыккан-



да, же эргишип байге чапканда: «Бугу!» — деп ураан чакырат. Мүйүздүү эне сыртынан колдоп, бугулуктар дамаамат жеништүү чыгат. Ысык-Көлдүн токоюна Бугу эненин балдары ак маралдар толот. Аларга эч ким тийбейт, эч ким үркүтпөйт. Маралды коргөндө жол жүрүп баараткан бугулук киши атынан түшүп, жол берет. Бугулук жигиттер сүйгөн кыздарын «ак маралдай манкайып» деп, сулуулугун Бугу эненин балдарынын көркүнө салыштырып, эне тилинде ыр ырдайт.

Ошентип, эне салтын эл ыйык тутуп келе берет. Бир күнү жылкысы сан, кою түмөн бугулук бир бай киши каза болот. Балдары ат жетпеген жерден эл чакырып, жер дүнгүрөтө аш берет. Көл кылаалай мин бир жүз боз үй тигилет. Ашка келген эл үйлөрүнө батпай толуп чыгат. Сандаган желе бээ байланып, сандаган саба кымыз көбүрүп-жабырып, союлган малга сан жетпей, кайнаган казанга кызмат кылар эл түтпей, Кашкардан алдырган мейиз тоо болуп, Ташкенден алдырган күрүч зоо болуп, адам уулу көрбөгөн улуу аш берилет. Атабыздын арбагын көтөргөн данкыбызды билсин келген эл, атадан калган түмөн малды аябас наркыбызды билсин эл деп, байдын уулдары көрбезденет... («Ээ, балам, Адам ақылынын жаркыны өрчүп, дүнүйө тепкен кесири башынан ашса, арты жаман, кесепети калайман журтка тиет», — деген карыялардын сөзү ошондон калган...)

Аш берген уулдар мингизген аттарын алчыланта минип, кийгизген бейкасам чапан, суусар тебетейлерин жасана кийип, эл ичине жар салып, ырчылар ырдайт мактоо сөз таппай атаандашып:

— Күн астында, жер үстүндө мындай данктуу улуу аш бергенди көргөн жан бар бекен? — деп ырдайт бир ырчы.

— Жер каймактап, Адам ата, Обо эне жаралгандан бери мындай аш берген жан чыкпаган! — деп ырдайт экинчи ырчы.

— Ата-энени сыйлаган, ата салтын ыйык тутуп, арбагын асманга чыгара данктаган биздин элдей эл бар бекен дүйнөдө! — деп үчүнчүсү ырдаса төртүнчүсү:

— Эй, жаагын жанган ырчылар! Көзү өткөн байдын байлыгын, уулдарынын зоболосун данктап айттар сөз бар бекен дүйнөдө! — деп ырдайт.

Ушинтип ырчылар күн-түн дебей ырдашат.

(Ээ, балам, ырчылар ой-манзызын унутуп, карандай сөз кубалап калганда, ыйык ырдын кусуру урат, — деген карылардын кеби ошондон калган...)

Ошентип, жер дүнгүрөткөн аш нечен күн, нечен түн болот. Кулагы уккан, көзү көргөндүн баары таң калып, данк айтып, балдарынын зоболосун көкөлөтө кеп кылат. Бирок балдары ага да каниет кылбайт. Мүйүздүү Бугу эненин тукумунан болчу атабыз, эми ата тукумунун данкын чыгарабыз деп, атанын күмбөзүнө бугунун мүйүзүн белги кылып коймой болот. («Ээ, балам, байлык адамды эсиртет, эсирген адамдын кесири көпкө тиет», — деп айтчу эски кишилер.)

Алиги байдын балдары атанын арбагына ушинтип кесирлүү урмат көрсөтмөй болот. Мергендерди шайлап, туш-тарапка чаптырат. Мергендер он сегиз мүйүз бугу таап атып өлтүрөт да, мүйүзүн түбү менен омкоро чаап келет. Кулачы көктө кайкыган бүркүттүн канатындай жайылган он сегиз айры мүйүз экен, демек, он сегиз асый бугу экен. Жарайт! — дейт аттыргандар. Усталарды алдырып, атасынын күмбөзүнүн мандайына орнотушат.

Аны көргөн аксакалдар:

— Жосунунар жолдо калсын. Мүйүздүү Бугу эненин тукумуна кантип кол көтөрдүнөр? — деп нааразы болушат.

Байдын көпкөн балдары тескери сүйлөйт:

— Атылган бугу биздин жердин бугусу. Биз ээлеген жердеги кыбыраган жандыктын баары биздики. Өз жериздин макулугун эмне кылсак, өз ишибиз, сilerдин тиешенер жок! Жоголгула!

Мындаи буйрукту уккан жигиттери аксакалдарды камчыга алып, атка кордоп тетири мингизип, айдал жиберет.

Балаанын бардыгы мына ошондон башталат.

Мүйүздүү Бугу эненин тукумуна каран түн түшет. Буту менен басып, мурду менен тынгандын баары мылтык атып, жаа тартып, ак маралдын артынан сая кубат. Бугулук элдин ар кимиси өлгөн ата-бабасынын күмбөзүнө бугунун мүйүзүн орнотууну урмат эсептеп, орнотпосо кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болот. Антүү колунан



келбекендерди киши санынан чыгарып коюшат. Ошондон улам бугунун мүйүзү акчага сатылып, соодага жүрөт. Кээ бир кара өзгөй камбылдар бугунун мүйүзүн көп камдап, кардар бугулуктарга сатууну кесип кылып алат. (Ээ, балам, акчанын арааны журген жерде адалдык «орун таппай чыркырап качат».)

Ошентип, Ысык-Келдүн бугу-маралы кыргынга калат. Аяган жан болбайт. Жайылган жайытынан куулат, тунөгөн тунөгүнөн сүрүлет, арам ойлуу адам уулу жете алгыс деп аска-зоого жашынса да болбой, жандоочулар ит агытып, мергенчилир өнүтүндө отуруп, короо-короо болуп качкан бугу-маралдарды короо-короосу менен кырат. Оболу ким тандап атат деп мелдешкендөр, эми ким көп сулатат деп мелдешет. Мүйүздөрү аркайган бугу-марал балбылдан шам чырактай көздөрүнөн аккан жашы кургабай боо түшөт.

Акыры көл тегерегинен бугу-марал жоголот. Кадимки жайытынан манкайып карап турчу карааны очёт, түн ортосу же таң ата баубау бакырган үн очёт, алты айры мүйүзүн жонуна чаап, жар башынан каргыган элеси очёт. Тоо-токой ээн калат. Өмүрүндө маралды бир көрбөгөн, бирок «маралдай көзүн балбылдап» деп жигит кызга айтса, «келбетин бугу келберсип» деп кыз жигитке айтып, жомоктоп-жоктоп калган әл туулат. Качанкы кайран бугулардын мүйүзү кагжырап, ураган күмбөздөрдүн мандаиында гана калат.

Ушул эле Умай эне болгон Мүйүздүү Бугу эне кантти дейсинби?

Бугу эне адамдардын арамдыгына нааразы болот. Ит агытып, ок аткан адамдардын колунан тукуму бүт кырылып кетер болуп, санаалуу гана маралы калганда Бугу эне аларды касиетине калкалай качат, Ала-Тоонун аскасынан Тенир-Тоонун чокусуна бир аттап чыгат да, кылчайып Ысык-Көл менен коштошот. Ошо бойдон калган тукумун сактап, кулак укпаган, көз көрбөгөн бир жерлерге кетип калган экен.

Мына ушундай болуптур, балам. Ушуну менен жомок тамам. Ишесен ишен, ишенбесен өзүн бил.

Бугу эне алигидей болуп коштошуп турганда, көзүнөн жаш төгүп, арамдыкты каргап, адалдыкты зарлап кеткен экен дешет...



## Элестет.

«... жанында Бугу эне турат эки көзү балбылдап. Балбылдаган көздөрү мунайым тиктейт, өтүнүчтүү тиктейт. Маралдын Умай энеси, асыл бугу манкаят, омуроо-төшү наристенин мандайындай, жону ууз ак, боору тайлак жүндөнүп көк буурул. Он сегиз айры мүйүзү аркайып, жонуп-жышып койгондой жымсал сулуу, көркөм. Желини таза, кан тамырлары көрүнүп, ийип турат...»

## Тапшырма.

Сен кыялында Майрык-Чаар-Жезкемпир жана Бугу эне бол да, езүн менен өзүн сүйлөш. Мисалы:

— Сен кимсии? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансын?

— Мен Бугу эне болом. Адамча сүйлебесөм, сен кайдан түшүмөксүн да, кайдан собол укмаксын. (Калганы да ушул сыйктуу окулат.)

## Ойлон.

1. Майрык-Чаар-Жезкемпир миндет: «Жылдыздар адам болсо, көккө батмак эмес, балыктар адам болсо, сууга батмак эмес». Бул сөздү ал эмне себептен айтып жатат? Чын эле ошондойбу? 2. «Жакшылап ойлондунбу, Бугу эне? Булар деген адам баласы. Чоноюп алып, өзүндүн бугуларына ок атат, ошону ойлондунбу?» — дейт Майрык-Чаар-Жезкемпир. Ал божомолдоп айттыбы, же келечекте эмне бolorун кадиксиз билеби? 3. Кыргыз уруусун тукум курут болуудан сактап калган, бейкүт мекен таап берген, жылаажындуу бешик тартуулаган Бугу зенеге ошол бешиктен чонойгондор кандайча кол салды? Себеби эмне? Жакшылыкка жамандыкпры? Мансаппры? Байлыктын күчүбү? Салтпры? Данк үчүнбү? Кесирби? Эсириүбү? Бул өз энесине кол салуу менен барабар эмеспи? Ч. Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романында манкурт алдейлеп чонойткон ез энесин жаа менен атып салат (таап оку, окуган болсоң, салыштырып көр).

## Оз сөзүнө кошуп сүйлө.

Жашолонуп, манаттанып, соөгүн жерге берүү, чымын жаны учуп кетер алдында, тыптыйпыл, күлүн көккө сапыруу, кулак учунда боздогон үн, кызыл-жаян, көл мөлтүр толкун, өзөк жалгап, көздүн эки чечекейиндей, учунар узарсын, жылаажын, калайман журт, дүнүйө тепкен кесири башынан ашса, тукум курут, каран түн, акчанын арааны, шам чырак.



**Темиркул УМОТАЛИЕВ**  
**(1908—1991)**

Т. Умоталиев 1908-жылы Ош обласынын Аксы аймагындагы Төө-Жар кыштагында туулган. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Улуу Ата Мекендиң согуштун катышуучусу, республиканын Токтогул атындағы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты. «Айсулуу», «Жыпар», «Кубат» поэмаларынын жана көптөгөн ырлардын автору.

**КҮЧ БИРДИКТЕ**

Илгери, эчак өткөн бир заманда,  
Чокусу көк тиреген Тянь-Шанда.  
Жашаптыр бир акылман тогуз уулдуу,  
Тогузу тогуз азап шордуу жанга.

Карашип тогуз уулу тогуз жакты,  
Тоосунаң ынтымаксыз суулар акты.  
Ар күнү үрпейүшүп үй алдында,  
Урушкан тооктордой чукулдашты.

— Мен жайгам кечээ күнү козуларды,  
Анырдай ачасынар оозунарды.  
Түрүнөр итий болгон балага окшош,  
Айткыла чынынарды, соосунарбы.

— Мен бүгүн отун алыш келдим кырдан,  
— Сен өзүн мышыктайсың сүт андыган.  
— Сен соргок, жеп койдунбу мага койбой,  
Канакей кызыл уйдун каймагынан?

— Сен неге жабышасын ач кенедей?  
Ары тур чоң атадай жемелебей!  
— Сен өзүн журтта калган чүпүрөксүн,  
Жөн отур, колдорунду серелебей.

Кыйкырат улам бири үнүн баспай,  
Талашип айран, сүттү кырк күн ачтай.  
Алышат бирин-бири кекиртектен,  
Муштумдар түйүлүшет катуу таштай.

Угушпай кой дегенди жулкат, болбойт,  
Чокушуп жүнүн жулган короздордой.  
Тытышат бир-биринин көйнектөрүн,  
Же жака, же женинен тамтык койбой.

Кичүүсүн уруп коёт чонураагы,  
Алсызын жулуп басат тыңыраагы.  
Тартылган дүрбелөнгө керней окшоп,  
Угулат кичүүсүнүн чынырганы.

Кан агат, мурундардан кылкызыл кан...  
Томпоюп чекелери, бет айрылган.  
Компоюп көтөрүлөт көп урганы,  
Согушта өч алгандай душманынан.



Талаага бири барса кой артынан,  
Анысы үйдөгүдөн болот жаман.  
Сабашат жолун тосуп бай балдары,  
Ийиндей тарып кетет көргөн заман.

Ышкынга бара калса мөнгү астына,  
Же бири төшке чыкса жоогазынга,  
Кийиздей томолонуп бай балдары,  
Кордукту көрсөтүшөт анысына.

Ышкынын манап уулу тартып алат,  
Башына кара түндөй мүшкүл салат.  
Алдырган оозундагы кырмычыгын,  
Каргадай ыза болот, куру калат.

Курусун, ошондо да билишпеди,  
Биригип бир туугандай жүрүшпөдү.  
Ал турсун табалашып бирин бири,  
Бир-бирин көргөн жерде күлүшпөдү.

Атасы акыл айтты — угушпады,  
Бир да күн чатагы жок турушпады.  
Жоо келип согушкандай алыс жерден,  
Сөз болду туугандардын урушканы.

Ак басып сакал-мурутун акылмандын,  
Сездирди кайғы менен картайганын.  
Жүдөттү эл көзүнчө күчтүү намыс,  
Аябай кантет байкуш өз балдарын.

Аралап ыргайларды колот өрдөй,  
Бир күнү тоого барды түш көргөндөй.  
Жасады чыбык кыркып элүү сабоо,  
Жүн сабап, кийиз жасар күз келгендей.

Кагайтты бириндеп жайып күнгө,  
Шашылды кыйналчудай калып түнгө.  
Боолады бирге танып сабоолорду,  
Көтөрүп үйгө келди кеч киргенде.

Чакырды тогуз уулун жумуш бардай,  
Тогузу түгөл келди бири калбай.  
Атасы атып келип тоодон элик,  
Этине келгиле деп чакыргандай.

Жанжалдуу үй курусун кейпи суук,  
Керүнөт бокочодой кереге, уук.  
Күч алат көнүлсүздүк көргөн сайын,  
Түн түшүп келаткандаа кечке жуук.

Акылман тегерете тиктеп баарын,  
Сынады жат кишидей өз балдарын.  
Ким билет ойлодубу: акылсыздар  
Мушташып, карматат деп адаттарын.

Отургузду тогузун тен қыдырата,  
Сүйлөдү балдарына ак чач ата:  
— Жүк баскан төөдөн бетер картайганда,  
Дүйнөгө келгениме болдум капа.

Акылдуу чыкпадынар башкалардай,  
Акылды айтып келдим арабай-талбай,  
Айтканды укпадынар дүлэйлөрчө,  
Ойлодум бир кызык иш аргам калбай...

Түшүнсө бир ишимди ар бир балам,  
Айыгар эмдегендей жүрөк жарам.  
Кетсенер мурункудай укпай сөздү,  
Кубанбай, ката бойдон көргө барам.



Танылган элүү сабоо ушул турган,  
Боолугун чечпей туруп ортосунан.  
Кагайган бир чыбыкты сындыргандай,  
Баарын бир ушул бойдон бүт сындырган.

Сый алат өз колумдан азыр менин,  
Жарыгын ай-жылдыздын бүт беремин.  
Жыргалын жер үстүнөн аябаймын,  
Алмадай карматамын тилегенин.

Көрүштү кармалашып топ ыргайды,  
Топ ыргай тоодон бекем күч турбайбы!  
Баарынын күчү жетпей сындырууга,  
Айтышты: сыйлыкты ойлоо куру кайгы.

Акылман бир жылмайып мурутунан,  
Сабоону алды кайра өзү танган.  
Боолугун чечип туруп бирден берип,  
Суранды таштай каткан балдарынан:

— Канаке, сынар экен эми кандай?  
Баарынар сындыргыла куру калбай.  
Балдары бычыратып чыбыктарды,  
Сабоодо көптөн бери өчү бардай.

Жоо колу кан майданда кырылгандай,  
Заматта баары сынды элүү ыргай.  
Атасы сөз укпаган балдарына,  
Бул ишти мисал кылды карап турбай.

— Көрдүнөр: бирдик деген оной эмес,  
Уксанарап бирдик үчүн берем кенеш.  
Боолонгон ыргай өндүү бир турсанаар,  
Силерге каршы басып эч ким келбес.



Эч бирөө сындыралбас белинерди,  
Эч бир дөө багынта албас элинерди.  
Капыстан чыга келген кагылышта,  
Касташкан тепсей албас жеринерди.

Кокустан алтоо ала боло калса:  
Белдери сынар жоодон көк ыргайча.  
«Бөрү жайт бөлүнгөндү» деген ошол,  
Бөлүнбөй, бирге жүрүп, бирге жаша.

Угушту бир туугандар ата сөзүн,  
Жанжалды таштап баары ачты көзүн.  
Ойлошту жаткан тура күч бирдикте,  
Бир басып кыдырышты жердин жүзүн.

Бир дагы душман каршы кезиккен жок,  
Бардыгы жерге житип кеткен окшоп.  
Көрүнбөйт, кайда кеткен бай балдары,  
Жоошуптур манап уулу колдору шок.

Ынтымак үйгө кирди андан кийин,  
Акылман тоготкон жок болуш-бийин.  
Тогузу тогуз жолборс балдарынын,  
Душмандар таппай калды кирерге ийин.

### Суроо.

1. Акылмандын тогуз уулунун тартиби кандай экен? Сага эмнеси жакпады?
2. Ынтымагы жоктугунаң алар кимдерден кордук көрүшчү эле?
3. Тогуз уулдуң азабынаң акылман карыя кандай ақыл ойлоп тапты?
4. Карыя балдарының кантып сынады? Эмне үчүн балдары таңылган ыргайды тобу менен сындыра алышкан жок?

### Эсие тут.

Ынтымактуу эл болсо,  
Душманга тийген ок болот.  
Ынтымаксыз эл болсо,  
Дыркырап качып жок болот.



Ынтымактуу биригет,  
Ынтымаксыз бөлүнет.

(Барпы)



### Макал.

1. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ынтымагын бар болсо, айыл менен жүрткә төң болосун, ынтымагын болбосо, ит менен күшкә жем болосун.



### Санжыргалуу сөз бермети.

1. Ар күнү үрпейүшүп үй алдында, Урушкан тооктордой чукул-дашты.
2. Түрүнөр итий болгон балага оқшош...
3. Сен өзүн мышыктайсың сүт андыган...
4. Сен өзүн жүрттә калган чүпүрексүн...
5. Ийинден тарып кетет көргөн заман.
6. Кийиздей томолотуп...
7. Көрүнөт бокочодой кереге-үүк...
8. Жүк баскан төөдөн бетер...
9. Боолаган ыргай өндүү бир турсанар,  
Силерге каршы басып эч ким келбес.



**Жалил САДЫКОВ**  
**(1932–2010)**

Ж. Садыков 1932-жылы Кемин районундагы Кичи-Кемин айылында төрөлгөн. Ал республикага белгилүү акын, балдар учун «Азамат», «Эр Төштүк», «Жаңыл Мырза», «Толубай сынчы» өңдүү ыр менен жазылган пьесалардын жана «Манас», «Манастын уулу — Семетей», «Сейтек» драмаларынын автору.

**ЭНЕЛЕРДИН ЖУРӨГҮ**

Балдары жем талашып тыбырчылап,  
Жем издеп эне чымчык кеткен ыраак.  
Ангыча темир канат бир балапан  
Уядан учуп түштү жерге кулап.

Сук болчу, башкалардан жеткен жемсээк,  
Шок болчу, дал ушуну көрмөк тентек.  
Учалбай калың чөптүн арасынан,  
Чыйпылдал жанталашып канат серпет.





Жем тиштеп эне чымчык кайра келип,  
Уяга жакын жерге коно берип.  
Караса, беш балапан арасынан  
Сугу жок, оозун аччу чебеленип.

Ангыча, жер тарапта, тиги четтен  
Үн укту жанталашып чыйп-чыйп эткен.  
Селт этип катуу чочуп, байкабады  
Тиштеген жемин төмөн кулап кеткен.

Ошондон жерди карай боюн таштап,  
Шуу этип чөпкө түшүп канат жаскап.  
Айланат отко түшчү көпөлөкчө,  
Чырылдан баласы үчүн өлө жаздап.

Баа чиркин, эне мээри кандай күчтүү!  
Эне экен баласы үчүн отко түшчү.  
Негедир тигил экөөн карап туруп,  
Откөндөн бир уламыш эске түштү.

Жоо менен ай-талаада кырчылдашып,  
Сугарып жерди канга чылпылдатып.  
Биздин эл кайра сүрүп баратканда,  
Кылычтап туш келгенин бырчылдатып.

Кырылып өлгөндөрдөн калбай кемип,  
Кайрадан кол куралат жоого келип.  
Кайрадан калкандарга тийген жебе  
Кадимки мөндүргө окшойт себеленип.

Келген жоо келе берип бүтөр эмес,  
Жоокерлер буга чыдап тутөр эмес,  
Ангыча, калгандарга дароо тарайт:  
— Чепке кир, коргонгула! — деген кенеш.

Жоокерлер аргасыздан чепке кирет,  
Чеп бийик, күш өтпеген темир тирек!  
Жабылат жоону тосуп дарбазалар —  
Жасалган күмүш ширеп, болот ширеп.

Душмандар чепти айланта курчап алыш,  
Жол таппайт ары барып, бери барып.  
Илинсе чыксак дешет аркан салыш,  
Ыргытса кулач жетпейт колдор талыш.

Ошондо арасынан келген жоонун  
Бир адам жарып чыгып турган тобун:  
— Чеп бийик, бул аракет текке кетет.  
Табам, — дейт, — дарбазанын ачар жолун.

Бир кезде ушул чепти салышканмын,  
Далай жыл жондон терди ағызғанмын.  
Акыры качып чыккам, бирок билем,  
Жашыруун суу жиберчү алыштарын.

Алысты жан байкабайт, үстү жабык,  
Ал келет, тәэтиги тоодон ағып.  
Жүргүлө, чептин элин куруталы,  
Башынан башка жакка бура салыш.

Сөздү угуп курчап жаткан жоонун ханы:  
— Калайык, тыншагыла! — деди дагы, —  
Чын бекен? Чындык болсо, бул жигитти  
Өзүмө вазир кылам мындан ары.

Кеткендей чептин ичин сыйип жылан,  
Ачылса, эр бүлесүн кырып тынам!  
Баргыла, чындык болсо, бул жигитти  
Сөз берем, ушул чепке хан да кылам!..

Буйрукту угар менен салдай сабап,  
Кетишти жоонун тени тоону карап.  
Калганы чепти курчап жата берди,  
Оюнда талоон түшчү күндү самап...

Кеткендер тоого барып, көөнү тынып,  
Кайтышты башка жакка сууну жыгып.  
Хан жатты камырабай, чептегилер  
«Келет, — деп, — суусуз калып, өзү чыгып».

А бирок күндөр өттү, айга кетти...  
Ашынып хандын каары чекке жетти!  
Сыягы, суусуз жатып өлсө дагы,  
Бир адам ачып берер эмес чепти.

Бул кезде сактап алган суулар бүтүп,  
Акыркы тамчыларды тен бөлүшүп,  
Жатышты чептегилер айла таппай,  
Жашоодон биротоло үмүт үзүп.

Хан сыртта, өз алдынча ойго келди:  
«Минткенде ала албаймын чептеги элди.  
А көрөк, бир амалын табайын» — деп,  
Жарчыга мына мындай буйрук берди:

— Угузгун буйругумду, кылгын маалым,  
Кирсем да чептегинин кыrbайм баарын.  
Аялдар чепти таштап сыртка чыксын,  
Көтөрүп ала кетсин каалаганын.

Өлүм жок аялдарга! Айткын барып, —  
Дегенде, жарчы кетти, айгай салып.  
Чептеги эл, кары дебей, жашы дебей,  
Дүрбөдү хан жарлыгын угуп алып...

Эртеси, бүт аялдар танга жакын,  
Ачышты бийик чептин дарбазасын.  
Бул кызык! Чептегинин бири калбайт,  
Ким калат, кимдер менен кармашасын?

Арчындап күйөөлөрүн танып жонго,  
Балдарын ороп-чулгап алыш колго.  
Элейип карап турган хандан оолак,  
Энелер чубап барат онго-солго.

Хан тиктеп кыжырлана эки жагын,  
Акыры: «Жанылдым!» — деп чапты санын.  
«Сөз бирөө! Бекер айткан экенмин ээ,  
Көтөрүп ала кет деп каалаганын!»

Сөз бирөө! Хан буйругу болбойт эки,  
Хан үчүн сөзүн бузуу болор чеки.  
Чубаган энелерди карап туруп,  
Тултуйду чыдай албай эки бети.

Анткени өзү келди уруш баштап,  
Кыргынга өзү күбө, өзү каскак!  
Ойлонсо, өзүн дагы эне тууган,  
Энелер кетип барат чебин таштап...

Көргөндө энелердин аккан жашын,  
Чыдабай бура тартты аттын башын.  
Энелер адам таппас акыл менен  
Ушинтип кайтарыптыр келген касын.

Бул өзү бир уламыш... Өзүн кара,  
Энелер жанын берет дала сага.  
Дагы эле эрдин жүгү аялдарда,  
Дагы эле колдон түшпөйт бардык бала...



## Тапшырма.

1. Уламыш кайсы окуянын негизинде эске түштү? 2. Чепти алуунун бириңчи ыгы ишке аштыбы? 3. Хандын жарлыгы чептин ичинде коргологон элди багындыра алдыбы? Баш ийдирүүге эмне тоскоодук болду?



## Ой жүргүрт.

1. «Айланат отко түшчү көпөлөкчө, чырылдап баласы үчүн өлө жаздап...» Эне чымчык балапаны үчүн керек болсо отко түштөт. Ошон үчүн эне мәэри күчтүү! Бирок балапаны эне чымчык үчүн отко түшүшү мүмкүнбү? Же ал таш боорбу? Ал эми сен өзүңчү? Апан үчүн камкордук кыла аласынбы? 2. Чептин ичиндегилер сусуз калышса да, багынышпайт. Чыдамдуулук кылышат. Демек, чыдай билүү — бул да чон эрдик. Ал эми, байкасан, өзүндө чыдамдуулук барбы? Же тез эле чукчундал урушуп, же туталанып ыйлап жибересинби? 3. Хан: «Аялдар чепти таштап сыртка чыксын, Көтөрүп ала кетсин каалаганын, Өлүм жок аялдарга!» — дейт. Бул жарлыктан сон, энелер чепти таштап, чубап чыгышат. Бирок күйөөлөрүн жонго танып, балдарын ороп-чулгап колуна көтөрүп алган. «Сөз бирео, каалаганынды көтөрүп кет деп айтып, жанылдым», — дейт хан. Буйругун бузуп, энелерге кол салбайт. А сен убадага, айткан сөзгө бекемсинби? Же айтканынды танып кетмейин барбы? Сен үчүн бир сездүүлүктүн, убадага бекемдиктүн кереги барбы? Балким, анын кәэде зарылдыгы деле жоктур... 4. Энелер ақылмандыгы менен бала-чакасын гана эмес, күйөөлөрүн да — кыскасы, эл-журтту бүт сактап калат. Азыр деле үй-бүлөнүн түмөн түйшүгү энелердин мойнунда. Бирок аларды түгөнбөгөн түйшүктөн кантип арылтуу керек? Кана, ишти пол сүртүүден, кир чайкоодон баштап көрчү... (Колундан эмне келет, сасан?)



## Сөздүк.

*Темир канат* — балапандын канат түкчөлөрү пайда болгон учуру; *алыш* — арык, естөн; *жарчы* — кандайдыр бир кабарды элге жарыялоочу, жар чакыруучу адам; *каскак*: 1) учунда темири жок жыгач найза, кәэде учуну курч темир ашталган найзаны да «каскак» дей берет; 2) жолтоо, тоскоол; *уламыш* — элдин улуудан кичүүгө, атадан балага етүп келген нускалуу кеби.



## АДАБИЙ ЖОМОК ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Жогоруда окулган Ч. Айтматовдун «Бугу эне», Т. Уметалиевдин «Күч бирдикте», Ж. Садыковдун «Энелердин жүрөгү» деген жомокторунан улам бир нерсе ачык эле байкала түшөт. Бул — акындардын, жазуучулардын элдик жомоктордун негизинде өздөрүнүн жомокторун жаратышы. Мындай авторлору бар жомоктор адабий жомоктор деп да аталат.

Адабий жомокторду жазууга дүйнөдө көп жазуучу, акындар катышкан. Алардын көпчүлүгүнүн чыгармалары азыр да терен урматтоо менен окулат. А. С. Пушкиндин, Л. Н. Толстойдун, Ш. Перронун, Х. К. Андерсендин, В. Маяковскийдин, С. Я. Маршактын, К. И. Чуковскийдин, С. Михалковдун жазған адабий жомокторун азыр ким билбейт!

Адабий жомоктор элдик жомоктордун мазмунунун негизинде жазылат дедик. Бирок бул жазуучулар жомоктордун окуяларын, айтылуу ыкмаларын жөн гана көчүрүп, кайрадан бир сыйра иретке салып жазып коёт эken дегендикке жатпайт. Жазуучулар, акындар өздөрүнүн таланттынын денгээлине жараша элдик жомокторду кайрадан иштеп чыгышат да, алардын мазмундуулугун, жеткиликтүүлүгүн, уккулуктуулугун бир кыйла арттырышат. Муну Ч. Айтматов, Ж. Садыков жана Т. Уметалиевдин аталган жомокторунан көрүгө болот. Элдик кара сез түрүндөгү жомокторду ыр түрүндөгү жомокторго айландырып, ырга зарыл болуучу көркем сез берметтерин табуу менен жазып чыгуунун өзү эле акындарбызыздын көп күч жумшагандыгын айкындал турат. Ошону менен бирге алар жомоктогу окуялардын өнүгүшүн тактап, ырааттуулугун күчтөп, айтайын деген ойдун терендигин арттырып, катышуучу каармандардын сырткы кыймыл-аракеттерин гана эмес, ички дүйнөсүн да кенирирээк алууга аракеттенишкен.

Мына ушул жагынан алганда адабий жомоктордун таасирдүүлүгү, жеткиликтүүлүгү да кыйла жогору болот.

Адабий жомокторду жаратууну өзүнүн жазуучулук өнөрү катары кабыл алган жазуучулар да болгон. Мисалы, дания элинин атактуу жомокчу-жазуучусу Х. К. Андерсен кичинесинен жомокторду кунт



кооп угуп, жаш кезинен эле жомокторду бир башкacha кооздоп, мазмунун алда канча өзгөртүп, байытып, кайра башкacha айтып берүүгө кызыккан. Кийин ал дүйнөгө белгилүү жомокчу катары таанымал болду. Анын адабий жомокторун окубаган, билбеген дүйнөдө бир да адам жок. Балдар адабиятынын эл аралык Кенеши мыкты жазылган балдар чыгармалары үчүн Х. К. Андерсен атындағы Ардак дипломду берүүнү уюштурган. Ал дипломго кыргыз жазуучуларынын ичинен Ш. Бейшеналиев татыктуу болгон.

Адабий жомоктор такай эле жомоктордун негизинде жазыла бербейт. Жазуучулар, акындар кээде өздөрү да адабий жомокторду ойлоп чыгарышат.

Буга Ч. Айтматовдун «Бугу эне» жомогу ачык мисал. Бул жомокту автор «Ак кеме» повестине киргизип, баланын аң-сезимине күчтүү таасир эткен Момун карыянын жомогу катары пайдаланган. Ошондой эле жомоктун мазмунунда кыргыз элинин басып откөн өмүр жолунан да кабар берилет. Жазуучунун жомогу «Ак кеме» повестинин идеялык-коркөмдүк дөнгөзүнүү көтөрүүгө кызмат кыллуу менен бирге, өз алдынча турган жомок катары да жарыяланып келатат.

# КЫРГЫЗ ФАНТАСТИКАСЫНАН



## Күсейин ЭСЕНКОЖОЕВ

(1920—1941)

К. Эсенкојоев — кыргыз балдар адабиятына негиз салуучулардын бири. «Саякатчы бала», «Үчүнчү шар», «Родинанын уулу» деген фантастикалык чыгармаларды жазган. Улув Ата Мекендик согушта каттуу салгылашта курман болгон.

## ҮЧҮНЧҮ ШАР

Жолдоштор! Мен өзүмдүн кесибимдин орчундуу жерлерин сиздерге айткым келет. Албетте, менин кесибимди билгенден кийин, сиздер да меники сыйктуу кесиптерди ойлоп жана маанилүү жыйынтыкка келүүнүздөрдү күтөмүн.

Мен бир күнү асмандан калкып жүргөн жаандын бууларын, аба-да сызып учуп жүргөн канаттуу күштардын учушун байкап, алардын



асманда көтөрүлүп учуп жүргөндүгүнүн себептерин таба албай, көпкө ойлонуп жүрдүм. Бирок көп убакыттар өтсө да, алардын асманда көтөрүлүп, абада калкып жүргөндүгүн чече албадым. Менин мынданай окуянын чындыгына жетүүдөгү максатым зор эле. Мен тажрыйба кылуунун натыйжасы менен гана ал максатка жетеримди билдим. Ал максатты иш жүзүнө аткаруу үчүн, бир топ чон окуяларды өткөрүү керек болду.

**Тажрыйба.** Менин белгилүү оюма жардамдаш бир буюм табылса, ошол буюм аркылуу гана астымдагы чечилбеген максатты чечеримди билдим. Асманда дүйнөнүн боштугунан орун алып, Жер шарын тегерете курчап турган абадан женил бир буюм табуу эле, ал буюмdu сураштырып жана тажрыйба кылып гана таптым. Ал табылбаган буюм асманда калкып жүргөн калын абанын бир түрү болучу. Ал сүүтек газы эле. Бул сүүтек газы суу курамынын үчтөн эки белүгүн ээлеп, жалпы абадан 14,5 эсе женил экендиги белгилүү болчу.

**1-аракет.** Менин тилеген буюум табылгандан кийин, баягы чечилбеген максатым да чечилди. Мен ал сүүтек газын бир шарга толтуруп, оозун бууп, көккө көё бердим. Ал шарым жогорулагандан жогорулап, алыстай берди. Мен мынданай женил газ аркылуу шардын жогорулап учушунан булуттардан жогоруда көтөрүлүп жүрүшүн билдим.

**2-аракет.** Мен экинчи шар жасап, ал шарга белгилүү оордукту көтөрүнү ойлодум. Бир күнү экинчи шарымды жасап бүтүп, өзүмдүн багып жүргөн бир итиме жакшылап үй жасап, терезе салып, тамак камдап, абанын суюк катмарында кычкылтектин жетишсиздигин эске түшүрүп, иттин дем алууга керектүү абасын даярдап, газга толгон шар менен бирге чиркештирип, асманды көздөй учуруп көё бердим. Ит белгилүү ыраактыкка чейин терезеден башын чыгарып барды да, алыстаган сайын карааны жоголуп, кайда кеткени белгисиз болду.

**3-аракет.** Мен үчүнчү шар жасап, өзүм учууну туура таптым. Өзүм түшүүчү үчүнчү шарды абдан мыктап жасадым да, ага үй жасап жолго алып жүрүүчү шаймандарымды жана азык-түлүктөрдү алып,



белгисиз калың аба боштугуна жол тартууну ойлондум. Акырында ал да орундалды.

**Учuu.** Абага көтөрүлүп уча баштадым. Шар көтөрүлгөндөн кеторулуп, жерден алыстагандан алыстай берди. Жердеги кыбыраган жан-жаныбарлар кичирейгенден кичирейди, алар барган сайын бопбоз болгон гана мейкин талаадай көзгө үлпүлдөп көрүндү. Бир аздан кийин эч нерсе көрүнбей, белгисиз бир карангы түнгө кезиге баштадым. Кайда жылып бара жатканын сезе албадым, аны токто-то да албадым, себеби ал шарды белгилүү жакка башкаруучу менде тетик болбоду. Шардагы газды чыгарайын дейм, бирок корком, себеби газды чыгаргандан кийин, токтоосуз барып жерге тиеримди билемин. Кармоого эттеке жок. Жалгыз гана кармалбаган абанын ичинде шар менен мен учуп бара жаткансыйм. Жер шарын тегерете курчаган абанын арасында кетип бара жаткан жандын бири гана мен болсом керек.

**Кою аба.** Күн нурун тосо албаган суюк аба менин дем алышыма да суюктук кылгансып, демим кысылып, көз карангылай баштады. Бирок мен жолго чыкканымда, абанын сейрек боловорун эске алып, өзүм менен бирге белгилүү дем алдыруучу коюу абадан запас кылып алган элем. Мен ошол запас аба менен дем алып келе жатам. Кыбыраган жан, шырп эткен дабыш жок.

Эч жылчыксыз карангылыктын арасында гана келе жатамын, келген жолум ушу го дегенсип, үйүмдүн терезелеринен башымды чыгарып, ылдый карайм, бирок мин карасам да, көзүмө карангылыктан башка эч нерсе көрүнбөйт. Күндүн ачык-бүркөгү да белгисиз. Учсуз, түпсүз узак жолдун кайсы жагын көздөй шардын кеторулуп бара жатканы белгисиз. Жерден кабар алгым келди. Кат жаздым да, нандын ичине салып, ыргытып жибердим. Ал каттын мааниси мындай эле:

### Асмандан алыска кат

«Мен бир шар жасап, ал аркылуу көтөрүлүп, жогоруга учтум эле. Бирок менин шарымда кемчиликтер болгондуктан жана өзүмдүн болжогон жериме бара албай, белгисиз жолго түшүп, суюк



абанын арасында гана жогорулап кетип бара жатам. Жарык шооласы да жок, караңғылық, менден башка эч бир жандын бардыгы сезилбейт. Ал караңғылық сөз менен айтып, көз менен болжодолор эмес.

Мен 25-майда асманга учтум эле, ошондон бери нече сутка болгондугун да билбейм, себеби мага күндүн чыкканы жана баткана билинбейт. Андыктан жер менен байланыш учун, кат жазып таштоого туура келди. Ким билет, бул катым кургак жергеби же сууга түшөбү? Мейли эмне болсо да тобокелге салып, бул катты жазып, атымды коюп, нандын арасына тоголоктоп салып ыргытып олтурамын, менин азыркы кыскача абалым ушул».

Мына, мен шар менен дагы эле көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, учуп бара жаткан сыйктанам. Жерди көздөй ыргыткан катымдан гана үмүт кылгансыйм. Бирок каттын кетишине бир топ убакыт болсо да, мен жакка эч кабары сезилбейт.

Шарды жарып жибергим келет, кайрадан сабыр кылам.

**Дабыш.** Ангыча калын карангылыктын арасынан кулагыма бир дабыш пайда болду. Бул сапар тарткандан бери дабыш укканым ушул гана. Кулакка чагылган бул дабыш санааны эчен түргө бөлдү. Ал дабыш негедир уламдан-улам жакындай бергенсиди. Дабыш катуураак угула баштады. Алыстан угулган дабышты белгилеп, ажырата билүүгө болбоду. Жерге ыргыткан катымдан бир жардам келе жатабы деген ойго да батам. Бирок абанын жогорку катмарына менден башка ким келмек эле деген ойго чегемүн. Бир нерсе көзгө көрүнөр бекен деп, үйүмдүн терезесинен баш багып, көзүмдү ачып, айланамды карайм. Үн чыгарайын дейм — корком. Дагы бир кырыкка учурабагай злем деген ойго кетем.

**Ит.** Калын карангылыкты жанырткан үн жакындай берди. Бул эмненин үнү экен дегенсип, ага мен да кулагымды тосуп тыншадым. Ал үн кез-кезде арсылдап үргөнсүп кетет. Мен ал үндү экинчи учурган шардагы ит болbosун деп болжодум. Кулагымды салып, дабышты тыншайм. Ал дабыш чыны менен иттики экени жакын-даган сайын айкындалды. Бирок ал чыккан иттин үнүнөн канча



алыстыкта келе жаткандыгымды билбейм, карантылыктагы абадан көп эле алыштыктан угулгандыгы белгилүү иш. Менин итим го деген үмүт менен итти атынан чакыра баштадым, ит ого бетер дабышын күчөттү. Мундуу үн менен улуп, тааныгансып, кыңышылай баштагансыды. Иттин атынан барган сайн чакырып, калын карантылыктын тынчын алгандай болом. Итим да мени белгисиз жерден учураткандай болуп кубангансып, улугандан улуду.

Ангыча жогорулап бара жаткан шарым бир буюнга урунган сыйктанды. Итимдин дабышы жогору жактан чыкканы ачык айкындалды. Бир аздан кийин шарым кайрадан жогору көтөрүлгөндөй болуп сезилди. Иттин шары үйүмдөн чыккан чырактын жарыгы менен корунө түшүп, ылдыйлап бара жаткан сыйктанып, шардын газы азайып, куушурулуп бара жатат.

Терезеден колумду чыгарып, ылдыйлап кетип бара жаткан шарды кармай калдым. Кармаган шарымды өйдө тарттым да, андагы итти өз үйүмө чыгарып алыш, шарды коё бердим. Ал жарылып калган экен. Шуулдаган бойдон жөрди көздөй түшүп кетти. Итим кайдан жолуктун дегендей мага эркелеп кыңышылады, итке тамак бердим. Ит мени сагынгандай, көзүн балбылдатып, мага карап жалпактады. Мен жарайсын деген ой менен башынан сыладым. Менин ички сырымды ал билбей, анын ички сырын мен билбей сүйлөшүп, ақылдашкандыгыбызга экөөбүз тен буулугабыз.

**Үмүт.** Итиме кездешкенден кийин менде чон кубаныч пайда болду, себеби менден бир топ күн мурун кеткен итиме кездештим. Эми эли-журтума деле кездешемин деген үмүт мени бар кубанычка салгандай болот. Албетте, мындай чон кубанычта ойдун, санаанын кайда кеткенин билбей, болуп жаткан окуяны күнүмдүк дептериме унутпас үчүн жазып да барамын.

**Салмак.** Шар кылкылдан жогорулаганынан токтолгон сыйктуу болуп сезилди. Шардын ылдыйлашы мени да кубандырды. Бирок бул шардын жарылгандыгынан ылдыйлаганыбы, же болбосо ит экөөбүздүн салмагыбыздан болгон ишпи, айтор, белгисиз. Чындыгында салмактын басылышынан болуп чыкты. Жаш жүрөк кабына



батпай алып учкандай болду. Итти ким билет. Ал айбан го, билеби билбейм, бирок ал да кубанычта экендиги сезилет.

Бир маалда калың карангылык суюлгансып, ылдыйлаган са-йын жарыктын шооласы көзгө элестей баштады.

Күн шардың ылдыйлаганы ылдамдаган сыйактуу, уламдан-улам карангылык азайып, жарык көбөйө берди. Бир маалда күндүн көзүн көрдүк. Биз менен амандашкансып, жарык нурун бизге чачыратат тийгендей болду. Бир калың булуттун үстүндө болдук. Андан ыл-дыйладык, калың булат күндүн көзүн калкалады. Бир маалда жаркылдаган чагылгандуу калың жаанга кездеше түштүк. Жер көрүнбөй калды, күн жаап жатат. Ит да чыдай албай кыншылап, шардың бат түшүшүн күтүп жойполоктойт. Жер, ай... ой-тиричилик, жер деген ичтеги күнгүрөнгөн дабыш менен мен дагы терезеден башымды чыгарып карап турам.

Бир маалда мунарланып тоо чокулары көрүнүп, мурда көрбөгөн чокусун ак кар каптаган бийик тоого кездешүүчүдөй, жакындап кирип келе жатабыз. Бир аздан кийин шар эки жагы жалама кызыл чополуу жардың бооруна жакындай баштады. Шарыбыз көк чөптүү бир тектирчеге барып конуп калды.

**Тектир.** Алды зоо, үстү аска, жолсуз туюк кепчигайдын арасында бир кичине тектирчеде, корккон коён өндөнүп, итим экоөбүз алдыбызыда таштан ташка урунуп, күркүрөп агып жаткан сууну карап көёбуз да отурабыз. Жан сактап жашап турган жар боорундагы тектирчебиздин чондугу чейрек гектардай гана жер. Биз турган мындай белгисиз жер жана агып жаткан суу карта боюнча кайсы жerde экени да сиздерге белгисиз. Беттешкен мандай жагыбыз — жалама кепчигай. Туура жагыбыз болсо, бодурлуу аска таштар, үнүрөйгөн үнкүрлөр. Мындан башка көзүбүзгө эч нерсе көрүнбөйт.

Асмандан айдын шооласы асмандал көк тиреген зоодон ашып келип, нурун чачыратат. Күндүз күн да түшкө жакындаганда гана асман тиреген зоонун башынан ашып келип тийип, түш оогон ченде мандай жагыбыздагы чон зоого жашынат да кетет. Мындан башка эч нерсе көрүнбөйт. Шар менен кошо түшкөн азык-түлүгүбүз да



түгөнүүгө жакындады. Азык табууга дарман да жок. Өзүбүз жашап турган чейрек гектар түзөн тектиричеде бизге тамак болуу үчүн эч нерсе көрүнбөйт. Жалгыз гана көзгө жагымдуу көк чөп, андан башка эч нерсе жок. Мындай турмуш өтпөс жерден кантип кутуларамды да билбейм. Шар менен учуп, дагы башка жакка кетели деген үмүт бар. Бирок шарыбыз жашап турган жерибизге конордо, жогору жакта бир чон борчукка урунуп жарылган. Мына азыр биздин дарман ушул гана абалда турат. Эптеп жол таап, түшүп кетемби деген ойго батам да жол карайм.

Итим да кантип кутулабыз дегендей болуп кыншилайт да, ички сырын мага айткансыйт. Бирок ал — айбан, мен — адам, экөөбүздүн ортобузга акыл алмаштырчу тил жок.

Биздин күнүмдүк бактыбызга жараглансып биз турган тектириченин күн чыгыш тарабындагы зооканын боорунан жылжып ағып жаткан кичине булактан суу ичем да, үнөмдүк менен тамак жейм. Кагырап каткан сухарды сууга бир кесимден салып, бир маал наар алам да, итиме да бир маал наар алдырып, тамак берем. Шардагы үйүмө түнкүсүн кирип жатсам да, күндүз бул арадан кутулуу аракетинде болом.

Мына ушундай абалда турушубузга он күн болуп калды. Он күндүн ичинде табияттын туткунунаң бошонуп чыгуу акылын таба албадым. Эчен капага түшөм.

Акыл. Бир күнү ойлой-ойлой, акыл таптым. Итимди кандай да болсо ушул зоодон чыгаруу максат болду. Турган зоонун боорундагы тектириченин батыш жак жээгинен онтойлуураак, суунун жээгине түшүүчү бир изди итке көргөзүп, эмне болсон ошол бол деп, итимди кол шилтеп, божомол жандоолор менен жолго түшүрдүм, ит да менин сөзүмдү түшүнгөнсүп, зоонун боорундагы жолчо менен тарбаландап тырышып, бутунун тырмактарын ташка мадагансып<sup>1</sup> жүрүп отуруп, суунун боюна эптеп жетип, мени карап үрүп-үрүп, узак жолго түштүм дегендей жок болду.

<sup>1</sup> Мадагансып — кадагансып.



Мен да бир нерсени унуткансып, итке карап ойлонуп кала бердим. Менин ал оюм болсо, кат жазып туруп, иттин мойнуна байлап, белгисиз жолго салуу эле. Бирок бул оюмду унутканмын.

Аскалуу зоонун боорунда мен гана жалгыз калдым. Итимдин кеткенине бир топ күн болуп калды. Бирок эчен күн ётсө да, иттен кабар жок.

Бир маалда негедир колумду жумшак тили менен жалаган бир нерседен чочулагансып, көзүмдү ачтым.

Мен ал арада калың уйкуга кирип калган экенмин. Карасам мандайымда бетме-бет өзүмдүн итим турат. Таанымал добушу менен үн чыгарып кыншылап, куйругун шыйпандатты да, сагынычтуу үн менен ташка жөлөнүп жаткан мага эркелей кетти. Мен кандайча келгенине аябай таң калдым, көзүмдү чоң ачсам, асмандан тийген айдын нуру мени сүйгөндөй болду.

Бир аздан кийин итимдин үстүндөгү артылуу танылчакты түшүрүп, аны ачып карай баштадым. Танылчактын ооз жагына салынган эки барак кагаз колума келип урунду, мен ал кагазды айдын жарыгына салып, андагы болгон сөздү окууга кириштим. Бирок ай жарыгын кат окууга жетишерлик жеткире албадым. Мен ал эки барак кагазга жазылган жазуунун башындагы «Уулум» деген гана сөздү арандан зорго окудум. «Уулум» деген сөздү окугандан кийин, калган сөздөрү жана каттын кайдан келгендиги белгилүү болду. Катты бүктөп чөнтөгүмө салдым да, танылчакты кайрадан оодара баштадым. Ал 5 килограмм салмагындагы танылчакта төмөндөгүдөй буюмдар бар экен: 1 килограммдай таттуу нан, бир килограммдай момпосуу жана калганы ошол сыйктуу тамак болуп чыкты.

Тан атты, мен эки баракка жазылган катты окуй баштадым. Анын кыскача мазмуну мындай экен:

### Үулум!

«Сенин шар жасап, асманга көтөрүлгөнүү үү бүгүн 92 күн болот.  
Мына ошол 92 күндөн бери сенин кайда экениңди биле албадык.  
Сенден мурун көккө учурган итиң бүгүн келди. Биз балам келер



бекен, аман бекен деген ойдо болдук. Бирок итиң жаман карып тартып<sup>1</sup>, арыктап калыптыр, ал келер замат кыңышылап жиберди, чыдаттай койду, акырында анча-мынча азык артып, кайда барап экен деп көй бердик.

Билбейбиз, сага барап бекен же башкага барап бекен. Ошентсе да иттин аман келишинен улам балама барап деген үмүттө болобуз. Ким билет, балам, өлүсүңбү, тирүсүңбү? Кайда экениң белгилүү болсо, биз жактан жардам болор эле. Бирок айбан кыңышыландан башка, эч белги бере албады. Ошондой болгондон кийин мына азыр узатып, кат жазып отурабыз», — деп каттын аягына «атаңдан» деп кояптур.

Мына бул катты окуганимдан кийин, иттин үйгө баргандыгы сезилди. Үй менен кабарлашкан итим келгенден кийин, мындан ары жашоо бар экендигин сездим. Бирок иттин менден ажырап, жол тартып кеткенине бүгүн 29 күн болду. Ошол 29 күн ичинде алыс жол басып келгени айкындалды.

Мен итти бир аз күн эс алдырып, аны кайта жиберүүнү ойлодум. Бирок менде кағаз, калем сыйктуудан эч нерсе жок эле. Бир айла таап, көк чөп менен үйдөн келген каттын аркасына жаздым. Ал көк чөп менен жызылган жазуумдун кәэ бир жерлери билинбей да калды. Ал катты мындей деп жаздым эле:

### Балаңдан кат

«Мен болсом эки жагы аска, алды күрүлдөгөн чоң суулуу зоонун боорунда, бөтөнчө кичине тектирчеде турам. Азырынча күн көрүү бар. Бирок ал кичине тектирчени суу алып кетсе же урап көчкү журсө, анда жашоо деген жок болот. Мен шар менен учуп жогоруга чыккандан кийин, ал шар менен ылдыйлап отуруп, азыркы турган жериме туш болдум. Менин бул жерде жашап турушума уч айдан

<sup>1</sup> Карып тартуу – кыйноо тартуу.



аشتы. Бул жашаган жердин кайсы экендиги жана мен кайсы жерде экенимди биле албайм. Бирок иттин барып келишине караганда, баарыбыз эле бир материктин үстүндө турат окшойбуз. Себеби башка материик болуп, суу, деңиз, көл аркылуу барса, иттин түшүп өтөр кемеси болбогондон кийин силерге кайдан барып келсин, кыс-касы, ит баары менен бир жардамыңарды көрсөткүлө!

Кат жазуучу — балаңар», — дедим.

Катты чүпүрөккө ороп, иттин мойнуна бекем байлан туруп, жолуна түшүрдүм. Итим да мени менен коштошкондой болду. Ит суунун жээгине түшөр замат мени карап, бир-эки үргөн сыйктуу болду да, көздөн кайым болду.

**Коркунуч.** Бир күнү «Ай, аска-зоо, адыр-тоо, сенден качан кутулуп, кол берип, коштошор экенмин» деген ойго чөмүп эки жагымды карап, алыс жактарды абайлап, эчен укмуштуу зоолордун бооруна көз жиберип отурат элем, бир маалда турган аянтчамдын бир жак жанындагы бир борчуктун төбө жагында мага көз жиберип олтурган көзгө чоочун, түрлөрү башка айбандар олтурушат. Алар мени карагандай болушат. Мен аларга көз жиберип, тигиле карадым. Булардын көз карашы, көзгө чоочундугу мага бир келип беттешүүчүдөй көрүнөт. Үн чыгарып кыйкырайын дейм, андан корком, себеби адам баласынын үнүн укпагандар менин үнүмдү укса, жетип келип бир балаа кылбасын дейм. Алар — көп, мен — жалгыз. Алардын баарынын көзү менден болунбөйт. Мага алардын андай турушу, андай көз жиберип карашы — чон коркунуч алып келет.

Бир маалда зоонун боору менен тырмышып, ар бир борчук таштарга жармашып, мени көздөй түшө башташты. «Кандай балаасы дагы туш келди экен!» деген ойдо болуп, мени коркунуч басты. Бирок менде жалгыз бычагым жана таштан башка колумда эч бир жабдык жок. Жанагы айбандар мага бет алгандан бет алышып, жакындап келиши.

Алардын саны он бештен кем эмес. Алар жакындаган сайын, мени коркунуч басат. Азыраак убакыт өтпей эле тектирчеге зоодон секирип түшө башташты. Мен аларга каршы күч камдоочудай, эки



колума эки таш алышп, ордумдан турдум. Алар да мага жакындагандан жакындаидай берди. Ангыча 15тей чоочун адам менен таанышсыз айбандар мени тегеректеди да калды. Кээ бирөөлөрү көздөрү бакырайып, жүнүн үрпөйтүшүп, тишин чыгарып ырылдашат. Кээ бирөөлөрү жарып салам дегендей обдулушат. Кичирээктери чондору обдулса — обдулуп, турса — туруп калышат. Кыскасы, булардын көз караштары ар бириники ар башка. Мен алардын ортосунда эки ташты эки колума уучтаган бойдон турдум. Алар мага кантип тийишээр айласын таба алышпай топтолушуп калышат. Мен кантер айламды таба албадым, анткени менде курал жок, көзгө чоочун белгисиз көп жырткычтардын арасында турам.

Кармашуу. Ангыча бирөө ырылдап келип, арка жагыма асыла кетти. Ал асылганын коргондо, калгандары турчубу, жапырт гана талай баштады. Кээ бирөөлөрүнүн тырмактары кийимден өтүп, этиме жеткендей болот. Кээ бирөөлөрү ырсайган жырткыч тиши менен тыткылап, тиштеп тартып жатат. Мен эми өлдүм деп колума кармаган бычагым менен далайын жараплантым.

Мен аларга алымдын жетерлигин чындал сезгендей болдум, себеби алардын чондугу мышыктай эле. Бирок алар өжөр жана жырткыч эмеспи, кийимиме жабышып, тыткылай баштады. Мен алардын мойнун бурап, күркүрөп агып жаткан чон сууну көздөй ыргыта баштадым, ыргыткандарым ачуулуу заар үнү менен чанырып, сууга күп эте түшүп, дымсыз агып кетип жатты. Калгандары мага дагы эле тырмышып жатышат.

Мен алардын ичинен учөөнү уруп жыктым. Бешөөнү сууга ыргыттым. Калган экөө өтүгүмө, дал ортомо жабышып жүрүштөт. Дагы калгандары батына алышпай ырылдап, мени тегеренет да турушат. Мени кыйнагандар — дал ортомо жабышкандар болду. Алардын ачуу тырмагы, ырайымсыз тиши кийимден өтүп, денени майыштыргандай болду. Бирок аларды да акырындык менен жайлап жаттым. Бул жырткыч айбандардын денеге матырган тырмагы жана кирген тиштери бир топ оорчулукту келтирди.

**2-коркунуч.** Мен бул коркунучтан да кутулдум. Бир аз эс алгандай болдум. Итимдин аман-эсен жетип, бир жардам кылышын ти-



ледим. Ангыча асмандан куушурулуп келе жаткан бир караан бет-ме-бет көзүмө чалына түштү. Бул кандай неме дегендей селт этип, баягы караанга көзүм тигиле түштү. Ангыча ал караан да жакын-дап кирип келди.

Бул дагы мага кастыгын тиккен канаттуу жырткычтардан болуп чыкты. Мен андан кандайча кутуларымды билбей, бир топко ойлоно түштүм да, жанымдагы таштын түбүнө жата калдым.

Таш түбүнө жата калган мага келип тийбестен, ташты тепти да кайрылып көколөп жогоруга чыкты. Ал белгисиз канаттуу жолго түшкөндөй болуп, көзгө илешибей сызган бойдон жок болду. Мын-дай эбегейсиз чон канаттууну биринчи корушум. Мен көзгө чоочун эчен айбандарды көргөндөн кийин, мындај жерге жан сактап тургандыгыма таң калгандай болдум. Чынында эле бул жерде жалгыз жан сактап турган мен элем. Асмандан орун алгансып, дүйнө жүзүн бүт көрүп жана эки зоонун ортосунда жашаган мага таң калгансыган, асманда жайнаган мин-миллион жылдыздар турат. Ай да он бешине толгонсуп, капчыгайлуу эки зоонун боорунда кичине тектирчедеги жерде жан сактап турган мага негедир кандай жан элең деген сыйктуу, жарык нурун чачыратып, бийик зоонун башынан чыгып келди. Мен да санаага батып, өзүм-өзүм таң калгандай болуп, жерден таш алдым да, алды жагымда күркүрөп тынымсыз агып жаткан сууга ыргытып, эрмек кылгандай болом.

Бул ким? Кез-кезде оттук ташты бири-бирине уруштуруп, от чыгарып жаркылдаттым. Албетте, менин бир нече айлар, күндер бою эрмек кылуучу эч нерсем да болбоду. Ал гана эмес, адам жүзүн жана өз жүзүмдү да көрө албайм. Кезек-кезек гана агып жаткан булактын тунук жерине барып, суудан өз өнүмдү карайм. Бирок ал суу аркылуу көргөн өз өнүм өзүмө чоочун көрүнгөндөй болот. Албетте, менин өнүмдүн өзгөрүшү да эп боло турган иштердин бири эле, себеби менин чачым өскөн, кийимим жыртылган жана башка табияттын шарты, аба ырайы менин өнүмдү өзгөртүп жиберүүгө себепкер болууга тийиш.

Мен ушундай шарттар менен өзгөрсөм, өзгөрүлгөн чыгармын деген сыйктандым. Кыскасы, таңдын атышы, күндүн батышы бир



күнкүсү бир жылдай болуп тура берди. Бат эле ушул күндөн кутулсам экен деген үмүттө болом. Албетте, 30 күн чамасында менин итим аман болсо, бир кабар жеткирери шексиз.

Эгер бир ай чамасында кайрылып келсе, иттин келишине дагы 25 күнчө убакыт керек. «Балким, кырсык болуп менин итим өлүп калса, анда көрөр күнүм, ичер суум эмне болор экен?» деген терен санаага батып, түнөрүп, тоо башын курчап турган кара булатка мұнумду айткандай болуп, көзүмдү балбылдатып жата бердим. Бир убакта мәримсиз нөшөрлөгөн кара жаан эч тынымсыз төгө баштады.

**Жик.** Бир кезде жаткан ташымдын эки саржандай алыстығынан бир жик ажырап, ураган бойдон сууга күп дей түштү. Таштын айланасындағы эки, үч саржан аянттан башка жер жок. Ошондой коркунучта жатсам да, кандайдыр калын уйкуга кирип кетиптири-мин. Кыскасы, уктасам уйкумда тыңчым жок, ойгонсом ойгоомдо тыңчым жок болуп жаттым. Мен ошондо калын уйку ичинде күндүзү көргөнүмдү түшүмдө көрүп, коркунуч менен көзүмдү ачамын. Көзүмдү ачып, баш көтөрүп обдулган жүрөк, коркок көзүм менен алдыда ағып жаткан чон сууга мойнумду созуп, эки жагымды каранам. Мәримсиз күркүрөгөн чон суу мага жардам берчүдөй көрүнбейт, көпкө узабай эле таң атып, күн ачылып калды.

Козголууга дарман жок, кара таштын үнкүрүнөн мойнумду чыгарып, алды жакка көз жиберип жата бердим.

Бир убакта итимдин дабышы кулагыма угула түштү, башымды көтөрүп, келип кеткен жолун карадым. Чын эле, итим калыбындай зоо боору менен тырмышып келе жатат. Итти көргөндө денем чымырап, эсим ооп, көзүм тунарып, көзүмдөн чыккан жашты же-ним менен аарчыдым.

Итимдин кеткенине бүгүн 20 күн болгон. Ангыча, тектирченин мурунку кулаган чекесине келди да, бери көздөй жүрүүгө жол таба албай, көптөн бери көрбөгөнгө жана мурунку аянттын ураганына, бир кенедей аянтчада жашап турғандығыма боор ооругансып, кыншылап жиберди. Устүндө бир танылчак жүгү бар. Ит жолу жаман жерде буттарын зоо бооруна бекем мадап, коркунучта турат.



**Жардам.** Кандайдыр белгисиз жактан бир дабыш жаныдан пайда боло баштады. Мен ал дабыштын аягына жете албай, кулагымды тосуп туруп калдым. Итим да башын бир чулгуп алып, чыккан үндү көздөй көз жиберип, үрө баштады. Көз жеткис, эки жагы асказоолуу капчыгай адаттагысындай ал чыккан үндү да бириң-эки кылыш, экиленте баштады. Мен ал үндүн кайдан чыккандыгын биле албай тыншаймын, ит ал үндүн кайда экендигин аныктагандай болот. Иттин бет алып үрүшү көз калкып мелмилдеген зоонун чокусун көздөй багытталат. Ангыча таштар урай баштады. Мен ал таштын кулашынан чоку жакта бирөө бардыгын аныктадым.

Ангыча адамдын дабышы кулагыма чалына түштү. Үнкүрдөн башымды чыгарып, карай калдым. Менден 20 метр алыстыкта чынжыр аркылуу ал тоонун баш жагындагылар менен улашкан яшиктин ичинде бир адам мени карай үн салып, сөз айтты.

Ал адамды тааныбайм, белгисиз таштын конулунан баш чыгарып, мени көздөй жылды да:

— Амансынбы, баатыр! — деди.

Мен да таштын конулунан башымды чыгарып амандаштым. Ангыча мен жашап турган чон кара таштын конулуна жакындал келди да, колун сунуп, мени көтөрүп яшигине салды. Мен да ал адам менен көрүшүп кучакташтым. Акырындап жылыш, итимди да ящикке салып алып, бир нече ай бою жатып табият туткунунаң бошоткондой болуп жана менин жанымды алып калган кара таш менен коштошуп, учөөбүз чыга баштадык, зоонун чокусуна жакындал калдык. Ал чокуда менин зоо боорунан чыгышымды күтүп турган үч адам бар экен. Алар да мени менен учурашты. Мен да катамды мойнума алгандай болуп, итиме карап, аны эркелеттим. Албетте, мен белгилүү даражага жетерлик шар менен учсам, мындай коркунчту көрбес элем. Алар да мага таң калышкандай болушат. Итиме айрыкча кубанышат, айбан болсо да алкыш айтышат. Анан болгон окуяны менден танырkap сурай башташты.

Мына менин башымдан откөн окуянын орчундуу жери.



### Суроо.

1. Бала эмнеге кызыккан жана алдына кандай максат койгон?
2. Учурулган үч шардын бири-биринен кандай айырмасы бар?
3. Шардын ылдыйлап тектирчеге конушуна эмне себеп болду?
4. Табияттын туткунунаң бала кантин бошоп чыкты?



### Тапшырма.

«Адамдын кыялышынын ишке ашышы» деген темада ангеме түз.



### Макал.

1. Эр жигитке жетимиш өнер аздык кылат.
2. Жаштык бар жерде жалын бар.
3. Жашында берсис мәннетти, карыганда көрсүн дөөлөттү.


## ИЛИМИЙ-ФАНТАСТИКАЛЫК ЧЫГАРМА ЖӨНҮНДӨ ТУШҮНҮК

Илиний-фантастиканың тарыхы байыркы замандардан баштадат. Бирок анын өзүнчө түр катары калыптанышы Жюль Верндин (1828—1905, француз жазуучусу) ысмына байланыштуу. Ал 65тен ашык илиний-фантастикалык, сатириалык, укмуштуу окуяларга бай роман, повесть, ангемелерди жазган. Анын «Суу асты менен 2000 км», «Капитан Гранттын балдары», «Он беш жашар капитан», «Сырдуу арап» деген чыгармалары кыргыз тилине которулгандыктан, аларды китеңканалардан таап окууга болот. Ал эми кыргыз адабиятында К. Эсенкожоевдин «Саякатчы бала», «Үчүнчү шар», «Родинанын уулу» ангемелери, К. Жантөшевдин «Ашуу ашкан суу» повести илиний-фантастика багытындагы алгачкы туундулардан болуп саналат. Илиний-фантастикалык чыгармалардын милдети — адам баласынын кыялышынан жаралып, келечекте иш жүзүнө ашырууга мүмкүн болгон илиний-техникалык маселелерди көркөм образдар аркылуу сүрөттөө.





## ЭЛ БАШЫНАН ӨТКӨН КҮНДӨР



**Ысак ШАЙБЕКОВ**

(1880—1957)

Атактуу акын Ысак Шайбеков азыркы Кемин районундагы Чоң Кемин айылында туулган. 1916-жылдагы үркүнгө байланыштуу «Кайран эл», «Кайткан эл», «Азган эл» деген чыгармаларын жазган. Акындын ырларынын толук жыйнагы «Кайран эл» деген ат менен 1975-жылы басылып чыккан.

### КАЙРАН ЭЛ

(Кыскартылып алынды)

Айгыр менен атан төө,  
Арык кылды, кайран эл.  
Өлгөн жерде терисин  
Чарык кылды, кайран эл.  
Кара жанын карч уруп,  
Карып калды, кайран эл.



Карангы уйгур тамында,  
Корголоду, кайран эл.  
Баарын берип жан үчүн  
Жорголоду, кайран эл.  
Жазғы жамғыр мойнуна  
Шорголоду, кайран эл.

Жұктөп алып әшекти,  
Жетеледи, кайран эл.  
«Арзан шаар қайда?» — деп,  
Төтөлөдү, кайран эл.  
Карылары баса албай,  
Жөтөлөдү, кайран эл.  
Жаш балдарын мойнуна  
Көтөредү, кайран эл.  
Эртели-кеч дос, жарын  
Көрүшпөдү, кайран эл.  
Чогулушуп өлгөнүн  
Көмүшпөдү, кайран эл.

Бири-биринен адашып,  
Таппай жүрөт, кайран эл.  
Олтурууга бир аймак,  
Батпай жүрөт, кайран эл.  
Бир жерине тынч алып  
Жатпай жүрөт, кайран эл.  
Таяк алса колуна  
Аттай жүрөт, кайран эл.  
Почто менен жиберген  
Каттай жүрөт, кайран эл.  
Жакындарды карабай,  
Жаттай жүрөт, кайран эл.  
Мурункудай тамагын  
Таппай жүрөт, кайран эл.



Казан-аяк, табактар,  
Үйүн сатты, кайран эл.  
Чычырканак казышып,  
Түбүн сатты, кайран эл.  
Кымыз, бозо ачыткан  
Күбүн сатты, кайран эл.  
Тоо-токойдун ичинен  
Дүмүр сатты, кайран эл.  
Үйгө жыйган төшөнчү,  
Жүгүн сатты, кайран эл.  
Нечен көчөт термелүү  
Түрүн сатты, кайран эл.  
Кийимдерин кылалбай  
Жүнүн сатты, кайран эл.

Күмүш чапкан куюшкан,  
Жүгөн сатты, кайран эл.  
Эч нерсени калтыrbай,  
Түгөл сатты, кайран эл.  
Түрдүү-түрдүү көчөттүү  
Шырдак сатты, кайран эл.  
Мал базарга барышып,  
Шыйрак сатты, кайран эл.  
Арзан шыйрак мында — деп,  
Ырдал сатты, кайран эл.  
Актай чийди кызылга  
Чырман сатты, кайран эл.

Көчүп барган жерлерин  
Кымбат кылды, кайран эл.  
Аксы, Турпан байына  
Кызмат кылды, кайран эл.  
Ыңырчак менен көтөрмө,  
Аркан сатты, кайран эл.

Ачкасына чыдабай  
Арзан сатты, кайран эл.  
Кийип турган үстүнө  
Тонун сатты, кайран эл.  
Эч нерсесин калтыrbай  
Сонун сатты, кайран эл.  
Илме менен сайдырган  
Сайма сатты, кайран эл.  
Мал базарга бышырып,  
Жарма сатты, кайран эл.  
Баш кошуп чогуу байыр албай,  
Сайлап жүрөт, кайран эл.  
Азаттыкты эңсешип,  
Зарлап жүрөт, кайран эл.



Үркүн. 1916-жыл.

Эснине тут.

1. «1916-жылдагы көтөрүлүш жалпы элдик көтөрүлүш болгон» (Кыргыз ССР тарыхы, 1-том, 592-бет). Бирок көтөрүлүш женилип калган. Падыша аскерлеринин кысымына туруштук бере албай Кытайга 30 мин түтүн эл качып барган.

2. «Ысак Шайбеков — 1916-жылдагы улуттук-боштондук күймұлынын күбесү. Көтөрүлүштүн ачуу-таттуусун эл менен бирге татышкан акын. Ал көтөрүлүшчүлөр менен ашуусу бийик белде, кунарсыз кытай жеринде чогуу болгон. Анын «Кайран эл» аттуу поэмасы дал ошол жерде жараплан. Анда жалан гана акындын мун-кайгысы, ойтилеги айтылбастаң, өзүнө окшогон миндерген качкындардын турмушу ырдалган. Ошон үчүн «Кайран эл» жазылган кол жазманы жаттап алышып, ооздон-оозго тийгизбей ырдашкан» («Кыргыз элинин оозеки чыгармачылық тарыхынын очерки», 1979, 604-бет).

3. «Кыялдын кыйрын таппай адашкансып,  
Кылчайып Жунуш эми токтоду тык.  
Мунканып ырдан турган кайырчыга:  
Ыр менен журөгүмө кактыныз мык.  
Сиз кимсиз, ыр кимдики өткүр бычак?  
— Мен качкын, ырысқым ыр, жазған Ысак.  
Тан атып, эл жатканча күнүм ушул,  
Алкымдап ачкачылық турат кычап.  
Ушул ыр – жан азыгым, эрмек, тамак,  
Үйларатат, ырдатат да ачат кабак».

(А. Токомбаев. «Тан алдында» романы, 1966,  
281—282-беттер.)



### Тапшырма.

«Кайран элден» окуп билген калайык-калктын турмушу менен бүгүнкү элдин турмушун салыштыр. Өзүнчө жыйынтык чыгар.



**Сагындык ӨМҮРБАЕВ**  
**(1930—1999)**

С. Өмүрбаев Кочкор районундагы Ак-Кудук кыштагында туулган. Жазуучу журтчулукка «Алтын жылдыз» повести, «Телегей», «Бороондуу күндер», «Көк жайык» романдары менен белгилүү.

**ТЕЛЕГЕЙ**

*(Роман)*



Жолоочубуз. Жерге чубалган асмандан бир учундай көгүлтүр асфальт жол күнгө чагылышат. Ушундан түз эле асманга чыгып кетчүдөй «Волга» зымырап учуп барат. Бул капчыгайды биз биринчи ердөп бараткандай, сууга да, тоого да, жыбыт-жылгадагы караган-бутага да кадала карайбыз. «Волга» адырларды тепчиp, адырлар жалп-жалп баракталат. Элдин өмүрүнүн түгөнбөс барагы — тоолор. Китепти ичен окугандай тымтыстыкта бир гана жолоочунун тынчы кетет, уйкусу качкандай чабалактайт. Ал — береги шофёрдун



жанында бараткан улгайган аял. Мунун өнү мага күзгүден көрүнгөн тоолор сыйктанды. Тоонун менгүлүү чокусу — анын буурулчы, тоонун жыбыт-жылгасы — анын бырыштуу мандайы. Тoo өз сүрөтүн буга тарткан. А бул өзүнүн бут өмүр жолун тоого жазган.

Ал тоолордон көзүн алган жок. Тоолордо калган өзүнүн өмүр жолун тоолордон көрүп айтып келатты.

### Ой толгоо.

Баса, романдын калган бөлүгүн окуудан мурда бир нерсени тастыкташ алалы. Бул «Волгада» келаткан улгайган аял ким? Ал Социалисттик Эмгектин Баатыры, мал чарбасына эмгек синирген устат, Баатыр эне, «Кочкор» асыл-тукум чарбасынын баш чабаны Телегей Сагынбаева. Бир нече жолу республиканын Жогорку Кенешине депутат болуп шайлланган ишмер, мээнэткеч, бут кыргыз эли ысымын билген, сыймыкка айланган данктуу инсан. Бирок бул адам мындан сыйга, кадыр-баркка кантит жетишкен? Башына тагдырдын оор соккулары тиidi бекен? Балким, жан кашайткан ал жеткис кыйынчылыктар ага тушукпагандыр. Же жашоого илбирс капитал ак «Волга» менен келгендир. Бак-таалайды кантит жаратты? Кудайдан тиледиби? Же кимдир бирөөлөрдүн жардамы тиidiби? Же баарын чор болгон алаканы менен таптыбы? Женип чыгуунун сыры эмнеде?

Ооба, романды окуп баратып ушул соболдорго да жооп даярда.

### Кыймат<sup>1</sup>

— Апа, ачка болдум.

— Азыр нан бышат. Ангыча айран куюп иче тур.

Айранга деле анча көөнүм чапкан жок. Ысык нан жегим келип, тиги тулганын бутуна жантайып, коломтодогу чокко төшүн тоскон казандагы нандын бат эле бышышын күтүп, кырыман жаткан калыбымда көзүм илинип кетиптири.

Апамдын ачуу чанырганы мени силкинтип алды. Эмне болуп кеткенин билбейм, көзүмдү ачкыча болбой апам шыйрагыман алыш,

<sup>1</sup> Мындай темалар романда жок, алар тишелүү максатка жараша окуу китебинин авторлору тарабынан киргизилди.



тышка жүткүнгөндө, чокоюм сууруулуп колуна кетип, мен ордумда калдым. Ыргып турдум эле, дикилдетип колуман сүйрөп тышка чыкты апам.

Тышта чакчелекей, чуру-чуу, бирин-бирине караган жан жок. Жөө-жалаңдан тоо талаша качып аткан эл, мандай жактан тарсылдаган мылтык...

Көрсө, үркүн тура... Энтендетип мени колуман жетелеген энем кымкуут элдин арасынан чыркырап, атамы чакырып жатты:

— Телегейдин атасы-ы!.. Оо, Телегейдин атасы-ы!

Атам байкүш да бир убакта чакчелекейдин ичинен бизди таап келди. Менден кичүү эки эркек бир тууганымын бирөөнү алдына, бирөөнү артына көтөрүп алган атам энтиге сүйлөдү.

— Бол... бат!.. Элден болунбөй...

Жанталашып тоого жармашкан жөө-жалаң эл. Ар ким колуна илинген унаага колуна илинген эмерегин арта салып, тээ бийик бетке жармашып, бири-биринен жол талашшат. Кийик гана чубап отчү жалама бетте камалган элди, шыкалган көчтү мылтык үнү кууп жетип жатты. Ок эл камалган асканы жаныртып, эл чуркурап жанталашып, сүрдүгүп, ураган жардай каз катар бараткан көч урап, бири-бирин тепсеп кыямат. Тоо бетинен тарбандап учкан жүктүү төө бакырып, үйүрлүү жылкы чуркурап, тобу менен уй өнгүрөп, кой маарап... Оо, азап! Жүктүү төө тетигинде өзүн жетелеген аялды ала кетти. Бала өнөргөн карагер бээчен аял бир чанырып, өзү жетелеген тиги төөнүн буйласы менен кошо кетти төмөн карай. Ошол аялдын колунан топтой ыргыган ымыркайдын ороосу ташка илинип, өзү ошо шагыл ылдый бир тоголок гана таштай тоголонуп чынырып баратты.

Ошол жүктүү төөнүн артында чукул турган күрөн өгүзчөн, куур тончон чалдын өгүзу кулаг п кетип, өзүн жаллп эттире басып калды.

Оо, тиги кызыл уйчан кемпир... Баарыдан да ошо күнкү сыйык мүйүз кызыл уйчан кемпир көзүмөн кетер эмес. Эки баланын бирин өнөрүп, бирин учкаштырып алган кемпир биздин алды жагыбызда бараткан. Баса, ал менин чон энем эмес беле, Итибай чон атамын кемпирли болчу. Оозунан келмеси түшпөй Кудайга жалынып, саруулап бараткан кемпирдин көзүндө чолок жаш, өнү купкуу экенин жана



көргөм: «Жараткан өзүн жар болгойсун?! Жараткан өзүн...» — деп бараткан кемпирдин үнү бир оокумда чарр этип, карай салсам, сыйык мүйүз кызыл уйдун төрт аягы асманды карап, алиги эки бала камгактай учуп төмөн тоголонуп баратыптыр. Кемпирдин элечеги бута атым жерге чубалып, суюк чачы саксайып, ташка жарылган бети кандан, топурактан көрүнбөй, куду сууга агып бараткандай арык колу гана тырбандал, кармап калар нерсе издең кулап баратканын көрүп, мен да чанырып ийдим.

### Сөөгүбүз Турпанда калбаса экен

Беделдин бели... ал менин наристе көзүмдө калган коркунучтуу түшкө окшойт. Окко камалган, туюкка камалган эл менен малдын чуру-чуусу кулагыман кетпей тута боюмду дүркүрөтөт. Анык «Кыяматтын кыл көпүрөсү» — ошол ашуу эле:

Беделди ашпай төө калды,  
Бей-бечара жөө калды.  
Кыядан ашпай төө калды,  
Кыз-келин байкуш жөө калды...

Бедел ашкан азаптуу эл көкүрөгүндөгү арманын ушинтип төгө жүрүштү кийин көпкө. Ээ, ал белде кимдин гана кара чечекейи калбады ошо күнде.

Катаал бел, кыйын кезен биздин элдин көбүн алыш, азын откөрдү Турпан тарапка.

Турпан... Какыраган таштак адырлары арык уйдун кабыргасындай каржайып, купкуу чабы ооруулуу ач карынын эрдиндей кеберсип жаткан ач талаа биздин жангага анча жай эмес, көзгө чоочун да, суук.

Асман кубандап турат. Кубандаган асмандын так өзүнө түстөш тытык купкуу булуту да бороондон куугунтук көрүп, тынымыз удургүйт. Жер да жыланач. Шамал жер кыртышын тытып, жерден көтерүлгөн чан да кубарып, асман да кубарып гана турат.



Мына ушул шамал улуп, чан учкан кубарган талаада эски мурзөлөрдүн бузулган дубалындай бириң-серин бозоргон тамдар көрүнөт. Береги четки жеңирекей боз тамдын жаан жеген дубалы, үстүнө баса жапкан ийри-буйру шилбиси саналат. Шамалга гана шилисисин тосуп, кубарган талааны кайтарган бул там тымтырс. Тамдын үстү гана жабык дебесе, качантан бака мандабай калгандай.

Тышынан ушундай көрүнгөн тамдан да түтүн булайт. Мында да тири жандар турат. Ооба, мында — биз турабыз. Мынабу — астына колго алгыс чом жазданып, үстүнө тамтыгы кеткен тонун жамынып жаткан атам. Анын түсүнен тириүнүн сүлдөрү учуп кеткен. Сейрек сакалы бириңдеп, таноосу кыпчылган, анын көзү ирмелбейт, береги там бурчундагы үлпүлдөгөн отту гана тиктейт. От... топунун түрмөгүндөй гана каланган жылкы тезектин бержагы кароолонуп кулас, аркы бетинен үлдүрөгөн жалын түтүн арасынан аран жылтылдайт. Атамдын өчүп бараган көзү да ошо үлдүрөк жалынды тиктеп турат. Ал жарылган, кеберсиген эрдин ымдал, ууртун ырсайта тамшанып койду:

— Суу... Суу... — анын угулар-угулмаксан гана алсыз үнү чыкты. Оттун табындағы кара күмгандан чети кетик кара чөйчөккө суу куйган мен анын башын жөлөп, жуткуруп турдум.

Анын катарында жаткан апам байкүштүн да сүлдөрү учкан. Чыкый союгү чыгып, көзү ары чарасына кирип кеткен. Ал кынылдап, мунканып, өзүнчө өпкө кагып ыйлап калат. Ал ушул үркүндө өлгөн балдарын жоктойт, ар дайым арылгыс арманын төгөт да турат:

— Оо, чолпондорум! Эки бирдей чолпонум! Адылым кана?! Эдилим кана?! Оо, жараткан! Биз ушу күнгө тушугар таалайсыз белек?! Алар... Менин чолпондорум... ушу... ушу Турпандын какшыган талаасында калмак беле, кокку-й!?

Анан ал алсыз манчаларын зорго көтөрүп, бет алдында сексийип турган менин мандайыма тийгизди:

— Шордуум ай! Бөлөк эл, бетөн жерде... Биз... көз жумсак... се... сенин күнүн не болор экен?! — Ушинткен анын сунулган колу ошо замат шалак этип, кайра өз бооруна түштү. Анын өнү да ачуудары ууртап алгандай тырыша калып, эрди гана кемшендеди. Апамдын айтканы жүрөгүмү канатты, боздоп ийдим:



— Апаа!.. Апаке-е! Антпечи! Мен... мен кантем?! Мен корком! — Менин көз жашымды көргөн ал, өзүн чыйралтты, мага жылмайған болду: — Коркпо жыттоочум. Мен тимеле сени... Кантер... экен деп жатса... Сен... жашық болосун бейм?.. Кудай жакшылығын берип жерге кайтканча... жанымды бек уучтайм... Коркпо.

Ал арық манчалары менен менин көзүмдү сүртүп, менин жашка толгон көзүмдү карап тура берди. Алсыз онтогон атам, баягы эле абалында тиги үлдүрөп өчүп бараткан жалынды тиктеп, так ошо алсыз жалындын үлп учуп кетишинен корккондой көзү кез-кез чон ачыла калат.

Биздин жаман кепеге топ киши кирип келишти. Алардын үстүбашында тамтық жок. Бирок кубарган арық жүздөрүндө кубанычы бар. Босогодон атtagан алар жарыша унчугушту:

- О, кагылайындар, барсынарбы?
- Кудай берип салыптыр, Кудай!
- О, жерге кайтмак болдук, жерге!
- О, сүйүнчү, сүйүнчү!
- Ак падыша тактан кулаптыр!
- Жаны өкмөт болду дейт, айланайын!!!

Биз делдее түштүк. Эне-атам орундарынан обдулушуп, ооздоруна кеп кирбей калды. Алардын үнү оо бир оокумда чыкты:

- Ы... Ыя!? Ыраспы?!
- Оозунарга май... айланайындар!
- Оо, Кудай!.. Ырас эле жерге!.. Тууган жерге кетебизби?!

Көгала сакал арық чал иири шилби таягын калчылдата шилтеп, тура албай жаткан атамын башына келди:

— Алмамбет!.. Алмамбет, кайраттан, башынды көтөр. Өйдө болуп, белинди курчан. Мына эми өлгөндөн калганыбыз эптеп жылалы. Сөөгүбүз ушу Турпандын какшыган чөлүндө калбасын. Эптеп эми берегилерди жерге жеткирип алсак, олжобуз ошо.

...Ушул тоолордун оюнда самсыган эл. Булар жерге кайткан качкындар. Бири-биринен караан үзбөй келаткан алардын оозунда бул:

- Кагылайын тууган жер, кайдасын?!
- Оо, Кудай! Чымындай жанды уучтап, эптеп жетер күн барбы?!



— Киндик кан тамган жердин суусунан татар күн кана!..

Ушул элдин арасында атам, энем үчөөбүз да келатабыз. Баса, биз илkip, элдин эн артындабыз. Таягына сүйөнүп аран гана аяк шилтеген атамы сүйөгөн апам, мен анын аяны менен келебиз.

### Белибизди омкоруп алдык

Калчылдан турган атамдын колу таягынан жылбышып, өзү жыгылып баратты. Атамы жөлөп-таяп отургуган Итибай чал менен апам анын мандайына көчүк басышты. Мен тикемен турам. Бетин жаанга тосуп, карышкан оозун ача онтой дем алган атам энтеге сүйлөдү:

— Жаан... жаанбы?.. Аа... бу... биз... биздин... топурак жытт... жыттанбайт... Биздин жердикиндей эмес... Биздин жер... биздин... топурак... биздин... жаан... башка эмеспи...

Атам мындан артык тилге келе алган жок. Тигинтип, жаандан жүзүн бурган бойдон дым чыкпай калган атамды тегеректегендөр бир чур этип басылды:

— Оо, эсил кайран, бир боорум!

— Оо, эми кайдан көрөйүн, оо, эсил кайран!..

Жансыз атамы тытмалаган апам экөөбүз гана далайга чейин мынабу кара түндү жара чанырып жаттык:

— Атаа, ата-кебай!..

— Аа, азап! Азаптуу күн!.. Жараткан бизди кандай күнгө калтырдын. Оо, бизди кай талаага калтырдын, кокуй-үй?!

Өзү илkip, аран-аран бут шилтеп келатканына карабай, атам бизге бир аска бел тура байкасам. Белибизди омкоруп алдык да, ботодой боздоп жолго чыктык. Апам байкуш тээ атам калган жээки теше карап эчкирет, сыйагы өзөгү ерттөнүп баратса керек.

— О, кургур, кайда калдын?! Эми сенден ажыраган биз байкуш... кай талаадан карга-кузгунга жем болобуз?!

Минтип сендириктей түшкөн апамды жанагы Итибай агабыз сүйөп, кайрат айткан болот:

— Койсончу, балам, кантесин. Береги, баланын эсин чыгарып.



Э, өлгөндүн артынан кошо өлчүбү, кандай кылабыз. Калкка келгенди көрбескө чара барбы? Карабы айлананды. Боору бүтүн ким бар, бу күндө? Үмүтсүз шайтан деген. Үмүт кылалы. Сабыр этели...

Итибайдын айтканына чыйралды бейм, апам көпкө үнсүз келатты. Бирок бир оокумда Итибай экөөбүз сүйөй калгыча болбой үстөмөнүнөн кулап, ошо боюнча ордунан тура алган жок, үнү аран кынылдап чыкты:

— Жы... жыт... тоочумм! Ыйлаба... кайраттуу бол...

Апам дагы бирдемелерди айтат беле, анте албай тунарган көзү менин тиктеген бойдон калды. Мен отко салган чучуктай чыркырап, басып жыгылдым.

— Апа-а... Апа! Мейнетинди алайын апа-ке-е! Мен кантем-е? Менин кайда таштадын, апаке-е??

Минтип канчалык чыркырасам да, апамды тилге келтире албадым. Менин апамдан болө албай айласы кеткен Итибай тигиндей чек түшүп алыш, өзү да өксөп турду:

— Оо, жараткан! Бизди кандай каарына алдын? Калдайган бир айыл кишиден коколой башым калабы, оо, жараткан!..

### Жоолукка түйүлгөн талкан

Апамдын муздаган кекүрөгүн менин жашым жууп, тырбандаган сол колум да ошо замат он колтугундагы төрсөйгөн бирдемеге уруна түштү. Ал баян жоолукка түйүлгөн бир чөйчөк талкан эмес беле. Аа байкуш апам, такыр алдан тайып өзөрүп баратканда гана искең, тандайына салып койгону болбосо, мындан өзү да жарытылуу татчу эмес. Күнде эки маал мага чангыттап берчү.

— Апа, өзүн ичсен, — дегенимне жообу даяр болчу.

— Ичтим айланайын. Мен куруон, менин кабыргам катып калбадыбы. А көрө ушунун жугу үзүлө электе эл караандап алсак. Сени тууган жерге аман жеткирип алсам, олжом ошо. Менин жүрөгүмө деле анча баса бербейт. Уурта, ууртай кой, жыттоочум! — Мага телмире көпкө тунжурап калчу. Мына, эми ошо өз жанынан кечип, мага деп сактаган бир чейчек талканы жашка жууруулуп колтугунда.



Кайсы маал болгонун билбейм. Эсим оогон мен апаман бөлүнбей көпкө жатсам керек. Көзүмдү ача салсам, башым айланып, жер көчөт. Айланам капкарангы, күн батып кеткен тура. Туура жагыман үшкүрүк чыкты, карай салсам, башын жерге саландатып үнкүйгөн Итибай чалдын карааны. Отурган бойдон жаны чыгып кеткенсип, анда кыймыл да, табыш да жок. Менин айланган башым шылк дей түштү, апамын колтугуна кайра кирип жатып алдым. Кайда бармак элем, бөлүнбейм апакемен!

Күн эчак батып кетиптир!..

### Кутурган иттер

Ангыча биздин жаныбыздан ит ыркырап, Итибай ордунан атып туруп, чанырганын уктум:

— О, ай!..

А мен олук болсо да, бар балаадан апамын дени калкалачудай болуп, анын колтугуна башымы катып тырмыша бердим эле, бир кезде Итибайдын колу апамын денесинен мени бөлүп кетти:

— О, куу тумшук! Кутурган итке жем болдук! — Куруган чал мени этегине далдалап, ийри таягын туш-тарапка шилтеп, жан далбаса кылган болот. Иттердин ыркыраганы улам жакындап, жакындамак түгүл, Итибай чалды бурдап кетип жатат. Итибай колундагы жалгыз айбары ийри таягынан да ажырады бейм. Жан курсусун, мени да таштап жиберип, эки колун тарбандатып бакырып калды.

Ошо тушта иттин ыркырагынан арытан кишилердин үнү чыгып, иттер бизден кичине обочолоду. Дагы ичер суубуз бар экен, качындардын тобу бизди иттердин оозунан ажыратты.

### Тууган жер

— Ак-Сай... Ак-Сайыбыз! Чын көрдүкпү Кудай!?

— Бо... болду! Болду эми, олсөк ыраазыбыз!.. — Ушинтип бышактаган кишилердин баарынын көзүндө жаш бар эле. Сүйүнүчтүн жашы менен беттерин жууган кишилер танды тосуп, Ак-Сай



тоолорунун караанын көздөрүндө кармап келе беришти. Булут чөккөн агала тоолордун баштары мунарлайт. Жүрөк элеп-желеп. Апамы көргөнсүйм. Куду апакем алдыман келаткандаи өрөпкүй түштүм. Тээ темөнкү айылдан келаткан апам байкуштун ак жоолугу көрүнчү адегенде алда кайдан. Анан мен, мени ээрчиген эки иним апакеми тосуп жарыша чуркачу эмес белек. Азыр эле учуп жетким бар тиги мунарлаган тоогод.

Саамайымда танкы жел ойноп, сүйүнгөн жүрөгүм тикилдеп келем. Бирок ошо замат жүрөгүм туз куйгандай ачышты, эчкирип ийдим.

«Апаке-е!.. Апаке-бай! Атаке-ем!.. Кайда... кайда калдынар силер?! Мына, биз минтип жерге... а силер... Эл жерге, үйлөрүнө барышат. Менчи?! Мен байкуш кайда барчумун?! Үйүбүз кана?! Атам, апам кана?! Бөбөктөрүм кана?!»

Мына ушуларды өзүмө өзүм айтып, шолоктоп бараттым. Жерсуу, ата-энем, түндүгүнөн түтүн булаган боз үйүбүз — баары көз алдымда. Каракы, биздин үйдүн тутунүнүн жытын! Каракы, апам бышырган нандын жытын!.. Ушул жыт таноому ердөп, көзүмө жер көрүнбөй башым айланып баратты.

Кагылайын тууган жер!.. Сенин момураган асманын өз эле боз үйүбүздүн чамгарагындай, сенин кырка тизилген агала тоолорун өз керегебиздей, тоо башын түнок эткен сенин үлбүрөгөн түрмөк булуутун куду өз үйүбүздүн түтүнүндөй жаны-денибизге жакын эмес беле. Сенин шамалын, сенин топурагындын жытычы... Жазгы көгала майданын, жайкы кара нөшөрүнчү. Ушунун баарына биз кусадарбыз. Ошонун баары бизди күтүп, жол карап турушкандыр?

Мына, Турпандан берки жолду басып, нечен ашуу ашып, тууган жерибизге да жете келдик. Мына, киндик кан тамган жерибиз — кар жатпас кара Кочкорубуз.

...Кочкорго көп аялдай албадык. Эл арасында эптеп мында келгенибиз менен, жансактап кетиш кыйын болчудай. Биз катары келгендин көбү жөө-жаландап Чүй багытына ооп жатканын билдик. Каадалуу киши менен кенешкенсип Итибай чон атам да мага минтти:



— Мында жан сактоо кыйын го, балам? Эптеп Чүй ашпасак болбайт го? Касиетинден айланайын, Чүй багытына эптеп ооп алсак, жан сактарбыз. Нан жыттуу алтын чара эмеспи, Чүй. Мынабу белди ашсак эле кирип барабыз. — Ушинткен чал мага тээ айры өркөч тоолорду көргөздү.

«Нан жыттуу алтын чара...» Чалдын бул сөзүнөн улам мага ошо тоону энкейsek эле чара-чара нан бышып, үйлөргө толуп тургандай көрүндү. Нан жыттанып кетти.

### — Чон ата, суу ууртайсызыбы?

Тоо башына күн кылтыйып, асман чайыттай. Ободо торгой бе-зеп, көк жыбырап, шүүдүрүм жылтылдан жаз баары. Алдыда мел-милдеген кен Чүй талаасы. Чыккан күн менен кошо Бoom капчы-гайынан суурулган Итибай чон атам экөөбүз узунду-кыскалы бо-луп, жүрүп келебиз. Качанкы талаада куураган таштандыны жамы-нып алгандай самтыраган Итибай чон атамын өнү да кийимине түстөшүп кубарган. Көзү онурайып чарасына кирип, жаагы шими-лип, бет сөөгү чыгып, жарылып кеткен эриндери канап турат. Бе-тинен конкойгон мурду гана көрүнүп, сыйдан көгала сакалы ээгин карай сербээт. Анткени менен чон атамын жүзү чыйрак. Көзү тээ алды жакты тиктеп, дегеле демдүү унчугат:

— Ии, баса жүр. Жүрө гой, айланайын Телегейим! — Чон ата-мын үнү менен артынан жете келген менин да эрдим көберсип, саамайым сексейип желге учуп, ичке шыйрагым чилминдейт. Үстүмдө апам байкуштун эски мата кемсели, башымда көрпөсү тақырайган фски тебетей. Антсе да кончулум көтөрүнкү, жүзүм чыйрак.

Көз аран жетер алыста чанкайган каракөк асман көмкөрүлүп, мелмилдеген талаа жатат. Алды жагымды элен карап, чон атама текилдеп жете келип, ашыга сурап жиберем:

— Чон ата!

— Ыя?

— Чүй деген ушул, ээ?

— Ушу балам. Сары өзөн Чүйүн ушу-у!.. Бу биз баратканды Желаргы дейт. Тээ алды жактагы калың бакты көрдүнбү?



— Ии, көрдүм.

— Ошону Ак-Бекет дейт. Бүгүн ошого жете конобуз го.

Сары өзөндү сонуркай карап барам. Бак-шак жамынган алдыда-  
гы кыштак көзүме бир укмуш көрүндү. Жазғы Чүй... Жашыл жи-  
бек жамынган жазғы Чүй эртөн мененки күн нуруна кулпунуп турат.  
Ушу тапта ач-жыланачыбызга кайылбыз, чон атам экөөбүздүн тен  
көнүлүбүз көтерүңкү, мына ушу ажайып Чүй жөнүнөн сүйлөгүбүз  
эле келет:

— Чон ата! — дедим энтиге. — А биз эми ошо тиги Ак-Бекетке  
эле туруп калабызы же андан ары барабызы?

— Ии, балам... биз эми... Кудай аман койсо, жүрүп отуруп тээ  
Бишкек деген жерге барабыз.

— Бишкек? А Бишкек алыспы? Ага канча күнде жетебиз?

— Бишкекеби? — деди чон атам, бир аз ойлоно калып, анан жер  
болжолун өлчөдү. — Бишкекке эми, Куда кааласа, жер кырсыгынан  
сактаса, үч ара конуп жетип калабыз.

— Бишкекке кимкине барабыз? Тууганыбыз барбы?

— Тууганыбыз дейсинбى? Жоо, Бишкек деген чон калаа. Анда  
калк көп. Анда чон улук бар. Бо калктын айтмында, өлгөндөн  
калган биздей кембагалга тан атып, анан ошо Бишкек жактан  
ырайым сәэп жаткан имиш. Ээ, эсенчилик болсо сен экөөбүз да  
жетелешип алып, ошо Бишкектеги улуктарга чейин барабыз.

Сөз арасында тынып, демигип, жөткүрүп аран сүйлөгөн Итибай  
азыр да ыкшып жөтөлүп, таягына сүйөнүп титиреп турду. Даалысы  
түпкүч болуп ийиле, олуп-тирилип жөткүрүп турган Итибайдын алды-  
артына чарк айланган мен өнү бузулуп бараткан чалдын жүзүне  
ачына карап, бирде анын эски малакайын ондоп, бирде тер аккан  
тырыштуу чекесине колумду басып, чың-чың эттим:

— Чон ата!.. Чон ата, суу... ууртайсызыбы?

Чал башын ийкеди. Баш ийкеди да, дал ошо жөтөлгөн калы-  
бында жерге жантая калды. Колундагы баштыгынан алган кетик  
кара чайчөккө суу кармаган мен чалдын мандайында отурам. Анын  
үзүл-кесил демиккени угулат:

— Ата-а... бу... бүгүн... эрте илгерилесек... тиги Ак-Бекетке  
жете конвойт белек... Ошо Ак-Бекет ченде... сенин таежен боло



турган эле... Кап... эң болбогондо ошо таежене жетсек... Бо... өпкө кургуру... менин үстүмөн баскан таш... болду го...

Күн чак түш. Чон атам экөөбүз илкип жолдобуз. Чалда эртен мененки көрүнүштүн бири жок. Өнү чөптөй. Демигип, энтигип, таягына сүйөнүп аран гана аяк шилтеп келет. Чилминдеген мен анын колтугуунан сүйөп, шаштым кетет:

— Чон ата! Тээ алдыда бак... Чон ата, ошо бакка жетип тынсак?.. Азыр безгек болуп бараткандай титиреген чал ошо алды жактагы бакка жүзүн бурду эле, бирок анын тунарган көзү эч нерсе көрө албагандай. Демиккен, калтыраган анын кырылдаган үнү угулду:

— Ба... балам... де...мим... кыс... кысылып баратат. А... Телегийим... демим кысылып... сыйагы... мен ил... илгерилей ала албайм го. Дар... дарман жок...а көрө өз... өзүн...

Жол четине чыгып, таягына салмагын салып кочүк басып, аナン чыканактай кеткен Итибай жанагыдан жаман ыкшып жеткүрүп, өпкө кагып солкулдап жатты.

### Апама окшош болду бекен?

Кашка жолдун бою. Жол таманында серейип жалгыз турам. Ийри-буйру чубап таштаган боз аркандай тээ батышты карай созулуп жаткан жолдон көзүмү албай дел болуп турам.

Мына, карагандан-карманган Итибай чон атаман да айрылдым. Эми кандай кылчумун?.. Кайда гана баш калкалачумун?! Жок дегенде чон атам айткан Бишкекке жетип же тиги Ак-Бекеттеги таежеми таап алсам эмне. Эми ушу жол менен жүрүп отурсам...

Ййламсырап, жалгызырап, айланага чочуркай карадым. Учу көрүнбөс жол жатат. Жол кулач уруп баратып, тээ мунарыктаган талаага сицип жоголо түштөт. Кенгиреп нес болуп турган калыбымда арт жагымды кылчак карадым. Тетигинде бир атчан келатат. Жалгызырап турган жаным киши караанын көргөнгө жандана түштүм да, серейген саамаймы бир сылап алып, мына ошол атчандан көз айрыган жокмун.



Атчан бута атым келип калды, аял экен. Чон курсак тору бээ минип, куржун салынган, кара баркут тыштаган кара көрпө ичик кийип, кызыл шалы жоолукту баса салынып алыштыр.

Азыр эле бир самоор чайды жеке ичип аттангансып, тердеп турат. Селейип жолдо жалгыз турган менден ал да козүн албай карап келет. Качан гана жанымга келгенде тизгин тартып минтип сурады:

— Ии, кайда барагасын, кызым? — Атчан аялды бир карап, анан өз колумун салаасын укалап тура бердим. Эмне дээримди биле албадым. Мандайымда турган атчан аял мени бир чети таныркай карап, бир чети чочулады көрүнөт. Айдай талаада ат ўркүтчүдөй жалгыз турсам, бу соо эмес деди го, атын камчыланып ото бермек болду. Мен ошондо гана тилге кирип, тигинден шаша сурап жибердим:

— Апа, бу... ушу тегеректе айыл барбы? — Аял менин өнүмө кайра да кадала караган сон, кайра өзүмөн сурады:

— Ии, бар... кайсы айылга барат элэн? Деги өзүн кайдан келатасын? — Мен бу суроого токтогон жокмун:

— Тиги, Турпандан келатам, апа. — Бул аял жанагыдан бетер таныркап, атүгүл саал чочулап унчукту:

— Турпандан?.. Ой... ошо Турпандан жалгыз келатасынбы? Ата-энен кайда деги?

— Ата-энем өлүп калды. Жетиммин...

— Жетиммин? Деги өзүн кайсы айылдан, кимдин кызысын?

— Айылыбыз тиги... Кочкордо болчу. Өзүм Алмамбет дегендин кызы болом. Анан ушу Чүйдө Ак-Бекет деген жerde таежем бар экен.

— Ыя-ая?! Ой сен, ошо Кочкордогу азық Алмамбеттин кызы болсон, анда бул эле биздин Сууранын... Ооба, ооба. Анда эле сенин таежен ошо биздин Ак-Бекеттеги Каптагайдын катыны Суура тура. Аа, шордуу жетим!.. Кел учкаш, сени ошо таежене табыштайын.

Атчан аялдын колун алыш, чап учкаша калган мен өлгөнүм тирилгендөй күдүндөп бараттым: «Көрөр күнүм бар экен, ээ Кудай! Талаада калганда, минтип таежеме жолукмак болдум ээ? Деги ал таежем апама окшош болду бекен ыя? Апама окшош боорукердир?»

## Албарсты

Ээн талаадан бөлүнгөн биз бат эле кыштак араладык. Мени учкаштырган бээчен аял бир дүпүйгөн бактын түбүндөгү үйдүн алдына келип токтой калды да, үй жакка үн салды:

— Э, Суура! Уй, Суура... Ботом барсыңбы? — Үндү улап чыга калган күпчөктөй кара аялды көрдүм. Мен издең келаткан таежем ушу го деп болжолдодум. Бирок менин апама же өнү-түсү, же тулкубою окшобойт. Түүлгөн кабагын жазбай кишини көзүнүн төбөсү менен караган, эрди түйрүк, ыткыйган семиз кара аял экен. Апам байкүш болсо кыржыйган арык, керсары, кабагы жарык аял эмес беле.

Учурашуудан мурда тигил аялды суракка алды:

— Ботом, сен кайдан келатасын? Артындағы албарстыны кайдан таап алгансың? — Муну укканды, чуркап баратып таманыматикенек киргендей болду, эрдими кесе тиштеп, жикиреे түштүм.

— Алкынбай коё турчу ботом! — деди мени учкаштырган аял. — Аナン ала качман бар. Албарсты эмес эле, бул өзүндүн эжендин кызы экен ботом. Мен тиги Боролдойдогу төркүндөрүмө барып келатсам... — деп келаткан сөзүн дагы жулуп алды оозунан:

— Коё турчу ой, Боролдоюнду... А кайсы эжемди айтасын? — Шыйрагымды куржундун астына каткан бойдон, өзүмү учкаштырган аялдын аркасына далдаланып мен турам, учкашкан калбыымда. Бизди түшкүлө деп, кыргызча жайга келүүнү унуткансыган тиги таеже мени чочуркай карап, берки аялдын сөзүн тыншоодо:

— «Кайсы эжем?» дейсин, сен тиги кочкорлук азыктын кызы-сыңбы?! — деди берки аял да бир аз чыйрыга.

— Ооба, азык болгондо эле, анын баары мага теркүн болобу?!

— Капырай, сөзгө бир конок берсен боло? Ой, ошо тиги Кочкордун Ак-Жарында азык Алмамбет деген жездем бар деп өзүн эле айтчу эмес белен? Ошо айтканың менин кулагымда калыптыр. Мынабу кыз ошо сенин Алмамбет жездендин кызы экен ботом. Ушу Ак-Бекетте бир таежем бар эле деп жолдо туруптур бечара. Аナン соопчулук эмеспи, сенин дайыныны билип туруп, талаага таштап кел-



сем деги кишиликке жатабы. Сага жеткирейин деп учкаштыра келбедимби.

Ушу тапта мени бүшүркөй карап турган аял оо бир оокумда барып шыпшынып, кейип-кепчий кетти:

— Аа шордуу! Бу баягы менин шордуу эжемин кызы тура. Ой сен... — деп эми мага чындал бурулду таежем. — Сен Калбунун кызысыныбы?

Мен ашыга башымы ийкедим. Кантсе да энемин атын атаган бул таежеме саал ичим жылый түштү. Ошо түшө элегимде мени кантип бу Чүйгө келип калганымды, эне-атам кайда калганын терип сурап жиберди. Мен баарын төкпөй сайрап турдум бая учкашкан калыбымда. Мени алыш келген аял арачы болду ушул азыр да:

— Ботом, деги түшүрүп туруп, анан суракка алсан боло байкүштү.

— Түш, шордуу! — деди ошондо гана эстеген таежем. — Мунун энесин көрбөгөнүм да көп болгон. А кургур да калың алааматка кеткен тура. Өлгөндөн калган шордуум!.. — деген ал улутунуп алды.

— Эми сени кимге кор кылайын. Өз колумда бол. Эптең колумда турсан анан...

### Таеже

Бактын түбүндө боз үй. Боз үйдөн обочо эки тестиер бала чикит чаап ойноп жатышат. Боз үйдүн эшик алдында сексейген мен кир жууп отурам. Устү-башым салбырап, өнүм керсары. Кирпигим батташып, уйкудан калган көзүм ачышып, башым кенгирейт. Сөөгүм сайгылашып ооруп турат. Тумоолосом керек, чыйрыгып жаным жер тартат. Кир жуушка тээ түн ортосунан туруп кам көргөм: тигинден аркы сайдан канча чака суу ташып, аны чон казандарга жылытып, отунду болсо кечээ кечке термелеп жүрүп, үйүп алганмын.

Чон тепшиге чыланган кирди жанымдын бардыгынча мыжыгып, жан алакетке түшүп сыгып, колумдагы чойчөктөй кара са-



мындан тегиз сүйкөп алып буркулдаган көбүккө көмүлүп отурам. Көлдорумдун кесигине кара самын тийип, көзүмдөн ачуу жаш агат. Катуу мыжыккан кирим менен кошо тепшиге башым кире түшүп эпендейм.

Ушу тапта үйдөн толгон кир кучактап таежем чыкты да, аны мени карай лап эттире таштады эле, кирдин бир чети мени басып калды. Адатынча заарын бетине алган таяжем мага акырандай кетти:

— Курулай шапшый бербей... катуу сыгып, таза жуу! Бол, батыраак жууп жай да, отунга бар! Кечээ кечке алган отунун мына, бүтө жаздал калыптыр. Э, өзүн да бир бүрүшкөн жарыбагысын!..

Менде үн-соз жок. Таежемин үнү чыкканда, ал жыга чапчудай жалтанып кетчү болдум. Кээде жөндөн-жөн эле колум менен башымы калкалай коём да, бүрүшө калам. Азыр да ошенте калдым керунот, таежем баягыдан бетер зиркилдеп коё берди:

— Ий, ыраны суук өлүгүндү көрөйүн итирейген! Бу эмне итирендейт? Үй-жайымдын кутун учурган өлүк гана тиригинди көрөйүндү жана Кулдубайдын дөөпөрөсү таап келе салбадыбы жолдон! Ушу келгени үйүмдүн куту учту! Айдап ийейин дейм, дагы элден...

Мени карай мына ушинтип бууракандап алган таежем үйүнө кирип кетти да, оо бир оокумдан кийин бойго жеткен кызын ээрчитип, тегеле айттачудай жасанып алып үйдөн чыгышты да, кайра бир сыйра кекетип-мокотуп алган сон, жүрүп кетиши:

— Ай, сексейген эме! Биз айылга кеттик. Көрүп турасынбы? Үйгө, балдарга көз бол. Сууну ташып, отундан үйүп кой, уктунбу?! Аナン дагы телмирип отуруп алчу элен, жер карама өлүгүндү!..

### Эки жубарымбек

Жан алакетке түшүп кир жууп, жууган киримди шаша сыгып, жайып жатам. Улам жууган, улам жайган киримди улам топуракка оонатып, аны коргойм деп чайылдаган менен өзүмдү кошо топуракка оонатып чачымдан толгоп, жыга тартып, жытанач балтырга, такымга чыбык менен чапкылай качкан эки жубарымбек. Жедеп жаным ачыды. Дегеле ушуладан келгенди көрөйүн деп, чачымды



саксайткан бойдон ордумдан атып тура калып, артыма бурула бергенимде бирдемеге чалынып чалкаман кетип, тиги экөө мени карап каткырып турушту. Билегимен кан жая берди. Артыма тулга коюп коюшкан экен. Билегими тулганын буту жарып кетиптири. Билегим го билек, ичими жарып кетсе не болмок. Көз ирмемге ушул оюма келип, жараатымын женил болгонуна канимет кылып, ал эми эртеден бери жууп алган кирим бүт бойдон гана топуракка оонап калганын көрүп ызаланам. Ызаланганды кыларым эмне?.. Мунун баарын кылган эки бала үйдү айланана чуркап каткырып, мени эликтеп жүрүшөт. «Алы жетпеген акыретчил» дегендей, мен да ыйлактап тигилерге соөмөй кеседим:

— А... ар-рам гана чечектер! Силерди карап тургула! Таежем... таежем айылдан келгенде... сильерди кар-рап тур!..

Балдар менин тилимди туурап, ансайын эликтешти:

— Айта бер! Айта бер! Ал сенин таежен әмес. Биздин апабыз. А сенчи ээ? Сен... сен биздин малайбызысын! Малай кызысын.

Күн батып, күүгүм кирди. Кызы менен айылга кеткен таежем келди. Боз үйдө от балбылдап, казандан буу чыгат. От калап, казан кармаган мен күйпектөп, коломто жанында жүрөм. Жана мага кордук көргөзгөн эки бала төрдө чүкө өкчөп отурушат. Ошо балдарды бир карап алдым да, мен таежеме мына бүгүнкү көргөн ызамды айтып отурдум:

— Таеже... тиги сильер жокто балдар кир жуудурбай, чачымы жулуп, анан...

Не кылса таежем мага болушат го деген үмүттө элем. Андай болгон жок, ал мени бир акшыя карап алды да, кайра өзүмдү жекирди:

— Ие! Эркек бала деген ошо. «Эркек баланы туурап кыз колуна сиет» болбой жөн жүрбөйсүнбү. Кыз башын менен тен ата болгон жүрессүнбү аларга?!

Мына ушуну уккан тигил экөөнүн кыбасы канды белем. Мени баягыдан бетер эликтеп, бети-башын кыйшандатып, тилин бултандатып, колдору менен уят нерсени туурап жиберишти. Ал экөө түгүл, мына таежем менен айылдан келген анын бойго жеткен кызы да мага асылып жатып калбаспы:



— Ушу тамак ичип атканда жүрөгүм айланат тимеле! Оозуна толтуруп алып чалпылдатып чайнайт экен, ары карап ичсінчи, мындан кийин кишинин кускусун келтирбей.

Муну угуп турган таежем мени жанагыдан бетер жекире карап, кызын коштоп салды:

— Бу бетпак, ата-энесин ошондоюнан жуткан да. Бирөө колунан суура каччудай аякты бекем басып алат тура. Өлчөсү өзүне!

Таежемден муну уккан анын балдары өзүм эмес, колу-бутуман өйде жерип, оозуна келгенди айтып кордой беришчү болду:

— Согончогун, согончогун карасаң чыгып турат! — Минткен алар жаман чокоюман чыгып турган согончогумду да жайына койбай сабоо, таяк менен сайгылашат. Ошо калыбымда отун-сууга кетем. Сайдын чычырканагын аралап отун алганда, кордукту мына ошондо көрөм. Таежемин тилинен артық уугам, жыртық чокойдон кирген чычырканактын тикенине. Таманымды тепчиген теменедей тикен көзүмдөн кан аралаш жаш алат. Эрдимди кесе тиштеп, калтырап отура калам. Ой, таманымша ширеген тикен ай! Көзүмдөн кан ағып, аран гана бүжүндөп жортом. Таежемин заар үнү: «Отунга бар!» дегенде, «тикенге бар» — дегендей угулчу болду. Түн баласында уйкуга көз ирмей албайм. Тикен ширеген таманым лукулдатып, сөөгүм сайгылашып, ичим кабышып ачка. Ошол абалымда далайга солуктап ыйлап жатам да, бир оокумда көзүм илинет. Жаны гана көзүм илингендө, таежемин заар үнү ордуман силкип тургузат:

— Ой, көзүн аккыр! Тур, суу алып кел, отунга жөнө. — Отун-сууга барганда, ири алды менен чын сырдашым өзүмүн көз жашым. Бар күчүмү көз жашыман чыгарып, бар сырымы көз жашыма айтам.

Киши көрбес бадалдын түбүнө отуруп, же кабакка кирип алып чарчаганча ыйлайм. Ээн жерде ичимен бугум чыкканча бакырам:

— Куда-ай! Оо, Куда-ай! Мынча эмне кор кылдың мени? Апа-а, апакебай!.. мени... ушу мени эмне ала жатпадың экен?!

Ушинтип бакырганда ичимди жарып кеткени турган мун бир аз бөксөрүп, кара буум чыгат, бир аз женилдене түшөм.

Женилденгени курусун, үйгө башбаксам кайра баягы. Булар баскан-турганыман кыйкым таап, мени андып гана турушат:

— Карасан, апа, Телегей дагы ыйлап алыштыр, карасан.



Таежем аямақ түгүл баяғыдан бетер алкына кетет:

— Ыйласа көзүнө ак түшсүн. Саксайган каракчы. Ушундайынан ата-энесин катар жуткан да. Курган ата-энем мени менен кошо тил угуп, таяк жеп, экөө тен таежемдин оозунда. Куду мен бир желмогуздугумдан ал экөөнү тен катар жеп алгандай менден бөлөк бу жер үстүндө жетим жоктой, ызгаардын баары мага келип урунат. Кээде өзүмөн-өзүм да чочулайм, мүчөм адамдан башка бир жаланкычтай го деп тулку-боюмdu карап чыгам да, таң калам. Жок, анча деле адам коркчудай эмесмин. Аナン эмне мынча жек көрүнөм ыя, буларга? Арман ай, жек көрүнүп жүрүп өтөмбү?

### Сенин шыйрагыңды жагамбы?

Жаз келатат. Кен Чүйдүн керилген талаасы жаз мээрине мемирип жатат. Алыстан бұлқұлдөп закым жүрүп, тәэ узун тилке бойлогон сокочулар жүрөт. Безеген торгой асман мелжиген бийиктен топчудай көрүнүп, канаты лепилдейт.

Ушул талаада жалғыз келатам. Өткөн жазда келгем мында, мына эми да жаз. Таежемкинде бир жыл болупмун. Боюм саал чонойгону болбосо, үстү-башымда әч өзгөрүү жок. Колтугумда боз көтермө, колумда чот, үстүмдө тамтыгы кеткен чолок боз таар кемсел. Бул да таежемин кичи әрекек баласынын эскиси. Бутумдагы чолчайгон чо-кайдун жыртык согончогунаң баскан сайын чан буркулдайт. Асмандан ачык тийген күнгө, талаага суктана карадым, арыз-мунуму асманга, күнгө, талаага дагы бир айткым келди:

— Мына таежемкине келгеним жыл маалы болуптур. Он алтында келгем, быйыл туура он жетидемин. Ооба, он жети... Он жетиге мен азап менен алпурушуп, күйүткө, ызага уугуп чыктым го. Он жети деген ушу беле?? Он жетидеги айылдын кыздары куду береги адырдын кызгалдагындай адамдын көз жоосун алыш турушат. Бир Үйдүн әркеси, ата-эненин ардагы, көзгө басар кызыл-тазылды кийгөн мына ошо он жети жаштагы кыздар — менин курбуларым. Менинчи? Менин он жетиге чыгып тапканым: уу тил, жонума тиер таяк... Бой тарткан кызы болуп, кишинин көз жоосун алмак түгүл киши көзүнө көрүнүүдөн корунам, тоногон тайлактай боюмду



жашырам элден. Кара туурдук бутумду жаман чокойдон чыгарбай, чор басып кесилген колдорумду чолок жениме каткан болом. Же аларды жашырар женим болсочу. Манчамы жашырсам, тикенекке тытылып канаган, топуракка кесилип туурулган билегим чыгып турат. Женим жыртык да, чолок да эмеспи. Бу таар кемселди (жана да айткам) таежем былтыр келгенде кийгизген, өз кичи эркегинин эскиси экен.

Мына мен айдай талаада жүрсөм да, алкынган таежемин ачуу үнү кулагымда, көзүнүн чаары чыгып мандайымда турганы-турган:

— «Уу... Саксайган шүмшүк!» Арам, мунун бутунда көзү бар көрүнет. Карасан кечээ кийген чокоюн! (Былтыркыны кечээ дейт.) Ботом, чыканагында тиши барбы? Баланын жапжаны кемселин... Тур ой, жөнө отунга. Кечинде сенин шыйрагынды жагамбы?!»

Башымды жууп ала койсомбу деп, шаша суу жылтып жаткам. Мына жаны гана тамызган от өчтү да, таежемин буйругун алыш, ызгаарын жонума көтөрүп, талаага отунга келатпаймынбы. Мейли, кайра ошо ачуу тилден бир аз жаным тынып, эс алайын. А көрө зарымды ээн талаага айтып, бугумду бир чыгарып алайын. Менин бугумду угар да, уга жүргөн да ошо ээн талаа эмеспи.

Күндөн көзүмдү жүлжүйтүп, асманды тиктедим. Көз мелжиген бийикте безеген торгой бар. Ал тээ алда кайдан топчудай гана көрүнүп, кымындай канаты лепилдейт.

Торгой... Торгойдун үнү ай! Бая үркүндөн мурун биз тиги Кочкордо экенде да мына так ушинтип сайрачу...

### Торгойдун жумурткасы

Ушул азыр алыста калган Кочкор, эне-атам, былдыр тили бар бөбөктөрүм көз алдыма келе калып, кирпигимен ачуу жаш ирмелди.

...Эки бөбөгүм бир күнү ойноп жүрүшүп, талаадан торгойдун төрт жумурткасын таап келишиштири. Чак түш болчу ушундай. Эки бала тен тыштан кыйкыра, сүйүнчүлөй киришти:

— Апаке-е! Апа-а, мына-а!

Бирдемеге алаксып отурган апам кылчайгыча болушкан жок, экөө тен алаканынан экиден төрт жумуртка көргөзүштү:



— Апа-а, карачы, жумуртка таап алдык!

— Ооба, сен тапкан жоксун, мен таптым!

Тигил экөөнүн алаканындагы окшош чаар жумуртканы көргөн апам секирип кетти:

— Иий, арамдар! Кайдан алдынар аны?! Торгойдуку тура. Кокуй, салгыла ордуна апарып. Ал — ыйык. Каргап салат катыгүн!

Муну уккан балдар элендей түштү да, кайра сурапты апаман:

— А ыйык деген эмне?

— Апа дейм, ал эмне деп каргайт?

Апам байкуш бала кагып көргөн эмес, алардын ою менен болчу. Торгойдун ыйык экенин жай баян этип, анан кантит каргарын айтып берди.

— Эне-атанарды жутуп, жетим калгыла деп каргайт. Анан бу жумуртканы сындырган бала жетим калат. Силердей балапандар чыгат бу жумурткалардан. Апарып сала койгула ордуна. Уясы кайда экенин билесинерби?

— «Билебиз! Билебиз!» — деп жарыша айткан экөө кайра жөнөштү. Бирок... ашыгып бараткан эмелер жолдо мұдүрүлүп, жарып алышыптыр. Алакандарын ачтырып көргөн апам билип койду сындырганын. Кымындай алакандарында жумуртканын сарысы катып калыптыр. Ошого апам байкуш катуу кейиди:

— Ата-а, бекер убалына калдынар ээ! Кур уясын баскан торгой-го кыйын болду го, кап!.. Үчөөнөр түгүл чегиле злек кезде силердин бирөөнөрдөн ажырасам менин күнүм не болмок?.. — деп өзүнчө кабаарыган апам айтарын айтып алыш, кайра өзу чочуп кетти:

— Койчу-у, айланайын. Анын жүзүн ары кылсын...

Апамдын айтканын угуп турган балдар бирин-бири карап, кулуоп унчугушпайт. Ушундан кийин менин оюмдан баягы төрт жумуртка кетпей койду. Апам же атам кичине эле башым ай дей калса, коркуп кетчүмүн:

«Жарыбагырлар, торгойдун жумурткасын жарып... Эми жетим карабай элек?...»

Азыр дагы тиги ободогу торгойдон улам ошо жумурткалар көз алдыма келе түшүп, эне-атаман эрте айрылганымы ошо жумурткалардан көрөм.



(Телегей өзү тендуу Дүйшёнаалы менен баш кошуп, таежесиникинен качып кетет. Кайнененин каардуу мамилесин башынан кечирет. Күйөөсү менен шаа мүйүз өгүздөрдү сокого чегип, жер айдашат. Көгала муруту калкайган Алексей деген орус адамы менен ынак мамиледе болушат. Балалуу болуп, бешик той өткөрүштөт. Ага «Кайран эл» деген ырдын автору Ысаак Шайбеков катышат. Денеси олбурлуу, көзү бадырайган кең таноо киши экен дайт.

Ал төгүп ырдап, эл башынан өткөргөн оор мүшкүлдөрдү айта келет да, баары өтүп эми эл бактысын таап отурганын сайрайт. Аナン ырын: «Бактылуу күндө туулган,

Баланын аты болсун Бактыгул» —

деп аяктайт. Отургандар дуулдап сүрөп кетет. Ошентип, Телегей менен Дүйшёнаалынын тун уулунун аты Бактыгул коюлат. Кийин Кочкорго көчүп келишет. Алексейдин жардамы менен жаны уюшулган чарбанын коун Телегей өткөрүп алат. Дүйшёнаалы трактордун окуусун бүтүп келип, жер айдайт. Арадан дагы уч-төрт жыл өттөт. Телегейге кыргыз жерине жаныдан алыйнып келинген жибек жүндүү «алтын сойкө» — 600 баш меринос койлорду өткөрүп беришет. Түшүнбөгөндөр: «Башы гана койго окшош келип, калган тулкусу куду чочконун өзү дайт», — деп дүнкүлдөштөт. Кастан көргөндөн кийин гана жүндөн көзү көрүнбөй күржүйгөн мериносторго ыраазы болуп, курман болгон Алексейдин баласы Васьканы багып алыш, чон адамгерчилик кылат. Улуу Ата Мекендик согуш башталганды да, Телегей чууруган кызыл чиедей балдары менен кой артында болот.)

### Ак бото

Боз ингеним комдолуу. Жаныбарым ары картан, ары бооз болсо да, ошо күч берди быйыл. Тоонун башынан отун-сүү тарткан, көчсөм жүк артикан арабам да ошол, минип алсам арыбас атым да ошол. Андан башка өйдө тартар унаам барбы?

Күндүз боз ингенимди минип, кой артынан кеткенде, эмчектеги баланы кошо ала жүрчү болдум. А түгүл жаш туучу койлорду да жайытка ала кетем. Короого калтырууга көнүлүм тынбайт. Жаш козулардын жылуу бешиги даяр жанымда. Каптын кулагынан жумшак кыкты дайым тендене жүрөм, антпесе болобу, жазғы суук боруна өткөн козу он табабы?..



Ошентип, бешикке бөлөнгөн баламы бир жагыма, кептагы жумшак кыкка бөлөнгөн козуларымы бир жагыма тенденциј алсам, боз ингеним калкамандап дегеле кой, көңүлүм шадан.

Түндө боз ингеним ботолоду. Ал энесиндей эмес, жұнұ чүштөдөй сүт бото экен. Тайрайган жаныбарым, не бутун жыя албай, не өйдө турғанды коюп, абалы чөгө албайт турға. Бала да! Бу да жарықчылыкка жаны келген бала!

Аман көз жарып алғанына курсант болгондой энеси жаныбар да узун мойнун имерип улам жыттап... Өзү мынча ачкан ороодой бөксөрө түшкөнүң да, алда канча алдан тая түшкөнүң да кайыл болғон боз инген менден бетер бала жытына мас белем, мулук кулагын түрүп, айланасын карайт да, мойнун артылта келип, ак ботосун улам жыттайт. Анын боюн балкытып, аны магдыраткан ошо тиги ак ботосунун жыты...

Бу күнү менин балдарым да үйрү тобу менен жаныман чыккысы жок.

- Эй, көзүн карасан, көзүн!
- Өркөчүн карасан!
- Көзүн, көзүн. Мени карап турат!
- Ооба сага, мени карап турат!
- Ак бото меники, ээ, апа?
- Ооба, меники!

Мен да бу тапта ак ботону оозантканы жүрүп, балдарымын талашын ачам:

- Бото баарыңардыкы, балапандарым, ии, баарыңардыкы.

Кечергө арабабыз, минерге атыбыз Боз инген экенин билесинер. Ал үйдүн жанында жатканда, камсызыбыз. Жайкысын күнүгө көчсөк да, зааркану жок. Чөккөн төөгө эмне, жүк оор болсо да балдарым менен тырмандап көтөрүп коюуга жарайм. Қыскасы, киши көзүңе карабай артып алам. Кайсы оор жүк болсун, томогодой отор үй, бир-бир салым төшөнчү, өзүбүздөн ашпаган казан-аяктан бөлөк эмне.

Демейде Боз ингенге жүгүбүздү арткан сон, өзүн гана кө ё берсек, тилмер эмдей кой алдына түшүп, көч баштап кете берчү. Бирок



өгүнү бирөө көзгө чаап жиберген экен, он көзү кашайып калды. Ошондон кийин жаныбарым жетекте. Баягыдай көч алдына бош коё бербей, өзү да жол тандап темтендеп, кээде жаза басат. Майып теөгө кабыргам кайышып, өзүм бир мүчөмөн ажырап кор болуп тургандай жаным кашаят.

Мына бүгүн да жайлоого көчүп баратбыз. Сокур төөгө үй-тиричилики жүктөп туруп, жүк үстүндөгү чамгарактын арасына жөжүрөгөн үч чүрпемдү отургузуп, таңып койгом. Уядан оозун ачкан сарбашыл балапандарга окшогон аларым, чамгарак конулунда беттери албырып тердеп да, күнгө талыкшып уктап да барат. Бешиктегимди бери көлөкө жагына арткам. Тан күнү төөгө артылып жүргөн аным, жедеп төөнүн басыгына көнгөн белем, курсагы ток болсо, кечке бир чың этпейт. Деле менин балдарым баш-күнүнөн ошо, айыл-апа да тамшанып:

— Капырай, Телегей, деле сенин балдарынын чың эткен үнүн укпайбыз. Анык жалгыз бойдун балдары.

— Кеп бала баштуу болот туря.

— Ал бекер кеп, — деп тигинин кебин жактырбагандар да чыкчу.

— Андай баштуу көп баланы көргүн келсе, тиги Борукчунукуна кирип көрчү, балдары сени тытып жесин! Баланын көп-азында эмес, тарбиясында го. Айыл-апанын бул айтканын уккана, өзүм да балдарыма ыраазы болом. Жүктүү төөнү улуу кызыма жетелетип, адатынча алдыга салгам да, өзүм артта, берки тестиерлерим менен кой айдап келем. Короолуу кой короосу менен төөнү кара тутарын билем. Күнү жайытта, түнү короодо, көчкөндө алдыда жүрүп, жедеп ага жытыгып алган тура калың кой.

Коюм чуркурап артта. Ажарым жетелеп бараткан төө кээде калпыс басып, сүрдүгүп барып онолот. Өзү көмөлөнүп кетерине карбай, ошондо да арттагы Ак ботосуна кылчая буркурап жиберет. Оу, бала ой! Ак бото биртике кийиндей калса, баспай тартынып.

Өз энеси Боз инген түгүл Ак ботого балдарымын ынагын айта көрбө. Алы келсе аны жер бастырбай көтөрүп алгылары бар. Күнчүлүк жерге өздөрү жөө баратканы менен жумуш жок:

— Апа, Ак бото чарчады го?



— Буту ооругандыр?  
— Ооба, тердеди ээ, апа?

Чүрпөлөрүмдүн чулдуруна бир эсे күлкүм келсе, бир эсе канырыгым түтөйт. Атан көрү десенчи. Бейкут күндөр болсо, биз минтип жөө жүрөт белек? Кур дегенде чүрпөлөрүмө мингич берет эле го. Кенедей эмелер соругуп кетер бекен?

Ошентип, борбую ката элек балдарымы аяйм да, төөнүн аяны менен жай жүрөм. Кеч кирерин күтпөй, малга жайллуу жерге коно берем. Ошентип, өзгө малчылар жете кончу жерге мен үч конуп жетем.

Бул жолу да ошенттик. Жолго үч конуп, төртүнчү күнү чак түштө жылдагы жайлообузга келдик. Качантан бери көздөн учкан өз үйү, өлөн төшөгүнө жеткендей, балдарым туланга эт-бетинен кулас, оюкырынан ала салууда. Кара көк тартып, сапырылган туландын салкыны ай, жыты ай! Балдар түгүл, балдардын энеси мен да ою-кырыман оонай берсем сонунум таркар эмес. Жайлоо туланын, жайлоо жытын биз түгүл мал да сагынып калган белем? Койдун чурулдагы теребелди терметип, жабыша калып оттоп, кой түгүл төө да жүгү менен чарчаганын унутуп, жерден башын албай, калын көбүргөндү бартылдатып...

Бир гана Ак бото бу конушка, теребелге чочуркай карап, чейчектөй мөлтүр кара көзүн жайната энесин шынарлап, оттогусу да, жаткысы да жок. Бир билгени энесинин эмчеги. Оттоп турган энесинин желинин жыттап, аймалап кирди. Мен да үй тигүүгө анча ашыккан жокмун. Күн чайыттай, чак түш. Чүрпөлөрүм ойносун, эс алсын.

Белден туланга көлбөгөн балдарым дагы эле дыр коюп, Ак ботонун мандайына барып кужулдаша кетет:

— Апәй, Ак бото чарчабайбы, ыя?  
— Бизче оонабайбы көккө?

Аныгын айтсам, Ак ботого балдар түгүл өзүмүн да көз кумарым канар эмес. Эки өркөчү типтика, жүнү чүштөдөй сүт бото, жылдызын жайнаткан эмчектеги балтыр бешиктен айырмасы не?!

Ак ботонун торолуп, төө болор чагын көз алдымга келтирип күдүндөйм. Күндөр бат өтөт, бат эле убайга жеткирет бул. Эки өркөчү



баладай, чуудасы сенселе ман-ман басып, көч алдында баратса...  
Бүгүнкүчилап балдарым да жөө баспай, бир топ жүгүм женилет.

Ботонун чуудасына чымын кондурбай торолттук эле, бирок таттуу кыяллыбыз текке кетип, анын үзүүрүн көрө албай калдык...

(Көрсө, бул бото чарбанын деректири Дабан Далбаевичке керек экен. Ал куданын алдына бармак. Жүрт алдында бир өзгөчө санат кылмакчы болот. Төө баштаган бир тогуз алпарып, баарынын оозун ачырмак. Ошентип, Ак бото Телегейдин балдарына буйрубай калды. Ордуна берем деген бир кулундуу бээ да колго тийген жок. Боз инген ботосу кеткен тараптан көзүн албай боздоп жүрдү да, эки-үч күн ылан чалгандай бүк түшүп жатып калды. Анан эле жок. Издел барышса, жарыктык, ботосун алыш кеткен тарапка темтендеп баратып, бийик беттен учуп кетип өлүптүр. Андан көп етпей Дүйшёнаалы да майданга кетти. Бала-бакыра менен кой багуунун жүгү Телегейдин мойнунда болот.)

### Күйүткө мен уугайын

— Өөгхх!.. Кайда гана барып жай табам?! Мындагы катын-баланын күткөнү кат... мен минтип... карабайсыңбы эми! Бүгүн да эки кара кагаз! Болгондо экоо тен Телегейге!.. Атандын кана көрү ай! Э, тозоктуу дүйнө ай! Эп, бир тозокко калган экенмин го!..

Үйдүн жанына токтогон жеримде катып калдым. Өсүбектин үнүнөн башка үн чыккан жок. «Эки кара кагаз тен Телегейге!..» — тула-боюм дүр дей түшкөнүн бир билем, анан...

Кез алдымга адеп Дүйшёнаалым келди: «Ыя! Ажырадымбы?!» Үйге кирип барганымды бир билем. Жалгыз Өсүбек олтурат. Буту жок, жамбашы мулууюп, ошо мулуугүй жамбаштын түбүндө кат салган капчыгы жатат ачылган бойдон. Шарт кирип барган мени бир карап, селт эткен Өсүбектин көзү чакчайып кетти. Ону кубара түштү. Кеберсиген эрди титирей калганын көрдүм. Карман турган кагаздары колунан түшүп, ошо бош колу да калтырайт. Ууртун жаап турчу кара муруту салбырап, оозу ачылышп, тилден калып турду. Экообуз тиктешкен бойдон тилсиз. Үнүм чыкпай муунуп калгам. Оо, бир оокумда тиги Өсүбекти беттеп демиге калтырадым: «Өс... Өсү... бек! Айт! Айт дейм, бат! Ким! Ким?! Ким ал?! Мен... мен



кимден... ыя?! Мен... мен кимден айрылдым?! Ыя! Айт! Айт дейм бат!?

— ушинтим, ушинтим да, аны ошо турган ордунда муунтуп салчудай калчылдап турганымы бир билем. Андан ары кулагыма эмне угулуп, көзүмө эмне көрүндү, бириң айырсам, бириң айра албай... Өсүбектин жашыган, каргылданган үнү: «Телегей... Кудай... Кудайдын буйругу!.. Бактыгулун... Васян... окко учуптур!»

— Аナン мына ушу сөзүнө аралаш чап билектен алганым эсимде. Экөөнү катар окко учурган так ушул Өсүбектен бетер, аны чап билектен алыш демиттим: «Кана!.. Кана!.. Тап?! Кана, бер!» Оо, байкуш Өсүбектин ошондогу өнү ай!.. Куду бир зоокүрдөн таяк жеген жетим баладай ыйламсырап, көзүн кыбындатып, менден коркуп турган эле. Менден башын ала качып...

Ал менин сөзүмө кыйлада барып туюнду бейм, жанагы калтыраган колунан түшүп кеткен кош кагазды сунду. Кагаз! Анын колундагы кагаз, кагаз башы менен дирилдеп турду, куду биздей болуп... Кош кара кагазды кошу менен анын колунан жулуп алыш, мыжыга кеттим:

— Ушшубу?! Ушшу жаланкычпы?! Менин... балдарымын жанын алган ушу жаланкычпы?! Өсүбек!.. Өсүбек!..

Өсүбекте үн-сөз жок эле. Оо, курган Өсүбек! Баягыдан бетер өн алеттен калып, эрди-башы титиреп отурат. Арбайган чорлуу манчасы кошо калтырап, буту жок мулуйган жамбашын аткып турат. Жамаачылуу кабыма шымдын бутсуз бош багалегин белине курчанып көёт эмеспи, ошо мулуйган жамбаштын алдында кайыш менен танылган балдак жатат.

— Өсүбек! — дедим кайра да, тигинде үн жок. — Өсүбек! Мынабу, — дедим колумда мыжыгып турган кара кагазды анын өзүнө көргөзүп. — Мынабу жаланкычты... бу... ушу биздин сапкос уктубу?! Айтчы, элдин баары уктубу, айтчы?! — Ал башын чайкап, тандайын шык эттириди. Мен ансайын демиттип, такып сурадым:

— Чын айт! Айт чынынды, Өсүбек!

— Жо... жок, Телегей. Менден башка эч ким азыр уга элек. Калп айткыдай мен... Калп айтсам, жакшылык көрбейүн! Ынан? — деп ийди менин эмнеге минтип такып атканыма анын баамы жеткиче болгон жок.



— Анда... анда сен, — дедим, үнүмдүн калтырагын ага бүрктүм.  
— Анда сен бу шумдукту эч кимге айтпа! Эч кимге!.. Бу шумдукту мен гана билейин. Бул жаланкычты!.. — Мына ушинтип кара-газдарды мыжыга бердим. Балдарым билбесин! Балдарым укпасын Өсүбек! Бул азапты мен тартайын! Бул күйүткө мен уугайын! Асты балдарым укпасын, айланайын Өсүбек! Уктунбу сен?! — Мына ушинттим да, тышка атып чыктым. Бет алды жүрүп бараттым. Кайда баратканымды, кантип баратканымды өзүм да билген жокмун. Ыза менен күйүттү кабаттай тиштеп алгандай жаагым карышып, башыма мына ушу ыза-күйүттү салган немени жетип алкымдан алчудай бет алды жулуна басып... Ошо бет алдыман эмне көрүнгөнүн элестей албайм. Талаада баратамбы? Же тоо-ташка чыгып баратамбы, аны айра албайм, айтор... Жинди немедей урунуп-беринип, эстен танган бойдон канча убакыт жүрдүм ошо күнү? Кечкеби? Түнгө чейинби?

### Жаактан аккан кара тер

Быйылкы жай каткалан болду. Уясынан чыккандан чанкай тийген күн жер бетин кечке кактап, көкто түйдөктөй булут көрүнбөйт. Тоо-талаага тунарган боз түшүп, мал-жанды да, жер-сууну да думуктуроруп турат. Жылда көз ачыrbай төгүп турчу кара нөшөрдү сагынган жайлоо быйыл кеберсип, адырлардын чөбү эрте учуп саргайып калды. Жайыттын оту учуп, аптап болгон жайлоого мал да токтой албай, төмөн карай эрте сүрүлүп, күзгү журттарды сагааламак болдук.

Бу маалда алысындап жатчу тээ ойдогу суу жәэктери, же сугаттан үзүлбөгөн чабындылар болбосо, жалпы жайыттын чамасы чак. Чөп үркүп эркек чыгып, арасында майдасы жок шоوشак. Жайыранынан жакшы оттой албаган койду эми ушу күздө эттентип албаса, кыштан чыгышы кыйын болот. Кандай кылсак?

Күн алыс журт каторуп, жайыттын отун кууп кечүп журмейүн болбой калды. Антүүгө же менде унаа болсоочу? Унаа туранды түгөткөн сон, жайытты бат каторо албай, койду гана алыс жайыттарга алып кетчү болдум.



Жайыт чалуудан чарчабайм. Жазғы көктү куугансып, коюм алдыда шуулдап, өзүм айғыр мингенсип, артта лакылдан кете берем. Качан гана кой ийриле калганда токтобосом, бу тоону бүт кыдырсым да, чым этер эмесмин.

Канча жер басканымы билбейм. Адырдан-адырды ашып отуруп, бир төрдүн башына келгенде, түш ооп кетиптири. Бул төргө быйыл малдын тиши тие элек белем? Көлөкөлүү тескей келип, карын кеч кагып, чөбү учтай күчүндө экен.

Кой жыбырай түштү. Айдасам жылгыдай эмес. Жайы-күзү менен оттуу жайыт көзүнөн учкан жаныбар кой ширелүү туланга көлбөп.

Мал түгүл эртеден чарчаганымы, кардым ачканын унуп, өзүм да көлбөп, өзүм да магдырай түштүм. Магдырабаганда анан, мал жай алса менин жайлланганым, мал тойсо менин тойгонум. Кенедейимден ушул мал менен киндиктеш өсүп, боор эт менен тен го мал.

Айлана басып чаркын байкасам, бу төрдүн оту менин оторума кышы менен кебелгидей эмес. Мал бу төрдү тебелеп оттоп, бу кыштан жонун ачпай чыгып кетчүдөй.

А төмөнкү кыштоому кантем? Анда жердин оту жайсыз болгону менен отун, суудан камсыз элек го. Үйүлгөн көнүм, үй түбүндө кудугум... Мында келгенде кышкы отун, суунун корун тартарым ачык.

Башым маң болуп турду. Мал жайытына карасам, бул төрдөн кетким жок.

Ары ойлоп, бери ойлоп туруп, акыры мал жайытына оодум. «Эн айлам кетсе, балдарымы күн ара көрүп келип бой турсам да, бу төрдү откорбосом, малдын убалына калармын!»

Бул оюма бекигенде да, бир иш туюкка кантады. «Жайыт го жайыт. А короону кантем?.. Кышкы борошодо короосуз апай бетке мал токтойбу?» Ары кеттим, бери кеттим, дала күнү бою конуш чалдым. Конуш чалганда короону бирөө салып коюппу бу төрдүн башына? Бирок «издеген табат» деген ырас белем. Акыры тээ зоонун түбүнөн ыктоо жер таптым. Устү жапкак аска, асты жел тийбес ыктоо. Бир куркулдайдын уясындай жер. Төтө короого ылайыгын айт!

Кой эмесе, белен экен деп койду айдап келип имере салганда болбос. Устү жагы ыктоо болгону менен туш тарабы ачык. Мында



айланта кадимки таш короо кармалбаса, каардуу бороон айдаган кыштын түнүндө ит-куштан үркөн кой дыр берип, кете берсе бүттү да! Кой чыга качпагыдай бийик таш короо кармаш үчүн толгон таш керек. Муну ойлоп, кайра да жарга камалдым. Ошондо да ордумда жылбай тура бергеним жок, чарк айланып басып жүрдүм.

Мына зооканын шилисine чыкканда, көзүм жайнай түшпеспү! Жер титиреөдөнбү ким билсин, бир заманда жогортон көчкөн корум зооканын шилисин тирей келип токтолтур. Даляр, жылуу короого коюму киргизе койгондой кубанып кеттим. Устүмдөгү жаман чапанымы чечип ыргытып, зооканын башынан ойду карай таш кулаттууга кирдим. Ири таштар дүпүлдөп ойго түшүп, зооканы жаныртып жатты. Кара терге түшкөнүм менен, чарчоодон кабарым жок. Жаагыман аккан тер ууртума, чекемен аккан тер карегиме киргенде, женим менен онду-солду шыптырып алганым болбосо, биртике тыным алууга да оюм жок.

Түн кириптири... Айлана көрүнбөй, тоо-таш аркайып, түш-тара-бым саландап ого бетер сүрдүү. Атан көрү, менин багыма бу кезде ай отуруп калганын кара! Кур дегенде ай жарык болсо эмне? Андай болгондо айдын жарыгына салып, короо кармай бербейт белем. Чарчабас элем мындайда, сокур түн саат кылды!

Короо кармашты эртенкиге калтырдым да, чаначымы колтуктап, аркы кериде жаткан коюму карай жөнедүм. Кой эчак тоюп жуушаган. Жуушаган койдун баш жагында отуруп биртике эс алганда, терим кургап, чыйрыга баштадым. Тоодо суук зыркаар болуп турган экен. Чыйрыгып отура бергенде бolor эмес. Ошолордон колтук-колтук куурай алып, кучак шилби чаап келдим да, оттон улуу жактым.

Жанатан кургабай агып жаткан колумдун «терин» эми гана көрдүм. Манчаларымдан тамтык калтыrbай, миздүү таштар шалап кеткен тура. Аны кызуу менен кайдан туйдум. Жууюн десем, бул арада суу жок. Чөптүн кыроосу менен аябай жыштым да, таш тилген алакандарымын балык эттерине кебез күйгүзүп бастым. Кан токтоп калды. Чыйрыкканымы да, таш тилген алакандарымын ачышканын да эми чындап биле баштадым.



Атан көрү! Жумуштун кызуусун, жумуштун жыргалын айтпа-чы! Тиричиликтин жыргалы жумуш менен го чиркин! Өзүм түгүл үйдөгү кызыл чиедей балдарымы эми жаңы эстеп. Тотөн эмчектегим не болду экен?! Же жамаатташ айыл жок. Бир ишенгеним улуу кызым. Ал мен жокто балдарга эне. Уктаса ойготуп, ыйласа соороткон ошол кагылайыным. Ал болбосо ушунча мал менен карыш баса алар эмесмин, мен эки жакка чыга калганда, бебектөрүн белине танып, ошол көздөйт малды. «Эгиз улакка — айры шыбак» деген ошол. Балдарым өздөрүнө өзү тогонок болуп, бирин бири багып.

Бар тобокел! Балдар бир-эки күнгө чыдар, мынча баштаган ишти таштабай, аягына чыкпай көксөм суубас.

Эртеси тан кылайганда баягы зооканын ыктоосуна таш короо кармап кирдим. Кечээ кызуу менен чамдаган экемин. Кулаткан ташым бир эмес, эки таш короого жетерлик. Коюм болсо кечээги төрдө ынкып, айдаса жылар эмес.

Канча тынбай кыймылдасам да, жалгыздык кылдымбы, көз байланганча таш короонун бир канатын аран кармап бүттүм. Жети жүз кой батарлык таш короонун дубалы онойбу. Анын үстүнө кечээги таш тилген манчаларыман абагер чегип, кесикке таш тийсе козумөн от чагылат. Ага карабай, өжөрлүккө салдым.

Качан жер-сүү таанылбай калганда, ишти токтоттум да, шилбиден чон жагып, кечээги ордумдамын. Мурда күнү үйдөн ала чыккан нандан бир аз бар. Колума алсам, муз болуптур. Бул тапта тоого түшкөн сууктун илебин ушундан билдим го.

Түндүн бир оокуму... Бир үзүм тонгон нанды жалынга кактап өзөк жалгаган болдум да, оттун жээгине кыйшайдым. Түнкү тоо үстүртөн саландап, кеч күздүн түнү менин үстүмдө үнүрэйёт. Карапып аркайган тоолордон не бир шоокум келет, гүүлдөгөнсүйт. Кой күндөгүсүнчө чачырап жуушабай, ортого чогулуп бышкырынат да, айланага кулак түрөт.



## Карышкыр жана көмөлөтө кооп ышкырган борошо

Үйлаган балдарымын, ыйлактаган кызымын үнү кулагыман кетпей турганда, тементөн коюм дыр берди. Мен кыйкырып да, чуркап да барам. Карышкырдын улуганы жакындан угулду. Айтпадымбы.

Мени кара басканда, кечээ мылтыкты бир койчу сураганынан кармата салып, өзүм союл менен чыкпадым беле жайытка, кечинде алып келип бере коём дегенинен. Ишенген жарагым — чокмор баш шилби союлум.

Карышкырдын жытын алган кой эмненин токтогону, аягынан имерсен тыягынан дыр берип, мен чырылдап кыйкырып да жүрөм, койду тосуп да жүрөм. Карышкыр кыйкырганымы тоготпой калды бейм. Улуганы улам жакындал келет. Үй ордундай жерге чогулуп камалышып турган кой дүр этип жарыла берип, өзүмдү жыга коюп!.. Бир оокумда койдун астынан тура калып жогору чуркадым. Койдон дарек жок! Тоо-таш да көрүнбей асман, жердин арасында ак бороон болуп туруптур. Койдон ажыраганымы билдим. Ачuu менен ыза кекирткеп алыш мунунуп баратам!.. «Оо, Куда-ай! Кара көзүмдү кашайттыңбы?!»

Бир чанырып алдым да, бет алды темтендеп барам. Асман, жерди чалмакей кылган ак бороондон кой түгүл өзүмдү тапкырай эмесмин. Ангыча бута атым жерден... кой... жо, кой эмес, будалактап жаткан бозоргон караан көрүндү. Кар ширеген кирпигимди укалап алдым да, жазбай тааныдым. Эгиздин энеси чон ак кой! Аны карышкыр толорсуктап алыштыр. Жедеп денем өлүп калганбы, жанымды чымынча көрбей аны карай атырылдым:

— Жүткүч өлүгүндү!.. Же койго кошуп сен мени жут, же... — Ушуну айтып, үнүм туттукту. Кандай жеткенимди билбейм. Койду таштар түрү жок өлөрмандын. Толорсуктан аткыган экен, ары-бери булкуп жүрөт. Жанталашкан кой маарап, илгери жүткүнүп. Койдун толорсугуна аттиштей жармашкан капкара түмшукту, каракушту далдал туруп, шилби чочмор менен тартып-тартып жибердим. Тырак дей түшкөн карышкырдын оозунан кан атты. Эми билдим, ач



карышкыр жанатан карышып калган тура. Болбосо жалғыз койго жармашып турабы. Кой түгүл мени да жара тартып таштамак.

Эми араң әсими жыйдым. Бороон жанагыдан басанча тартканы менен күн бүркөк. Бул арада үчөөбүз гана — толорсугун чайнаткан кой, сулаган карышкыр, анан өзүм. Бөлөк как эткен карга жок. Ушу азыр менин коркконум да, кубанганым да белгисиз. Коркоюн десем — береги мени коркуткан карышкыр алдында сулап... Кубанайын десем — минтип короосу менен коюман ажырап отурам!

Ак бороон жүргөн тоонун ой-кыры көрүнбөй, атайын мага өчөшүп, менин көзүмү байлан жаткандай алды-артым борошо. Ооба, бүгүнкү борошо аныктап эле менин алдымы тороп, мени ыза кылып, көз жазгырып короолуу коюмду уурдаганы аз келгенсип, өзүмдү кошо упат кылып, үй бетин, балдарымды кайра көргөзбөчүдөй улуйт да, улам көмөлөтө коёт. Кээде ташка мұдүрүлүп, кээде жерди жаза басып алам да, эт-бетимен кетип, анан төрт аяктап тура калам. Тура калып кайра жолумду улайм. Баамдасам капиталда баратам. Кээде бутум токтобой калат да, бурганак менен төмөн учуп отуруп, тәэ бир коонун күрткүсүнө тыгып салчудай болот. Тайгаланып онкомон кеттим да, бет алдыман барып бирдемеге күп этип, өпкө-боорум куушурула түштү. Эмне болгонун билбейм, көз алдым түн болуп карарып, көнүлүм карангылап кетти. Көзүмдү ачсам, оозу-мурдум кан! Жүрөгүм үзүлүп кетпегенин карасан! Казандай арсак ташты кучактай жыгылыпмын. Жанталашып, турууга ашыктым. Бурганак так ушул жактан ордуман тургузбачудай кар-борошо менен көмө коюп ышкырып турат. Ичим ысып-күйүп, тандайым так катат да, мына кызык, суук бу болсо?! Оозу-мурдумдун канын кар менен жуудум да, кардан эки-үч жолу аткып сугунуп алдым. Бар күчүмдү жыйнап өйде болдум да, бурганакты жиреп, кетип бараттым.

Бүркөк асман ого бетер түнөрүп, түн кирип бараткандай. Мен ансайын ашыгып, койдун дареги чыкмайын бир аз бүйдалгым жок. Колу-бутум тонуп, тоголонуп калсам да, боорум менен жылармын, акыры бул бурганактын астында кыймылсыз калбасмын, жаным чыгып кетмейин.

Канча кыр ашып, канча жер басканым белгисиз. Бир оокумда бурганактаган ак бороон басылып, айлана сүттөй чанкай түштү. Ой-



тоо, а түгүл асман да жалан гана кардан бүткөндөй аппак. Жети түнде баратсан да, кар үстүнө түшкөн койдун кумалагы көрүнчүдөй.

Ангыча тээ коктуда кар жамынып бапыйган калын алтыгананы көзүм чалды. Бир азга коз токtotуп, карап турдум. Жок... алтыгана дейин десем... Кече карыккан көзүмдү бардап-бардап алып, эништеп жетип барсам коюм! Короолу коюм короосу менен чогуу буюгуп келип ушул жерге ыгып калган тура.

Сүйүнчүмөн өзүмү да унутуп койсом керек. Оозум ачылып, коюмун тегерегинде айланкөчөк болуп!.. Койду бат эле өнүнөн чыгардым. Бирөө жок, бирөө гана. Болгондо да баягы... Ии, карбаластап жүрүп акылыман шашканымы эми анык билдим белем. Жанагы ач карышкыр кармаган чоң ак кой. Ал тигинден ары... Жоо, тигинден ары эмес. Аныктап баамдасам, мен ошол арада айланып жүргөн түрүм бар.

Алыс эмес экемин. Ангыча жалгыз койдун маараганы жанымдагыдай угулду. Бир кыр ашып, аксак койду койго коштум да, өлгөн карышкырды сүйрөп алып үйдү карай бет алдым.

Күн көзү жок. Кай маал экенин болжоп болбайт. Койду айдал, карышкырды сүйрөп, тына-тына карангы киргенде үйгө келдим. Жайыттан кайткан койдун чуусуна аралашкан балдарымын чурулдагы мени короонун жанынан тосту.

- Апам келатат!
- Апа-а!
- Апа-ке-е!
- Ээй... Апам ит сүйрөп келатат.

Үн алыша алдыман тоскон балдарым мен сүйрөп алган карышкырды көрүп, селее түшүштү. Өзүмү тегеректеп алып кужураган алар айтарга кеп таппай чечекейи чеч. Кантишет. Кечке коломто тегеректеп көздөрүнөн кара учкан эмелер энесин көргөндө эреркейт тура. Менин келишим менен үй толгондой, менин келишим менен баары болгондой жарпы жазылып, кагылайындарым.

### Өз алдынча аныкта.

1. Боз инген жана анын тагдыры жөнүндөгү окуя романдин кайсы жеринде сүрөттөлгөн? Оку жана толуктап сүйлөп бер. Анын ичинен кайсылары сага жагат? Табият берген кооздукту кандай күч талкалады? Ошого ичин ачышабы? Жинин келеби?



2. Телегейдин эки бөбөгү талаадан торгойдун төрт жумурткасын таап алат. Аナン каргап салышынан корккон балдар, жумуртканы кайра уясына алыш жөнөйт. Жолдан мұдұрлұп, жарып алышат. Торгойдун карғышы боюнча эми жетим калбагай злек деп коркот Телегей. Коркконундай эле болду, Телегей ата-әнеден әрте айрылды. Бул окуя сүреттөлгөн жерди таап оку да, аナン ой жүгүрт. Жумуртканы эле эмес, таранчыны, баканы, жыланды кабагым-кашым дебей эле өлтүрүп коюшун мүмкүн, же катарындағы башқа бирөө ошендет. «Карагул ботомдо» Тумаш мерген он миң кийик атат. Эмне, мықаачылықтың өзүндө ыракат алуу барбы? Жаратылышка кол салгандарды жабырланғандар: «Эне-атанды жутуп, жетим калтыла деп каргайт», — дейт Телегейдин апасы. Анда мындай карғышка калуун зарылдыгы барбы? Чымчык менен бака сыйктуулар эмне учүн бейбаш баланын колунан өлүүге тийиш? Жашоого акысы жокпу?

3. Согушта Телегейдин эки баласы — Бактыгул менен Вася курман болушат. Экөөнүн кара кагазы бир күнде келет. Ошол окуяны таап, көз жүгүртсон, Телегей почтоту Өсүбектин колунан кара кәздарды жулуп алат да: «Анда сен бул шумдукту эч кимге айтпа! Бул шумдукту мен гана билейин. Балдарым билбесин! Бул күйүткө мен гана уугайын!» — дейт. Телегей неге минтет?

4. Телегейдин жайыттын отун кууп көчкөн, зооканын башынан таш кулатып короо жасаган жерин тап. Бул эмне деген өжөр, көк, намысчыл, максатынан артка кайтпаган адам? Эки таш короолук таш кулатыптыр. Аナン да жалғыз өзу жети жүз койлук короонун таш дубалын тургузуп жиберет. «Көз коркок, кол баатыр» деген макалдын чындыгын моюнга алуу керек. Сенин колунан да мындай иштер келет. Эгер намысын, өжөрлүгүн, көктүгүн жетишсе... Андай күч ар бириnde бар. Же кандай?

5. Оттуу конушту го тапты, таш короо да жасап алды. Бирок суу жок. Кыш, жер тон. Эмне кылуу керек? Макул, кудук казды. Суу жок! Оюн ордунан чыкпай калды — женилгенин да. Азап-тозокту, кыйынчылыкты кантип көтөрө билүү керек? Телегей силердин апарнадан айырмаланбаган чакан эле аял. Алл да эмес. Бирок адегендө өзү жалғыз төрт күн кудук казды. Суу чыкпады. Үмүт очуп, Телегей шартка багынышы керек эле. Жок! Ал Алыйман экөөлөп Борукчу көрсөткөн чий арасынан эки күн кудук казышты. Бойдон кара тер кеткен. Бирок очешүп, ызаланып, жаны кашайып казууда. Акыры суунун көзү көрүндү. Эмне, ушундай аракеттерди эрдик, баатырдык десе болобу?

6. Эми сүүктүн айласын эмне кылат. Баары ордунда. Бирок балдарын сүүкка тондуруп алабы? «Кайратсыз киши кишиби?» деген апасынын сезү аны чыралтты. Телегей аска-зоонун, ак кар, көк



мұздун арасына дубалын таштан көтерүп, там қуруп салды. Адам езүн багуу, қастарлоо, кароо керек да. А Телегейде жан барбы? Балким, бак-таалай, дөөлөт, күт дегендин езү чечкиндүлүктө жана кайышпаган, жоктон барды пайда кылган кызыл мәзнетте болбосун. Эгер Телегейдиндей адамдык сапаттарга ээ болсон, ар бириң баатыр боло аласын. Ушуга ишенесинбі?

7. Жан этинди жедирген бороон-чапкындын азабы ай. Ага карышкыр кошул-ташыл болду. Кой короосу менен жок. Тoo-таш да, асман да ак бороон. Ачуу менен ыза Телегейди кекиртектеп, муунуп баарат. Анан... (калганын таң да оку, окясын сүйлөп бер).

8. «Кийик гана чубап отчү жалама бетте камалган элди, шыкалган көчтү мылтык үнү кууп жетип жатты» — бул сүйлөм кайсы темада көзлешет? Ошол темада кайсы окуя жөнүндө кеп болот?

9. «Атамдың очуп бараткан көзү да ошол үлдүрек жалынды тиктеп турат» — ушул сүйлем кездешкен теманың окуясын сүйлөп бер.

10. «Белибизди омкоруп алдык да, ботодой боздоп жолго чыктык» — мында кайсы окуя сүреттөлгөн?

11. «Отурган бойдон жаны чыгып кеткенсип, анда кыймыл да, табыш да жок» — был кайсы окуяда?

12. — «О, күү түмшүк! Кутурган иттерге жем болдук!» — деп Итибай ийри таягын түш-тарапка шилтеп, жан далбас қылууда. Ооба, качкындардын тобу Телегей менен анын чон атасын иттерден ажыратып калды. Койнунда кызына деп жоолукка түйгөн талканы бар, небак дени муздал, тиги дүйнөгө кеткен энэ эмне болду? Элестетсөн? Эмне, кутурган иттер аяп койдубу?

13. «Сүйүнчтүн жашы менен беттерин жууган кишилер танды тосуп, Ак-Сай тоолорунун караанын көздөрүндө карман келе беришти. Булут чеккөн көгала тоолордун башы мунарлайт» — бул сүйлөмдер кайсы темада учурайт? Чыйду эмнеликтен нан жыттуу алтын чарап дешет?

14. Итибай карыянын сөөгү Турпанда да калган жок. Телегейди жанына эш тутуп, жанын туулган жерге чейин сүрөп келди. Мына далысы түпкүч болуп ийилип, өлүп-тирилип жетөлүүде. Үнүн кырылдак басууда. Ак-Бекеттеги Телегейдин таежесине жетсек деген тилеги бар эле. Жетпей калды... Мына — Телегей жалгыз. Эми ошол таежесинин жакшылыгын Телегей көрсө экен. Кыздын багына жолоочу аял туш болду, ал түкшүмөлдөп отуруп билип берди, Телегейдин таежеси Суура экен. Кызды учкаштырып барып, Суураныкына таштап кетти. «Апама окшош боорукердир» — деп ойлоп барган Телегей. Окшобойт. Кишини көзүнүн тебесү менен караган, эрди түйрүк ыткыйган кара аял. «Артындан албарстыны кайдан таап алгансын?» — бул таежесинин биринчи сезү. Ойлоп көрчү, Тे-



легей чын эле албарстыбы? Же Сууранын өзү албарсты болуп жүрбөсүн. Анда «Таеже», «Эки жубарымбек», «Сенин шыйрагының жагамбы?» деген темалар боюнча Сууранын, анын эки баласының жана бойго жеткен кызынын адамгерчилк сапатын аныкта. Балким, ошолордун сапаты сенде, же айланы-чайрондө бардыр? Эстеп кер. Тагдырдын башка салган запкысын көтөргөн Телегейди Суура таптаза басынтып, жок кыла алдыбы?

### Сөздүк.

*Коломто* — боз үйдөгү от жагыла турган жердин орду; *манча* — манжа; *коколой баш* — жалгыз баш; *зыркаар* — ызгаар, катуу суук; *дөөпорос* — анкоо чалыш киши, дөдөй; *шагдан* — куунак; *тура* — түяктын ичиндеги кемирчек сыйктуу жумшак жери; *турасы түгөнүү* — айласы кетүү; *шоوشак* — сазда өсүүчү катуу чөптүн бир түрү; *көлбөл* — улам бир жагына оодарылып, копшолуу; *кожолду* — көшөрдү; *буяласы келбей* — онтою, мүмкүнчүлүгү келбей; *түнжуроо* — көшүлүү, магдырагандай тынч абалда болуу, мемирөө; *кесеп* — алдым-жуттум, ууру, каракчы; *чечекей чеч* — кубаныччуу, жарпы жазылган, жайдары; *толорсук* — сан эт менен шыйрактын булчун этин бириктирип турган тарамыштар; *бурганак* — кар аралаш борон; *буугуу* — адашуу, бет алды жакка кете берүү.

## КӨРКӨМ ЧЫГАРМАНЫН ТИЛИ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

Өз учурунда орус элинин улуу жазуучусу А. М. Горький адабияттын биринчи элементи, анын негизги куралы тил болуп эсептелээрин айрыкча баса белгилеп көрсөткөн. «Сөз, — деп жазган М. Горький, — бардык фактылардын, бардык ойлордун кие турган кийими». Кыскасы, турмуш чындыгын көркөм элестеттуу маселесинде тил чеберчилиги негизги ролду ойнотт. Сөз менен сүрөт тарта билүү, көркөм сөз каражаттары гана көркөм чыгармачылыкты адабияттардын башка түрлөрүнөн (тарыхтан, философиядан, педагогикадан, скульптура, живопистен, музыкадан ж. б.) айырмалап турат.

Жалпы жонунан тил адабий тил жана элдик тил болуп белүнөт. Адабий тилде сөздөр сөз чеберлери тарабынан бийик, көркөм дөнгөэлде иштелип чыгат, ал эми элдик тилде болсо сөздөр бир калып-ка салынбай эркин колдонула берет. Мындан жазуучулар өздөрүнүн



чыгармаларын жазганда жалаң эле адабий тилдин талаптарын аткаруу менен чектелет экен деген тыянак чыкпаш керек, жазуучулар адабий тилдин бүт байлыгын колдонуудан тышкары, элдик тилдин да бардык мүмкүнчүлүктөрүн кенири пайдаланат. Өзгөчө бул жағдай чыгармалардагы каармандардын жекече сөз сүйлөө өзгөчөлүктөрүн ачып, көркөм образдын индивидуалдуулугун түзүүде отө керек болот. Кээде көркөм чыгармадагы каармандардын сүйлөгөн сөздөрү аркылуу эле алардын кандай адам экендигин так баамдоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт.

Жазуучунун тил байлыгын анын чыгармасында колдонгон сөздөрүнөн улам ачык байкай алабыз. Бирок ар бир чыгармадагы бардык сөздөрдү, сүйлөмдердү бирден талдап көрсөтүү мүмкүн болбогондуктан, көркөм чыгармага көбүрөөк мүнөздүү болгон көркөм элестетүүлөрдү берген маанилерине, аткарган кызматтарына карата айрым бир болукчөлөргө белүп карап, белгилүү бир жыйынтыктарга келсе болот. Ошондуктан сөздөрдүн, сез курулмаларынын, сүйлөмдөрдүн отмө маанилеринин ар түрдүү боло тургандыгын ар дайым эste тутууга жана ошол сез маанилеринин көркөм чыгармада аткара турган кызматтарына айрыкча көнүл бурууга тишишпиз?

Турмуштук көрүнүштү аныкташ, элестетиш үчүн сөздүн экинчи бир маанилерин, белгилерин пайдаланып, аны башка бир турмуштук көрүнүшкө откөрүп, отмө маанисинде элестетүү мүмкүнчүлүктөрү адабиятта грек элинин «троп» деген сезү аркылуу белгиленип келат. Ал эми троптун түрлөрү көп. Мисалы, салыштыруу, эпитет, метафора, метонимия, гипербола, литота жана башкалар.

Айтмакчы, салыштыруу деп эмнени айтабыз, анын түшүнүгү кандай деген ой-пикирлер бу китептин баш жагындагы «Манастын бала чагы» жана ага удаа берилген «Салыштыруу жөнүндө түшүнүк» деген темаларды откондө кенири баяндалган. Андыктан аны кайра бир кайталап окуп, эске тутуп коюу парз. Ал эми троптун башка түрлөрү жөнүндө өз кезеги келгенде чечмелеп түшүндүрүү ылайыктуу болмок.

УЛУУ АТА МЕКЕНДИК  
СОГУШ ТЕМАСЫНАН



Алыкул ОСМОНОВ

(1915—1950)

Кыргыз поэзиясынын окулдорунун бири, таланттуу акын А. Осмонов Калинин районундагы Каптал-Арык айылында туулган. Анын калемине «Жеңишбек», «Толубай сыңчы», «Өлүп тирилгендер», «Ким болду экен?», «Менин энем» деген сыйктуу поэмалар, драмалык чыгармалар, ойго терек, коркөмдүгү бай эң эле көп мыкты ырлар таандык.

НЕГЕ КЕЧИГЕТ

(1942-жылдын жазына)

Эсимде... Бир жолу эмес, нечен ирет  
Бул айда тоо боорунан гүл терчү элек.  
А быйыл... күн жылыбайт, жер тегиз кар,  
Шумдук ай, неге мынча жаз кечигет?

Алда эмне? Алмаштырып сан кылымды,  
Өзгөрбей келе берип ар жылы.  
Же биздин каршы келип бактыбызга,  
Алсырап, жол жүре албай чарчадыбы?

Анда эмне?.. Жашообуздун негизгиси,  
Келатып бир кырсыкка кезиктиби?  
Болбосо, үй алдында гүлдөрү аз деп,  
Же бизге таарынуунун белгисиби?

Эл жүдөп, жан-жаныбар арыктады,  
Сулуу жаз бул кандайча сагынткины?  
Болбосо, ак ирени сары болуп,  
Байкоосуз катуу ооруга чалдыкканбы?

Жок, жаным, чарчабаган, таарынбаган...  
Жогорку үч себеп тен бирдей жалган.  
Эмсес, кечигүүнүн чын себеби  
Немецтин уулуу огуナン жаараланган.

Күн нурлуу, кайги билбейт, күлүп чыгат,  
Бир күндө биздин колдон жаз айыгат.  
Андан сон жарасы үчүн кек алмай бар,  
Күнөөкөр анда кандай айла табат.

Бул эмнеси?

Жаз — билбейт, күлүп чыгат, айыгат. Ал адам же жан-жаныбар эмес. Ошого карабастан акын жазды алсырап чарчадыбы, гүлдөрү аз деп таарындыбы, же байкоосуз катуу оорууга чалдыктыбы деп ой толгойт. Керсе, кечигүүнүн себеби бар экен — жаз фашисттердин огуナン жаараланып калыптыр. Эми биздин колдон айыгат экен. Кызык, жаараланып кайра айыккыдай жаздын жаны барбы, ал кадыресе себеби, тұябы? Муну менен акын эмнени айтмакчы болгон?

## БҮКӨН

Бүкөнтай — бучук мурун, үч жашар кыз,  
Бир күндө жүз жыгылып, жүз басар кыз.  
Аз ыйлайт, борс-борс күлөт, көп да күлбейт,  
Кемпирден токсондогу таза сүйлөйт.

Кыргыз да... ачырканбай кымыз ичет,  
Кучактап уктап калат бир жилик эт.

Ар убак абалары «Ырдап кой» дейт,  
Бүкөнтай көздү жуумп, ырдап кирет.

«Сагындым, атакем ай, келсе экен», — дейт,  
«Ал женип, тилегимди берсе экен», — дейт.

Карылар муну укканда жым болушат,  
Көзүнөн жаш чууртуп бурчак-бурчак.

Анткени үч жыл болду кабар келген,  
«Палан күн... палан жерде өлдү» — деген.

Эл үчүн каза таап жоо огунаң,  
Бүкөндүн атакеси кайтпай калган.

Бирок да бардык айыл жакшы көрөт,  
Бүкөндүн эркелетчү атасы көп.

Ойлон.

Бүкөн үчүн атакеси ти्रүү, ал элге жениш менен келет. Ал эми чон кишилер үчүн Бүкөндүн атакеси жоо огунаң каза тапкан. Бирок Бүкөн чоноёт, атасынын согушта курман болгонун акыры угат, ошондо ал кандай абалга туш болор экен? Элестетип, айтып көрсөн?

Тапшырма.

Кийинки сабакта «Атадан калган туяқ» ангемесинен Авалбек менен таанышасың. Ошондо Бүкөндү эсина ал. Анан атасыз өскөн балдар жөнүндө ой жүгүрт.



### Сооронбай ЖУСУЕВ

Көрүнүктүү кыргыз эл акыны С. Жусуев 1925-жылы Ош обласынын мурунку Совет районуна (азыркы Кара-Кулжа району) караштуу Кызыл-Жар кыштагында туулган. Анын «Үмүт», «Түрмөк булуттар», «Алтын чынар», «Дабан», «Тандалмалар» сыйктуу ыр китептери, «Курманжан датка» романы калайык-калкка белгилүү.

### АЛАКАН

Балам мына төшөгүнөн турду бат,  
Моюнумдан кучактады булдурап.  
Алаканын өптүм дагы баламдын,  
Тээ согуштуу ойлоп турдум тунжурап.

... Самак эле менин досум сырдашкан,  
Үкмуш болчу күлкү менен ыр жактан.  
Ызылдаган октор тына калганда,  
Ыр, күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан.



Самак айтты: — Кайда жүрдүн жанатан?  
Мына балам! Сен баламды карасан...  
Ал бала эмес. Турду кагаз үстүндө,  
Беш манжалуу кичинекей алакан.

Самак аны өөп, өөп аптыга,  
Улутунду: — Бала кандай жакшына!  
Ошол түнү алакандуу кагазды  
Коюп жатты жаагынын астына.

Далай өөп Самак ошол сүрөттү,  
Далай жолу алмаштырдык түнектү.  
Бир кыштакка кирип бардык жоо сүрүп,  
Дүкүлдөтүп үмүтү зор жүрөкту.

Бир короодо бала турат байлануу,  
Бул не шумдук таппай калдык айланы.  
Жардам сурап бала колу эрбендер,  
Бала көзү бизден өтүп жайнады.

Ал баланы биз тан калып карасак,  
Баарыбыздан Самак тура баласаак.  
Наристени бошотууга байлоодон  
Аттап-буттап чуркап кетип баратат.

Ыйлап турган ал балага таңылып,  
Жеткен кезде атасындай сагынып.  
Кара түтүн, боз топурак бурк этти  
Коюп койгон жоо минасы жарылып.

Андан ары мен айтталбай баратам,  
Айткан сайын жүрөгүмдү канатам.  
Экөө тен жок. Жерде жатты бир гана  
Купкуу болгон кичинекей алакан...

Кээде түшүп мен торуна санаанын,  
Көргөнүмдүн көбүн эске саламын.  
Согуш десе көз алдыма көрүнөт.  
Ошондогу алаканы баланын...



### Суроо.

1. Согушту тунжурап ойлоого эмне себеп болду? Кагаз бетинде-  
ги бытыйган алакан менен короодо байланып турган бала Самакка  
кандайча таасир этти? 3. Душмандын жүзү каралыгы менен таш  
боордугун кайсы ыр саптары түйгүзүп турат. 4. Сенде жек көрүү  
сезими пайда болдубы?



### Ойлон.

Бул ырдын максаты эмне? Акын кандайча ой айтмакчы болгон?

## ЫРГАК ЖАНА УЙКАШТЫК ЖӨНҮҮНДӨ ТУШУНУК

Атактуу «Манас» эпосунун (анын ичиндеги Манастын балалык чагына тиешелүү окуянын), А. С. Пушкиндик «Балык жана балыкчы тууралуу жомогунун», акындар Т. Уметалиевдин «Күч бирдикте», Ы. Шайбековдун «Кайран эл» чыгармаларынын кара сөз түрүндөгү жомоктордон айырмаланып ыр түрүндө айтылганын жана жазылганын көрдүк. Буларда сөз тизмектеринин бири-бирине окшобогон эки башка түрдө уюшулгандыгын ачык эле байкадык.

Сөздөрдүн өзүнчө бир ирети, катары менен жайгаштырылып, кандайдыр бир ыргакка баш ийип, үн кубултуп окууга ылайыкта-  
лып түзүлгөнү менен ыр түрүндөгү сөз тизмектери кара сөздөн ай-  
ырмаланып турат. Ыргак кандайдыр бир окшош кыймыл-аракет-  
тин, кубулуштун бир калыпта, бирдей чен-өлчөмдө кайталанып  
турушунан түзүлөт. Ырдагы ыргакты баамдаш үчүн «Кайран эл»  
ырынан мына бул мисалды келтирип көрөлү:

Карангы уйгур тамына  
Корголоду, кайран эл.  
Баарын берип жан үчүн  
Жорголоду, кайран эл.



Бириңчиден, бул ырда сөздөрү ойду туюндуруучу ирети менен жайгаштырылып, төрт сапты түзүп турат. Кара сөздө сүйлөм мындай катарга жайгаштырылбай, бири-бирине улай жазылат. Экинчиден, ошол жогорку төрт саптын бириңчи, экинчи сабы жети-сегиз муундан башталды эле, калган эки сабы да жети-сегиз муундан түзүлдү. Тагыраак айтканда, бирдей муундуу сандагы, окшош ыргактагы саптар эки ирет кайталанып, сөздөрдүн өзүнчө бир үн кубултуп окууга ылайыкталган тартибине баш ийдирилди. Кара сөздө сөздөрдүн мындай тартиби кездешпейт. Үчүнчүдөн, ыр саптарындағы «корголоду кайран эл», «жорголоду, кайран эл» деген сөздөр өз ара үндөшүп, уйкашып, ыр саптарынын музыкалуу, уккулуктуу болуп окулушун талап кылышып жатат. Ошентип, ырды кара сөздөн айырмалап турган дагы «уйкаш» деген өзгөчөлүктүн бар экендигин көрүп отурабыз. Ал айрым дабыштардын бирдей кайталанышынан, же эки, же андан көп ыр саптарынын аягындағы (кәэде башындағы) сөздөрдүн бирдей дабышта, үндөштүктө кайталанып турушунаң түзүлөт.

Ыр эч убакта жалғыз саптан түзүлбөйт, ыр болуш үчүн эки же андан көп сап өз ара ыргак жана уйкаштык жагынан уюшулуп турушу зарыл.



### Тапшырма.

Ырдын ыргагын жана уйкаштыгын аныкта.

Угушту бир туугандар ата сөзүн,  
Жанжалдада таштап баары ачты көзүн.  
Ойлошту: жаткан турал күч бирдикте,  
Бир басып кыдырышты жердин жүзүн.

( «Күч бирдикте» )



## Касымалы ЖАНТӨШЕВ

(1904—1968)

Кыргыздын залкар жазуучусу, белгилүү прозаик, драматург К. Жантөшев Ысык-Көлдөгү Тепке айылында туулган. Ал «Адыл мерген», «Мендириман», «Өнөрлүү балдар», «Тилек», «Ашуу ашкан суу» сыйктуу балдар учун жазылган чыгармалардын жана окурмандарга кецири таанымал «Каныбек» романы менен «Курманбек» драмасынын автору.

## ЧОЛПОНБАЙ

1942-жылдын кыш айлары күйгап, жаз айлары жандай салып, жай айлары аяктап калган. Чолпонбай жүргөн биздин болук Дон ёзөнүнүн чыгыш тарабына орношкон. Душмандын күчү Дондун батыш тарабында.

Эмне үчүндүр бүгүнкү күн күндөгүдөй эмес. Утуру-тетири жел жүрүп, сумсайган сур булуттар каршы-терши көчөт. Каркылдаган карга, шакылдаган сагызган, чырылдаган чымчык жок. Тек Дон ёзөнүнүн жака-белине эч кандай жандар жарагалбаган сыйктуу... зам-



биректер күрсүлдөп, миномёттор ызылдайт. Пулемёт, автоматтар тытырап, мылтыктар тарсылдайт. Ажалдын кабарын айткансып, асманда октор зырылдайт. Белгисиз токой, чөп-чар арасынан, арык-ченек, окоп жана дзот ичине ок чачылат, асмандан каршы-терши учкан октор бирине бири кагылат. Тек алда кандай шумдуктуу куралдар каарданып, от менен октун кыяматын жүргүзүп жатат.

Дондун чыгыш тарабындагы жээгине караганда батыш тара-бындагы жээги бийик, 100—120 метр чамаларындагы боз ала чаптуу жер. Ошол кашатка чыгып, Дондун чыгыш ئۆیزۇن караганда, он километрлекен ачык мейкиндиктер көрүнүп турат. Аркы гана ئۆیز эмес, ошол кашаттын алдындагы боз ала чаптуу боорлор жана жарлардын бардыгы даана көрүнүп турат. Дал ошол кашаттын башына орношкон душмандын дзоту бар. Ал дзот абдан көрүнбөй тургандай бекемделип жашырылган. Дзоттун кенедей тешигинен тиги биздин болуктөргө карап, ажалдын оту күйүп, огу атылат. Ийинден шыкаалаган сокур чычкан сыйктуу, ооздорун тешиктен чыгарып, душмандын пулемёту жана автоматтары тытырайт.

Дон суусун кечип өтүп С. селосунун алдындагы бийиктиki эзлеп, анан С. селосун алуу үчүн биздин болуккө приказ берилди. Албетте, приказ — приказ!..

Бул приказ — Ата Мекендин приказы... Бул приказды коман-дирлер жана боецтер сыймыктанып аткарышат.

— Өлүм үчүн же гүлдөй турган өмүр үчүн ким барат? — деген үн угулганда:

— Мен, жолдош лейтенант! — деди Чолпонбай.

«Мен» деген сөздү айтууга баары камынса да, Чолпонбай барды-гынан мурда айтты.

Бул баатыр үнгө тандангандай комантирлер жана боецтер жалт карай салды.

«Баатырдын көркү — мандайда, чечендин көркү — тандайда» деген макал эстерине кылт этти.

Чолпонбайдын камырабай күлүмсүрөп турушу, жазы мандайынын жаркырашы, коюу кара кашынын алдындагы терең кабагы, оттуу кара көзү, барбайынкы тарткан мурду, калбайынкы келген



эрди карап тургандардын эт жүрөктөрүн элжиретти. Командир Чолпонбайды кучактап, мандайынан өптү да:

— Барғын, Тянь-Шандын барчыны! — деди.

Чолпонбайга карап тургандардын баары суктанышты.

Арадан бир мүнөт да өткөн жок. Чолпонбай өзү сыйктуу азаматтар менен биргэ жөнөп кетти, бирок көрүнүп жөнөбестөн, жашынып басып кетишпестен, боорлору менен жылып кетишти, тек анда санда чөптүн башы былк эткен болот. Бир нече секунддан кийин Чолпонбайлардын дабышы да угулбай калды.

Элин, жерин сүйгөн Чолпонбай бир жерге келип токтоя калды, себеби алдынан кендиги жыйырма метрдей чөпсүз такыр жер жолукту.

— Бул такырдан жылып да, чуркап да өтүүгө болбойт. Душман көрүп калат. Демек, алангазарлык кылып, душманга көрүнүп калсак, анда биз Ата Мекендин алдында командованиенин ыйык милдетин аткарбаган болуп табылабыз. Ошондуктан бул такырды айланып өтүш керек, — деди Чолпонбай.

Бир аз убакыт өткөндөн кийин, Чолпонбайлар Дон өзөнүнүн чыгыш жээгиндеги камышка келип токтошту.

— Жолдоштор! Сүзүп өтүп, наркы чапка жармашуудан башка эч чара жок. Жүргүлө — деп, командир сууга карай жылды.

Ажалдан коркпогон баатырларга айланадагы бардык нерсе тандынып карагансыйт. Жүрүп отурган жел тынды. Дон өзөнү акканын токтотконсуп мелмилдейт. Кандайдыр шумдук күткөнсүп, гүлдер башын ийип, чөптөр солк этпей, камыштар катып калган сыйктуу.

Чолпонбайлар жабылып сууга киргенде, каардуу душмандар көрүп калып, автомат жана пулемёттон ок жаадырды. Мемиреген суунун үстүнө жааган мөндүр кандай болсо, Чолпонбайларга карши атылган октун келип сууга түшүп жатышы дал ошондой эле...

О, чиркин... баатырлардын жүрөгү кандай! Эч нерседен жалтанбаган мандайы кандай?..

Ысык-Көлдүн балыгындай сүзүп, Чолпонбай бат эле суунун наркы ейүзүнө чыкты. Анын артынан жолдоштору да чыкты. Дон өзөнүнүн бөгөп аккан терендиги, душмандын каарданып аткан



калың оқтору Чолпонбайларды чочута албады. Бардыгы жабыла чуркап, бийик чапка жармашысты. Бирок ок чыркырап келип, Чолпонбайдын он жакасын жырып өттү, экинчи ок сол кулагынын үстүнөн өттү, бирок ал оқтор Чолпонбайды жалтандыра албады. Душмандар эмдигиچе бирөөнү ыргыта ата албагандыгына ызала-нышты. Каарданып, бардык күчтөрү менен автомат жана пулемёт-тордон ок жаадырып, чаптын боорун чандатып, тыта башташты. Душман айласы кеткенде Чолпонбайдын жолуна ок жаадырып туруп алды. Көз ачып-жумганча эмне кылуу керек деген ой Чол-понбайдын башына келе калды. Ангыча болбой, Чолпонбай он тара-бындагы кемер жараканы көздөй томолонуп кирди. Ар жагында келе жаткан жолдоштору чочуп кетиши. «Чолпонбай өлдү» деген ойду да ойлошту, бирок Чолпонбай эчтеме болгон эмес. Душманды алдап, ошол кемер жаракага жетүү үчүн кылган амалы эле.

Талас жана Карабууранын суусуна чабак уруп, Талаастын аскарлына ат ойнотуп көнгөн Чолпонбай учун мына бул Дондун суусу, мына бул бийик чабы кеп эмес болчу.

Чолпонбай кемер жарака менен тике өйдө чуркап жөнөдү. Бер-ки жолдоштору душманды алагды кылып, ок атып турушту. Чол-понбай чуркап бара жатып көз ирмегенче токтой калып, атып жи-бергенде, Чолпонбайды жок кылууга келе жаткан Гитлердин ити кулап кетти. Гитлерчилер Чолпонбайдын жакындал келип калга-нын көрүшкөндө, жүрөктөрү ооздоруна тыгылды, кутурган иттей жинденип, окту жамғырдай жаадырышты, бирок Чолпонбай гит-лерчилердин көзүн дагы жазғырды. Бул учурда жолдоштору дагы артынан жакындал келип калган эле.

— Курбулар! Бул жардын кемерлери бизге жардам бербейт. Кан-дай гана болсо да, дзотту талкалаш керек! — деп, Чолпонбай дзот-тун тиги тарабынан чыгууга жылып жөнөдү.

Чолпонбайдын артынdagы жолдоштору, алар эмес аркы өйүз-дегү командирлери, кала берсе жана гана коштошкон тилемкеш бир боорлору анын ар бир басып откөн татаал жолдорун, ар бир кыймы-лын катар кетирбей жана көздөрүн ирмебей карап турушат. Чолпон-бай дзотко улам жакындал, жети баштуу желмогуздар менен арба-



шат. Адам эмес, тарсылдаган үндөн коркуп корголгон канаттуулар, Дондун ак балыктары баштарын көтөрүп Чолпонбайга карагансыйт. Жандуулар эмес, жансыз табияттын өсүмдүктөрү да Чолпонбайга багынгансып, баштарын төмөн ийгесийт. Ажал менен таалайдын сааты кармашып жатты.

Чолпонбай болжогон жерине жетип, дзотко карата биригин артынан бирин зыркыратып, гранаталарды ыргытты. Гранаталар ажалдын оту менен огун бүркүп, күркүрөгөн каардуу үнүн удаа-удаа чыгарып, кара түтүндү буркуратып, топуракты асманга карай септи. Бирок ийинде жаткан жети баштуу желмогуздар аракетин токтотпой, ажалдын огун себе беришти. Мына бул жерде жаткан жолдошторунун кыймылдоого эч мүмкүнчүлүгү жок. Өйүздөгү батальон чабуул коюп келип, жардам берүүгө да эч кандай ылаажысыз. Кана кантин жардам бериш керек эле? Жабыла ат коюп, паанасыз ачык талаага чыгып, чыркыраган окторго төштөрүн тосуп, бөөдө өлүм болуу керекпи?

— Жок... жок... Дал ушул шартта бөөдө өлүм болуу — барып турган макоолук... — деп, Чолпонбай өзүнө өзү күбүрөдү да, ажалдын ачкычы, таалайдын кулпусу ушул мүнэттө менин колумда. Ооба, бир боорлорумдун таалайы, жети баштуу желмогуздардын ажалы менде деп, көзүнүн отун жайнатып, жыландардын уугу болгон дзотко карады да, ооба... боорлорума карата атылып жаткан октордун бирин дагы кетирбей тосуп турсам, батальондун бактысына жол ачылып, жети баштуу желмогуздарга көрдүн эшиги көрүнөт, — деди.

Дал ошол секундда Чолпонбай чыгыш тарапты бир карады. Алда кайдан аркайып Ала-Тоо карап тургансыйт, калдайган кыргыз эли талкала жоону дегендей, кол булгалагансыйт. Ак асаба<sup>1</sup> кызыл туусун кармап, айкайлаган ызы-чуусун салып, Аккуласын алкынтып, кырк чоросун<sup>2</sup> жулкунтуп, баатыр Манас келе жаткансыйт. Анын он тарабында казактардын хан Көкчө, сол жагында Төштүк, өзбек

<sup>1</sup> Ак асаба — жоого алып жүрүүчү желек.

<sup>2</sup> Чоро — жигит.



ханы Сынжыбек, түркмөн ханы Музбурчактар түркүм түмөн кол<sup>1</sup> менен жер дүнгүрөтүп келе жатат. Жалт бурулуп Москва тарапты караганда Минин, Пожарский, Александр Невский, Суворов, Кутузов, Чапаев баатырлар жер дүнгүрөткөн чуу менен келе жатат. Чолпонбай көзүнөн жалынын чыгарып, тишин кычырата чайнап алды да:

— Мына, менин ата-бабаларым ким экенин бүт дүйнө билсин... Бүткүл дүйнедөгү адам баласы өз көзү менен көрсүн. Айтканынан кайтпаган, ажалдан башын тартпаган, өлүмдү билбеген, душманга башын ийбеген баатырлардын тукуму — мен... Менин бабаларым өз доорунун баатырлары болуп, ошол өз доорунда Ата Мекендин ыйык милдеттерин аткарған. Мына мен дагы элим үчүн, жерим үчүн Ата Мекендик ыйык милдетимди аткарам! Мына бул дзоттогу жыландарды өрттөбөй, бул бийиктики биздин батальон ээлебей, мына бул С. селосун албай, биздин жеништин ачкычы колго тийбейт... Кош, тууган эне, тууган эл, тууган жер!.. — деп, бир-эки секундча ойлоно калды да, ыргып тура, көз ачып-жумганча дзотко жетип, ажалдын оту чачылып, октору атылып жаткан дзоттун тешигин басып, пулемёттун оозуна жүргөгүн тосо берди...

Бул укмушка карап турган жолдоштору эмес, кара жер да солк эткенсиди. Көрүп тургандар көздөрүнө ишенбеди. Бирок чындык ишендирди. Бул чындыкты адам эмес, желге башын ыргаган өсүмдүктөр да макулдады. Жети баштуу жемлөгүздардын огуунун бириң да Чолпонбайдын жүрөгү сыртка жиберген жок.

Көз ачып-жумганча Чолпонбайдын артындагы жолдоштору жана командирлери — Горохов, Германдар жетип келишти. Аркы өйүздөгү батальонго жол ачылды...

Арадан бир мүнөт етпөй, жети баштуу жемлөгүздар өздөрүнүн казган кара көрүнде жан беришти. Биздин белүк ушул бийикти эзлеп, анан С. селосун алышты. Фашисттик жыландар селодон чыкпай, күм-жам болушту.

<sup>1</sup> Түмөн кол — сан жеткис аскер, жоокер.



Чолпонбайды жолдоштору кетерүп барып, көк чөптүн үстүнө чалкасынан жаткырышты. Анын көзү жумулган... Кара тору буудай өнү саал кубарайын деген. Бирок мандайы калыбындай кашкайып, чексиз эрдигин далилдеп турду.

Жолдоштору тегеректеп, ыйык милдетти аткарғандыгына алкыш айтышып, акырын эңкейип бетинен обушет...

— Жолдоштор! Түлөбердиев Чолпонбай биздин арабыздан убактысыз кайтты. Бирок Чолпонбай кыргыз эли гана эмес, бүтүндөй элдин ишеничин актап, ыйык милдетин баатырлык менен адам таң каларлык аткарды. Душмандын бир огун кетирбей тоскон Чолпонбайдын жүрөгүн карагылачы! Бул кимдин уулу?.. Мунун жүрөгү эмне деген жүрөк? — деп, командир боецтерди айландыра бир карап алды да — бул элдин чыныгы уулу... Элдин ар бир уулу Чолпонбайдай болсун дег ай ааламга жар чакырабыз. Чолпонбайдын өлгөндүгү үчүн кайгырсақ да, анын эрдиги үчүн кубанабыз. Чынында Чолпонбай өлгөн жок. Ал ар бир адамдын жүрөгүндө жашайт жана көз алдында түбөлүккө сакталат. Кыргыз эли Чолпонбайдай уулу менен сыймыктанып мактанат... А биз болсок, эн акыркы... эн акыркы фашисттин башын жоймоюнча, Чолпонбайдын жана Чолпонбай сыйктуу бир боорлорубуздун кунун кууйбуз! — деди командир.

Көп убакыт өтпөй Чолпонбайга Советтер Союзунун Баатыры деген наам берилүү жөнүндө командованиенин суроосу өкмөтүбүзгө кетти.

Кечкурун кашат жардын үстүндөгү дөбөдө ардактуу кыргыз уулу Чолпонбайдын мүрзесү пайда болду. Мүрзенүн үстүнө жыгач сайлып, ал жыгачтын учунада беш бурчтуу жылдыз кадалып, ага:

«Сага түбөлүк данк, кыргыз элинин баатыры! Кыргыз элинин чыныгы уулу Чолпонбай Түлөбердиев, өзүндүн Ата Мекениндин данкы үчүн, элин үчүн баатырдык көрсөтүп, сен өзүндү түбөлүк очпөс кылдын! Сенин эстелигин түбөлүккө жашайт!» — деген жазуулар сия карандаш менен бадырайта жазылды.

Кызыл аскер Чолпонбай Түлөбердиев дивизиядагы бардык роталарда, батальондордо, полктордо ардактуу кызыл аскер болуп эсептелди. Чолпонбайды дайыма эртели-кеч жоктоп турушат.



Баатыр уулунун кабарын кыргыз эли билди. Чыныгы уулуна эл ыраазы болду. Чолпонбайдын элеси ар биринин жүрөгүнүн толтосунаң орун алды...

«Чолпонбайма ыраазымын... Бооруна Чолпонбай сыйктуу уулунду өстүр... Чолпонбай сыйктуу уулунан каштай тунук булагындын суусун, түркүм гүлүндүн атыр жытын аяба. Аскана чыгарып алдейлеп, чабытынан түлкү, кадуундан карышкыр аттырып үйрет!» — деп Чыгыштагы Кан-Тенирге, Батыштагы Эльбруска мактангансып, көптү көргөн, сырьы терен Ала-Тоо башын асманга кайрай созду.



### Ташырма.

Дээлтүү талкалоого биринчилерден болуп барууну каалагандыгы Чолпонбайдагы кандай сапат? Баа бер.



### Суроо.

1. Жол тороп ок төгүп туруп алганда, Чолпонбайдын көз ачып-жумганча жаракага кирип кетиши кийинки окуялар учун кандай шарт түзүп берди? 2. Чолпонбай боорлорум деп кимдерди айтат? Ата-бабаларым деген кимдер?



### Ойлон.

Чолпонбайдын «боорлорума карата атылып жаткан октордун бириң кетирбей тосуп турсам, батальондун бактысына жол ачылып, жети баштуу желмогуздарга көрдүн эшиги көрүнет» дегенинен эмнени түшүндүн? Ал кандай чечимге келди? Эгер сенин башына ушундай кырдаал туш келип калса, эмне кылар элэн?



### Эсие тут.

Кыргыз ССР тарыхынан «1942-жылы 6-августта он бир баатыр, орус Захарин, кыргыз Түлөбердиев, украин Черновол, грузин Бениашвили, татар Гилязетдинов жана башкалар визводдун командири лейтенант Германдын башчылыгы алдында сүудан сүзүп отышты. Андан аркы жолду Меловая тоосундагы душмандын дээлтүү тосуп турган. Бардыгынын алдында боортоктоп бара жаткан Чолпонбай дээлтүү көздөй гранаталарды ыргытты, пулемёттүн жаагы басылды... Биздин Мекендин чыныгы уулу Чолпонбай Түлөбердиевге Советтер Союзунун Баатыры деген наам берилди» (II том, 510-бет).



## Макал.

1. Эр жигит эл үчүн туулат, эл үчүн өлөт. 2. Эл четине жоо келсе, жан аяган жигитти. 3. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде.

## Санжыргалуу соң бермети.

Душмандын бир огун кетирбей тоскон Чолпонбайдын жүрөгүн карагылачы! Бул кимдин уулу... Бул — элдин чыныгы уулу...

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ

## АТАДАН КАЛГАН ТУЯК

(Аңгемеден кыскартылып алынды)

Өз атасын ал биринчи жолу кинодон көрдү. Анда беш алты жашар эзелек чагы.

Бул окуя тәэ кыштактын сыртында агарып турган чон кашарда жүн кыркуудагы болгон иш. Совхоздун<sup>1</sup> жүн кыркымы жылыга ушул жерде откөрүлүүчү. Камыш менен жабылган төбөсү кийин шиферге алмаштырылганы болбосо, чон кашар азыр да ордунда, адырдан түшө берген этекте, жол боюнда турат.

Мында ал энесин ээрчип ойноп келер эле. Энеси Жээнгүл, совхоздогу почта бөлүмүнүн телефонисткасы, ар жылы жай башталары менен кыркынчы болуп иштей турган. Аны үчүн Жээнгүл келип отпускасын алыш, ага кошумча кош айдоо, туут маалында эртеден кечке: «Алло! Алло!» — деп, алоолоп туш-туштан жабалактаган шашылыш кабарларды, буйруктарды, кала берсе сен, мен дешкен

<sup>1</sup> Совхоз — орус тилинен алынган. Ал «советтик чарба» («советское хоziastvo») деген түшүнүктүү билдириет.



айтышууларды бирине-бирин токтотпой тезинен байланыштырып, дем алыссыз иштеген күндөрү, түндөрү үчүн убактысын эселең, кыркын башталары менен аягына чейин күнүн көй бербей келип иштеп жүрчү... Оной бекен жан бакмак дегендөй, жалгыз бой же-сир аял ушуну менен эптеп түзүгүрөөк оокат кылуунун далалатында. Жүн кыркуунун акысы — иштеген эмгегине жараша эмеспи. Көп иштесен — көп, аз иштесен — аз аласын. Кышкы камын Жээнгүл чынында ушул жерден таба турган. Бир үйдө эки жан болсо да, отун-суу, кийим-кечек сыйктуу үй тиричилигинин эсеби бүтөбү... Баласын таштар кишиси болбогон сон, Жээнгүл аны кыркынга алыш барап эле.

Ал эми Авалбек үчүн бул мезгил чексиз эркиндиктүн доору. Мындан жыргалды ким көрсүн! «Кой-ай» деген киши жок, күн жылуу, адырдан короо-короо кой биринин артынан бири айдалып: «Ай, бала! Кайры, тос!» — дешсе, шилтеген жакка тызылдата жүгүрүп, араба, машина деген бири келип, бири кетип, ыгы келгенде араба артына жармаша да калып, айтор, бака-шака дүйнөнүн кызыгына батып, керели-кечке өзүнө окшоп ээрчий келген балдар менен карала-торала болуп ойногону ойногон.

Мына ушундай күндөрдүн биринде чон кашарга көчмө кинонун машинасы келип калса болобу. Аны элден мурун эле Авалбек көрүп, өпкөсү жарылып кете жаздал:

— Кино келди! Тигинекей кино келди! — деп, балдардан мурда озунуп, кыркынчыларга кабар салды.

Кино жумуштан кийин башталды. Ошого чейин эч бир чыдамы жетпей, күн кеч кирбей качан эми деп зарыкты, думукту. Качан болот деп кынкылдап, энесин да тажатып бүтүрдү. Ушунусуна жараша кино анын тилегин ойдогудай оруннадатты.

Кино согуш жөнүндө экен.

Кашардын дубалына илинген аппак кездеменин үстүндө кым-куут салгылашшуу жайнап жатып калды. Замбирек снаряддары жер челип, кулак тундура жарылып, удаа-удаа асманга ышкырына сыйылган ракеталар түн карангысын бир оокумга ийне көрүнчүдөй жапжарык тутандыра, боортоктоп жылган чалгынчылар жаткан



жерин кучактай селейип, кара түн, кара жер, кара асман астын-устүн чатышып, сапырылып жатты. Ал эми пулемёттер жаакташа тытырап, ок жаадыруучу болсо баланын жүрөгү алыш учуп, аптык-кан деми колкосуна тыгылат. Мына согуш деп ушуну айт! Мына согуш десен!

Энеси экөө жүн салынган кендир каптын үстүнө өйдөрөөк чы-гып отурушкан эле. Элдин артында болсо да бул тараптан экран жакшы көрүнгөн. Авалбектин өз оюна койгондо, ал сезсүз так экрандын түбүнө, совхоздон жетип келген өзү курдуу балдарга арала-шып отурмак. Ошол алдынкы катарга кетүүгө аракеттенип да көрдү, бирок Жээнгүл анысына көнбөдү:

— Жетет, безерман, керели-кечке дикилдейсин, отур жаныма, — деп алдына алыш, кучактап отурду.

Киноаппарат лентаны бир калыбында имерип, согуш өз алдын-ча күчөй берди. Отурган эл көзүн албай дымууда. Так кулак түптө эненин тымызын үшкүрүк тарып, тутөгөнүн бала сезип жатты. Кээ-де Жээнгүл селт этип чочуп, алда кайдан чыга келген танканын ок атар оозу адырды көздөй мээлеп бурулганда, уулун бооруна бекеми-рээк кысып, ок тийип кетчүдөй жалтанып, жымырылып кетет. Жанаша отурган бир аял көргөнүнө ишене бербей шыпшинып:

— Кудай сакта, э, кудурет, бул эмнеси, Кудай сактайгөр! — деп күбүрөнүп, тообасын оозунан түшүрбөдү.

Авалбек деген тигилердэй жүрөксүз беле. Түк бир коркуп да койгон жок. Ал түгүл ичтен шаттанып да жатты, фашисттер жалл-жалл этип тоголонгондо. Ал эми биздикилер куласа, алар бир аздан кийин туруп кетчүдөй ишенимде болду.

Жо деги согушта жүргөн кишилердин окко учканы өзүнчө бир тамаша. Куду согуш ойногон балдардын жыгылганындай кулашат. Андай кулаганды ал өзү деле эч кимден кем келтирибейт. Чуркап бара жатып, бутка бирөө тепкендей, онко-чунка атып сулап калат. Ырас, жер каттуу эле болот, тийген жерин аябай эле ачышат. Анткени менен кайра тура калып, кайра чабуулга кирсен, ооруган жеринди унутуп каласың. Айырмасы — тигилер дароо тура калбай, бүк түшүп жата берет экен.



Авалбек окко учуунун башка да түрүн биле турган. Мисалы, айталы ичке ок тиidi. Мындай учурда алигидей тапатандан кулап кетиш жарабайт. Адегенде ичи мыкчый кармал, анан бети-башынды тырыштырып, тишинди кычыратып, кускун келгендей улам энкейип, улам тенселе берип, анан шалк этип колдон куралды түшүрүп, ошондон кийин жыгылыш керек. Мындайда өзү бир аз жата түшүп, жо-о мен өлгөн жокмун деп тура жүгүрүп согушка кирер эле. Тигилер болсо турбай жата берет экен. Айырмасы ошол.

Экрандагы салгылашуу улана берди. Бул сапар көз алдыга танкаларга ок атар замбирекчилер чыкты. Сыягы, алар бир кармашуудан экинчи кармашууга жер ооштуруп жүргөн болуу керек. Замбиректин оозунан түтүнү кете элек, өздөрүн көрсөн, сүрүнөн айбыгасын. Туш-туш тарабында жарылып жаткан снаряддарды аралап, откечип, солдаттар замбиректи бетме-бет тургузуп танкаларды тике атыш үчүн сүйрөп бара жатышты. Азырынча болжолдуу ордуна жетише элек. Ансайын жан сабалашып, алдыда кездешкен белчеден келген сууга түз эле отукчөн, кийимчен жапырт киришип (мен үшүнтсөм апам мени тилдейт эле го деп Авалбектин оюна кетип жатты), замбиректин тыгылганына карабай аны бардык күчүн салышып: «Давай! Давай! Вперед!» — деп, күрөө тамырлары шишигенче бакырып жатып, акыры сүйрөп чыгарышты.

Замбирекчилер жети-сегиз адам экен. Арасында кебете-ирени кыргызга окшогон бирөө (а билким, ал тек гана кандаш элдерден чыгар), экранда улам көрсөтүлүп көзгө жылуу учурай берди. Атам экен деп бала аны эч убакта ойлобос беле, мындай ишти өзү капарына да албас беле... кандай десе болот... Энеси. Баарын энеси кылды.

— Тигиногу сенин атан, — деп койду ал бир убакта, баланын кулагына шыбырап.

Ушундан баштап, жанагы замбирекчи Авалбектин атасы болду. Ушундан баштап, кино анын атасы жөнүндөгү киного айланды. Совхоздо эле жүргөн жигиттер курдуу атасы жапжаш неме экен. Тыгырчыгынан келген, тоголок жүздүү, курч тиктеген көздөрү көө, кир болгон бетинде жалт-жуулт этип чагылат. Бала анын ачуулуу кабак-кашын, кашкайган тиштерин, башындағы темир каскасын,



ыйыгындағы погондорун — баарын тен байқап отурду. Атасы мышыктай чапчан экенине да баа берди. Мына азыр эле замбиректин дөңгөлөгүн карысына сала тирей берип, өзү артына чап кайрылып, алда кимге катуу кыйкырды: «Снаряддарды токtotпогула! Тез! Тез!»

— Апа, менин атам ушубу? — деди бала. Жээнгүл түшүнө бербей:

— Тынч отур. Алаксытпа! — деп койду.

— Менин атам дебединби өзүн.

— Ийи ошол. Жөн отурчу деги, кишилер урушат. Аттин десе, эмне үчүн ушинтип айтты болду экен? Көнүлү мин белүнүп, согушта мерт болгон тенин эстеп, ошого кайра күйүп, кайра санааркан, оозунан кокус чыгып кетти бекен? Же анчейин кайдыгер сүйлөп койду бекен? Же алда кандай кылт эткен оюна алданып: «Тигиногу сенин атан» дегени, атасы аскерге кеткенде боюнда калып, дүйнөгө көз жарганы, ата дегенди билбеген, укпаган чунак бала кинодон көрүп болсо да зелестетип жүрсүн дегениби?

А тиги эси жок энесинин айтканына ошол замат ишенди. Ошол замат сүйүнүп, ошол замат жүрөгү дүкүлдөп, ошол замат атага деген мәэрими делебесин козгоду. Жоокер атасы менен кайсы уул мактансасын. «Мына, менин атам!» — деп көнүлүндө мактана кетти. Мына, ата деген ушул! Атасы жок жалгыз деп кордогон балдар эми көрүп алсын! Эми алар тийип гана көрсүн!

Мына эми ал да атaluу болуп чыкты. Энеси: «Тигиногу сенин атан», — дегенден бери, экрандагы солдат ага ата болду. Ушуга эч шек койбой ишенип, бала атасына чын дили менен жан тартып эреркеп отурду. Мурда билип көрбөгөн атaluу балалыктын даамын ал эми оозанды. Атасынын бардык жүргөн-турганын жактырып, ичи элжирип, аны үйдөгү айнектин астында илинип турган өз атасынын сүрөтүнө айнитпай окшоштуруп жатты. Мурду, кашы, көзү — бүт эле өзү.

Жан ынтаасы менен тигиле, баланын азыр карап отурганын билгендей, анын атасы да кинодогу учкундай кыска өмүрүндө, өзүн эч убакта эстен кеткистей, кийин баласы сыймыктана тургандай жоокер кайратын кан майданда, эл алдында көрсөттү. Авалбек со-



гүштүн оюнчук эмес экенин эми сезди, окко учкан адамдын кулаганы тамаша эмес экенине да көзү жетти. Жоонун түрү каардуу болуп бара жатты. Азыр эле тапкан атасы кантер экен деп, мына ошондо жакын кишиси үчүн мурда баштан өтпөгөн коркунуч тууп, ал коркунуч баланын жүрөгүн камады.

Киноаппарат чыртылдап, согуш жүре берди. Нары жакта кантап келе жаткан кырка танкалар көрүндү. Шаркылдаган чоюн каз тамандары удургута топурак шилеп, ок атар түмшуктары алдыга сунулуп, өнгүл-дөңгүл анызда өйдө-томөн килендеп, болот кийген кара күчтүн күркүрөп келе жатканы сүрдүү да, шандуу да. Танкалар көтөргөн чаң алардын артынан ээрчиp, кайнап келе жатты. А биздин үркөрдөй болгон топ аскер жалгыз замбирегин сүйрөшүп, ал кезде сай кырына чыгууга жакын калышкан. Аз эле жер калган экен. Аны көрүп Авалбектин дити качып: «Ата, бол эртерээк! Бол. Биртике эле калды. Карабы танкалар келе жатат. Танкалар!» — деп атасын шаштырып, сүрөп жатты.

Мына замбирек да кырга чыкты. Замбирекчилер аны майда бадалдын четине бура тартышып, танкалардын жолун тороп, ок ата баштاشты. Бир аздан сон танкалар да ок кайтарышты. Алар көп экен. Танкалардын суук түрүнен үрөй учат...

Атышуу кызыды. Өз кыялында Авалбек атасы менен кошо өрт жалынды аралап, салгылашууда жүргөнсүп жатты. Немецтин танкалары кара түтүнгө чулганып каз тамандары быркырап, эки көзү оюлган дөөдөй албууттанаип, ордунан жылбай калганда, энесинин алдында отурган бала кубанганынан тыбырчылап, туйлап жатты.

Ал эми биздин замбирекчилер жарылган снаряддардын сыныгы тийип жыгылганда, бала боюн жыйрып, томсоруп калып отурду. Замбирекчилер четинен кулап, азая берди. Эненин бети ысык жашка нымданып, күйүп чыкты.

Киноаппарат бир үндө чыртылдап, согуш жүрүп жатты. Кармашуу күчөгөндөн күчөдү. Танкалар улам жакындаң сүрүп келе берди. Замбиректин калканына далдаланып Авалбектин атасы телефондун трубкасын кош колдоп, алда эмнелерди заардуу кыйкырып, бакырып жатты. Бирок анын эмне деп жатканы бул алааматта кулакка



илемшпейт. Балким, ал жардам сурап жаткандыр, балким, жардамга келчү замбиректер мына-мына жетип да келишер, согушта кандай деп болот... Ангыча дагы бир солдат замбирек четинде жалп этти. Мұдұрулұп кайра турууга умтуулуп, жұзтеменүөн жерге жыгылды.

Замбиректин жанында эки эле киши калды, Авалбектин атасы менен дагы бир солдат. Алар замбиректи токтолбой октоп, бир жолу, анан эки кайтара атууга ұлғурду. Танкалар аларды қысмакка алды. Замбиректин тушуна жана бир снаряд келип жарылды эле, топурак, таш-кесектерди абага омкоро бүркүп, заң этти. Жерден эми бир гана замбирекчи өйде турду. Ал Авалбектин атасы: замбирекке жулуна жетип, өзү дүрмөттөп, өзү мәэлеп, өзү атты. Бул анын акырынды атышы болду. Жана да келип тийген снаряд замбиректи талкалап жайлады.

Кан жайылган бир жак ныптасын кармана, Авалбектин атасы тенселип жерден зорго турду. Үстүндөгү кийими түлөп, заарканган түрү бир шумдук. Жакындал келе жаткан танканы көздөй гранатаны колго алып, ал тайманбай бет алды. Алдан тайып, кансырап, жыгылып кете жаздал, Авалбектин атасы гранатаны шилтөөгө камданып, бир оокумга кулачын кере туруп калды. Экран анын бул көрүншүн көз алдыга жұғұртүп алып келип такады. Өлүмгө баш койгон жоокердин айбат чачкан ажарынан, жалтанбас кудурети-нен: «Токто, фашист!» — деген таш жарган бакырыгынан кино көрүп отурғандар дүр дей түштү. Жәэнгүл баланын колун бекем кармап жиберди. Бала атасына жетүүгө умтуулуп, атасын көздөй жулуунду. Дал ошол учурда танканын пулемёт атар оозунан ок төгүлүп, Авалбектин атасы кыйган теректей сулады. Ал эки-үч аласала оодарылып, турууга жұтқынүп, анан чалкадан түшүп, эки колун эки жагына таштап жатып калды...

Киноаппарат токтоду, согуш да үзүлдү. Бул бир бөлүктүн аяғы эле.

Жаңы лентаны аппаратка коюш үчүн киномеханик электрди күйгүзө салды. Каширдын ичи жапжарык боло түшүп, отурғандар көздөрүн жумуп алакан менен басып, кинонун дүйнөсүнөн, согуш-



тун майданынан өз дүйнөсүнө, азыркы өз абалына кайтышты. Ушинтип эл эсин жыя электе кимдир биреөнүн сүйүнүчтүү кыйкырыгы тынчтыкты жарды:

— Балдар, менин атамдын өлгөнүн көрдүнөрбү? Ал менин атам болчу! Көрдүнөрбү, менин атам...

Кишилер жапырт кайрылып, эмне болуп кеткенин андабай айран-тан болушту. Отурган капитын үстүнөн толгоно жүгүргөн Авалбек, экрандын жаңында, алдыңкы катарда жайлантган ортоқ балдарына шаттанып чуркап бара жатты. Алардын пикири ал үчүн баарынан да кымбат болчу. Бир топко чейин каширдагы көпчүлүктүн арасын онтойсуз жымжырттык басты. Отургандар далае эмне болуп кеткенин түя бербей, бул эси жок баланын эмнеге мынча сүйүнгөнү кишилерге жетпей жатты. Өмүрү атасын көрбөгөн балага бул учурда атасынын өлүмү да (мейли кинодо, мейли кандай жагдайда болсо да) анын атасы бардыгын далилдеген майрам эле. Муну эч ким түшүнбөй, баары тен ийинин кагышып, кыжаалат. Киномеханиктиң колунан лентанын тунуке кутусу жерге түшүп кетип, кангыр этип экиге белүнүп тоголонду. Эч ким ага көнүл бурган жок, кино-механиктиң озү да тунукелерди ала койбоду. Алардын көзүн кадаганы — Авалбек. Авалбек деген майданда окко учкан баатырдын баласы, анын эрдигин, таламын мактап:

— Сiler көргөн жоксунарбы, ошол менин атам болчу! Аны пулемёт менен атпадыбы, ал өлбөдүбү! — деп, кишилер унчукпаган сайын күчөп, алардын үн какпаганына ызаланып, булар эмне үчүн менин атамды жактырышпайт, эмне үчүн аны макташпайт деген ой менен кайта-кайта: «Ал өлбөдүбү! Ал өлбөдүбү!» — деп жатты.

Кимдир бирөө жактырбагандай чырт этти:

— Тек, антип айтпа, оозуна таш!

— Ал эмнеси экен! — деди анда ары жактан мойнун созгон чал. — Эмнеси бар экен. Атасы согушта ноопат болгону жалган беле? — Аナン унчукпай калып, ылдый карап кобурады: — Атасы эмей, атасы да...

Ошондо мектепте окуп калган балдардын бири чындыкты бетке айтты:



— Ал сенин атаң эмес. Эмне кыйкырасың? Түк да сенин атаң эмес, ал артист. Ишенбесен, тигиногу киночунун өзүнөн сура.

Иштин жайын сезе калган эстүү-баштуулар атасыз баланын жасап алган таттуу да, ачуу да алданмасын бүлдүргүсү келбей, жок, ал сенин атан эмес, башка дегенге ооздору барбай, балдардын талашына аралашпады. Кантсе да чындыкты кино алыш келген чоочун жигит өзү айтсын дегенчелик кылып, баары тең механикти бет алыш, күтүп калышты. Тигил да кийлигишпеди. Өздөрү билсин дегенсип, аппаратын ондомуш болуп жатты.

— Жок, ал менин атам болчу, менин атам! — дей берди ызага туталанган Авалбек.

— Кайсынысы эле сенин атаң? Айтчы, кайсынысы эле? — деп алиги окуучу бала да тилин тартпады.

— Сен көргөн жоксунбу? Менин атам гранатаны алыш танкага минтип. Анан минтип жыгылбадыбы? — Авалбек боюн жерге таштап, атасынын кандайча окко учканын көрсөттү. Дал өзүндөй келтирип, эки-үч аласала оодарылып, анан чалкадан түшүп экрандын алдында эки колун эки жакка таштап, өлгөн жоокердей жатып калды.

Отургандар айласыздан дуу жарылып күлүп жиберишти:

— Ой, бул артист турбайбы?

— Ой, жоругун түшкүр!..

Бирок Авалбек күлгөн жок. Былк этпей баатыр атасынын кейин кийгендей, ошол калыбында экрандын бери четинде сулап жатты.

Күлкү тыйыла калыш, кашардын ичин дагы да жүрөк өйүткөн дым басты.

— Э, Жээнгүл, — деди баягы «тообалап» кино көргөн аял. Анын үнү каргылданып, титиреди. — Эмне шал болуп отуrasың? Карабай-сынбы тетиги баланы!

Эми элдин баары Жээнгүл жакка бурулду. Анын көзүнө жаш алыш, унчукпай эрдин бек кымтып, түз басканын узата карашты. Жээнгүл баланын жанына келди да, аны өйдө тургузуп:



— Жүр, балам, жүрөгой. Ошол сенин атан, — деп акырын айтып, аны колунан жетелеп тышка чыгып кетти.

Ушинтип алар кинону да аягына чейин көрүшкөн жок.

Ай өйдөлөп калган экен. Төбөдө, капиталда да бейкут жылдыздар бейкут бет багып, бүт дүйнөдөн эч бир кабары жоктой — алыста. Бозомук түндүн аралыгында тээ бийикте тунарынкы агарган зор тоолор да суз. Бери четте совхоздун оттору үлпүлдөп, андан ары өлчөөсүз чон талаа тунгуюктанып, карангы көл сыйктуу көшүлүп жатыштыр.

Алар үйлөрүнө бара жатышты. Энеси унчуккан жок, ал да унчукпады. Бу saatта энеси эмне ойлоп бара жатканын бала билбеди. Тек гана жана көргөн атасын эсинен чыгаралбай, кичинекей муштумдарын кекене түйүп, жанында бара жатты. Бүгүнтөн баштап, ал ата жолуна түшкөнүн билелек эле, атадан калган жалгыз түяк экенин билелек эле...



### Суроо.

- Кино эмне себептен Авалбектин атасы жөнүндөгү киного айланып кетти?
- Авалбектин атасы тенденчесиз кармашта кантип курман болду? Суреттөп айтып бер.
- Түшүп кеткен кутуну ала койбай киномеханик эмне себептен дал болот?

### Далилде.

Эмнеликтен бирге окуган бала Авалбек менен айтыша кетти?  
Аныкы туурабы?

### Ойлон.

Акырында Жээнгүл: «Жүр, балам, жүрөгой. Ошол сенин атан», — деп Авалбекти жетелеп кетет. Бул эмнеси? Же жоокер чын эле Авалбектин атасыбы? Сен кандай жыйынтык чыгарар элэн?

### Эсице тут.

1. Кыргыз ССР тарыхынан: «Социализмдин фашизмге каршы кан төгүлгөн салгылашуусу төрт жарым жылга созулду. Империалисттик державалар баштаган экинчи дүйнөлүк согушка дүйнөнүн 61 мамлекети — адам баласынын төрттөн уч бөлүгү катышты. 50 миллион киши курман болду... Советтер Союзу баарынан чон жого-





тууга учуралды — 20 миллион адамынан айрылды. «Согуштун совет элинин жана анын куралдуу күчтөрүнүн бүткүл дүйнөлүк-тарыхый жеңиши менен аяктагандыгы өткөн согуштун башкы, көрүнүктүү жыйынтыгы болуп саналат» (II том, 1973, 566-бет). 2. Кыргыз совет энциклопедиясынан: «Кыргызстандан майданга 300 минден ашун адам жеңетүлүп, 71 жоокер Советтер Союзунун Баатыры болгон», (6-том, 165-бет).



### Макал.

1. Бала жакшысы — атанын данкы, кыз жакшысы — эненин данкы.
2. Атан өлсө, тайлак бар,  
Кому жерде калган жок.
3. Дайранын көркү кемеде,  
Баланын көркү энеде.



### Санжыргалуу сөз бермети.

1. Немецтин танкалары кара түтүнгө чулганып, каз тамандары быркырап, эки көзү оюлган дөөдөй албууттанып ордунан жылбай калганда, энесинин алдында отурган бала кубанганынан тыбырчылап, туйлап жатты. 2. Бери четте совхоздун оттору үлпүлдөп, андан ары өлчөмсүз чон талаа тунгуюктанып, карангы көл сыйктуу көшүлүп жатыптыр.

## АНГЕМЕ ЖӨНҮНДӨ АЛГАЧКЫ ТУШУНУК

Мына силер Ч. Айтматовдун «Атадан калган түяк» деген ангемесин окудунар. Бул чыгармада бир кичинекей гана окуя сүрөттөлдү, атап айтканда, кино көрүп жатканда 5—6 жаштагы Авалбектин ата жөнүндөгү ан-сезиминин жаңыланышы, ага карата энеси Жээнгүлдүн жасаган мамилеси. Кыскасы, бир көз ирмемдеги чакан окуяда Авалбектин ой-дүйнөсүндөгү уйгу-түйгулар көркөм элестетилди, анын көркөм образы түзүлдү. Автор ушул кичинекей баланын аз убактагы ич күйгүлтүктөрү аркылуу Улуу Ата Мекендик согуштун каардуу мезгилини жана андан кийинки кайтылуу учурларды чебер реалист жазуучу катары көркөм элестете алды. Ангеме көлөмү жа-



гынан чакан экендигине карабастан, чоң турмуштук чындыкты, чоң мазмунду камтый алган.

Ч. Айтматовдун ушул ангемесинин негизинде эле ангеме деген түшүнүккө аныктама бере кетүүгө болот. Ангеме дегенибиз каармандын бир-эки учурдагы окуясын сүрөттөө менен турмуш чындыгын көркөм образ аркылуу элестете ала турган адабий жанр. Анда чыны менен эле повесттегидей окуялардын көптөгөн тизмеги сүрөттөлбөйт, бир канча каармандардын катышуусу да шарт эмес. Кәэде чыгарманын көлөмүнүн кичине экендигине карап, аны ангеме деп атаган учурлар да кездешет. Мисалы, жазуучу К. Баялиновдун «Ажар» чыгармасын ангеме катары караган адабий изилдоөлөрдүн болгондугу белгилүү. Чындыгында «Ажар» көлөмүнүн кичинелигине карабастан ангемеге эмес, повестке көбүрөөк жакын чыгарма. Анткени анда жалан эле Ажардын эмес, дагы бир катар каармандардын образдары түзүлгөн, каармандын бир эле учурдагы окуяга эмес, окуялардын тизмегине катышуусу сүрөттөлөт. Ошондуктан көлөм ангеме жанрынын өзгөчөлүгүн аныктоочу негизги чен эмес.



## ЖАРАТЫЛЫШ ЖАНА АДАМ

### КАРАГУЛ БОТОМ

Бир чалдын беш уулу болот. Экөө айтышып, доодо өлөт. Экөө айтышып, жоодо өлөт. Жалгыз Карагул калат.

Бир чети балдарынын кайгысынан, бир чети көнүп калган кесибин таштай албай, чыдап үйдө тура албай, чал мылтыгын көтөрүп тоого чыгып кетет.

Атама барамын деп Карагул ыйласа, апасы бир аз какус-кукус кылып көёт. Бала эннесине таарынып, атасын издең чыгат. Чарчап, талыкшып арчанын түбүнө уктап калган Карагулду жолу болбой келе жаткан мергенчи эликтин баласы деп атып алат. Ошондо чал:

— Ушул беле көрөрүм, ботом,  
Кыска беле өмүрүн, ботом.  
Эрмегим сенден айрылып,  
Эмне болот көрөрүм, ботом.  
Эркелик менен эригип, ботом,  
Кой десе болбой жөнөдүң, ботом.  
Адырда аркар жатканда, ботом,  
Андып барып атканда, ботом,  
Алыска кетчү куу мылтык, ботом.  
Менин ардагыма түз тийип, ботом,  
Айылымды таппай курудум, ботом.



Менин жетимиме түз тийип, ботом,  
Жетимиш жаштан ашканда, ботом,  
Менин желегиме түз тийдин, ботом,  
Желегим өлүп ич күйдүм, ботом.  
Балдыркандын бар ойлоп,  
Бала деп билбей чала ойлоп,  
Балалуу элик деп ойлоп,  
Барадай сага ок койдум, ботом.  
Мергендигим карачы,  
Атып салым баламды ай, ботом.  
Апан менен эжене,  
Аркама салып барамбы, ботом.  
Жалгызым сенден айрылып,  
Жарык күн болду карангы ай, ботом.  
Бешөөнөн бирдей ажырап,  
Как баш чал болуп каламбы ай, ботом.  
Экөө атышып жүрүп доодо өлдү, ботом,  
Экөө атышып жүрүп жоодо өлдү, ботом.  
Как баштын колу түзүнөн,  
Карагул байкуш тоодо өлдү, ботом.  
Ак баран мылтык эгемби, ботом,  
Атканда көрдүм сени да, ботом.  
Антара элик терисин, ботом,  
Апан кийгизиптир тонунду, ботом.  
Качып келип сен жатып, ботом,  
Катырдын менин шорумду, ботом.  
Турчу элен чуркап жолумду тосуп,  
Келчу элен бер деп колунду созуп.  
Айтпай келип артымдан  
Атанды койдун боздотуп, ботом.  
Торпунун жолун торполоп, ботом,  
Атамды тосом дединби, ботом.  
Алдымдан ойноп эркелеп,



Бышырган бейрек, жүрөгүн  
Берет деп жолго токтойсун.  
Мен кара жолтай как башты  
Келет деп күткөн окшойсун.  
Эртеден бери кыдырып,  
Эчтеме таппай кайрылдым, ботом.  
Элик деп атсам бала экен,  
Эрмегим, сенден айрылдым, ботом.  
Өзүмдүн кылган ишими  
Өкседүм, өзүм кайғырдым, ботом.  
Чыйырчык боздон кийипсин, ботом,  
Чырпыктын башын ийипсин, ботом.  
Чын келер атам жолу деп,  
Чын кайғы башка үйүпсүн, ботом.  
Чырлыгым сенден ажырап,  
Чыркырап ыйлап күйүктүм, ботом.  
Бешөөнөн калган бир жалгыз,  
Чынары элең бийиктин.  
Каргышына калгамбы,  
Кайберен, теке, кийиктин, ботом.  
Күтсөм бир атам келер деп,  
Көлөколөп жатыпсын, ботом.  
Жалбырак үзүп, таш жыйнап,  
Көп кызыкка батыпсын, ботом.  
Атамдын жолун тосом деп,  
Апаңа болбой качыпсын.  
Айыл кайда, мен кайда  
Аябай узак басыпсын.  
Өлүмгө жетпей өксөгүн  
Өлгөнүнчө шашыпсын, ботом.  
Эчкисин аттым эгизден,  
Серкесин аттым семизден.  
Ажалың менден экен да,



Айланайын периштем.  
Короодон аттым кулжасын,  
Кубалай келип артымдан  
Куураган как баш дедирдин.  
Арык деп эч ким атпаган  
Бастырып ийдим маралын.  
Байкабай элик экен деп,  
Башын жедим баламдын, ботом.  
Кара канын чууртуп  
Кантип үйгө барамын, ботом.  
Атаны арман күн болду,  
Карып калган атакең  
Кара жер менен тен болду.  
Букасын башын бургузбай,  
Жуушаган жерден тургузбай,  
Бугусун койбой көп аттым,  
Булчун эттен моюндан  
Бузуп тийсин деп аттым.  
Кайберенге каршыгып,  
Кастарым тигип неге аттым.  
Каргышы ката болбостон,  
Каралдым жалгыз сени аттым.  
Кайберен этин туураттын,  
Карыганда атанды  
Көк жыгачтай куураттын.  
Оо, Карагул жалгызым, ботом,  
Жашында кеттиң байкушум, ботом.  
Бурчтан түтүн булаттым, ботом,  
Бугунун этин туураттын, ботом,  
Мусапыр кылып куураттын, ботом.  
Капталдан улап карасам,  
Кара улак дедим кара сан.



Эликче бугуп жатыпсын,  
Энкейип, өнүп карасам.  
Кара канын чууртуп,  
Карууга салып баратам.  
Эликтин этин жедирдин, ботом,  
Элиме как баш дедирдин, ботом,  
Өлсөм турпак<sup>1</sup> саларым, ботом,  
Өксүсөм колдон аларым, ботом.  
Атып алдым сени деп,  
Апаңа кантип барамын, ботом.  
Кара бет эжен чыркырап,  
Канакей десе бөбөгүм,  
Кандайча жооп табамын.  
Ой, Карагул чырагым,  
Ойронум чыккан убагым.  
Ордунду сыйап турамын, ботом.  
Улгайып калган кезимде,  
Үшкүрүк тартып куурадым.  
Түбүнөн сынды чырпыгым, ботом,  
Түтүндө калды мылтыгым, ботом,  
Уча элек темир канаттуу  
Өзөндөн учтун чымчыгым, ботом.

Эжеси Карагулга арнап, жаргактан шым тигип, жол карап эшикке чыкса, коктудан кайгулуу үн чыгат. Кыздын жүрөгү опколжуп, апасына кайрылып айтып турган жери:

— Ой, апа, кайрылыштан чuu чыгат,  
Кандайча шумдук болду экен,  
— Карадым, Карагул! — деген үн чыгат.  
Ой, апа, көгөрүм көлдөн буу чыгат,  
Көк кайын кессен суу чыгат.

<sup>1</sup>Турпак — топурак деген мааниде.



Көрүнбөй «Карагул» деген чуу чыгат.  
Тентегим тектирге чыга жаткан бейм,  
Теке деп как баш аткан бейм.  
Тенирден келип шум ажал  
Тентегим өлүп жаткан бейм.  
Кубанарым, жалгызым,  
Курбуга чыга жаткан бейм.  
Кубанарым, күйөрүм,  
Күйгөн канга баткан бейм.

Ошол учурда чал баланы көтөрүп келип, жерге сулк таштап жиберет. Эжеси чыркырап ыйлап, жанын қыйнап айтып жаткан жери:

— Кагылайын бир боорум,  
Менин каруумдан сынды он колум.  
Каруумдан колум сындырган  
Кайылуу как баш онбосун!  
Кайберен деп карышып,  
Карагулду сомдодун.  
Менин толгонорум, бир боорум,  
Томуктан сынды он колум.  
Тозоку как баш онбосун!  
Топ кийикке асылып,  
Тогонорум сомдодун.  
Келери менен кийсин деп,  
Сары жаргактан шым сайдым.  
Садаган кетсем болбойбу,  
Санаанды тартып сумсайдым.  
Мен шордуу түр жибектен түр сайдым,  
Бүтүмүн көрдүм Кудайдын.  
Жалгызым сенден айрылып,  
Күйүтүн тартып сумсайдым.  
Кайрылышта олтурсам,  
Кара атың минип баарым.

Каралдым келе жатыр деп,  
Каткырып тосуп аларым.  
Агалуу кыздар көп болор,  
Менин асти чыкпас кабарым.  
Толгонушта отурсам,  
Тору атын минип баарым.  
Толукшуп жаркып кубанып,  
Жолдон тосуп аларым.  
Төрөлгөндөн калбады,  
Менин түбүнө чыкпас кабарым.  
Атана, как баш, онбогун,  
Түк да канат койбодун.  
Түгөтсөм деп ойлодун,  
Адырды, адырдай басып бугу аттын.  
Адырдан аткан бугунду  
Ак тескей ылдый кулаттын.  
Ак кайыпка асылып,  
Ардагым атып сулаттын.  
Эчкисин аттын бооз деп,  
Улагын аттын кооз деп,  
Кысырын аттың семиз деп,  
Экөөнү аттың эгиз деп.  
Кайрыларым Карагул,  
Кайрылып таптай мени издең,  
Уругу бирге чолпонум  
Учуп бердин әништеп.

#### Күш тили маалымат.

«Карагул ботом» поэмасы — элдик чыгарма. Ал Тумаш мерген жөнүндө айтылат. Бул мерген өмүрүндө эчки-текеден он онко тургузган экен. Муну мындаicha түшүнсө болот. Мергенчи миң кийик



атса, мининчиси онко турат. Демек, он мин кийик аткан киши он онко тургуду делип эсептелец. Тумаш ошончо кийик аткан. Бирок ал кайберендин берген белги, эскертүүлөрүнө моюн сунбайт. Ошол себептен өз баласын атып алат да, күйткө батат.



### Салыштыр.

1. «Кожожаш» дастанында Кожожаш Сур эчкинин жалбарган суралынына карабай, Алабаш текесин баш кылып, бүт эчки-улагын кырат. Ошол себептен Кожожаш кайберендин каргышына калат да, аскада камалып өлөт. Анын Тумаштын таңдырынан айырмасы кайсы? 2. Илгери дагы бир мергенчи балалуу эликтى атып, жарадар кылат. Огу түгөнгөндүктөн, артынан кууп отуруп, ал киргөн үнкүргө кирип барат. «Алда баланды аткыр ай» — деген мунканган үн угут. Караса, бет алдында беш бүктөлгөн кары кемпир турат, ал туюкка айран куюп берип: «Балам, мындан ары балалуу эликтى атпай жүр» — дейт. Мергенчи макул болот. Бирок туюктагы айранды канчалык исче да, түгөнбөйт. Кызыз, ал айран эмес эле, ырыссы окшойт. Ошондон сон, балалуу кийикти атпаган мергенчи тез байып, жакшы жашоого туш болгон экен. Ал эми беш бүктөлгөн кемпирдин кейпинде кубулуп көрүнгөн жан кайберендин өзү экен дейт. Бул мергенчи Тумаштын эмнеси менен айырмаланат?



### Тапшырма.

1. Мергенчилик бул кумар, талант да. Экинчиден, оокат-аш та-бууга тике кирилтер кылган кесип эмеспи. Ошондой болгондон кийин Тумашты айыптоо керекпи? Балким, аны аёо керектир. 2. «Жалгыз сенден айрылып, Жарык күн болду карангы ай, ботом» — дейт Тумаш. Ушул саптардын негизинде мергендин ал-абалын сүреттөп көрсөн, неге жарык күн карангы болот?

### Талаш-тартыш.

1. Мында, Тумаш баласын атып алды. Күнөөнү кимге коую керек. Тумаштын түз аткан мергенчилигиненби? Же эликтин териси-нен тон тигип берген апасы күнөөлүү болуп жүрбөсүн? Же күнөө Карагулдуң өзүндө да. Эмнеге апасынын тилин албай, үйдөн качып чыгат? Же күнөө кайберендин каргышындабы? Кимде? Ойлон, тап, далилде. 2. Тумаш жанылды. Ал кийиктен жолу болбой келаткан. Арчанын түбүндө бир балалуу элик жатат. Жок, кара сан улагы ок-


шойт. Эмнеси болсо да, бере көр. Атты! Элик эмес, өзүнүн кара чечекей уулун! Мерген боздоп ыйлап жиберди. Кара канын чууртуп, эми үйге көтөрүп баруу керек. Жанылбаган ким бар? Бардыгы жаңылат. Анда Тумаштын жанылганын кемчилик деп эсептөөгө болбайт. Антейин десен, Тумаштын кызынын: «Эчкисин аттын бооз деп, Улагын аттын кооз деп» — деп айтканы ойго салат. Эмне, анда Тумаш эки буттуу мыкаачыбы?

### Сүрөттө.

Карагул эмнеликтен арчанын түбүндө болуп калды? Ал жерде эмне кылды? Антара тигилген элик тондун көрүнүшү. Арча. Тоо. Аска. Өзөн. Суу. Анан?..

### Сунуш.

1. Тумашты соттогула. Катышуучулар: 1) сот; 2) айыпкер — Тумаш; 3) каралоочу — кайберен; 4) актоочу; 5) күбөлөр — Тумаштын кызы, Карагүлдүн апасы; 6) жабырлануучу — Карагул. 2. Сүрөтүн тарт. Же бироөгө тарттыр. Бетин жаш жууган чал каруусуна баласын көтөрүп алган. Карагүлдүн башы шылкылдыйт. Кара кан чуурууда... Нарыта ташка чабылып сындырылган мылтык жатат. Асманда удургуган кара булут. Арчанын бутактары чайпалууда. 3. Жаратылышты көздүн карагиндей сактоо жөнүндө өз алдынча анттын сезүн жаз.





### Аалы ТОКОМБАЕВ

(1904—1988)

Кыргыз Республикасынын эл акыны А. Токомбаев 1904-жылы 7-ноябрда азыркы Кемин районундагы Чоң-Кемин айылында туулган. Кыргыз адабиятына негиз салуучулардын бири. Социалисттик Эмгектин Баатыры, Токтогул атындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Бир менен жазылган «Таң алдында» романынын, «Жараланган журок», «Мезгил учат» повесттеринин, «Өз көзүм менен» поэмасынын, «Олбостун үрөнү» драмасынын, көп сандаган татынакай ырлардын автору.

### ЖАЙКЫ ТАНДА

Тан кашкайды, мен турдум,  
Көрөйүн деп көлүмдү.  
Чар тарапты бир карап  
Көркө көнүл бөлүндү:  
Коргон жасап койгондой  
Ак чач тоолор көрүндү.



Чексиз мейкин көгөрүп,  
Жерди капитпап койгондой.

Алтын көзү асмандын  
Уктагансыйт ойгонбай.  
Азуулардай аскалуу  
Тер магдырайт тойгондой.

Таң тамылжып, көк жүзү  
Жылмайгандай көрүндү.  
Ойгонгонсуп кен дүйнө  
Чыгыш нурга чөмүлдү.  
Тил жетпеген жайкы тан  
Көкөлөттү конүлдү.

Алгым келет кучактап  
Бүт дүйнөнү койнума.  
Баскым келди көтөрүп,  
Сүрөттөрүн мойнума.  
Кангым келди турмуштун  
Суктандырган ойнуна.

Тамылжыган күн нуру  
Кучактады тоолорду.  
Бийик кылып көрсөттү  
Көлекесү коолорду.  
Чайкагансып алтынга  
Жаркыратты зоолорду.

Көлүм көпкөк, жер жашыл  
Кеште, сайма болгондой.  
Кызыл макмал кызгалдак  
Кыран ёрткө толгондой.  
Жашыл нооту жамынып,  
Белес жатат ойгонбай.



Кандай ақын бул жерди  
Бұт сүрөттөп айта алат.  
Жибек желге тор талаа  
Ойку-кайкы чайпалат.  
Ыксыраган эгиндер  
Зумуруддай байкалат.

Шылдыр булак сымаптай  
Таштан ташка түйлаган.  
Өргүбестен телмирип,  
Кылым байлас ыйлаган.  
Сүйлөгөнсүйт: «Сырымды  
Кандай жүрөк туýбаган!»

Орттөгөнсүп асманды  
Көтөрүлду күн дагы.  
Түш-түш жактан көбейдү  
Чой-чойлогон үн дагы.  
Шүүдүрүмдү тамызып  
Көркүн ачты гүл дагы.

Мекчайишкен серкелер  
Кулак-башын кашышты.  
«Жүргүн мындай» — дегенсип,  
Төшкө карай басышты.  
Ойноп жаткан улактар  
Чыйрыкканын жазышты.

Укуругун сүйрөтүп  
Ышкырды жылкычы.  
Окшош боёп кийгендей  
Чоктой тору жылкысы.  
Жылкычыдай ышкырды  
Чакчыгайдай ырчысы.



Көрүнүшке магдырап  
Көлгө көзүм бурулду.  
Кербен өндүү кемелер  
Көзгө келип урунду.  
«Көр» дегенсип түтүнү  
Бургуп көккө жулунду.

### Тапшырма.

1. Бул ырды элестетип оку. Мисалы, таң кашкайды, ак чач тоолор, алтын көздүү асман, уктагансыйт ойгонбой, азуулардай аскалуу, таң тамылжып, чайкагансыйп алтынга, кызыл макмал кызгалдак, кыран өрткө толгондой, жашыл нооту, тор талаа, ойку-кайкы чайпалат, шылдыр булак сымалтай, өргүбөстөн телмирип, өрттөнгөнсүп асманды, мекчайишкен серкелер, чоктой тору жылкы, кербен өндүү кемелер.

**Үлгү:** *ак чач тоолор* — тоолордун чокусундагы мөнгүлөр, алар ак чачка окшоп көрүнөт; *таң кашкайды* — таң каракчысында чыгыштан жайылып келаткан көөлгүгөн ак жарык...

2. Толкунданып оку. Үнүндө сыймыктануу, маашырлануу болсун. «Таң кашкайды, мен турдум, Көрөйүн деп көлүмдү. Чар тарапты бир карап, Көркө көнүл белүндү. Коргон жасап койгондой Ак чач тоолор көрүндү». Эгер ушул саптарды мынкылдап, быдымдар, же үлдүрөп, же мунканаып, же балдырап окусан, ырдагы эргүү, толкундануу маанайын жоготуп аласын. Демек, кулагы толгонбогон комузду черткенге окшойсун.

### Байкоо жүргүз.

Эртен менен эрте тур да, айланага серп сал. Түндүн туурдугу жыртылып, көлкүгөн көгүлжүм ак жарык чыгыштан кантап келет. Кулан ээктенип. Анан таң кашкайып атат. Чар-тарапты шүйшүнө тиктесен: леп эте жорткон жел... буюнду бийлеген сергектик... магдыраган теребел... Ууз уйкусунан ойгонгон тоолор, токой, талаа, дүпүйгөн айыл...

(Байкоо жүргүзүүнүн негизинде көргөн-билгенинди сочинение жаз.)

## АЙ НУРУНДА КЫШКЫ ТҮН

Ай нурунда кышкы түн,  
Айран төгүп койгондой.  
Жанырыксыз токой-чер  
Уктап жатат ойгонбой.

Менменсинген карагай —  
Пейли кенен чалдардай.  
Кар жамынган чегедек  
Ак тон кийген балдардай.



### Тапшырма.

1. Ырды ыргагы менен оку.
2. Ырды жатта.

АЛЫКУЛ ОСМОНОВ

## КЫРГЫЗ ТООЛОРУ

Тоого тоолор курамалап курашып,  
Узун тартып, уламалап улашып.  
Алда кайдан кебез тартып келаткан  
Кербенчинин төөлөрүндөй чубашып.

Кара зоолор ар кай жерде каркайып,  
Катмарлашып, калың тартып занкайып.  
Алмаз сымдуу көккө тийген миздери  
Арстандын азуусундай арсайып.

Мөнгү кетпей, чокулары жалтырап,  
Тонгон муздар шөкүлөдөй жаркырап.  
Ар жагынан бер жагына күш эмес,  
Аран гана бороон өтөт калтырап.



Жаз келерде, эн биринчи жаз конуп,  
Кыш болордо, эн биринчи кыш тонуп.  
Ай-ааламга ай тие элек кезинде,  
Эн биринчи ай жамынып, ак болуп.

Түн болордо, эн кийинки түндү алат,  
Түз жерлерден кийин кетип мунарык.  
Дүйнө жүзү көзүн ача электе,  
Эн биринчи күндү тосуп кызырып.

### Үлгү.

Ар бир ыр сабы тыным менен ажыратылган үч муунактан турат. Мисалы,

Тоого тоолор // курамалап // курашып,  
Узун тартып, // уламалап // улашып.  
Алда кайдан // кебез тартып // келаткан  
Кербенчинин // төөлөрүндөй // чубашып.

### Тапшырма.

1. Калганын да ушуга окшотуп бөл жана ар бир муунактан кийин тыным жасап оку. 2. Ырды жатта. 3. «Туулган жер», «Ай нурунда кышкы түн», «Кыргыз тоолору» деген ырлардын негизинде өзүн туулган жердин көркүн сүрөттөп, даяр салыштырууларды (Мисалы, «Кербенчинин төөлөрүндөй чубашып») колдонуп, сүйлөп бер.

### Эсine тут.

Адырдан аркар куюлуп,  
Адырдын чөбү суюлуп,  
Будурдан бугу куюлуп,  
Будурдун чөбү суюлуп.

(«Манастан»)



## Санжыргалуу сөз бермети.

1. Алда кайдан кебез тартып келаткан, Кербенчинин төөлөрүндөй чубашып.
2. Алмаз сындуу көккө тийип миздери,  
Арстандын азуусундай арсайып.
3. Тонгон муздар шөкүлөдөй жаркырап...
4. Ар жагынан бер жагына күш эмес,  
Аран гана бороон өтөт калтырап.
5. Дүйнө жүзү көзүн ача электе,  
Эн биринчи күндү тосуп кызырып.

## ПЕЙЗАЖ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК

*Пейзаж — француз элинин сөзү, кандайдыр бир жердин табияты деген маанини билдириет.* Дегеле көркөм чыгармадан окубаган күнде деле пейзаждуу жердин кооздугун карап отуруунун өзү канчалык чон рахат! Табияттын сулуулугундай сулуулук эч качан болгон эмес. Ошон учун акындар ар дайым Ата Мекенди, анын көркүн, табияттын жан сергиткен көрктүү тазалыгын даңазалап ырдал келишкен. Адабиятта атайы пейзаждык ырлардын кубаттуу салтынын бар экендиги да бекеринен болгон көрүнүш эмес. Ошондой эле мыкты пейзаждык ырлардын бири — А. Осмоновдун «Кыргыз тоолору». Кыргыз жергеси негизинен тоо катмарларынан тураын эске алыш, аскалары көк тиреген тоолорубузду көз алдыга келтирсек, анда ошол тоолордун турпатына «алда кайдан кебез тартып келаткан, кербенчинин төөлөрүндөй чубашып» деп таасын элестеткен акындын ыр саптарына чын дилибизден ыраазы болобуз. Ырда кыргыз тоолорунун бай табияты, алп турпаты укмуштай чон сүрөткердик, көрөгөчтүк менен даңазаланган. Анын ар бир сабына өзүнчө эле бир чон картина сыйдырылган. Арасында жашап жүрүп, өзүбүз көп анча байкабаган алп тоолорубуздан асыл касиеттерин дал



ушул ырды окуганда гана даана билип тургандай болобуз, тоолорго болгон чексиз сүйүүбүз дагы бир жолу терендеп, бекемдөле түшкөндөй болот.

**Оз алдынча иште.**

1. «Кыргыз тоолору» ырынын ар бир сабындагы пейзаждык көрүнүштөрдүн мазмунун өзүнчө чечмелөөгө аракеттен.
2. Ушундай эле жол менен «Ай нурунда кышкы түн», «Ала-Тоого», «Сон-Көл» ырларына ой жүгүрт да, алардын «Кыргыз тоолорунан» айырмасын таап көрсөт.



### Жоомарт БӨКӨНБАЕВ

(1910—1944)

Ж. Беконбаев Токтогул районуна караштуу Мазар-Сай айылында туулган. Акын. Драматург. Анын 1939-жылы «Балдар учун ырлар» деген атайын жыйнагы жарыяланган. Таланттуу акындын «Ала-Тоонун аскасынан ашалык», «Айлуу түндө көл бою», «Жайдын кечи», «Көк менен», «Мышык менен май», «Өмүр», «Кош, Ала-Тоо, уулун кетти майданга», «Чептен эрдин күчү бек», «Ажал менен Ар-намыс», «Алтын кыз» өндүү чыгармаларын билбegen адам жок.

### ЖЫЛАН МЕНЕН БАКА

Ийинде жаткан жылан сойлоп чыкты,  
Ийрилип, суу жээктеп жойлоп чыкты.  
Топтошуп суу четинде чардап жаткан  
Жутууга бакаларды ойлоп чыкты.



Аралап жашыл чөптү келе жатты,  
Астыртан бака сууга кире качты.  
Арбоого ал баканы амал менен,  
Айлакер жылан дагы сөзүн айтты.

«Бака-бака балчак,  
Башың неге жалпак?  
Баатыр бака болсон да,  
Башкалардан жалтак.

Бутун неге ийри,  
Көзүн неге тосток?  
Дос болобуз экөөбүз,  
Сыр алышып турсак.

Ийри-буйру бутунду  
Тұз қылайын, ондоюн.  
Жутам десем досумду  
Өмүрүмдө онбоюн.

Тосток болгон көзүндү  
Оң қылайын, эмдейин.  
Жалпак башың онолот,  
Ансыз неге кел дейин.

Көркүн чыгып жайдары  
Сулуу бака болосун.  
Көрүнгөндөн жашынып  
Коркконунду коёсун.

Келгин, бака, жаныма,  
Бир берейин батамды.  
Бардык күчтү жумшайын  
Сактап жүргөн качанкы».



Сыр чечип, айтканына көндү бака,  
Жылмайып суу ичинен күлдү бака.  
Жылуу сөз укканына сүйүнгөндөн  
Жыланга тилек менен келди бака:

«Тынбай казан көтөрүп,  
Башым жалпак болуптур.  
Жайдак атка көп минип,  
Бутум иири болуптур.  
Кароолду көп карап,  
Кезүм тосток болуптур.

Ушул көздөн уялып,  
Суудан чыкпай жүрөмүн.  
Ушул буттан уялып,  
Жерге баспай жүрөмүн.  
Ушул баштан уялып,  
Элге батпай жүрөмүн.

Эгер бутту түзөтсөн,  
Айтканыңа көнөйүн.  
Башым ейдө көтөрүп,  
Бир көркүмө келейин.  
Эгер көзүм ондосон,  
Бүт дүйнөнү көрөйүн.

Көмөк көрсөт жакшылап,  
Достугунду билейин.  
Жандан коркпос эр болуп,  
Жайдары басып жүрөйүн.  
Кулаалынын, күйкөнүн  
Бир азабын берейин».



Умтулуп сойлоп келип жылан жутту,  
Баягы түзөйм деген ийри буттү.  
Бакырып бака шордуу эстен танды,  
Басылбай бир кыйлагы айлап жатты.

«Дос элек, жутпа мени, калтыр» — деди,  
«Бузбагын досчулуктун салтын» — деди.  
Ангыча алкымына жутуп алып,  
Акырын жылан ары сойлоп кетти.



### Тапшырма.

1. Жылан ийининен кандай максат менен сойлоп чыкты. 2. Ал сууга кире качкан баканы кантип алдады? 3. Жыландин жылуу кеби бакага кандайча таасир кылды? 4. Жыландин достук жардамынын аркасында баканын жалпак башы, ийри буту, тосток көзү онолдубу?



### Ойлон.

Жылан ышылдайт, бака чардайт. Бирок экөө тен сүйлөбейт, ыраспы? Анда жазуучу бака менен жыланды эмнеликтен сүйлөтүп койгон? Кандайдыр бир максаты бардыр да?.. Балким, жылан аркылуу куу, митайым, алдамчы, бака аркылуу кой момун жоош, ишенчээк кишилерди корсөткүсү келгендер. Анда жылан алдамчы, бака момун кейпиндеги адамдардын оозу болбосун. Демек, алар кишилер сяяктуу сүйлөшө (болгондо да ырдан) берсе болор. Же кандай?



### Дагы ойлон.

Кээде алдамчы десе эле, аны жек көрүп калабыз. Бирок алдай билүү да онөр. Ошон үчүн жылан жалпак башты, ийри буттү, тосток көздү ондоочу табып, жанда жок боорукер болуп көрүнөт. Баканын түрүн бузуп турган табигый түр-түспөлдү бөлүп алат да, ага баканын назарын бурагат. Ооба, бака да ошол Кудай ургандай жаман кебетеси-нен азап чегип жүрүптүр, уялганынан суудан чыкпайт экен. Карапсан, ойдо жок жерден бир айкөл жан кездешип... Аナン бир башты ейде котөрүп, келишимдүү көрк менен жаркырап чыга келсе, сук-



тандынан бакадан көз тарта албай, кулаалы менен күйкө азабын жесин! Ичи күйсүн! Мына ушунун баарын ойлонгон жылан акылмандык кылган. Антпесе ал ачка калмак. Жан сактоо үчүн аракет-тенүү, алдоо, күрөшүү да керек. Мунун жаманы жок да. Же башкачабы?

### Көркүү окуу.

Буга үч окуучу катышат. Биринчиси — баяндамачы (автордун сөзүн окыйт), экинчиси — жылан, үчүнчүсү — бака.

### Сунун.

Жогорку көркүү окуунун негизинде Ж. Бекенбаевдин «Жылан менен бака» тамсиллини (тамсилде адамдардын турмушу каймана мааниде — айбанаттар аркылуу берилет) сахналаштырсанар да болот. Жыланды, баканы туюндуруучу шарттуу жасалгалар пайдаланылат. Керектүү жеринде жыландын ышылдагы менен баканын чардаганын келтиргиле.

### Ылакан.

«Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарыптыр».

«Бака майрыгын билбей, жыланды ийри дептир».

### Макаллар.

1. «Баканын ёзү көлдө болсо да, көзү көктө».
2. «Баканы алтын такка отургузсан да, баткакты көрсө ыргып түшөт».
3. «Баканын басканын көрсөн, желгенин сурап нетесин».
4. «Алса кыргый алат, елсө торгой өлөт».
5. «Алдыrap күнү — жаздыrap».



**Райкан ШҮКҮРБЕКОВ**

**(1913—1962)**

Белгилүү акын, драматург жана прозаик Р. Шүкүрбеков Талас өрөөнүндөгү Ак-Чий айылында туулган. Ал балдарга арнап көп чыгармаларды да жазган. Мисалы, «Эки бөжөк», «Иттин жомогу», «Түлкү менен Теке», «Кыргыз тоолорунда» жана башкалар.

### **ТОО ЭЧКИ**

Улагын тоо эчкинин мерген атты,  
Күлдүк ок жаш улакты тырпыратты.  
Энеси кылчан-кылчан артын карап,  
Зыркырап ичи күйүп бара жатты.  
Кабагын бекем түйүп кеги бардай,  
Тиштенип мерген карайт эчки жакты.  
Түбүнө бир арчанын тура калып,  
Тоо эчки мөлтүлдөтүп төкту жашты.  
Диркиреп жалбыракка жаан болуп,  
Байкуштун желининен сүтү да акты.



«Кетпеймин, кен Ала-Тоо, качып сенден,  
Жамандык кимин көрдүн, кана, менден?  
Айылдан койчу сурап жалкыттымбы,  
Мынчалык не кегин бар, айтчы, мерген?  
Биз деле Ала-Тоонун малыбыз го,  
Жайылып аскаларда күнүн көргөн.  
Тоо эчки көбәйөбү тоо-ташынан,  
Тентектер кырып турса тууган төлдөн?» —  
Дегендей тоо эчкинин акты жашы,  
Сүйөнүп куу арчага мундуу башы.

### Суроо.

1. Мерген тоо эчкинин улагын эмне максат менен атты? 2. «Тоо эчки көбәйөбү тоо-ташынан, тентектер кырып турса тууган төлдөн?» дегенди кандай түшүнөсүн?

### Ойлон.

Тоо эчки мергенди эмне үчүн «тентек» деп мүнөздөдү?

### Тапшырма.

1. «Тоо эчки» деген ырдагы жаратылышты коргоо идеясынын сенин айланча-чейрөндөгү көрүнүштөр менен байланышы барбы?  
2. Дагы кайсы чыгармаларда жаратылышты коргоо маселеси козголгон?



*Мидин АЛЫБАЕВ*

*(1917—1959)*

*М. Алыбаев — кыргыз эл акыны, сатирик, драматург. Ал татынкай лирикаларды, «Ак чүч», «В. В. Маяковскийге акындык отчёт» деген сыйктуу элге аттын кашкасындай таанымал чыгармаларды жараткан.*

### **АЛА-ТООГО**

Кереметтүү сен атасың, энесин,  
Салыштырып сени кимге тенесин.  
Көнүл толкуйт көркөмүндү көргөндө  
Кандайдыр бир жүрөккө дем бересин.  
Бырым менин сенин демин әмеспи,  
Шыктанамын минип кыял кемесин,  
Караанындан кагылайын, Ала-Тоо,  
Калкып жаткан кандай укмуш немесин.  
Качан жүрөк кагышынан танганда



Бир тартылып өтүп кетер элесин,  
Бир тартылып өтүп кетер элесин.

Өс, Ала-Тоо, өзүм өскөн турагым,  
Уян болбо, улуу жолун улагын.  
Жымын-жымын жылдыз болуп жылжысын,  
Канга дары каштай тунук булагын.



### Тапшырма.

Ырды жатта.



### Суроо.

1. «Ырым менин сенин демин эмеспи» дегенди кандайча түшүнөсүн?
2. «Ээрчий берсен, бир сонууга жетесин» деген ыр сабында Ала-Тоого адамга жасалгандай мамиле кылышат. Эмне, акын кыялыштарын жандандырып жатабы? 3. Кайсы саптар сага өзгөчө таасир этти?



### Санжыргалуу сөз бермети.

1. Караанындан кагылайын, Ала-Тоо,  
Калкып жаткан кандай укмуш немесин.
2. Качан жүрөк кагышынан танганда  
Бир тартылып өтүп кетер элесин,  
Бир тартылып өтүп кетер элесин...
3. Жымын-жымын жылдыз болуп жылжысын.

## СОН-КӨЛ

Шарпылдал шаны чыгып толкуп ташкан,  
Жээгинде жайпай түшүп көбүк чачкан.  
Ай, Сон-Көл! Кызыгынды унутамбы!  
Калдайган колхоз малы баш адашкан.  
Тамшанткан тамашандан чыккым келбейт,  
Тарыхта тагы калган Тулпар-Таштан...



Жээгинде турдум, Соң-Көл, болдум сынап,  
Көйкөлүп көлкүп турган сен бир сымап.  
Сөөлөтүн, сулуулугун кубандырды  
Эзилтип жүрөгүмдү кытыгылап.

Берилип күштар болуп жедеп сага,  
Кээде шат, кээде мени алат санаа.  
Кайгысыз, ойсуз, мунсуз кайкып учкан,  
Кап, чиркин, каз-өрдөгүн болсом гана...

Кош, Соң-Көл, сен турасың кылым санап,  
Мелтирең кадимкідей көкту карап.  
Кош, Соң-Көл, же келермин, же келбесмин,  
Болжошту айтыш кыйын, атаганат...  
Мен өлүп, сени экинчи көрбесем да,  
Эскирген сары кагазда ырым калат.  
Элесин әске түшө, элжиретсе,  
Канткенде кайрат кылам улутунбай.  
Бул ырды жаздым, Соң-Көл, калсын үчүн,  
Карааның көз алдыман унутулбай.

### Тапшырма.

1. «Кыргыз тоолору» деген ырдан сон, берилген үлгүгө окшоштуруп «Соң-Көлдү» ыргагы менен оку. 2. Жер кереметине болгон тамшануу менен улутунуп толгонуу кандай ыйык сезимдин негизинде жарапып жатат?

### Салыштырып оку.

1. Тынч жатканда көл түшүрөт көп сүрөт:  
Тоолор, тоолор түркүн болуп көк тирип,  
Ылдый калган булуттарды ызалап,  
Кыл чокусун айга гана өптүрөт.  
Кеч киргендө самап туруп асмандан  
Түн берметин төшөгүне төктүрөт.  
Же келиндер «жээн басты» кылгандай,  
Темөн ныктап чөмүлдүрө чөктүрөт.



Байкап турса көл бетинин сүрү көп,  
Көк толкундар терендерден түрүлөт.  
Ийрелендеп жылып келген жыландай  
Улам берки четти көздөп сүрүлөт.  
Кызылда сууга тарткан сүретүн  
Көргөзбестөн көөмпөтөт күнүлөп,  
Ошол ордун бир кочуштап жутат да,  
Кайра ашыгып, үмүт менен үнүлөт.

(Акын С. Эралиевдин «Ак Мөөр» дастанындагы  
«Сон-Көл түндөрү» деген бөлүмдөн.)

2. Ак шуру, күмүш алкак, тоо кызындай,  
Шарактай жорго минип мени карай,  
Шарп этип чала-була тийип кетип,  
Тартылат кайра артына уялгандай.  
... Кымыздай чейчөгүнөн сапырылып,  
Жаштыктай күр-шар этет көбүк чачып.

(Алыйкул Осмонов)

### Санжыргалуу сез бермети.

1. Көйкөлүп, көлкүп турган сен бир сымап.
2. Кайгысыз, ойсуз, мунсуз кайкып учкан,  
Кап, чиркин, каз-өрдөгүн болсом гана...
3. Мен өлүп, сени экинчи көрбесөм да,  
Эскирген сары кагазда ырым калат.



## ТЯНЬ-ШАНЬ

Береке!

Байлыкка мол Ата Мекен

Жүреккө бардыгынан жакын экен.

Тянь-Шань!

Деген бир сөз ойго түшсө

Мээ сергип, медер кылыш толкуп кетем.

Жеримдин суусу — дары, таштары —

Алтын,

Жыргалда, эркиндикте жашайт калкым.

Таалайга тандап туруп жааралгансып,

Тянь-Шань кышта жылуу, жайда салкын.

Ар дайым алыс жүрсөм сагынамын,

Ардагың артык мага, Тянь-Шаным!

Көнүлдү котөрүлткөн көрк эмеспи,

Ителги имерилген көк асманын.

Монкүшүп мол кашка суу, өзөн, сайын,

Кулакка симфония берет дайым.

Бейкутка, берекеге белги берип,

Термелет тентек желге арча, кайын.

Жай-кышы бел кырчоодон чөпкө калын,

Кен Жумгал, Кара Кочкор, Ак-Сай, Нарын.

Кой маарап, бээ кишенеп ар өзөнде,

Бай элим күтүротуп айдайт малын.

Тептегиз келечегиң алга барсын,

Алтын эл беш жылдыкта мөрөй алсын.

Челекке айран, жуурат батпай ташып,

Шарпылдал сары саамал саба жарсын.



## Тапшырма.

1. «Жеримдин суусу — дары, таштары — алтын» деген сапты байкап көрсөн. Сууну суу, ташты таш деп эле айткан жакшы эмеспи. Себеби суунун озу дарыдан артык, ал эми алтын таштай көп болсо, анын өч бир баркы да болбос эле. Же кандай, акын сууну дарыга, ташты алтынга тенөө менен, эмнени айткысы келген?

2. «Ителги имерилген көк асманың», «Бейкутка, берекеге белги берип, Термелген тентек желге арча, кайын», «Челекке айран, жуурат батпай ташып, Шарпылдан сары саамал саба жарсын» деген ыр саптарын элестетип көрсөн?



## Салыштыр.

Биринчи ыр дестеде 1,2,4-саптар уйкашат: Ата Мекен — жакын экен — толкуп кетем. Экинчи ыр дестеде: алтын — калкым — салкын. Андан кийинкилерде: сагынамын — Тянь-Шаным — көк асманын, сайың — дайым — кайын, калын — Нарын — малын, барсын — алсын — жарсын.

Эми ушул уйкаштыкты маанини бузбаган башка сөздөр менен алмаштырып, аны акындын ыр саптары менен салыштырып көр.

Жеримдин суусу — дары, таштары — алтын,

Жыргалда, эркиндикте жашайт элим.

Таалайга тандап туруп жарагансып,

Тянь-Шань жайда салкын, кышта жылуу.

Мында алтын — элим — жылуу деген сөздөр эмне үчүн алтын — калкым — салкын деген сөздөр жараткан мукамды, угумдуулукту бере албайт. 3,4,6-ыр дестелерине да өзүнчө 2-ыр дестеге окшоштуруп, байкоо жүргүзүп көр.



## Куюлуша келген сөздөр.

*Таалайга тандап* — экинчи ыр дестенин үчүнчү сабында; *ардағың артык* — үчүнчү ыр дестенин экинчи сабында; *көңүлдү көтерүлткөн көрк* — 3-ыр дестенин 3-сабында (Ушул өндүү куюлуша келген сөздөрдүн калганын өзүн аныкта.)

## ЭЛ АКЫНДАРЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫНАН



### ТОГОЛОК МОЛДО

(1860–1942)

Тоголок Молдо Нарын облостына караштуу Ак-Талаа аймагындагы Күртка айылында туулган. Ал чоң акын, манасчы, элдик оозеки чыгармаларды жыйноочу, тамсилчи жана санжырачы. Анын зор таалимтарбия берүүчү «Кемчонтой», «Күштардын аңгемеси» деген дастандары, «Иттин доолдай тиктирем дегени», «Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы» өңдүрүп тамсилдери, «Талым кыз менен Көбөктүн айтышканы», «Устанын аялынын кошогу», «Чалга берген кыздын арманы» деген сыйкаттуу ырлары бар. «Телибай тентек» поэмасы эл жомогунун негизинде жазылып, 1939-жылы жарыяланган.

### ТЕЛИБАЙ ТЕНТЕК

Кембагал Дадан өлгөн сон,  
Кепин кылар бөзү жок.  
Телибайдын энеси  
«Балам, — деп буга кеп айтат.

«Атан өлдү келбейт», — деп,  
«Айласын қылғын», — деп айтат.  
Кайрылып келбейт атан жок,  
Кепин қылар матаң жок,  
Кантеп муну көмөбүз?  
Мындан башка капам жок.  
Эчтеме менен оюн жок,  
Конокко соёр коюн жок.  
Салпайган жинди кунун жок,  
Сатып алар пулун жок.  
Кантеп жерге жашырам,  
Кара жанда тыным жок.  
Эч болбосо үйүндө  
Челпек қылар унун жок.  
Элендебей жүгүрүп  
Эжен жакын, барып кел.  
Кепин берсе, кечикпей  
Ылдам барып алыш кел.  
Акыл салып кеп айтып,  
Атан өлдү деп айтып,  
Эжene кабар салып кел.  
Эки аган мында көр казсын,  
Кантеп булар тим жатсын.  
Ылдамыраак барып кел,  
Эмне берсе алыш кел!  
— Энеке, макул болот деп,  
Телибай кетти жүгүрүп.  
Эрте өлгөн бир жан деп,  
Атасынан түнүлүп.  
Эжесине барды далданап,  
Телибай тентек кеп айтат:  
«Арманын барбы эжеке?  
Атан өлдү», — деп айтат.



Эжеси туруп ыйлады,  
Элинин баарын жыйнады.  
Атаң өлдү дегенде,  
Ыйлабай чыдап турабы.  
«Мен келдим, эже өзүңө,  
Кулак салгын сөзүмө.  
Энем сага жиберди,  
Алып кел деп силерди.  
Конокко соёр кой сурап,  
Челпек кылар ун сурап.  
Кенеш кылып кеп сурап,  
Кепин кылар бөз сурап,  
Энем мени жиберди,  
Берсин деди силерди.  
Береринди камдагын  
Бүгүн түштөн калбагын».  
Айтып сөзүн угузуп,  
Телибай турду темселеп,  
Бачымыраак кетсек деп,  
Айтып турду энтелең.  
Эжеси анда кеп айтат:  
— Азыраак токто, — деп айтат,  
Сарамжалын бүтүрүп,  
Санжап кылып күтүнүп,  
Койду саап алайын,  
Сураганын берейин,  
Койду саап болгон сон,  
Өзүң менен жөнөйүн.  
Азыраак сабыр кылгын деп,  
Баланы ала тургун деп.  
Баласын берди колуна,  
Байкагын сөздүн сонуна.  
Эмчектеги жаш бала  
Алар замат ыйлады.



Токтобостон көп ыйлап,  
Ыйлаганы ырбады.  
Телибайды мәннет чырмады.  
— Басыл-басыл, бөбөк, — деп,  
Баланын башын сылады.  
Сылап көрсө баланын  
Былкылдап турат эмгеги.  
Жара чыккан экен деп  
Башка сөзгө келбеди.  
«Үйлабаптыр бекер» — деп,  
«Ириндеп калган экен» — деп,  
«Аман болсо бөбөгүм,  
Мындан айыгып кетер» — деп,  
Телибай тентек шашпады,  
Балакетти баштады.  
Баланын мәэсин «ирин» деп,  
Алып жерге таштады.  
Мәэсин чукуп алган соң,  
Өлүп калды баласы.  
Акылы жок Телибайдын  
Акмактыгын карачы.  
Тынчып уктап калды деп,  
Ойлоп калды санаасы.  
Өлбей бала калабы?  
Өлөр жерде жарасы.  
Ал ангыча эжеси  
Малын саап бұтұрду.  
Малын саап болгон соң,  
Бармак болуп күтүндү.  
Телибай тентек кеп айтат:  
Эжесине эми айтат:  
«Ириндеп башы калыптыр,  
Иринин алдым», — деп айтат.



Акылсыз эже, билбесин,  
Жарасын байқап жүрбөпсүн.  
Жаман эже, билбесин,  
Жакшылап байқап жүрбөпсүн.  
Мына береги жара — деп,  
Жарасын эже кара — деп.  
Иринин алып салған сон,  
Уктап калды бала» — деп.  
Эжеси алса баланы  
Эчак өлгөн жаны жок.  
Жаны кеткен балада  
Бетинде кызыл каны жок.  
«Телибай, түпкө жеттин! — деп,  
Тентек ит, турбай кеткин — деп,  
Убалыма калдың — деп,  
Уят кылып салдың» — деп.  
Эжеси ыйлап бакырып,  
Эли-журтун чакырып.  
Телибайды Кудай урду деп,  
Темтейип карап турду деп.  
Тұбұм Телибай жетти деп,  
Жетпегенде нетти — деп.  
Тұру суук түгөнгүр.  
Түгөтүп таштап кетти — деп.  
Балама кылды кесир деп,  
Балакетти кетир деп.  
«Жаш баламды өлтүрүп,  
Бар беле менде өчүн?» — деп.  
Кейип ыйлап сөз айтып,  
Кепин кылар бөз берип.  
Челпек кылар ун берип,  
Конокко соёр кой берип.  
Буларды берип колуна,  
Телибайды салды жолуна.



Тентек Телибай не кылат?  
Байкаңар сөздү сонуна,  
Жетелеп кою колунда,  
Келе жатса жолунда,  
Алдынан берү жолукту.  
Акмак Телибай оолукту,  
«Чубалжык күйрук көк чунак  
Бул Кудайдын ити» — деп.  
«Ити менен Кудайдын  
Эч кимдин болбайт иши» — деп.  
«Жолумдан тосуп жүрүптур,  
Келеримди билиптири,  
Кудайдын ити күлүкпү?  
Менин коюм күлүкпү?  
Билейин койдун чамасын,  
Табайын иттин чарасын,  
Көрөмүн койдун өнөрүн,  
Жарыштырып көрөмүн.  
Коюмдан бул өтпейт — деп,  
Өтмөк турсун жетпейт» — деп,  
Берүгө коюн жиберди,  
«Сынайын» деп «силерди».  
Кою кетти колунан,  
Берү кууду сонунан.  
Каргашалуу Телибайдын  
Келеби иши оңунан?  
Жеткен жерде карышкыр  
Койду басып жеп алды.  
«Бүгүн жолум болду» — деп,  
Тоого барып дем алды.  
Жана Телибай жүгүрүп,  
Азыраак жолго барганда,  
Айылына жакындал,  
Арасы жакын калганда.



Казандай кара кудукту  
Көре салды көз менен,  
Сүйлөп турду сөз менен:  
«Кудайымдын казаны,  
Куру кайнап туруптур.  
Көргөн билген адам жок,  
Көптөн бери куруптур.  
Унду буга салыш — деп,  
Чалгыч менен чалыш — деп,  
Ашты кылып бүтүрүп,  
Анан үйгө барыш» — деп.  
Эчтемесин калтыrbай  
Кудукка унду салыптыр.  
Агаласын кетирип  
Чалгыч менен чалыптыр.  
Азыраак болуп калды деп,  
Армандуу болуп калыптыр.  
Андан өтүп Телибай,  
Көп камышка барыптыр.  
Шамал тийсе камыштар  
Нары-бери ыргалат,  
Алгандын баарын жоготуп,  
Акмак Телибай кур калат.  
«Мен көрбөпмүн башынан,  
Өтүүчү элем кашынан.  
Кур жүгүнүп туруптур,  
Кудайымдын келини  
Алып келе жатканым —  
Атамды орсөр кепини.  
Келингэ кылып бүркөнчөк,  
Табайын мунун эбини.  
Буга байлас өтөм — деп,  
Тартынганым бекер — деп,

Бүркөнчек байлап өтпөсөм,  
Таарынып келин кетер» — деп.  
Айрып алып бир баштан,  
Байлап жатат камышка.  
Телибайдын ою жок,  
Тартынып мындан камышка.  
Баарын байлап бүткөн сон,  
«Жараашып калды келин — деп,  
Ушу кылган жумушум,  
Кеткени жок тегин» — деп.  
Акылсыз, акмак Телибай,  
Акмактыгы билинип,  
Атасынын кепини  
Камышка калды илинип.  
Адамда мындаи зан болбойт,  
Телибайдай акмак жан болбойт.  
Энесине барбастан,  
Эч кимдин тилин албастан,  
Жакшы айткан сөзгө көнбөстөн,  
Атасын келип көмбөстөн,  
Телибай жинди темтейип,  
Талаадан качып жоголду.  
Минтип жүргөн Телибайдын  
Иши кайдан оңолду.  
Акылы жок ордунда,  
Атасын акы мойнунда.  
Агалары күтүнүп,  
Көрдү казып бүтүрүп,  
Карап турган кезинде,  
Уят жок Телибай бетинде,  
Эттемени ойлобой,  
Жетип барды кечинде.  
Туруму болбойт сөзүндө,  
Уяты жок өзүндө.



Анын арка жагынан  
Эжеси барды алсырап,  
Атасынын үстүнө  
Баласы өлүп кансырап.  
Эл жыйылып келишти,  
Кошумча жардам беришти.  
«Тапканыбыз ушу» — деп,  
Даданбайды көмүшту.  
«Бул Телибай оңбойт» — деп,  
«Дегеле адам болбойт» — деп,  
«Акыры бизди жок кылат,  
Анан бизди койбойт» — деп.  
Телибайды алышты,  
Алыс жерге барышты.  
Кийимин дырдай чечтирип,  
Жыланачтап салышты.  
Агалары мындай дейт:  
«Тоого чыгып барабыз,  
Томкоруп алтын алабыз,  
Бай болуп жыргап калабыз.  
Алтын алып кулатсак,  
Алтын келет жаркырап,  
Кучактап кал алтынды  
Карап турбай алсырап.  
Карап тургун көргөндө,  
Басып калгын келгенде!»  
Телибай буга ынанды  
Келгенде карап турабы.  
Агалары барышты,  
Отунду арбын алышты.  
Казандай ташты чок кылып,  
Аябай отту жагышты.  
Өлтүрүүгө Телибайды  
Кептери бүтүп калышты.



Таш кызырып болгон сон,  
Көңүлүне толгон сон,  
Телибай деп чакырды.  
Токтобостон бакырды:  
— Акылы жок ит элен,  
Аянып мындан калба — деп.  
Таш барып түзгө барганда,  
Басып калды кучактап.  
Акмактыгын мындан бил,  
Аяныч жок кылчактап.  
Териси ташка жабышты,  
Тентектин эбин табышты.  
Анда Телибай кеп айтат:  
— Аянбаймын, — деп айтат.  
Эки акем мында келгенче,  
Эрдигимди көргөнчө,  
Ыркырасан ыркыра,  
Шыркырасан, шыркыра.  
Эрдик кылар салтым — деп,  
Коё бербей алтын — деп.  
Күйүп жатып жан берди,  
Акмакты мындей ким көрдү!



### Суроолор.

1. Энеси Телибайды эжесиникине эмнеге жиберди?
2. Телибай атасынын өлгөнүн эжесине кантип угузду?
3. Ал ымыркайды кантип уктатты?
4. «Акылсыз эже, билбепсин, Жарасын байкап жүрбөпсүн. Жарасын, эже кара — деп, Иричин алыш салган сон, Уктап калды бала — деп» деген саптарда күнөөнү Телибайга ким коёт? Эжесинде күнөө барбы?
5. «Кудайдын ити күлүкпү? Менин коюм күлүкпү?» — деп атасынын кара ашына союла турган койду Телибай карышкыр менен жарыштырып, кызыкка батат. Чын эле, кайсынысы күлүк?

6. «Кудайдын казаны куру кайнап туруптур», — дейт Телибай кудукка боору ооруп, анан эжесиникинен алыш келе жаткан унду кудукка салып, чалгыч менен чалып, аз болду деп армандуу болуп калат. Бул эмнеси?

7. Андан бери чыкса, кудайдын келини — камыштар Телибайга жүгүнет. Ага тентектин эбедейи эзилет. Кантип соо ётуп кетсии! Таарынын калбайбы камыштар. Атасын ороор кепинди майдалап айрыйт да, жетишинче ар бир камышка жоолук (бүркөнчек) кылыш салып чыгат. Сен Телибайдын ушул ишине ыраазысынбы?

8. Атасына арналган кам-чомду (кой, ун, кепин) бүт жок кылган Телибай кабак-кашым дебейт, мелтейип мурдун балта кеспей, үйүнө жетип келет. Тентектин ыйман-ызааты, ар-намысы канчалык?

9. Телибайдын эки агасы кандай бүтүм чыгарды? «Ыркырасаң ыркыра, Шыркырасаң шыркыра» — деп кызартта ысытылган казандай ташты алтын деп ойлогон тентек кучактап басып жыгылат. Мунусу эрдикпи?





### Барпы АЛЫКУЛОВ

(1884—1949)

Б. Алыкулов Сузак аймагындагы Ачы кыштагында туулган. Күн, жер, суу, аба, дүйнө, адам, омур, нарк-насил, ыйман, сулуулук жеңүндө өлбөс ырларды жараткан нускоочу акын. Даанышман. Осмонкул төкмө баалагандай, Барпы «жан буткөндүн курчу эле, жараткан көзүн алса да, журөгү ырдал турчу эле», «жарышка түшсө жел менен, жаактуу пенде жеңбеген» инсан.

### ЖАКШЫ КЫЗ

Сайраган жайкы булбул —  
Гүлдүн көркү.  
Жаркырап жайнаган кыз —  
Үйдүн көркү.



Жазында жайкалган соң —  
Дөндүн көркү.  
Сулуу кыз суктандырган —  
Төрдүн көркү.  
Далида сындал өргөн  
Кара чачы.  
Мандайга келишимдүү  
Калем кашы.

Жакшы кыз — жайкы тандай  
Үйдүн куту.  
Анкыган гүлбурактай —  
Кыздын жыты.  
Берметтей жаркыраган  
Катар тиши.  
Келтирип сайма саят —  
Анын иши.  
Ыракмат айтып кетет  
Көргөн киши.

Ак бетке жарапыктуу  
Кошмок калы.  
Көз артат көрүп калган  
Жандын баары:  
Болот деп тагдыр буйруп  
Кимдин жары?

Оймоктой оозун кара  
Майин күлгөн.  
Чолпондой көзүн кара  
Танда күйгөн.  
Бир күлсө, сүйүнчүгө  
Берер элем,  
Кетсе да, өмүр бою





Тапкан дүйнөм.  
Жакшы кыз — эне-атанын  
Ырысқысы.  
Турмуштун тунук, таза  
Үюткесу!  
Уккандар жалган дебес  
Ырымды ушу.



### ӨЗҮ КААР, ТИЛИ ЗААР КЫЗ

Айылдан айыл кезген кыз,  
Ата-энеден безген кыз.  
Чарчабай басып жургөн кыз,  
Ушактын сөзүн сүйгөн кыз.

Уяты жок — таскак кыз,  
Этек-жени баткак кыз.  
Кашына көөнү сүрткөн кыз,  
Кишинин баары үрккөн кыз.

Балтыры жоон күчтүү кыз,  
Күректөй орсок тиштүү кыз.  
Мойнуна баарын таккан кыз,  
Момундар үчүн мастан кыз.

Жумуш кыл десе сулкуюп,  
Сом темирдей жаткан кыз.  
Он алтыда көпкөн кыз,  
Озунуп өзу өпкөн кыз.

Ырысын жерге тепкен кыз,  
Ымандан ыраак кеткен кыз.  
Ушак айтып айылга  
Азандан мурда жеткен кыз.





Нан ордуна аш кылат,  
Ичкенинди таш кылат.  
Айыбын айтсан алкынып,  
Сенден мурда кол сунат.

Буудай куурат тил менен,  
Муунтат заар зил менен.  
Өзү кара бул кыздын,  
Тили заар бул кыздын.

Миндин бири ушундай,  
Ушундайдан кутулбай,  
Кыжы-кужы түгөнбейт,  
Кыздын көбүн күнөөлөйт.



#### Тапшырма.

«Жакшы кыз» менен «Өзү каар, тили заар кыз» деген ырды салыштыры. Кыз бала эмне себептен жакшы: ата-эненин ырыссызы, үйдүн куту, турмуштун тунук уюткусу да, неликтен жаман: ушак айтып жүгүрт, ичкенинди таш кылат?

#### Сөздүк.

*Далида* — далыда; *майин* — назик, үлпүлдөк; *кут* — бакыт, таалай; *гезген* — кыдырган; *мастан* — ушакчы, сүйлөөк, какчандаган күйту, митаам кемпир; *куйту* — бузуку, чагым салғыч.



## БОЛОР ЖИГИТ

Киши болор жигиттин  
Киши менен иши бар.  
Өзү менен барабар  
Өзөк болор киши бар.  
Көлөкө жерге күн тийсе,  
Көрө албайт экен ичи тар.

Адам болор жигиттин  
Ак бетинде нуру бар.  
Ар кимдерге ашкере  
Айтылбаган сыры бар.  
Жакшы болор жигиттин  
Жүрөгүндө мүлкү бар.  
Ырыс толуп үйүнө  
Тамаша менен күлкү бар.  
Азгырсам деп мындайды  
Андып жүргөн түлкү бар.

Сөзгө алынар жигиттин  
Сарайында сынчы бар.  
Сарасап менен сүйлөгөн  
Сөздөрүнүн курчу бар.  
Душманына калганда  
Калемпир менен мурчу бар.

Сыпаттап айтып өтүшкө  
Бизге окшогон ырчы бар.  
Көзгө илинер эр жигит  
Кедей да болсо малдуудай.  
Чырмаган дартка карабай,  
Чабал да болсо алдуудай,  
Чындык сөзүн бетке айтат  
Чангенттен аккан шар суудай.



Шагдам болор жигиттин  
Шаага бербес эрки бар.  
Алыстан келген душманга  
Арстандай көркү бар.  
Күйүп турган жалындан,  
Жүргөгүндө өртү бар.

Элди сүйгөн жигиттин  
Эндүү болот мандайы.  
Чаласы жок ишинин  
Чечен болот тандайы.  
Ушундайды көрө албайт  
Деги, ушакчынын кандайы?

Жигиттин иши эл менен,  
Элдин иши жер менен.  
Эл аралап, жер басып  
Эриккенде бир келем.  
Эр жигиттен сөз баштап,  
Эрмек болуп мен берем.  
Эси бар жигит жол тапсын,  
Эки ооз ушул термеден.

## БОЛБОС ЖИГИТ

Киши болбос жигиттин  
Киши менен иши жок.  
Жакын тартып өзүнө  
Жан ачытар киши жок.  
Тентүш менен сүйлөшөр  
Отурушка күшү жок.  
Тууганды тууган билбестен  
Иштегени доомат — док.



Адам болбос жигит бар,  
Бозодо салат жанжалды,  
Керилип сунат чангалди.  
Орундалтайт жумушун,  
Тозутат күткөн турмушун.  
Жети белөк кыялы,  
Жериге тиет зияны.  
Жүргөн жерин чыр кылып,  
Элине тиет зияны.

Сөздөн калар жигиттин  
Күндө бүтпөйт урушу.  
Конок келсе жазылбайт  
Мандайынын тырышы.  
Арагын ичип шишесин  
Ташка уруп талкалайт.  
Көрдүбү мени дегенсип  
Көн дөбөдө чалкалайт.  
Улуунун укпай сөзүнү,  
Шүмшүк кылат өзүнү.

Ичерине аш таппай  
Жалдыратат көзүнү.  
Болбос жигит терс басат,  
Терстигинен эл качат.  
Адамсынып короёт,  
Өзүнөн өзү зороёт.  
Иште деген кишиге  
Жеп ийчүдөй ороёт.

Туугандан, достон ажырап  
Өрттөңгөн бактай сороёт.  
Минтип жүрсө андайдын  
Иши кайдан онолот?



Элден, жерден калган сон,  
Эсиздикке барган сон,  
Эки болбой жоголот.



### Тапшырма.

«Болор жигит» менен «Болбос жигит» деген ырды салыштыр. Барпы атанаар: «Эси бар жигит жол тапсын, Эки ооз ушул термедин» — дейт. Жол — бул үлгү, нуска. Анда үлгүнү «Болор жигиттенби», же «Болбос жигит» деген ырдан табуу керекпи? Сага кайсынысы жагат? Эмне үчүн? Биринчиси — душманга арстандай айбаттуу болсо, экинчиси — ёрттөнгөн бактай сороёт.



### Сөздүк.

Чангент — жердин аты; шагдам — ачык, шайыр, куунак; шаа — шах; падыша, кан; чаңгалди — ченгелди; тозутат — тоздурат; сезүнү — сезүн; өзүнү — өзүн; көзүнү — көзүн; доомат — док жалаа кылуу, док уруу, коркутуу; жериге — жерине; элиге — элине.

## ЭР ЖИГИТКЕ СЫН

Эр жигиттин жакшысы  
Сезүндө болбойт жалганы.  
Оймок ооз, кумар көз  
Өзүнө тентүш алганы.  
Ичинде калбайт арманы.  
Эр жигиттин жакшысы  
Кенешин элге билгизет.  
Береке — пейил киргизет,  
Элине пайда тийгизет,  
Артык доор сүргүзөт.  
Жигиттердин жаманы  
Айылдашын күйгүзөт.  
Күндө чатак көп кылат,  
Жаш башын мурда карытат.



Жакындарын кайитат,  
Түшүктү катуу көрсөтөт.  
Ачуусу келсе булкунат,  
Айылга күндө чыр кылат,  
Көрүнэ залал тийгизет,  
Көп адамды күйгүзөт.  
Карды тойсо мардандайт,  
Мактап койсо аз гана  
Кечегө батпай дардандайт.  
Тойгон күнү шаттанат,  
«Оной оокат кылам» — деп,  
Аялына мактанат.  
Эр жигиттин жакшысы  
Элдин ишин тууралап,  
Жылдан жылга чыйралат,  
Кишиге кылбайт кыянат.  
Өзүнөн улуу кишиден  
Адеп сактап уялат.  
Айткан сөзү орундуу  
Бекемдиги билинет.  
Топ жыйындын ичинде  
Чечендиги билинет.  
Элине жагат кыялы,  
Эч кимге тийбейт зыяны.  
Жигиттердин жаманы  
Сөз талашып такымдайт  
Өзүнүн сезүн макулдайт.  
Карындаштан жат болот,  
Абийири кетип ачылат.  
Жатындаш тууган бар болсо,  
«Акым көп», — деп асылат.  
Жөнөкөй тууган кишиге  
Тийиштик кылып катылат.  
Бузуктукту иштөөгө  
Көнүлүн бурат, шашылат.



Эркин өссө эр жигит,  
Эр намысын талашат,  
Тууганына туу болот.  
Душманына келгенде,  
Чылап койгон уу болот.  
Болбой турган жигиттин  
Өзүндө турат айыбы —  
Уйкудан көзү ачылбайт.  
Ал жигиттин жаманы  
Кылган иши арбыбайт.  
Өмүрүндө жарыбайт,  
Жакындаса биреөгө<sup>1</sup>  
Кийинки жылы тааныбайт.  
Эр жигиттин жакшысы  
Каалгалуу коргондой.  
Кадыр канат болгондой,  
Казынасы толгондой.  
Тоо тиреген түркүктөй,  
Бөрүнү алчу бүркүттөй,  
Башкарат элин үркүтпей.  
Эр жигиттин жаманы  
Ашыгып келип алп сүйлөйт,  
Адамдарга калп сүйлөйт.  
Эр жигиттин жакшысы  
Жылдан жылга чыналат.  
Болжолу менен сөз сүйлөп,  
Элинен дайым сый алат.  
Кайраты артык шер болот,  
Калкына пейли кен болот,  
Кадырлуу сөзү эм болот.  
Эр жигиттин иши эл менен  
Кенештүү сөзүн билгизет.  
Кенебей келген душманга  
Керилип найза тийгизет.



## Сын жөнүндө.

Илгертен бери эле элибизде баатырга, күлүк атка, кыраан бүркүткө, сулуу кызга, алгыр тайганга сын берүү салты болгон. Сынчылар алардын келечегин алдын ала көрө билишкен. Айтканы айткандай келген. Ошондой салтты Барпы атанар улап, жакшы менен жаман жигиттин сынын санат кылат.



## Тапшырма.

«Эр жигитке сын» тогуз бөлүктөн турат, алардын ичинен бешөө жакшы жигитке, төртөө жигиттин жаманына арналат. Адегенде жакшы менен жаман жигитке арналган ыр саптарынын аралыгын аныкта. Анан класс эки топко болунүп, жакшы жигит жана жаман жигит боюнча айтыш уюштургула. Адегенде көркүү окуу түрүндо. Анан каалаган обон менен ырдан айтышсанар да болот.



## Сөздүк.

*Түйшүк* — убара, азап, мээнет; *залал* — зыян; *кыянат* — биреөгө жаман ой менен атайы жасалган тоскоолдук; *мардаңдайт* — кубанат; *кайтат* — кейитет; *адеп* — тартип, ызаат, сылыктык, сыйпайылык; *пейил* — 1) кулк-мүнөз; 2) көнүл, көөн, ниет, ой.



**Токтогул САТЫЛГАНОВ**  
*(1864—1933)*

Кыргыз элинин улuu акыны Т. Сатылганов Кетмен-Төбө орөөнүндөгү (азыркы Токтогул району) Күшчү-Сүү деген жерде туулган. Ал нөшөрлөтө тогут ырдаган ырчы. Торгойдай безенип, булбулдай таңшып, калайык-калктын кайғы-кубанычын, умут-тилегин, нарк-насилин, адеп-ахлагын, ыйман-ызаатын ырдаган акын.

### **ҮЛГҮ ҮРЛАР**

Дайранын көркү кемеде,  
Баланын көркү энеде.  
Акыл айтсан тыншабайт,  
Акмактын көркү жемеде.

Бычактын көркү кынында,  
Жылкынын сыны кулунда.  
Азамат болсон эр жигит,  
Ардактуу иштен корунба.

Шибердин көркү — мал менен,  
Жылкынын көркү — жал менен.  
Жылдыздай жангандар көз  
Жигиттин көркү — жар менен.

Жаман адам белгиси —  
Өз камы үчүн жүгүрт.  
Жакшы адам белгиси —  
Эл камы үчүн күйүнөт.

Эчкинин көркү — төл менен,  
Эгиндин көркү — жер менен,  
Эликтин көркү — төр менен,  
Эр жигит көркү — эл менен.

Булбулдун көркү гүлдө бар,  
Ырчынын көркү үндө бар.  
Ак шумкар учса асманга  
Амалын болсо үндөп ал.

Жайлоонун көркү кымызда,  
Кишинин көркү ырыста.  
Намысы үчүн жоо сайган  
Баатырдын көркү урушта.

Аяздын көркү музда бар,  
Алгырдын көркү күшта бар.  
Тамактын көркү түзда бар,  
Саамайдын көркү кызда бар.

Жамгырдын көркү туманда,  
Бүркүттүн көркү кыраанда.  
Байкабай жүрсөн кокустан,  
Кор болосун жаманга.



Түйгүндүн көркү түлөктө,  
Баатырдын көркү жүрөктө.  
Балбандын көркү билекте,  
Өрдектүн көркү чүрөктө.  
Кулпунуп туурда таранса,  
Күштүн көркү түлөктө.  
Кошоматчы кууларды  
Кондурба да, түнөтпө.

Кылыштын көркү курчунда,  
Кундуздун көркү сыртында.  
Алышкан душман жоо келсе,  
Азамат көркү журтунда.

Темирдин көркү өгөөдө,  
Жыгачтын көркү мөмөдө.  
Баатырдын көркү мандайда,  
Чечендин көркү тандайда.  
Бирер түркүн эр жигит,  
Жетишипей жүрөт ар кайда.

Сыянын көркү каламда,  
Сырынды айтпа жаманга.  
Сыр алышып, сыр түйгөн  
Сырдашың келет саламга.

Жабдыктын көркү жоргодо,  
Жаназа, доорон молдодо.  
Жаман адам чырылдал,  
Жакын болот олжого.  
Жабыгып журсө жигитти  
Жакырсың деп кордобо.

Ынтымак болсо калкында,  
Душманындан тартынба.

Айбаты бар жигиттин  
Атагы калат артында.  
Күжүрмөн эрдин күчү өтөт  
Күмүш менен алтынга,  
Күчүн барда, эр жигит,  
Күмүш өндүү жалтылда.  
Эшендин көөнү закирде  
Уурунун көөнү пикирде.  
Орозодо молдолор  
Опулдашат битирге.

Сопунун көөнү азанда,  
Соргоктун көөнү казанда.  
Чын болсо да, жан кечти  
Чыдай берет касамга.

Мергендин көзү милтеде,  
Опкоктун көзү күлчөдө.  
Жакшы аттын көркү — жал менен,  
Сулуунун көркү — кал менен.

Булбулдар таншып сайрашат,  
Буралган кырчын тал менен.  
Жайлоонун көркү ачылат,  
Жайдары чарба мал менен.



### Тапшырма.

1. Дайра деле көргөнгө өзүнчө керемет. Бирок үстүндө кеме сүзүп келатса, анда ага өзгөчө көрк жарагат. Демек, дайра менен кеменин шайкеш келиши көрктүн үлгүсүн берип жатат. Ооба, көрк — бул көзүндү өзүнө тарткан улуу жараашык. Акындар, айрыкча, көрөгөчтүк менен аларды топтолп, ыр кылып туруп, угуучуларга тартуулашат. Мына — үлгү ырлар. Ар бир ыр дестеде ошондой ойдон, көрктөн, сулуулуктан уюп бүткөн берметтер бар. Алар кайсылар? Үлгү ире-

тинде үч-төрт мисал келтирели, калганын өзүн тап: 1) Баланын көркү энеде; 2) Акмактын көркү жемеде; 3) Бычактын көркү кынында; 4) Жылкынын сыны кулунда; 5) ...

2. Ырас, Токтогул — сулуулуктун ақыны. Аларды кыштай кынап отуруп, укмуштай уйкаш ыр туундусун жаратат. Бирок байкасан, арасында адамга ақыл айтып, жол көрсөтүү да бар. Ал көрк менен кыналыша келет. Алар сенин оюнча, кайсылар. Ыр дестелеринин арасынан тактап көрсөт.

## САНАТ-НАСЫЯТ, ҮЛГҮ ҮРЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ ТУШУНЫК

Санат-насыят, үлгү ырлары кебүнчө көчмөн элдердин поэзиясында байыртан бери өнүгүп келатат. Өзгөчө кыргыз, казак элдеринин элдик ырчыларынын чыгармачылыгында санат-насыят, терме, үлгү ырлары негизги орунду ээлейт. Алар эл алдында ырдашканда комуздун, же домбуранын коштоосу менен куюлуштура жамактатып, адам турмушунун ар кыл тарабында кездешүүчү чындык корүнүштөрдү, он, терс сапаттарды поэзиянын тили аркылуу элестетип, таалим-тарбия берүүчү ойлорду айтышат.

1973-жылы Кыргыз илимдер академиясынын Тил жана адабият институту «Кыргыз элинин санат-насыят жана терме ырлары» деген китепти жарыялап, ага элдик отуз сегиз санат, он эки насыят, он бир терме ырлары, ошондой эле Токтогул, Тоголок Молдо, Барпы, Калык, Осмонкул сыйктуу бир катар ақындардын санат-насыят, үлгү ырлары киргизилген. Мына ушул китептеги чыгармаларды окуп таанышкан адам кыргыз элинин санат-насыят, үлгү ырларга өтө бай экендигин даана байкайт. Санат-насыят ырларга мүнөздүү болгон бир үзүндүнү окуп көрөлү:

Жанына пайда келтирген,  
Жакшыдан тентүш күткүнүн.  
Жарым ай жолдош болбогун,  
Жамандан күдөр үзгүнүн. (Аталган китеп, 57-бет.)



Бул мисалда жакшы тентушту жаман тентуштан ажырата билип, жалпы эле жаман адамдардан оолак жүрүү керек деген эң баалуу ой айтылып жатат. Ал эми мындай болуш үчүн ар бир адам кичинесинен тарта акты карадан, онду терстен, жакшыны жамандан айырмалай билүүгө үйрөнүү керек. Ал үчүн санат-насыят, үлгү ырларын көп окуп, анын маанилерин так түшүнүүгө аракет кылуу көп жагынан пайда берери талашсыз.

Санат ырларында байыртан берки адам турмушунун бай таж-рийбасынан келип чыккан чындык ойлор, тыянактар, жаратылышта болуучу талашсыз көрүнүштөр, адамдардын өз ара мамилелеринде-ги кайталана берүүчү он, терс сапаттар көбүнчө саналып баяндалса, насыят, үлгү ырларында эмне кылуу керек, кандайча жашоо керек деген маселелер боюнча конкреттүү, тагыраак көп-кенештер көбүрөөк айтылат. Мындай анча-мынча айырмачылыктар болгону менен, булардын түпкү манызы бирдей, же тагыраак айтканда, адамдарга ақыл-насаат айтуу, жакшы болуунун жол-жоболорун көбүрөөк түшүндүрүү, адамдарды жакшы жүрүм-турумга үндөө, тарбиялоо. Муну окуу китепке киргизилген Токтогулдун «Үлгү ырларын», Бар-пынын «Жакшы кыз», «Өзү каар, тили заар кыз», «Болор жигит», «Болбос жигит», «Эр жигитке сын» сыйктуу санат-насыят ырларын окугандадагы бир жолу ачык байкайбыз.

Токтогул өзүнүн «Үлгү ырларында»:

Жаман адам белгиси —  
Өз камы үчүн күйүнөт.  
Жакшы адам белгиси —  
Эл камы үчүн жүгүрөт...

... Темирдин көркү өгөөдө,  
Жыгачтын көркү мөмөдө.  
Баатырдын көркү мандайда  
Чечендин көркү тандайда — деген сыйктуу талаш-  
сыз чындык көрүнүштөрдү санап келип, аナン:



Жаман адам чырылдан,  
Жакын болот олжого.  
Жабыгып жүрсө жигитти  
Жакырсын деп кордобо.

... Ынтымак болсо калкында,  
Душманындан тартынба...

... Күчүн барда, эр жигит  
Күмүш өндүү жалтылда — деп, конкреттүү акыл-на-  
саат, кеп-кенешин айтат.

Ал эми Барпы акын «Жакшы кыз» аттуу ырында аны «жайкы тандай үйдүн куту» деп мүнөздөйт да, «келтирип сайма сыйган» ишкер жана өзүн адептүү, таза алып жүргөн асыл сапаттары боло турганын эскертет, мунун тескерисинче, «Өзү каар, тили заар кыз» деген ырында эн жаман сапаттарга ээ начар кыздын кейп-кебетесин:

Чарчабай басып жүргөн кыз,  
Ушактын сөзүн сүйгөн кыз.  
Уяты жок — таскак кыз,

Этек-жени баткак кыз — деген сыйктуу ётө курч, таамай сөздөр менен көз алдыга элестетет. Дал ушундай эле жигиттердин жакшысына жана начарына мүнөздүү сапаттарды «Болор жигит», «Болбос жигит», «Эр жигитке сын» деген насыят ырларында да так баяндап көрсөтүп, «жакшы адам» менен «жаман адамдын» айырма-чылыктарын туура түшүнүүгө чакырып, жакшы адам болууга умтуллуу керек экендигин эске салат. Албетте, улуу акындарыбыз — Токтогулдуң, Барпынын мындай санат-насыят ырларынын өзгөчө жаш жеткинчектер үчүн тарбиялык мааниси ётө зор.



**Ысмайыл БОРОНЧИЕВ**  
**(1910—1978)**

Атактуу төкмө ақын, айтыш өнөрүнүн жедеп дасыккан улуу чебери Ысмайыл ырчы Чүй районундагы Бурана айылында туулган. Анын «Алты ақындын айтыши», «Кенен менен», «Чалканга арыз», «Саламдашуу» өндүрүлгөн айтыштары, «Шамбет», «Абыл менен Мейиз» дастандары, «Токтонаалынын үйүндө», «Элиңдин кетпейт юнан», «Кош, Алымкул» деген эскеруулөрү кулак курчун кандырган жана колдон тушибөөчү чыгармалардан.

**ЭЛИНДИН  
КЕТПЕЙТ ЮНАН**

Элибизге белгилүү,  
Эки сонун ачылга.  
Жоргосу экен адамдын  
Жолдош болдум жашымда.

Эчен жерде байкадым,  
Эл тойбайт эken ақынга.  
Таттуу сөзүн уккан әл,  
Тажабайт эken жакында.  
Улуу күш эле ошолор,  
Учурган мени уядан.  
«Унутпай жүр бизди» — деп,  
Узаткан эле кыядан.  
Аттарын атап алардын,  
Айтуудан да уялам.  
Жанаша учкан шумкардай,  
Жарышкан эки тулпардай,  
Осмонкул, Калык қыргыздын,  
Оозуна түгөл жат болгон.  
Сайрап жүрүп элине,  
Сакалы кардай ак болгон.  
«Ала-Тоонун ак тандай  
Булбулу» деген ат конгон.

Булбулдан булар кем беле?  
Эркин доордо жарапып,  
Элибизге келди эле.  
Бардык сыйды көрдү эле.  
Калык деген ким эле,  
Казып жатса түгөнгүс,  
Кадамжай болчу тим эле.  
Осмонкул деген ким эле,  
Оодарылбас, чайпалбас  
Океан болчу тим эле.  
Калык ырдап турганда,  
Кара жамғыр төккөндөй,  
Өркөттөнүп күркүрөп,  
Өзөндөн кыян өткөндөй,  
Күнү-түнү ырдаса,  
Күүсүнө келчү бөксөрбөй.

Күкүк эле Осмонкул,  
Күнү-түнү сайрап таншыган.  
Абайласам сөздөрү,  
Ак булут эле калкыган.  
Акынсып ар ким ырдады,  
Ал эми Осмонкулдуң ырлары  
Айдаган койдой чубуруп,  
Ашыгып турчу артынан.  
Осмонкул көзүн жумганды,  
Өлүмгө моюн сунганды,  
Кыргыздын эли кыйналып,  
Казак эли кайгырды.  
Калык, Осмонкул дегенде,  
Хакас да билген дайнынды.  
Сөздөрүн окуп китептен,  
Сүрөтүн көрдү карганды.  
Өзү өлгөн менен сөзү өлбөйт,  
Өрнөгү калды балдарга.  
Калкып аккан дайранын,  
Каз-өрдөк чардайт сазына.  
Кузгундар мин жыл жашайт дейт,  
Куу жыгачтын башында.  
Кузгунчалык болбогон,  
Куу дүйнөнү ойлоном,  
Жакшы адамды жоготпой,  
Жаш кошуп турса жашына.  
Же болбосо, чиркин ай,  
Жаратылыш тилди алса.  
Андай асыл адамдан,  
Анда-санда бирди алса.  
Жалпы журтка керектүү,  
Жакшы адам өлбөй тим калса.  
Ордолуу жыйын эл көрсөм,  
Осмонкул түшөт оюма.

Отургансыйт элеси,  
Комуз алып колуна.  
Ич арада жүргөнсүп,  
Ишенбейт жүрөк жогуна.

Өлүмгө айла жогунан,  
Откөрдү бул әл колунан.  
Ажал деген бар экен,  
Ар кимибизди тооруган.  
Чыркырап күйүп турсан да,  
Чыгарбайт экен торунан.  
Осмонкул сенин элесин,  
Элиндин кетпейт оюнан.

### Тапшырма.

1. «Эки сонун асыл», «Жоргосу экен адамдын», «Улуу күш эле ошолор», «Жанаша учкан шумкардай», «Жарышкан эки тулпардай» деген сапаттар кимдерге тиешелүү? Эмнеликтен? 2. «Калык деген ким эле, казып жатса түгөнгүс, Кадамжай болчу тим эле» деген саптарды кандайча түшүнесүн? 3. «Осмонкул деген ким эле, Оодарылбас, чайпалбас Океан болчу тим эле» деген саптардан эмне ни туунасын?

### Эснүүде сакта.

1. Калык ырдаپ турганда,  
Кара жамғыр төккөндөй,  
Өркөчтөнүп күркүрөп,  
Өзөндөн кыян өткөндөй,  
Күнү-түнү ырдаса  
Күүсүнө келчи бөксөрбөй.
2. Күкүк эле Осмонкул,  
Күн-түнү сайрап таншыган.  
Абайласам сөздөрү  
Ак булут эле калкыган.  
Акынысп ар ким ырдады,



Ал эми Осмонкулдун ырлары  
Айдаган койдой чубуруп,  
Ашыгып турчы артынан.



## Ойлон.

Акын мындайча ой жүгүртот: «Куу жыгачтын башында, кузгундар миң жыл жашайт. Калык менен Осмонкул сыйактуу жакшы адамдар кайтыш болбой, кайра алардын жашына куу дүйнө жаш кошуп турса эмне болот? Алардын кузгунчалык болбогонун айтсан». Бул ойду кубаттоо керекпи? Же төгүндөө зарылбы?

Кошумча түшүнүк.

Кыргыз элинин кара жаак акыны Калык Акыев 1953-жылы, ырлары айдаган койдой чууруп ашыккан акын Осмонкул Бөлебалаев 1967-жылы кайтыш болгон. Кадамжай — дүйнөдөгү сурьма эн көп казылыш алынган кен чыккан жердин бири. Кезинде андан дүйнөнүн 45 өлкөсү сатып алган.

## КОШ, АЛЫМКУЛ

Кош, Алымкул, дүйнөдө  
Өлүм деген бар экен.  
Аласасы келгенде,  
Абыдан алды тар экен.  
Алыбыз жетпей ажалга,  
Айрылдык сизден, Алыкем.  
Табигат берген күч менен,  
Таалайллуу өсүп-өндүнүз.  
Убактылуу өмүрдүн,  
Учу-кыйырын көрдүнүз.  
Ала-Тоонун байлыгын,  
Ырдап жүрүп көрдүнүз.  
Арасында чалкалап,  
Жыргап жүрүп көрдүнүз.  
Ар бурчуна Советтин  
Барып жүрүп көрдүнүз.

Албан түрлүү сыйлыкты,  
Алып жүрүп көрдүнүз.  
Ар шайлоодо депутат,  
Шайланып жүрүп көрдүнүз.  
Ажалга айла жок экен,  
Амалсыздан көндүнүз.  
Аягы Талас, башы Чүй,  
Эл чогулду сиз учун.  
Эзилип ичи кайғыда,  
Эмгеги синген киши учун.  
Үйласак укпайт шум ажал,  
Үраазы бол биз учун.  
Туулуп-өскөн жер калды,  
Туугандар калды, эл калды.  
Кучакташып тен өскөн,  
Курбу-курдаш тен калды.  
Асмандан тийген ай калды,  
Ажалдын огу ушундай,  
Алаксытууга шай барбы?

Аркайган зоо, төр калды,  
Чалкайган дениз, көл калды.  
Каналдын суусу кылкылдап,  
Кайкалаган чөл калды.

Келгиндер келет жазында  
Кээ бирөө бактын башында.  
Топурак ысып, гүл жайнайт,  
Толгон-токой күш сайрайт.  
Биз да ошондой дүйнөнүн  
Келгиндери экенбиз,  
Келиппиз, бир күн кетербиз!

Санап-санап отурсак,  
Замандар өткөн экен да.

Залкар-залкар нечен бир,  
Адамдар өткөн экен да.  
Көрбей калдык далайын,  
Көп ақындар отүптүр,  
Көнүлүнөргө салайын.  
Келдибек менен Тыныбек,  
Чоюке, Шапак, Дыйканбай  
Тарыхын кыргыз эл билет.  
«Карангылык доорунда,  
Калкта билим жогунда,  
Баатыр Манас жомогун,  
Байыртан айтып келди» — деп,  
Ырчы, жомокчуларга —  
Ыраазы болдук буларга.  
Айкол Манас деген сөз,  
Алтындан баалуу чыгарма.

Сурамжылап көп уктук,  
Сурнайчы деп уктук  
Дөнөнбай менен Турапты.  
Дөгүрсүгөн ал кезде,  
Манаптар билген убакты.  
Казына болмок кыргызга,  
Казыр уксак күүлөрүн,  
Кагазга чийген киши жок.  
Кай доордо жүргөнүн,  
Капаста кеткен булбулдар,  
Карангысында дүйнөнүн.  
Акындыгы зор экен,  
Ак-Кыяллык Нурмолдо,  
Аргендей үнү шанкылдал,  
Ак сакалы жаркылдал,  
Карганда өттү дүйнөдөн.  
Эски динге алданып,

Эзилип башы айланып,  
Эчен мындаи акындар  
Арманда отту дүйнөдөн.

Кыйла жыл мурда өлүптур,  
Кызыл-Кыя, Баткенден:  
«Кыйын акын эле» — деп,  
Кабарын уктук арткы элден.  
Ичкиликтин Курманы,  
Илгерирээк откөн бул дагы.  
Окуу-билим жогунан  
Оозуна кетти ырлары.  
Казыркыларда арман жок,  
Кагазда турат сырлары.

Анжыяндык Муса ырчы,  
Бекназар кетти Жийдеден.  
Түрү суук өлүмдүн,  
Алыке, түрткүсү кимге тийбеген.  
Ошолор жүргөн доордо,  
Окуу-билим болгондо,  
Берендей сөздөр жазылып,  
Белектер калмак миндеген.

Жалал-Абаддын жанында,  
Жакшы ырчы экен маалында.  
Көзүнөн майып болуптур,  
Күкүктөй шандуу чагында.  
Салам айттым «аба» деп,  
Сан жыйындын алдында.  
«Балам бери кел» — деди,  
«Барпы деген мен» — деди.  
Ачык экен кулагы,  
Аксакалдардын бут бойдон  
Амандыгын сурады.



Арт жагында жарыктык,  
Батасын берди балпылдап.  
Барган экен көп жашка,  
Башы турат калтылдап.  
Сөзүнө сөөгүм эриди,  
Көзүнө көөнүм кейиди.  
Барпы да кетти Таштактан,  
Баасы кымбат сиздейдин,  
Алыке, баарысын өлүм аксаткан.

Өзгөндүн өйдө жагынан,  
Өзү шайыр абыдан.  
Кебин уккан кишилер  
Кеткиси келбейт жанынан.  
Күнү-түнү бир жүргөн,  
Күлкүдөн жаагы талыган.  
Ылай-Таала мекени,  
Ырдал жүргөн кечээги,  
Кочкорбай кетти элиnen.  
Кочкорбайды көргөндер,  
Коргошундай эриген.  
Өзгөчөлүгү өзүнчө,  
Откөрбейт өмүр чегинен.

Алкынып суусу ташыган.  
Алайкуунун башынан.  
Жолокондун жонунан,  
Кышы-жайы шаншытып,  
Кыягын үзбөй колунан,  
Улардын үнүн туураган.  
Улуу тоонун шайыры,  
Узап кетти дүйнөдөн,  
Угулбай жүрүп дайыны,  
Алайкуулук Чалырга  
Абыдан ооруйт кабырга.



Ниязаалы — аксылык,  
Комузга колун маш кылып,  
Өзү кетти дүйнөдөн,  
Өнөрүн элге таштырып.  
Батырган экен кара жер,  
Баарысын соруп жаштырып.  
Кутулуп кайда кете алат,  
Кууп жүрсө шаштырып.

Кетмен-Төбө кен жерден,  
Тұндук менен Тұштұктүн,  
Баарысына тен жерден,  
Толкуну қөлдей Токтогул,  
Торгою экен адамдын.  
Эшмамбет кетти эртерәек,  
Эпкинин көрбей замандын.  
Каракурман ырчы өттү,  
Катарлашы алардын.  
Жаңыбай, Коргоол, Бекназар,  
Жанында Жолой баш болуп,  
Ошонун баары бир катар,  
Таншыган зоонун булбулу,  
Алыке, тамашан элди суусатар.

Женижок деген бир ырчы,  
Жетим калып Таластан.  
Жек жааты жок карашкан,  
Аксыга барып чоноюп,  
«Ала» деген оорудан,  
Арандан-зорго онолуп.  
Таластын манаптарынан,  
Жаш кезде качкан жалтанип.  
Аксынын манаптарынан,  
Карганча жүргөн калтаарып,



Тик сүйлөсө ошолор,  
Тилин кесип алышмак.  
Тирүүлөй көргө салышмак.  
Арманда өттү көп ырчы,  
Андагы турмуш табышмак.

Карыялар көп мактайт,  
Казак менен кыргызга.  
Кадамы жеткен деп мактайт,  
Эсенаман, Чондуну.  
Эртедир-кечтир өлүмдүн  
Алыке, эчен тиет кордугу.

Үметаалы, Сулайман,  
Айдыраалы комузчу,  
Ар кимиси Таласта,  
Алынча шайыр болушту,  
Алар да кетти Капкандан.  
Көөндөн ысык жан кетип,  
Алыке, көз сүрүп кимдер жатпаган.  
Таластын аяк жагынан,  
Таланттуу ырчыabyдан.  
Женижок менен беттешип,  
Жети уруу сол тааныган.

Ырчы жеңе Ырысқұл,  
Алыска данкы чыкпаган.  
Аялга тендик жогунан,  
Арбын иш келбей колунан,  
Айланып үйгө ыктаган.

Калк аралап көп уктум,  
Каны кыргыз деп уктум.  
Казактан өткөн Чөжөнү,  
Кыргыздан ооп казакка,



Кыйналгандан жөнөдү.  
Каардуу заман болбосо  
Карыптын күнүн көрөбү?  
Ар кимден уктуум Чөжөнү,  
Артык экен өнөрү.  
Ала-Тоолук энелер,  
Алптардын алпын төрөдү.

Манасын айтса түгөнбөй,  
Мандай-тескей эки өзөн,  
Кошулуп аккан үйөрдөй.  
Жайы-кышы айтса түгөнбөй,  
Жанаша дайра көк муздар,  
Жарылып аккан үйөрдөй.  
Баласы экөө тен ырдан,  
Балык кетти калкынан.

Айныбай тарткан атасын,  
Найманбай кетти артынан.  
Куу өлүмдөн алар да,  
Кутулбаптыр карзынан.  
Эркиндиктин танынан,  
Элдик кыймыл жагынан,  
Эч кабар жок буларда,  
Көз каранды болушкан,  
Көбүнчө залим кууларга.  
Ээрчишкен эки бүркүттөй,  
Тумчугуп өткөн туманда.

Жазғы келген булбулдай,  
Жаныдан үнүн ачканда,  
Аттан озгон кунандай,  
Алыс келе жатканда,  
Бөрүбай уулу Жаманкул  
Бөлүнүп учту булуттай.



Көрүп-билип калгандар,  
Көп айтып жүрөт унутпай.

Абыкерим, Мусакан,  
Аз көрүп калдым Борбуу.  
Ысаканга ич күйөт,  
Ирдентпей сокту шордууну.  
Сумсайып ажал жеткенде,  
Алыке, сунуптурсун мойнунду.  
Сары-Өзөн Чүйдүн башынан,  
Санжыргалуу сөздөрү,  
Сайдагы суудай ташыган.

Жашыл көлдүн жанынан,  
Кайран Ысак молдону,  
Казак-kyргыз тааныган.  
Кандуу жылдын маалында,  
Кашкардан бери ырдаган.  
«Кайран эл» деп ошондо,  
Каламы экөө ыйлаган.  
Көп өнөрү бар экен,  
Көөдөнүне сыйбаган.  
Омурулган чынардай,  
Ошонун баары кыйраган.

Көл боюнда туулуп,  
Көп жерге данкы угулуп,  
Күү чалган темир комузга  
Күнгөйдөн чыккан чон уста.  
Күнде оюн, селкинчек,  
Күлкүсү элге бир нуска.  
Бурулча жүргөн буластап,  
Кала берди а дагы,  
Кара жерди кучактап.



Ысык-Көлдүн жээгинен  
Канча бир күн-түн ырдаса,  
Калк тажабай кебинен,  
Оргочордун жанынан,  
Солтобай кетти Бугудан.  
Солуган гүлдөй шылкыйып,  
Сонундун баары куруган.  
Көөдөнүнө Алыке,  
Көп алтын кетти уюган.  
Сагынбай кетти Кочкордон,  
Тандайын таттуу жараткан.  
Сайрагысы келгенде,  
Санаты бүтпөй тан аткан.  
Салмагы элден кем эмес,  
Сайрандаш эли, Ала-Too,  
Сагынбай койчу ал эмес.

Кудайберген айрыкча,  
Кубултуп черткен комузду.  
Жактырбай жаман көрчү экен,  
Бай-манап, эски болушту.  
Андыктан элге батпаган,  
«Эшигинди ачпа» — деп,  
«Эки жакка баспа» — деп,  
Үстүртөн бийлеп манаптар,  
Үй түрмө кылып таштаган.  
Өнерүн элге чача албай,  
Орттөнүп ичи шакардай,  
Өнерүнүн баарысын,  
Өзөгүнө сактаган.

Кадыры элге байкалбай,  
Каалаган сөзүн айта албай,  
Музооке өткөн мунданып.



Элдин залкар акыны,  
Эмгегин окуп турбадык.  
Кала берди ар жерде,  
Карыштай бөзгө чулганып,  
Азыркы доорго кез келсе,  
Ачпайт белек кендерин,  
Албайт белек бергенин.  
Жакшы да билбей калышкан,  
Жаратылышка келгенин.  
Акындыгы бар экен,  
Аванга ётө даана экен.  
Атбашылык Боогачы,  
Арбын аял алам деп,  
Азапка кетти соо башы.  
Бай-манап билген заманда,  
Баш ийбей туура сөз сүйлөп,  
Пайдасы тийген далайга.  
Карыптарды жактаган,  
Кандан, бектен, залимден,  
Калтаарып жаздым айтпаган.  
Оозунан чыккан сөз үчүн,  
Ок келатса кайтпаган.  
Көкөттай кетти Нарындан,  
Көкөмдүн сөзү — куулардын  
Көзүнө тийген чагылган.  
«Көкөттай жөн жүрсүн» — деп,  
Көп жыйынга салынган.  
«Өлбөсүн Көкөм, бали» — деп,  
Өксүгү барлар жалынган.  
Көкөтайдын дүбүртү  
Көп эле жерге таанылган.  
Алы келбей жанынан,  
Ажалдын түшүп кайырмагына,  
Алар да бир күн чалынган.



Токсонго жашы толгончо,  
Томуктай маалы болгончо,  
Токтобогон калеми,  
Толук билет Ала-Тоо,  
Тоголок Молдо абамы.  
Тооруп жүргөн ажалдын,  
Торуна кирген а дагы.

Кубантып элди күлдүрүп,  
Кучкаташып бир жүрүп,  
Күйручук менен кошуулуп,  
Айтике кетти Жумгалдан,  
Ажалдан буйтап ким калган!  
Кубулжутуп күү чалган,  
Куу жыгачка тил салган,  
Курман болуп согушта  
Кулмамбет кетти Жумгалдан,  
Куу өлүмдөн ким калган!

Жашында ырдап жаркылдап,  
Жар чакырса занкылдап,  
Жамбыл көрүп жактырган,  
Тойдо, ашта, кеп жерде,  
Токтогул менен бастырган.  
Тоорушам деген ырчынын,  
Тогузун жалгыз шаштырган.  
Узун, Кабак, Жумгалдан  
Ушул биздин доордо  
Улуу күш эле бир албан.  
Калык кетти катардан,  
Кайран сонун асылдар,  
Кайрылбас болду сапардан.

Калк унутпайт эмгиче,  
Калмурат, Сыртпай, Мусаны,



Алтындан баалуу нече бир,  
Асылдан колдон узады.  
Калк тааныган сонундан,  
Канчалар колдон узады.

Каз-өрдектөй кулпунуп,  
Карганча кооз жасанган.  
Салмагы да ошондой,  
Салттуу кары атанган.  
Карыганды айрылдык,  
Кайран Молдобасандан.  
Жорголордун далайы,  
Жоголуп кетти катардан.

Күйма кулак, кара тил,  
Укканы жерде калбаган.  
Улуу нуска сөздөрдү  
Улап сүйлөп жалгаган.  
Көкөтайдын кептерин,  
Көкөтайдан кыргызда,  
Кимдер сүйлөп кеткенин,  
Көнүлүнө жаттаган.  
Бирге жүргөн эмедей,  
Бир сөзүн жаздым айтпаган.  
Тың сүйлөгөн киши эле,  
Тыныбектин Актаны.  
Кайда барса кетирбей,  
Калк үйүлүп жатканы.  
Калк түгүл кара чымын жок,  
Кабар алар ыгын жок,  
Карангы көрдүн түбүндө,  
Кала берди баштары.  
Эмгекке өлүм жок экен,  
Элинде калды жазганы.



Таластан Атай чыкты эле,  
Таншытып комуз чертишке,  
Таасын эле, мыкты эле.  
Күнгөйдөн Карамолдо эле,  
Күүнүн алпы болду эле.  
Карамолдо өлгөндө,  
Кайышып турдук көмгөндө.  
Комузчу Атай өлгөндө,  
Кордугу кыйын шум ажал,  
Кол барбай турду көмгөнгө.

Жараашыктуу жакшы мүлк,  
Кыргыздын кыл кыягы,  
Күрөнкеев абамдын,  
Күүсүнөн Маскөө сынады.  
Кайра-кайра тартса да,  
Канбай турду кулагы.  
Толгон-токой күү менен,  
Тоо көчкөндөй кулады.

Жетим калып жашынан,  
Жекечилик доордо,  
Жетилбей соөгү жашынган.  
Эркиндик тийип адамга,  
Эл катары а дагы.  
Ээ болгон тендик заманга.  
Кыягы колдо каркылдал,  
Кыяллы ачык жаркылдал,  
Телегейи тен эле.  
Темир комуз жагынан,  
Тендеши жок эр эле.  
Куурчагын ойнотуп,  
Кубанычка элди бөлөгөн.  
Кууп ажал жеткенде,

Колунан күч кеткенде,  
Курдашын Адамкалый да,  
Куюндай сзыпп жөнөген.

Атын укса ашыгып,  
Залга күлкү толчу эле.  
Эңсеген суусу табылып,  
Эс алгандай болчу эле.  
Сүйлөгөн сөзү адамга,  
Сүйүктүү эле, курч эле.  
Сахнадан кетирбей,  
Зал жаныртып турчу эле.  
Гүлдөгөн Чүйдө туулду эле,  
Күлкүгө бүткөн уул эле.  
Термечиктин Шаршени,  
Тендешсиз кетти кантели...  
Кыялыш менен өнерү,  
Кызырып күйгөн чок эле.  
Орто Азия элинде,  
Ойлосом андай жок эле.

Кыргыздын далай булбулун,  
Алып ажал тойбоду.  
Әлге керек экен деп,  
Әч биреөнү койбоду.  
Сурансак ажал тыншабай,  
Суулуктап жатат жоргону.  
Күтпөгөн жерден алдырып,  
Күйүгүп көп эл кайгырып,  
Күндө жаны, гүлдөн кооз,  
Күлкүлүү сөздөн айрылып,  
Байлан туруп жөнөттүк,  
Райкан менен Мидинди,  
Амалы канча жүрөктүн,  
Ачышып жүрүп түнүлдү.



Алыке, кош бол, турабыз,  
Айлана курчап үйүндү.  
Дүнгүрөтүп жатырызыз,  
Дүйнөдөн өткөн күнүндү.  
Кадырын билген кишиге  
Калкыган көлдөй сары алтын,  
Кайран Жоомарт, Жусуптар,  
Кадамынын баары алтын.  
Алар да кетип жоголду.  
Адабият жагынан,  
Аябай катуу коромжу.

Эмгеги турат, өзү жок,  
Элеси турат сөзү жок.  
Элебайдын эркеси,  
Элин шанга бөлентүп,  
Эми бир кайра келсечи.  
Жазайын деп колуна,  
Жаныдан калем алганда,  
Таланты курчуп жетилип,  
Таасын болуп калганда,  
Аралай албай дүйнөнү,  
Ачылбай эч бир гүлдөрү,  
Алыкул кетти арманда.  
Жыламышта туулган,  
Жылаажындай ак келин.  
Эркинче жашап Нуркамал,  
Эл көрбөй калды эмгегин.  
Кадам шилтеп басканда,  
Калем шилтеп жазганда,  
Көлдөн учкан бууга окшоп,  
Көрүнбей синди асманга.  
Көзүн аккан шум өлүм,  
Көрмөксөн болсо жаштарга.



Сеңбейт элек анчалық,  
Сексенден ары ашканда.

Тоголок Молдо, Токтогул,  
Томдор калды артында.  
Сагымбайдын «Манасы»,  
Залкар байлык калкына.  
Шаршендин шайыр сөзүнүн,  
Баа жетиш кыйын баркына.  
Ыраазы болдук алыша,  
Ысак менен Барпыга.  
Сыймыктанабыз алардын,  
Сыр дайрадай даңкына.  
Кыргыз элин дүйнөгө,  
Кыйкырып өткөн каркыра.

Ошолордой сизди да,  
Жүреккө дайым сактайбыз,  
Алымкул деген атынды,  
Ааламга айтып данктайбыз.  
Жетимишке жеттиниз,  
Жети жүз жылга татырлык,  
Ыракат көрүп кеттиниз.  
Ыраазы болгун баарына,  
Эчен кылым тургудай,  
Элин эстелик коёт жанына.



### Ой жүгүрт.

Ысмайыл акын мындай дейт:  
«Биз да ошондой дүйнөнүн келгиндери экенбиз.  
Келиппиз, бир күн кетәрбиз!»

Келгин күштар башка жакка учуп кетишет, бирок тириүлөрү кайра  
келгин катары келе берет эмесли? Ал эми адамдын терөлүшү менен  
өлүшү ошого окшошпу? Акын эмнени айткысы келген?



## Тапшырма.

1. Бул узак ырда кимдердин ысымы аталган? Тизмелеп жазып көрсөн. Мисалы, Келдібек — манасчы, Тыныбек — манасчы, Чоюке — манасчы, Шапак — манасчы, Дыйканбай — манасчы, Дөненбай — сурнайчы, Турап — сурнайчы (калганын өзүн улап жаз).

2. «Кыргыз элин дүйнөгө

Кыйкырып өткөн каркыра», —  
деген акындын саптары жогоруда санаалып өткөн өнөр әзгерине тиешелүүбү? Анда алардын жаны ободо каркыра мисал учуп жүргөн экен да. Ушундайбы?



## Унутпа.

1. «Таластан Атай чыкты эле,  
Ташшытып комуз чертишке  
Таасын эле, мыкты эле.  
Күнгөйдөн Карамолдо эле,  
Күүнүн алпы болду эле.  
Карамолдо өлгөндө,  
Кайышып турдук көмгөнгө.  
Комузчу Атай өлгөндө,  
Кордугу кыйын шум ажал  
Кол барбай турду көмгөнгө».
2. «Келден учкан буга окшоп,  
Керүнбей синди асманга».
3. «Эмгеги турат, өзү жок,  
Элеси турат сезү жок».
4. «Жетимишке жеттинииз,  
Жети жуз жылга татырлык  
Ыракат көрүп кеттинииз».

## Кошумча маалымат.

Жети жуз жылга татырлык ыракат көргөн төкмө акын Алымкул Үсөнбаев 1894-жылы туулуп, 1963-жылы кайтыш болгон. Ал — чон төкмө акын, чебер комузчу. Жогорку Кенештин I—III чакырылышына депутат болуп шайланган. Анын айттуусунда «Олжабай менин Кишимжан», «Кожожаш», «Саринжи-Бекей» деген кенже эпостор бир нече ирет жарыяланган.



## МЕКЕН ЖӨНҮНДӨГҮ ЫРЛАРДАН



**Байдылда САРНОГОЕВ  
(1932–2004)**

1932-жылы Талас районундагы Шумкар-Уя аймагындагы Көк-Арык деген жерде туулган. Таланттуу чоң акын. Чыгармалары колдон түшпөй окулгандыгы менен айырмаланат. Анын «Баяс», «Мергенчи бала», «Жокен», «Ак калпак», «Тоолор жана тоолуктар», «Ашуудан берген отчётум» деген ыр китептери бар.

### БЕШИГИМ — МЕКЕН

Бешигим менин ырысым,  
Өзүнсүн өткүр кылышым.  
Өзүнсүз жашап жаным деп,  
Откөргөн күнүм курусун.

Атасын, тууган энесин,  
Ар дайым көздө элесин.  
Ааламга данктуу чокун бар,  
Ай өпкөн күмүш төбөсүн.



Сан байлык жаткан жеринден,  
Сары өзөн, салкын төрүндөн.  
Замандын күсүн коштогон,  
Сары-Челек, Ысық-Көлүндөн.

Созулуп жаткан Соң-Көлүм,  
Соолбос алтын чәйчөгүм.  
Көгүлтүр түбүн тиктесем,  
Көрүнүп турат эртеним.

Алыста жүрсөм өзүндөн,  
Айырмам болбой жетимден.  
Түндүктөн чыккан түрүлүп,  
Түтүнүн учат көзүмдөн.

Көркүдөй гүлдүү белестин,  
Көнүлүм куунак мен өстүм.  
Көкөлөп учкан торгойдой,  
Көгүндөн канат эллеттин.

Суунду ичтим кашкайган,  
Сулуунду сүйдүм назданган.  
Күүлөнүп учкан жебедей,  
Күлүгүн чаптым тапталган.

Эмгеги синген немедей,  
Тузунду таттым ченебей.  
Карызымын сага. Өзүндө —  
Калган жок акым кенедей.

Күч курап сансыз сайлардан,  
Күрпүлдөп аккан дайрандан.  
Балыгын болуп сүзө албай,  
Баратат өтүп кайран жан.



Көрсөткөн анча пайдам жок,  
Колумдан келбейт айлам жок.  
Кош мамаң берген сүттү актап,  
Көзүмдү жумсам арман жок!



### Тапшырма.

1. Ата Мекен — билүү туулган жерин, ата-бабан, эли-журтун жашаган жер. Аны «Ата журт», «Мекен», «Тууган жер» деп да атай беребиз. Бирок анын эмниси бешикке окошош? 2. «Өзүнсүн өткүр кылышым»... Эмне, мекен кылышчы? Аны сен кандайча түшүнөсүн? 3. Мекен — билүү ата-эне. Ушундайбы? 4. Соң-Көл — билүү соолбос алтын чойчөк. Анын түбүнөн эртөнки келечек көрүнүп турат. Ушул ой менен абын эмнени айткысы келген?



### Сөз берметтери.

1. Ааламга данктуу чокун бар,  
Ай өпкөн күмүш төбөсүн.
2. Түндүктөн чыккан түрүлүп,  
Түтүнүн учат көзүмдөн.
3. Күүлөнүп учкан жебедей  
Күлүгүн чаптый тапталган.



### Аныкта.

1. Кайсы саптарда шат маанай, сыймык жана күчтүү эргүү байкалат? Аны кантып окуу керек. 2. Өкүнүү саптары барбы? Эгер бар болсо, анын сага тиешеси кандай?



## ОРУС КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫНАН



Александр Сергеевич ПУШКИН

(1799—1837)

Орус элинин улув ақыны, орус адабиятынын негиз салуучусу А. С. Пушкин Москва шаарында туулган. Чыгармачылык ишти бала кезинен баштаган. «Капитан кызы», «Белкиндик повесттери», «Жез атчан», «Полтава», «Евгений Онегин», «Таш конок», «Борис Годунов» өндүү эң мыкты чыгармалары жана терең сырдуу лирикалык ырлары дүйнө окурмандарына көнүр таанымал. А. С. Пушкин балдар учун да көптөгөн татынакай чыгармаларды жазған.

### БАЛЫК МЕНЕН БАЛЫКЧЫ ТУУРАЛУУ ЖОМОК

#### I

Көк дениздин боюнда  
Бир кемпир, чал болуптур.  
Жер тамда алар турганга  
Отуз үч жыл толуптур.



Чал денизден күнүгө  
Балык уулап жүрчү экен.  
Кемпир дайым үйүндө,



Ийик ийрип турчу экен.  
Чал бир күнү эртелең,  
Денизге барып тор салды,  
Тартып алса энтелең,  
Илип чыкты чөп-чарды.  
Экинчи жолу абышка





Салса торун денизге,  
Толуп чыкты камышка.  
Үчүнчү жолу тор салса,  
Илинип чыкты бир балык.  
Жөн балыкка окшобойт,  
Алтын экен караса.  
Кишиче сүйлөп жалынып,  
Алтын балык кеп айтат:  
«Коё бер мени, абышка,  
Мен денизге кетейин,  
Кунум үчүн мен сага,  
Тилегениң берейин».  
Абышкага ошентип,  
Алтын балык сез салды,  
Эси чыгып калтырап,  
Абышка кыйын таң калды.  
Отуз үч жыл абышка,  
Сүйрөп сууга тор салган,  
Кишиче сүйлөйт балык деп,  
Кулагы такыр чалбаган.  
Жиберип алтын балыкты,  
Жумшактап ага сез айтты:  
«Алтын балык, барагой,  
Берүүчү дүйнөң албасмын,  
Кек денизде сайрандап,  
Эркин ойноп жүрөгой».

## II

Үйүнө ылдам чал кайтты,  
Кемпирге укмуш кеп айтты:  
«Бүгүн бир балык кармасам,  
Жөн балыкка окшобойт,  
Алтын экен карасам.



Сүйлөгөн бизче сөзү бар,  
Коё бер сууга деп сурайт.  
Кунум үчүн мен сага  
Берейин баарын деп сурайт.  
Коё бердим балыкты,  
Суроого оозум барбады».

Кемпир чалды каргады:  
«Алжыган акмак, абышка,  
Балыктан кун албапсын,  
Биздики кыйрап калды эле,  
Жок дегенде онбогур,  
Бир тепши сурап албапсын!»





Абышка барды денизге,  
Караса, дениз чайпалды.  
Чакырып алтын балыкты,  
Абышка туруп үн салды.  
Алтын балык ақырын,  
Сүзүп келип сурады:  
«Не керек сага, абышка?!»  
Сылык сөз менен ийилип,  
Кайтарды жооп балыкка:  
«Балык төрөм, ырайым кыл,  
Жектеп, каарып кемпириим,  
Откөрдү жаман катуу тил.  
Кемпирге керек болуптур,  
Кир чайкоочу бир тепши.  
Эбинен кетип бөлүнүп,  
Биздики сынып болуптур».





Балык жооп кайтарат:  
«Капа болбой бара бер,  
Тепшинер кайта жанырат».

Кайтса үйүнө абышка,  
Тепши жаны болуптур.  
Андан бетер кемпирі  
Алды катуу каргышка:  
«Алжыган акмак, абышка,  
Бир тепши аран сурапсын,  
Тепшиде эмне касиет?  
Аялдабай бат баргын,  
Баш уруп сурап, үй алгын!»





Денизге ылдам чал барды,  
Көк дениз бети каарды.  
Жакындаپ келип жәэкке,  
Чал балыкты чакырды.



Сүзүп келип ақырын,  
Алтын балық сурады:  
«Не керек сага, абышкан?!»  
Сылық сөз менен ийилип,  
Кайтарды жооп балыкка:  
«Балық төрөм, ырайым кыл,  
Кемпирим катуу тилдеди.  
Жолотпой үйгө кубалап,  
Мага тынчтык бербеди.



Долу катын буркулдайт,  
Жаныраак чон бир үй сурайт».  
Балык жооп кайтарат:  
«Капа болбой бара бер,  
Үйүнөр кайта жанырат».  
Кайтса үйүнө абышка,  
Жер үйдөн из да калбаптыр.  
Көз алдында зангырайт,  
Жыгачтан салган чон ак там,  
Дарбазалар зынгырайт,  
Асыл кымбат жыгачтан.  
Терезенин түбүндө  
Отурган кемпир жинденди.



Жер-сууну айтып күйөөсүн,  
Андан бетер тилдеди:  
«Алжыган акмак, абышка,  
Алганын барып бир үйбү?  
Баш уруп баргын балыкка,  
Кара сөөк какшыган  
Дыйкан катын болбоймун.  
Түбү түптүү жакшыдан  
Дөөлөттүү катын боломун!»  
Барды абышка денизге,  
Барса, дениз чайпалды,  
Жакындап барып жээкке,  
Чал балыкты чакырды.  
Келип балык кеп сурайт:  
«Не керек сага, абышка?!»  
Сылык сөз менен ийилип,  
Жооп берди балыкка:  
«Балык төрөм, ырайым кыл,  
Кемпир кайта жинденди,  
Мурункудан бешбетер  
Тилдеп, тынчтык бербеди.  
Букара дыйкан болбойм дейт.  
Түбү түптүү жакшыдан,  
Дөөлөттүү катын болом дейт,  
Муну кантем, жооп бер?»  
Балык жооп кайтарды:  
«Бар, кайгыrbай бара бер».  
Кайтса үйүнө абышка,  
Чон үй турат жаркырап,  
Кемпирин бийик олтурат,  
Кийгени көздү уялтат.  
Жакасы алтын, жени жез  
Үстүндө бешмант кулпурат.  
Алтын шакек колунда,



Акак, шуру мойнунда,  
Саймалуу ётүк бутунда,  
Сан кызматчы жолунда,  
Санжыргалуу салтанат,  
Санаасыз кемпир олтурат.  
Төбө чачтан тик кармап  
Кызматчысын дагы урат.  
Абышка келип кеп айтат:  
«Амансызыбы, байбиче,  
Бак-дөөлөт башка конуптур,  
Айтканың мына келиптири.  
Көнүлүн ыраазы болдубу?»  
Кемпир и чалга бакырды:  
«Оокатын кылсын ары» — деп,  
Атканага жиберди.



Бир-эки жума ёткөн сон,  
Кемпир кайта жинденди,  
Жумшамак болуп балыкка:  
«Барып жүгүн, абышка,  
Байбиче болуп турбаймын,  
Боломун эркин падыша».  
Абышкадан жан чыкты:  
«Сен катын жинди болдунбу?  
Же басканга бутун келбесе,  
Кой десе тилди албайсын,  
Умтулба кемпир сен ага,  
Сен падышалыкты булгайсың».  
Кемпирдин келип ачуусу  
Жаактан ары бир койду:  
«Мен байбиче болсом жакшыдан,  
Сен мужук болсон какшыган,  
Кербезденип кеп айтып,  
Керишкенди ким койду?  
Жакшылыкча денизге  
Баар болсон, барғын бат,  
Барбас болсон, бул жерден  
Дегдендетип аппарат».  
Денизге кайта чал барды,  
Көк дениз бети каарды,  
Жакындап келип жәэкке,  
Чал балыкты чакырды.  
Алтын балык акырын,  
Сұзүп келип сурады:  
«Не керек сага, абышка?!»  
Баш уруп төмөн балыкка,  
Абышка жооп кайтарды:  
«Балык тәрөм, ырайым кыл!  
Кемпир кайта бузулду.  
Байбиче төрө болбойм дейт.

Болгон күнде згерде,  
Эркин падыша болом дейт».  
Балык жооп кайтарды:  
«Бар, бара бер, абышка,  
Кемпирин болсун падыша».  
Кайтса үйүнө абышка,  
Үйлөр турат бир башка.  
Алтын, күмүш кээ бири,  
Ортодо болуп падыша,  
Олтурган экен кемпирি.  
Кызматында төрөлөр,  
Ичкени укмуш винолор.





Жегендери бал токоч.  
Жанында ай балталуу,  
Кароолу турат айбаттуу.  
Кемпирден коркуп абышка,  
Бутуна келип жыгылды.  
«Аманбы, таксыр падыша?  
Бак-дөөлөт башка кондубу?  
Көңүлүн ыраазы болдубу?»  
Чалга көзүн бурууга  
Кемпир көңүл бурбады.  
Айдал азыр чыгууга,  
Кемпир көзүн ымдады:  
Бай, төрөлөр жакалап,  
Чалды эшикке сүйрөдү,  
Сырттан чуркап кароолу  
Коё жазды балталап.  
Эл шылдыңдан күлүштү:  
«Ким үйрөттү, абышка,  
Мындай жерге жүрүштү?  
Анкоо, жаман билип кой,  
Сен басар жер бир башка».  
Күн өтүп, айга созулду,  
Кемпирдин түрү бузулду,  
Сарайдан киши чаптырды,  
Күйөөсүн издең таптырды:  
«Угуп тур, жинди абышка,  
Барып жүгүн балыкка,  
Болгум келбейт падыша,  
Көл дарыяны ээлесем,  
Дениз болсо мекеним.  
Алтын балык алдымда  
Жумшачу болсо нөкөрүм»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Некөр — малай, кызматчы.



Абышка ооз ачпады,  
Бирдеме деп айтууга  
Жүрөк коркуп, батпады.  
Келсе абышка денизге,  
Капкара катуу бороон бар.  
Күрүлдөп көккө чамынып,  
Сүрүлүп жүрөт толкундар.  
Үн салды чал балыкка,  
Сүзүп келип акырын,  
Алтын балык сурады:  
«Не керек сага, абышка?!»  
Сылык сез менен ийилип:  
«Балык төрөм, ырайым кыл,  
Каргыш тийген катынга,  
Кандай айла кылайын?  
Падыша катын болбыйм дейт,  
Көк дениз болсун мекеним,  
Алтын балык алдымда  
Кызматчы болсун некөрүм».



Абышка айтып токтоду,  
Балыктан жооп болбоду.  
Күйругун сууга чапты да,  
Денизге кирип жок болду.



Кепкө турдуabyшка,  
Жооп күтүп жалдырап.  
Болбогон сон эч кабар,  
Кайтты үйүнө шалдырап.  
Мурдагы түргө келиптири,  
Орноп кайта эскиси,  
Жер тамдын кирер оозунда  
Отурган экен кемпири,  
Алдында жатат бөлүнүп,  
Баягы сынык тепшиси.



### Макал.

- Сыйлаганды билбеген, сыйпалаган көр сокур.
- Сыйга сый, сыр аякка бал.
- Жаман атка жал бүтсө, жанына торсук байлатпайт.

### Накыл сөз.

Кузгун болуп мин жыл жашаганча, бүркүт болуп бир күн жашаган жакшы.



### Эсine тут.

1. Өз написисин тыя алган адам — чыныгы күчтүү адам (монгол санжырасынан). 2. Улукмандан: «Адептүүлүктүү кимден үйрөндүү? — деп сураганда ал, — наадандардан үйрөндүм. Алардын ыркы келишпеген созу менен иши мага сабак болду», — дентир. (Саади — перс акыны.)



### Ойлои.

1. Эгер сен абышканын ордунда болсон, алтын балыктан эмне сурал алар элэн? 2. Балыкчынын ач көз кемпирдин талабына қынк этпей баш ииши менен келише аласынбы? 3. Алтын балык эсирген кемпирди кандайча жазалады? Ошондон кийин аны эсine келип калды дешке болобу?



### Тапшырма.

Жомокту пъесалаштыр. Катышуучулар: 1) алтын балык; 2) чал; 3) кемпир.

### Үлгү:

**Алтын балык:** Коё бер мени, абышка, мен денизге кетейин. Кунум учун мен сага тилегенинди берейин.

**Чал:** Алтын балык, барагой, берүүчү дүйнөн албасмын. Кек денизде сайрандал, эркин ойноп жүрөгой. (Анан чал менен кемпир сүйлөшөт. Калганы да ушундай. Сөздерүн езгөртүүгө жана байытып сүйлөөгө да болот.)



*Расул ГАМЗАТОВ  
(1923–2007)*

Р. Гамзатов 1923-жылы Дагестандагы Цада кыштагында туулган. Авар акыны. Дагестандын эл акыны. Коомдук ишмер. Социалисттик Эмгектин Баатыры. Ага «Мен туулган жыл» китеби учун СССРдин Мамлекеттик сыйлыгы, «Бийик жылдыздар» жыйнагы учун Лениндик сыйлык ыйгарылган. Анын эки китеттен турган «Менин Дагстаным» жана көптөгөн ырлары кыргыз тилине которулган.

### ЭНЕ ТИЛ

Бир шумдуктар кирет экен бул түшкө,  
Бир жолу мен түшүмдө өлүп жатыпмын.  
Дагестандын ереөнүндө чак түштө  
Ок жаңылып эч кыймылсыз катыпмын.

Уч-кайрына көз жетпестей ченемсиз  
Өзөндө суу окторулат куланып.



А мен анда болгон өндүү керексиз  
Жер болууга даяр жаттым суналып.

Эч ким туюп өлгөнүмдү билбеди,  
Бир дагы адам бери жакын келбеди.  
Жалгыз гана элик «баулап» көк жондон,  
Бүркүт шаншып, көктө канат сермеди.

Дос-тууганым, алган жарым, энекем  
Мага казган көр жанында көрүнбөйт.  
«Толукшуган чагында өлүп берекем  
Томсортту» — деп көз жаштары төгүлбейт.

Мына ошентип, жалгыз өлүп жаттым мен,  
Ал ангыча жакыныраак бир жерден.  
Эки авар баратышты сүйлөшүп,  
Өзүм билген сүйгөн эне тил менен.

Кепке калчап митаамдыгын Гасандын,  
Кылыштарын санап Али дегендин.  
Маектешти, а мен өлүп жатамын.  
Кызылы очуп, ысыгы жок денемдин.

Анан кызык... ошол сүйкүм добуштар  
Бой балкытып денеме жан киргизди.  
Врач, бакшы даба болбой, болушар  
Эне тилим өзү мени тиргизди.

Бардык тилде касиет бар ойлонсо  
Өз тилимде, бирок овон салармын.  
Эртең тилим жок болору чын болсо  
Анда бүгүн жан кыюуга даярмын.



Эне тилге жаным курман баштатан  
Жарды тил деп айтса мейли, арданбайм.  
Ассамблейде сүйлөнбөстүр эч качан  
Бирок мага улуу экенин тана албайм.

Түшүнөм деп акын Махмуд ырларын  
Менин уулум котормодон окуйбу?  
Аварча ырдал, жазган жазуучулардын  
Арты мен деп чындал көөнүм чочуйбу?

Жашоо — өмүр, планетти сүйемүн  
Жерлер көп бейм мен таанышып бүтпегөн.  
Советтердин өлкесү дайт жүрөгүм  
Аны аварча ырдадым бүт күч менен.

Мага кымбат уч-кыйры жок мекеним  
Балтикан Сахалинге созулат.  
Ар бурчу үчүн жанды курман этемин  
Бирок сөөгүм тууган жерге коюлат.

Ал анткени Цададагы Гамзаттын  
Ордун баскан Расул деп эскерип.  
Жердештерим сөзүн сүйлөп авардын  
Туруушмакчы бейитиме тез келип.

### Тапшырма.



1. Ырды ой токtotуп, ар бир сөзүне маани берип оку. Демек, акын түш көрсө, Дагестандын түзүндө — мээ кайнаткан ысыкта өлүп жаткан болот. Жакын эле жерден тоо дайрасы өмүргө окшоп шаркырап агууда. Өткөн өмүр — өчкөн көмүр. Баары бүттү. Дене чирип топуракка айланат... (Мындан аркысын өз сөзүн менен улант.)
2. Өлгөн денеге неликтен жан кирди? Акын так ушул мисал менен эмнени айткысы келген? Ал эми сен өз эне тилин жөнүндө эмне деп айта алар элең? Балким, акындын ордуна өзүндү коюп, ойлонуп



көрөрсүн. Ошондо... (Жок, калганын өзүн ула. Кишинин, жердин, элдин атын курчаган чейрөнө карата өзгөртүп сүйле.)

### Талаш-тартыш.

Эгер «Эне тили» ырындагы түш көргөн акындын ордуна өз эне тилин билбegen адамды койсо, эмне болор эле. Балким, анын түшүнө өз эне тили кирбес. Кирсе да денесине жан кийрий албастыр. Же эне тилин билбегени учун кыйналып чыгар бекен? Өз тилин үйретпегөнү учун ата-энеси менен урушуп, түшүнде ыйлаар, карғыш айтаар... Же эне тилдин денеге жан киргизерлик деле мааниси жоктур. Курсагын ток, кийимин бутүн болсо, эне тилдин кереги кайсы? Ал сага тамак, кийим, дүнүйө болуп бере алабы? Оюн кандай?

## КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ОКУУ

### КЕКИРЕМАЙСА СУУСАДЫ, ЧӨЛДӨ БОТОМ КҮУРАДЫ

Илгери эн алыста бир өлкө бар экен. Ал өлкөдө түрдүү канаттуулар көп экен. Ошолордун ичинде көл алдейлеген сыйызгы да болуптур. Толкун шоокум курганда канатын каккылап оюн курган акчардак да жүрүптүр. Балбылдап көзү күйгөн үкүнү айтпай эле коёлу, ал да бар экен. Жыл бою тынбай сайраган булбулду унутпайлыш. Дагы... дагы биз билген, биз билбекен канаттуулар жыкжыйма экен. Алардын арасында Кекиремайса деген канаттуу да жашантыр.

Кекиремайса жылына Гиндукуш, Гималай, Памир тоолорун аралап учат экен. Түштүктөн түндүккө келет экен. Боюна жайды-жайлата күч жыйнайт экен. Анан кеч күздө келген жагына канат сабалап учуп кетет экен. Мунусу жыл сайын кайталанат дейт... Муну канаттуулардын баары билет дейт.

Бир жылы жазда Кекиремайса топ балапандуу болот. Алыска учар мезгил келет. Ошондо ата-бабанын салтын улап, булар жол алат. Баар жактын жолу алыс, жери ыраак экен дейт. Ошон үчүн Кекиремайса баар жерине эрте жетүүнү ойлонот. Себеби ал жакта өндү жашарттар көк чөптер, ар түркүн гүлдөр жайнап турган болчу. Тамак-аш көп эле. Муну эстегенде Кекиремайсанын эрте-кечтекиси, откен жылкысы оюна түшөт.

...Мына откөн жылы Теренсайдагы жайытты аралап бир жыргаган. Конушу бийик төрдө болгон. Талпынтып канат күүлөгөн.



Канаттуулардын муундан-муунга тараган, ооздон-оозго өткөн мурас сырларын уккан.

...Ошолор көнүлгө түштү. Ошон үчүн Кекиремайса балапандары менен учуп кете берди. Кете берди. Токтободу. Дем алышпады.

— Ээ, балапандарым! Силердин даргеййнөрдө мен көп күйгөм, чыдап учкула. Жайытыбызга эрте барбасак, бирөөлөр ээлеп кет! — дейт энеси.

Булар төрт тарабы шай нечен-нечен кыштактардан, айчүрөктөр чылбыр эшкен жерлерден, кен дарыялардан, көк дениздерден, бийик тоолордон учуп өтüşтөт. Тынбай учуп жүрүшүп, ач болушат. Бирок конууга болбайт. Консо, көп күнү жүрүп калышат да, баар жеринен кечигишиет. Ошон үчүн булар баарына кайыл. Кайыл болбоско, чыдабаска айла жок.

Тынбай уча берип, булардын акыры эси оойт. Чарчашат. Буттары талыйт. Канаттары сермелер-сермелбес болуп үлдүрөштөт. Ошондо энеси айтат:

— Балапандарым! Айланайын, балапандарым! Өлбөйбүз десек, баар жерге эрте бааралы!

Балапандар балапандык кылышат. Чый-пыйлары чыгып, ал турсун үргүлөп да кетишет.

Кекиремайса кайра аларга кайрылат:

— Эрте жетели. Эрте жетпесек, жолдо баләэгө калабыз. Куу! Куу! — деп кукулаган мергендер бар. Алар да бизди ондурбайт. Даулдаган түлкү бар. Алар да бизди соо койбайт. Жанагы күчүнө күч кошуп, ээликкен бөрү кантит жөн калсын? Алар да жөн калбайт. Биз үчүн түпкүчтөй ийилген жылан да жоо... Айтор, душмандарбыз көп. Азабызы арбын. Ошон үчүн жолго конбойлу. Чыдагыла, айланайындар, чыдагыла! Чыдагыла!

Өмүр деген, максат деген кыйын экен. Байкуш Кекиремайса максатыма жетемин деп жанын сабайт. Балапандарым дегенде үзүлүп түштөт. Аларды аяп, көзүнүн жашын көл кылат. Ошентип, уча берет, уча берет. Учуп сапарын уланта берет.

Балапандар чырылдайт:

— Оо, апа! Апакебай! Эс алсак кантет? Дем алсак кантет? Кичи-не тыныгалычы. Уйкубуз да келди...



Балапандардын ооздору аран ачылат. Салаа-салаа жаш кетет.

— Айланайын, балапандарым! Мен деле эс алганды жакшы көрүп турам. Бирок максатка жетпей түш келди коно берсек, «балп!» эткизип биреө атып салат. Же өчү бар түлкү тиштеп кетет. Болбосо, шапата<sup>1</sup> учуруп, бирибизден бирибизди адаштырат. Эмнеси болсо да чыдайлыш. Жетер жерге жетели. Анан эс алганды көрүп аласына...

Булар эми ай нурун шимирген аппак булутту аралайт. Абасы салкын жерди кезет. Арча-кайын, карагаттуу токойдон өтөт. Көлү тунук жайды тепшийт. Ташы жакут зоолорду басат. Көзгө көркөм тартылган жайлоолордон кыйгайт.

Балапандар мурдагыдан да катуу чарчашат:

— Апаке! Апаке! Даракты кессе, тамыры бүтүн калат э肯. Дайраны чапса, агымы бүтүн калат э肯. Апаке! Биз бирдеме болсок да, сен аман каларсын... Эс алалычы. Тим эле өлүп баратабыз?..

— Ок, кокуй! Ок! Антпегиле, айланайындар. Жападан жалгыз калганды, дүйнөгө устун боломунбу? Же силер көз жумсаңар, менден тукум өзүнөн өзү чачырай береби? Кой, антпегиле! Учалы...

Булар эми жашыл жалбырактуу, көгүлтүр көлдүү жерлерден учуп өтүштү.

— О, апаке! Эми аз калдыбы?

— Эки, же үч күн учабыз. Анан жетебиз. Аз калды. Чыдагыла, айланайындар!

Кекиремайсанын минтип жооштуканына балапандар чыдай албады. Канаттары талыды. Аябай суусады. Уча албай калышты... Ыйлап киришти. Ыйлаганда да өпке-өпкөсүнө батпай солкулдашты.

— Апа! Эми уча албайбыз. Өлсөк деле мейли. Бирди алтыга кошсо, баары бир он болбайт. Биз менен дүйнөнүн канаттуулары толуп кетпейт. Дем алалы...

Так ушул учурда алар чөлгө келип калган. Чөл деген чөл да. Суу да жок. Дарак да жок. Жашыл жалбырактуу чөп да жок. Жалан эле кум, жалаң эле кум. Анда-санда гана ескен куурай бар. Эми балапандар энесин мурдагыдан да катуу кыйнай башташты.

<sup>1</sup> Шапата – желдин илеби.



Байкуш эне Майсанын айласы такыр куурады. Эмне деп жооп берерди, эмне деп алаксытарды билбей калды. Урушуп-жемелегенге боору чыдабайт. Кыстап-кыйнаганга оозу барбайт. Өзү да кыйналган. Балапандарынын абалын уруш-керишсиз көрүп турат. Буга байкуш эненин жүрөгү мыкчылды. Шайы кетти. «Капырай, баланын мекени — эне, эненин мекени — бала тура! Тенир ай! Бала менен энени эмне мынчалык жанбоор кылып жараткансын!» — деп бушайманга түштү.

Конууга жер издеди. Бирок ылайыктуу жер табылбады. Ошондо да балапандарын сооротуп жүрөт.

— Силерден ал кетти. Менден дарман кетти. Ата-бабадан калган ыйык салтты буздук. Коно турган болдук. Аны Тенир өзү кечирсин!..

Мажбур болгон Майса чөл үстүн айланды. Кум баскан талаанын баш-аягы көрүнбөдү.

Айланып-айланып караса, тээ тетигинде бирөө жаткансыйт. Жанында ботосу бардай, эмнеси болсо да ошого жетейин деп ниет кылды.

Бирок балапандар ушунчалык чарчаган экен, топ-топ этип жерге түшсө, Кудай бетин бербесин и...ий, кумдун ысыгы отко кызыган мештей, тим эле таманды куйкалайт. Эми мына, ыз-быздын чыкканын көрүп алгыла. Байкуш балапандар ысыкка чыдай албай, өпкөсүн кагат. Көз жашын мурдагыдан да катуу төгүштөт.

Эне байкуш кантсин? Балапандарынын ыйына чыдай албайт. Бир тыякка, бир быякка чуркайт. Суу чыгабы деп көрүнгөн топурак, көрүнгөн кумду түрткүлөйт. Баләэнин суусу чыгабы? Таш балакет да жок.

Кекиремайса будур чыккан чөптуу да түртөт. Мында да суу жок. Акырында өзү да чарчайт. Көзү тунарат. Алы кетет. Шайы оойт. Канаттарын серпе албай калат. Ошондо да: «Балапандарым өлбесө экен. Алар өлгүчө мен өлөйүн. Жашарын жашадым. Булардын жашары алдыда. Ээ, Тенир, жаратканың чын болсо, балапандарымды сактай көр!» — деп безилдейт. Өлүп баратканына карабай канаттарын жаят. Балапандарын коргойт. Күндүн табы өтпесө экен деп жанталашат.



«Кекиремайса суусады ай!.. Суусады ай! Суусады ай!» — деп боздосо, уккан киши ыйлагандай болуптур.

Балапандар эненин боздогонун угуп-угуп, жедеп алы кеткенде, уктап калышат. Эне Майса таң аткыча дагы какшайт, дагы безилдейт. Эртеси балапандар ойгонсо, энеси баягы бойдон безилдеп жатат. Ошондо да балдарга күн тийбесин деп жанталашат.

Алда байкуш эне ай! Сыздагандай болсо, бүткөн бою титирейт.

Майсанын жанында биз болбосок, кылар айлабыз канча? Азырынча боорубуз ооруп турсун. Эми ботолуу төөгө келели.

Ботолуу төө — каймал экен. Сөздү төөгө берели. Ал өз жайын өзү бизге түшүндүрсүн:

— Менин алгачкы ээм — мергенчи эле. Ал дайыма Чаткалдын тоолорун кыдырып, адам баргыс жерлерге чыкчу. Аң уулоочу. Түрдүү айбандарды кармоочу. Канаттууларды да тутчу. Ошол мергенчилиги менен ата-энесин, ага-туугандарын бакчу.

Чаткалдагы тоолордун ортосунда Кокалакөл деген көл бар эле. Удан келатып, ошол көлдүн жээгинде ат чалдырып, эс алчу. Анысы дайыма кайталанчу. Бир жолу удан кайтат. Баягы жолуна түшөт. Көлгө жакындаса, кырк пери кыз чөмүлүп жатат. Жүздөрү күнгө чагылса, адам баласы карай албай, көзү уялат экен.

Мергенчи жашынып туруп, кыздардын биригин кийимине кол тийгизет. Ошондо калгандары анчыны байкап калат. Кийимдерин алган бойдон көл тубунө чумуп кетишет.

Кейнөгүн алдырган кыз мергенчиге жалынат:

— Кейнөгүмдү бериниз?

Мергенчи айтты:

— Берсе берейин. Бирок сен эми адам жыттанып калдын. Перилер катарына кошпойт да?

— Аны көре жатарбыз.

Кейнөгүн алдырган кыз адам баласына баш кошот.

Көлгө чумулган кыздар адам жокто көл жээгине чыгып, түрдүү оюнду ойношот.

Бир күнү адамга баш кошкон пери кыз күйөөсүнө айтат:

— Менин бир шертим бар. Чачымды жууганда башымды карабай жүр, макулбу?



— Макул.

Анан күн артынан күн өтөт. Ай артынан ай өтөт. Жылдар алмашат. Булар бир уул, бир кыздар болушат.

Күндөрдүн бириnde мергенчи убадасын унутат. Пери кыз көлгө кирип киринет. Кадимкидей чабак урмакчы болот. Ошондо күйөесү макул сөзүн бузуп, тигинин башын карап коёт.

Анда пери айтат:

— Мен сага сыр ачтым эле. Сен аны унутупсун. Шертти буздун. Перилер эми мени өлтүрөт. Кош! Кош! Кош бол! Балдарды аман асыра!

Пери көлгө чумуйт. Ана чыгат жок, мына чыгат жок. Бир аздан кийин көл үстүнө кызыл кан оргуштайт.

Кийин ошол периiden калган укум-тукум көбейө баштайт. Ошондой күндүн бириnde кайдагы бир душмандар биздин айылга кол салды. Айылыбыз чачылды. Үйлөр бүлүндү. Мергенчи каза тапты. Мени болсо душмандар байлан алды. Баягы уул-кыз туткун болду. Анан бизди кайдадыр бир жакка алып жөнөштү.

Ошондо жолдо аз бастыкпы, көп бастыкпы билбейм. Айтор, көп күндөн кийин ушул чөлгө келдик. Мен ботолоп калдым. Ошондо алиги адамдар мени чөлгө таштап коюшту. Өздөрү кете бериши.

Ботом жарыкка кандай келди, ошондой суу иче албай, каны катып куурады. Деги мен өлсөм да, ушул ботом өлбөсө экен. Көрөр күнүн көрсө экен...

Ботолуу төөнүн арыз-муңу ушундай болду. Ал да суу издең, ушунчалык куураган экен, тим эле таманы ысык күнгө куйкала-ныптыр. Тили кылоо болуптур. Ботосун аяп боздосо, тим эле жан чыйдай албайт имиш.

Ошондо төө менен Кекиремайса бириниң үнүн бири угат. Эптеп мандай-тескей келишет. Ошондо бири: «Кекиремайса суусады ай!» — деп кан какшаса, бири: «Чөлдө ботом куурады ай!» — деп кан какшайт экен.

Кан какшап бәзейт экен. Бириниң үнүн бири улап, ээн чөлдү мунга бөлөйт экен. Экөөнүн көзүнөн кан аралаш жаш чыгып, сай соекту сыйзатат экен.



Булардын муңу (кандай экенин ким билсін) баяғы Көкалакөлдөгү периште әненин уулуна жетет. Ал аябай комузчу экен. Туткундан бошонот. Комузун колуна алат. Асман мененби же жер мененби, аны билген киши жок, алиги чөлгө жетиптири.

Чөлгө жетери менен: «Кекиремайса суусады ай! Чөлдө ботом куурады ай!» — деген мундуу үндү угат. Мына эми, Кекиремайса менен төөгө жуп жете турган болуп калат. Ошол маалда мундуу энелердин үнү тып басылат.

Көрсө, эки эне (бири балапандарына, бири ботосуна) акыркы сөзүн айтып жаткан экен:

— Айланайын балапандарым! Айланайын, ботом! Биз өлсөк да, силер өлбөгүлө. Өмүр сүрүп жашагыла. Жаныңарды жакшы баккыла. Ташка урунбагыла. Бороонго калбагыла. Силерди адам баласы ажалдан алыш калат!..

Ангыча балапандар менен бото өз-өз әнесине кайрылып:

— Энеке! Энеке! Энекебай! Сага эмне болду? Көзүндү аччы. Биз менен бирге жүрчү! Кагылайын, энекебай, көзүндү аччы? — деп безилдешет.

Ага болбой төө бутун тайрайтып, Кекиремайса канатын жайып жан берет.

Бала жетип келип, төөнүн башын кучактайт. Кекиремайсаны алдына коёт. Анан комузун колуна алат. Колуна алат да: «Кекиремайса суусады ай! Чөлдө ботом куурады ай!» — деп безегендөн bezep, күнү-түнү күү чертет.

Ай-талаанын баары ошол күүгө толот. Ал күү чөлдүн бетин кaptait. Мундуу күнү канаттуулар да угат. Айбандар да угат. Ошондо күнүн үнү асманга жетет, бир маалда жаан жаап кирет.

Жаандан улам балапандар менен ботого жан кирет. Кадимкідей тирилет.

Бирок алиги бала эки әненин тағдырын өмүр бою күү кылып чертип калат. Күүдө адам менен жаратылыштын, канаттуу менен айбандын ортосундагы мамиле ырга салынат. Ошондон бери «Кекиремайса суусады ай! Чөлдө ботом куурады ай!» деген күү чертиле берип, бизге жетиптири.



### Суроо.

1. Эмне үчүн Кекиремайса эне: «Балапандарым өлбөсө экен. Алар өлгүчө мен өлойүн...» — дейт? Кекиремайса төө менен бириккенде: «Биз өлсөк да, сiler өлбөгүлө», — дешет. Эмне үчүн бардык знерлер өздөрү өлгөнгө кайыл болуп, балдарым өлбөсө экен дешет?



### Салыштыр.

Ботолоп калган төөнү душман адамдар чөлгө таштап кетишпеби. Ал эми төө менен Кекиремайсанын мунун угуп, периште эненин уулу чөлдү карай жонойт. Эмне үчүн боорукерлик бардык адамдарда бирдей эмес?



### Ойлон.

Баласы аман калсын үчүн өзү жан берүүгө даяр турган эненин ыйык парзына бала эмне менен жооп берүүгө тийиш? «Эненин сүтүн актоо керек» дегенди кандай түшүнүүгө болот?



### Тапшырма.

1. «...Баланын мекени — эне, эненин мекени — бала тура» деген түшүнүктү жомоктун мазмуну боюнча чечмелеп, айтып бергиле.
2. «Кекиремайса суусады ай! Чөлдө ботом куурады ай!» деген күнүн өзөгүнө адамдардын боорукерлиги тууралуу ой камтылган экен. Боорукерлик дегенди кандай түшүнүүгө болот? Өзүн кандай боорукерлик иш аткара алмакчысын?



## ЖЕТИМ МЕНЕН СЫЙКЫРЧЫ

(Поэмадан кыскартылып алынды)

Бир жесир эски чакта болгон карып,  
Адам жок бул карыпты алган багып.  
Жарынан айлык бала бойдо калган,  
Уул тапты аман-эсен көзүн жарып.

Бул шордуу далай жылдар жүрдү куурап,  
Баланын узун өмүр жашын сурал.  
Көп мәннет, ыза сездер эттен отуп,  
Өлбөстүн күнүн көрүп, суусун суулап.

Ачкадан буралышат, кийим жыртык,  
Жаныртып кийген эмес кийим жыртып.  
Чөнөргө тамандарын жырдырышып,  
Буйдалып кәэде басат, кәэде сылтып.

Беш жылы оокат кылды колдо барын,  
Жети жыл кызмат кылып бакты жанын.  
Беш жылы кызмат таптай сендиректеп,  
Кетирди кордук менен сайды-санын.

Баланын он жетиге келди жашы,  
Агарды кордук менен кемпир чачы.  
Баласы оокат издең жеке кетсе,  
Эненин мончок-мончок кетет жашы.

Себеби кармаганы жалгыз бала,  
Койгон жок эгиз кылып Кудай таала.  
Бир иштен жаздым болуп кетеби деп,  
Зарланып ойлогону ошол гана...



Бир күнү кемпир билди бала жайын,  
Жан сактоо, бала сыры болду кыйын.  
Бир айла ушул сөздөн болобу деп,  
Мунайып кемпир айтты өмүр жайын.

— Кулунум, жашта калдым жубайымдан,  
Чыга албай келе жатам убайымдан.  
Жанымса он жети жыл медер кылып,  
Тиледим өмүрүндү Кудайымдан.

Бул кезде, балам, жашым калды кыска,  
Кетем деп, оокат үчүн мени кыспа.  
Тириүлөй эки тозок көрсүн десен,  
Кете бер, зар өксүтүп мени ташта!

Болбосо, колун менен көөмүп кеткин,  
Кыйналып өлүгүмө таппа кепин...  
Сен кетсөң, кайрылышар тенинди тап —  
Көрбөй кет куурал тарткан элдин четин.

Бала айтат: «Асыл таштан, акыл жаштан»,  
Ушундай макал уктуум акылдаشتан.  
Эчен жыл тарбиялап, азап көрдүн,  
Сонунда өлбөс керек жатып ачтан.

Мен сени такыр бакпай кетем кандай?  
Өстүрдүн азап көрүп балапандай.  
Бул күндө ак сүтүндү актап берем,  
Өзүнсүн жалгызына жаккан шамдай.

Болбосо жамандыгым — жаштык кайда!  
Чоң намыс жатып өлмөк — эмес пайда.  
Көтерүп өлөр кезде, адам кылдын  
Жибергин, жокчуулукка табам айла.

Ошондо кемпир жообун айта албады,  
Кулагын уккан сөздөн тарта албады.  
Байкушум, не кылса да көптү көргөн,  
Бул сезгө кубангандан калтандады.

— Көп жүрдүм оокат үчүн жанды кыйнап,  
Берген жок Кудай оокат, жокту сыйлап.  
Пайдасы болор, балам, окугандын,  
Окугун, мен журойүн ыйлап-ыйлап...

Көз нурум бир өнөрдү алышп калсын,  
Ар ишке бала көзү канышп калсын.  
Ар кимдин эшигинде жүргөн менен  
Кор болор, анын билем жарытпасын.

Ошентип, байкуш кемпир санап калды,  
Бала да окуганды самап калды.  
«Мен жалғыз, бала кетет, бала кетет»,  
Жүрөгү канткен менен канап калды.

Окууну бала мыктап кабылдады,  
Так бүгүн күндүк оокат табылбады.  
Тапса да, окуу, тамак калаа жакта,  
Жүр, балам, — деди кемпир адымдады.

Карыптар беш күн ачка чымырканды,  
Коргоого мүмкүн эмес бир күн жанды.  
Ошентип, шайы кетип баратканда,  
Табышты жолдо жаткан жарты нанды.

Эн мурун кемпир көрүп басып калды,  
Баласы энекелеп шашып калды.  
Чочуба, мен аманмын, таптым тамак,  
Таныркап бала мойнун кашып калды.

— Кулунум, жүргүн эми дем алалы,  
Насиптүү буюрганын жеп алалы.  
Бейитти караан кылыш олтуралык,  
Коркпогун, өлмөйүнчө жер алабы!

Келишти бир бейитке сүйөнүштү,  
Наны бар жарты тапкан сүйүнүштү.  
Ошентип, олтурганда нан кемирип,  
Өөх! — деди байкүш кемпир күйүнүчтүү.

Чон сакал, тартайган чал болду даяр,  
Чочушту көрө салып жан жок аяр.  
Чал айтты: — Максатыңды айткын, кемпир,  
Кылайын жардамымды ишке жарап?

— Тилегим, — кемпир айтты, — жалгыз карым!  
Биздерге күйөр жан жок жалгыз-жарым.  
Баламды өнөр үчүн окутмакмын,  
Тилегим, сурасаныз, ошол барым.

Аландал, чал сүйлөдү башын чайкап,  
Чон сакал, бир кулачтай чачын жайкап.  
— Баланды эки жылы окутайын,  
Толгон соң эки жылын кеткин алыш.

Келем деп эки жылсыз жүрбө бекер,  
Мээнетин келген менен текке кетер.  
Так ушул жерге келип жанакыдай  
Өөх! — десен, ушу чалын келип жетер.

Үндөбөй кемпир, бала талып калды,  
«Куу Кудай түш кылды, — деп, — кандай жанды».  
Бала айтты: — Бар эмесе, кайткын, эне!  
Көрөйүн не болсо да, болгон алды.

Ойлоду кемпир муну «Кыдыр ата»,  
Сан-санаа кетип жатты сыйдирата.  
Энеси байга кетип кызмат кылды,  
Тамак-аш, акысына жалгыз мата.

Күнү-түнү эстен чыкпай жалгыз бала,  
Жүрөгү бул кемпирдин болду жара.  
Күндүз иш, түн ичинде уйку көрбейт.  
Карыпка эрмек болуп узун санаа...

Энеси ошол жерде жүре турсун,  
Кордугун санаа менен көрө турсун.  
Билелик чалдын жайын, ал ким экен?  
Аны да окугандар биле турсун.

Чал өзү келген экен сексен бешке,  
Күн көргөн сыйкыр менен жаштык кезден.  
Жеткен сон карылыгы жан сактоого,  
Жыйнаптыр селсаякты эрте-кечтен.

Бар экен окшош балдар баары тегиз,  
Болуптур сонку менен туура сегиз.  
Чунак чал сыйкыр менен байлаштырып,  
Баарысын кылат экен окшош эгиз.

Максаты: өз жолунан билдириmekchi,  
Жан багып далайларды илдириmekchi.  
Балдарды окутам деп алдап алган,  
Канткенде үйлөрүнө жиберmekchi.

Жасаптыр ар бирине кыйла аркан,  
Байланат сыйкыр менен жакын барган.  
Тагдыры сегизинин арканында,  
Жан болбой ал арканды бошото алган.



Үйрөнүп чал өнөрүн баары билди,  
Алышты сыйкыр менен далай минди.  
Өзгөрүп ар кимиси сыйкыр менен,  
Кубулуп түрдүү жандык жүрө билди.

Өздөрүн: «Бол!» — деп жерге урат экен,  
Бар болуп не бол десе турат экен.  
Суу айбан, кургак айбан же күш болуп,  
Ошентип, ангемени курат экен...

Өнөргө булар мындай жеткен кезде,  
Кемпир да жылы бүтүп, келди кечте.  
Белгилүү бейитине келип алыш,  
Өөх! — деди,  
Я — деди чал ошол кезде.

Чал айтты: — Келдинизби?  
— Келдим, пирим!  
Баламды жыйырма төрт ай бердим, пирим.  
Окутсан, койсон дагы ыраазымын,  
Колума кулунумду бергин, пирим!

— Макул, мен чакырайын баланызды,  
Баланды өзүн таанып аласызыбы?  
— Баламды кантип пирим, тааныбайын!  
Кыйнайын таап бер деп кантип сизди!

Чал жерге келгиле деп таруу салды,  
Окшошкон сегиз чымчык келип калды.  
Баланды, кана, кемпир, таанып алгын!  
Эки жыл тааныбасаң, дагы калды.

Калтырап кемпир шашып калды карап,  
Көзүнүн жашы мончок тарап-тарап.

Чымчыкты шордуу кемпир кайдан билсин,  
Тамшанды улам-улам колун жалап.

Айла жок кемпир кетти ыйлай-ыйлай,  
Кан аккан эки көздөн жашын тыйбай.  
Кантейин, өлөйүн дейт, үмүт кылат,  
Көрөм деп жалгызымды жанын кыйбай.

Эки жыл алда нече жылдай болуп,  
Арыктап кемпир калды кылдай болуп.  
Келатты көмөлөнүп тура калып,  
Кен дүйнө буркандай, нылдай болуп.

Ошентип, так эки жыл толгон кези,  
Сенделип кемпир жолдо болгон кези.  
Токулган жол боюнда бир аргымак,  
Энеге эптеп аран айткан сөзү:

— Энеке, мен жалгызын, билесинби?  
Эсен-соо өлбөй тириү жүрөсүнбү?  
Бир жолу бакты ачылса кутулармын,  
Баландын толук жүзүн көрөсүнбү?

Апакем жолдо экен деп билдим сени,  
Жанылбай таанысын деп келдим эми.  
Аргымак кылып тизет бүгүн бизди,  
Ар качан солдон үчү коёт мени.

Качмакмын эрким болсо мен, энекем!  
Сыйкырлап эркисиз кылып койгон бекем.  
Сен эми жанылбагын, солдон үч де,  
Бошоном, жок дей албайт, үйгө кетем.

Көтөрүп, бейитине алып жетти,  
Үшкүр деп мурункудай, желип кетти.

Байбиче каадасындай: — Өөх! — дегенде,  
Сыйкырчы колун жайып буйрук этти.

Аргымак окшош кара тизип куу чал,  
Деп айтты: — Тааныгын да, баланды ал.  
Так бүгүн тааныбасан өз баланды,  
Түбөлүк кайтырмактан, канғырап кал.

Ошондо кемпир эстен танып кетти,  
От болуп тулку бою жанып кетти.  
Кантерин биле албастан мууну бошоп,  
Онбо, чал, онбогун деп наалып кетти.

Эс алып, кемпир айтты: — Кантин алам  
Болсоочу, эч болбосо, биздей адам...  
Көнбөссүн айтканыма, жанылбасам,  
Сол жагында үчүнчүсү — менин балам!

Адамды айбан кылып үйрөтүпсүз,  
Мойнана аркандарын сүйрөтүпсүз.  
Муну мен кандай кылып бакмакчымын?  
Сырын айт, күнүн көрсүн мендей күчсүз!

Чал айтты: — Өз баланды таптың-таптың!  
Пайдасын көрмөк болдуң аргымактын.  
Мейлиң ал, мейлиң ташта, жумушум жок,  
Сырларын сурабагын, өзүң ачкын.

Кантейин андай болсо, сактап алам,  
Ат болду, адам эле жалгыз караан...  
Түшөт деп мындай түргө ойлобогом,  
Кантейин, жүргүн эми, жалгыз балам.

Ат айтты: — Кайтырбагын, мингин, эне!  
Баландын ар өнөрүн билгин, эне!

Кадимки мен балаңмын, айбан эмес,  
Бутунду үзөнгүгө илгин, эне!

Кубанғын мени таанып алганына!  
Табармын дары болгон арманыма.  
Кайғыргам көрбөсмүн деп энекебай,  
Зарланып тентип кетип калганына...

Колуна капилеттен келдим, эне,  
Жұзунду кордук тарткан көрдүм, эне!  
Айланып әлдин четин кайта көрдүм,  
Байланып бир душманга калдым эле.

Бошондум, эми сени көтөрейүн,  
Мен кантип мәэнетинди өтөбөйүн.  
Сен тартпаган азаптар калбагандыр,  
Анын баарын жоюуга төтөлөйүн!

Актасын ак сүтүндү баккан балан,  
Мәэнетин жыйырма жыл тарткан балан.  
Мен үчүн не көрбөдүн, карып эне,  
Денинден бүтө жазды бардык чаман.

Алпарғын үйгө барбай, ат базарга,  
Талашат көргөн адам минге-санга.  
Мени сат канча болсом ошончого,  
Бербегин жүгөнүндү жүз миң малга.

Жүгөн кетсе, мен кайтып келе албаймын,  
Жұзунду өмүрүмдө көрө албаймын.  
Сен өзүң ала кетсөң жүгөнүмдү,  
Алганга сатылсам да жүрө албаймын.

Ангыча мал базарга жакындасты,  
Кемпир да айткан сезгө макуллады.



Түшкөңчө ат базарга далай адам,  
Кемпирге сатыныз деп такымдады.

Көп болду алам деген жалғыз атты,  
Бириген ар бириси жұздөн ашты.  
Семиз бай аягында мин сом деди,  
Макул көрдү кемпир да, минге сатты.

Жұғөндү, атты берип колуна алды,  
Ар түрдүү акчасына сонун алды.  
Турмушта көрбөгөндүн баарын көрүп,  
Кечинде баланы ойлоп жолго салды.

Баласы энесинен мурун келген,  
Секирип энекелеп турду жерден.  
Жалғызым айбан болду деп ыйлайсын,  
Тұнұлбө, өлгөнүнчө, эне, менден!

Ошентип, кучакташып амандашты,  
Ачылып кабактары, көлдөй ташты.  
Чыгалбай кыл тузакта каларында,  
Куткарды толкун турмуш карып жашты.

Ал эми көп табылды ага-тууган,  
Ақылдаш жакыным деп белди бууган.  
Тууганы, мен жакыны дегендер көп,  
Жолотпой үйге жакын алыс кууган.

Бүгүн да кемпир базар бармак болду,  
Базарга аргымакты салмак болду.  
Жетектеген душмандарын кекетпестен,  
Дос кылып акча менен алмак болду.

Сыпаты аргымактын майдан ашты,  
Көп адам мен алам деп соодалашты.

Сонунда үч мин сомго бир чал алып,  
Жұғөнүн бер дегенче минип качты...

Ал эле сыйкыр чалдын анық өзү,  
Өзүне закон экен айткан сөзү.  
Баланы кантип кайта аламын деп,  
Куу чалдын жүгөндө экен эки кезү.

Айрылып кемпир аттан тентиреди,  
Кемпирге учкул сыйкыр жеткиреби!  
Сыйкыр чал минип келип бир сарайга,  
Аса байлап, ашпозго келди бери.

Ошентип, кайта ороду чалдын тору,  
Кайнайт го бошонбосо жаштын шору.  
Бир уруп өзүн жерге бошотууга,  
Айла жок, асып койгон жетпейт колу.

Ошондо ат сарайга бир кыз келип,  
Тан калды порумуна атты көрүп.  
Жарыктык кандай жердин малы экен деп,  
Сылады, эркелетти жалын өрүп.

Карып жаш көнүлүнде убайым жеп,  
Сүйлөсөм бийкеч чочуп кетеби деп.  
Сүйлөдү чыдабастан жерди чапчып,  
Кезүнен мончоктогон жашын ирмеп.

Чочуба, эркелеткен карындашым,  
Мен — адам, туткун болгон азиз башым!  
Ат кылып бир сыйкыр чал минип жүрөт,  
Бошоткун, чын аясан, карлыгачым.

Селт этти, кыз белим деп чочуп койду,  
Жүгүртту кыялында нечен ойду.

Үрас го, жылкы кайдан сүйлөсүн деп,  
Карындаш жумшак көнүл, чечип койду.

Жыгылды, ат бошонду жолго салды,  
Аябай бардык күчүн зорго салды.  
Ал дагы өзүн жерге уруп алыш,  
Айбаттуу арстан болуп тура калды.

Карады ар жак-бер жак, эки жагын,  
Тез эле көрө салды аттын чанын.  
Күркүрөп аркасынан жүрүп калды,  
Жетүүгө аргымакка кылып камын.

Ангыча аялдабай жакындады,  
Азуусу ачууланып шакылдады.  
Жуп жетип жара тартып саларында,  
Каз болуп бийик учуп каркыллады...

Ангырап арстан турду бир аз карап,  
Айыrbай эки көзү казды карап.  
Билген соң каз экенин, чүйлү болуп,  
Сонунан жан аябай учту сабап.

Чүйлү да кууп жетип алмак болду,  
Түмшугун ысык канга малмак болду.  
Конур каз шашканынан сууга түшүп,  
Ким болмок бир айлага салмак болду.

Шашылып коно калды, түштү барып,  
Өзгөрүп боло калды, сазан балык.  
Чүйлү да кошо түшүп жаян болуп,  
Сазанды жутмак болду тосуп алыш.

Жаяндан күн-түн качып саны кетти,  
Үктабай, тамак жебей алыш кетти.



Как жарып кара сууну кара жаян  
Алмакчы бөгөп жатып андан кекти.

Сазан да ойлой-ойлой ақыл тапты,  
Болду да алтын шакек, жолдо жатты.  
Сейилде суу боюнда хандын кызы,  
Таап алыш, колго салып жаркылдатты.

Кубанып кыз обочо тамга барды,  
Жаян да жигит болуп ханга барды!  
— Калыптыр суу боюнда бир шакегим,  
Кызыныз берсе экен, — деп кабар салды.

Хан дароо кызын бери кел, — деп айтты,  
Таап алган шакегинди бер, — деп айтты.  
Шакеги, шакек экен жаханда жок,  
Мынакей, мага ылайык, көр, — деп айтты.

Ошентип, ме дегенде быркырады,  
Чачылып таруу болуп шыркырады.  
Өзгөрүп турган жигит короз болуп,  
Бүткөнчө терип жеди жалгыз даны.

Жапжалгыз дан чокулбастан четте калган,  
Кандайдыр короз сыйкыр көрбей калган.  
Жалгыз дан тегеренип, тегеренип  
Оолактап алыштады сыйкыр чалдан.

Айбаттуу бүркүт болду бардыгы шай,  
Короздун болсо керек көңүлү жай.  
Женишти жарыялап жиберди?  
Үнүнүн бардыгынча салды айгай...

Мен короз! Мен тилекке жеттим, — деди,  
Ичиме шордуу бала кеттин, — деди.

Тапканың ушул беле, шордуу бала!  
Таруу болдун, мен жедим, неттин, — деди.

Ошентип, кубангандан короз баатыр  
Күбүндү кош канатын тапыр-тапыр.  
Анан ал «куку-куу» дей бергенде,  
Шыптырды бүркүт болгон бала бакыр...

Бала айтты: — Кыймылдачы, баатыр чалым!  
Ушулбу нечен жылдык жыйган алын?  
Өлчөбөй өз көрүндү терен каздын,  
Эр короз, эми кайда сенин жанын!

Деди да чалдын көзүн оюп алды,  
Таманга бапеселеп коюп алды.  
Азаптын нечен жылдык жыйнагы деп,  
Тамызбай канын жерге, тоюп алды.  
— Түбөлүк чын азаттык, байкелерим!  
Баарынды сагынгандыр эли-жерин.

Байкуштар кыйышалбай чуркурашты,  
Үй жайын бири билбей буркурашты.  
Атанын атын билсе, элин билбейт,  
Билишпей энелери төккөн жашты.

Ыйлашты, кучакташты, бөлүнбөдү,  
Биреө да жайын табар көрүнбөдү.  
Баарысы чурулдашты: мундаш ёстук,  
Болбойлук түбөлүккө бөлүнмөлүү?

Бир жашап, бирге өмүр кечирелик,  
Ачтарга кийим берип, ичирелик.  
Туткунда биз сыйктуу калгандардын  
Душманын суу сепкендей өчүрөлүк.

Бардыгы бул тилемдиктүү кабылдашты,  
Антташты арамдарга жалынбасты.  
Бардыгы каркырадай тизилишип,  
Белгилүү бир энеге адымдашты...

### Суроо.

1. Жокчулукка айла табыш үчүн бала кандай ойго келди?
2. Кемпир: «Өөх!» — дегенде тартайган чал пайда болот да: «Максатынды айткын, кемпир, кылайын жардамымды ишке жаарар?» — дейт. Анан эненин: «Баламды өнөр үчүн окутамын» — деген тиlegen уккандан кийин, чал баланы эки жыл окутуп бермей болот. Мындай жардам бере турган карыяны жаман ниеттеги адам деп эсептөөгө болобу?
3. Ооба, чал убадасына турду, эки жыл ичинде жетимге сыйкырчылык өнөр үйреттү. Бирок Энеге неликтен баланды таанып ал деп, шыр бере салбай бултактатат. Максаты эмне?
4. Бала эркиндикке кандай кыйынчылыктар менен жетти?

### Салыштыр.

«Алтын күштагы» карышкыр менен ушул жомоктогу сыйкырчы чалдын окшош жактары барбы? Балага кандай мамиле жасашты?

### Макал.

1. Ангектен качсан — дөңгөккө.
2. Асыл — таштан, акыл — жаштан.
3. Бүркүт карыса чычканчыл болот, каракчы карыса алдамчы болот.
4. Аргымактын жакшысы чапса — күлүк, сатса — пул.

### Ой толгоо.

Ошентип, бала сыйкырчы чалдын колунан бошонду. Анан апасына: «Ат базарга алып барып сат, ак сүтүндүк актайын», — дейт. Апасы аргымак болуп кубулган баласын миң сомго сатат. Ўйұно келсе, саткан баласы езүнөн мурда келип калган. Ойлонсон, бул эненин ак сүтүн актообу? Же алдамчылыкп? Же катуу кыйналгандар алдамчылык кылса, кечиримдүйбү? Кандай дейсин?

### Создук.

Жахан — аалам; поруму — келбети; буркандаай — буркан-шарын түшкөндөй; нылдай — капкара; аргымак — асыл тукум жылкы; бейит — мүрзө; пир — колдоочу.



### Молдо КЫЛЫЧ

(1866–1917)

Молдо Кылыч Кочкор өрөөнүндөгү Бугучу айылында туулган. Молдо Кылычтын «Чүй баяны», «Канаттуулар», «Буркүттүн тою», «Буудайык», «Зар заман», «Зилзала» деген чыгармалары эл арасында кеңири таралган. Ал сабаттуу жана өз мезгилиинин билимдүү адамы болгон.

### ЗИЛЗАЛА

Бу замана түрлөндү,  
Жер силкинип термелди.  
Калкылдаган асман-жер  
Бузулуп кетер өндөндү.  
Санаага келбес иш болду,  
Сакта, Кудай, бенденди.  
Тоо бузулуп, таш кулап,  
Жер жарылып, жар нурап,  
Ит бүткөндүн баарысы  
Улуп-уншуп чуркурап.

Жан алуучу келердей,  
Чочуп турдук зыркырап.  
Кудай өзү сактасын,  
Асман-жерлер бузулуп  
Кетеби деп быркырап.  
Матоодо төө бышкырып,  
Ат кишенеп кошкуруп.  
Таш короолор калдырап.  
Эчки, койдун баарысы,  
Үркүп чыкты чүчкүрүп.  
Желеде уйлар өнгүрөп,  
Байланган жиби үзүлүп,  
Өткөрө кыйын иш болду,  
Өлүмдү эске түшүрүп.  
Туурда күштар талпынып,  
Ат кошкуруп алкынып,  
Адам кантип коркпосун  
Акылы башта бар туруп.  
Ай тутулуп жарытмак,  
Күн кетилип нур таймак.  
Күйруктуу жылдыз көп чыгып,  
Асмандағы Ай, Күндү  
Бетин жаап кир чалмак.  
Адамзаттын шумунан  
Анты, шерти убада —  
Баары кетти жалтайлап.  
Эл кыдырды кожолор,  
Амал кылбай молдолор,  
Адам акын көп жеди,  
Түрлүү, түрлүү бенделер,  
Кууланган жорук көбөйдү,  
Кудайдан башка ким билер.  
Акыретке барганды,  
Адам бенде тергелер.

Бенденин кылган күнөөсүн  
Өзү турган жер көрөр.  
Адам бенде шумунан  
Кара жер минтип термелер.  
Жан аманат болгон сон,  
Инсал кылсак он келер.  
Үйман жайын билбекен  
Ибилиске кол берер.  
Насипке кылсан қанаат,  
Үйманың болор саламат.  
Сынап турчу жарандар,  
Зилзала болгон аманат.  
Жер чайкалып туйламак,  
Таш жыгылып куламак,  
Далай адам зар качып,  
Кайғы тартып куурамак.  
Чүйдүн башы Чоң-Кемин,  
Мен айтайын билгеним,  
Анык билген адамдар  
Айтып берди көргөнүн.  
Үч жүздөн артык киши деп  
Жери нурап өлгөнүн.  
Там жыгылып баскандын,  
Өлүгүн алыш көмгөнүн.  
Ушу жылкы зилзала,  
Барабар келди баарына.  
Адам бенде курусун,  
Башка коркунуч келген сон,  
Баарыдан ширин жан тура.  
Жыгач үйлөр карчылдап,  
Жер дүнгүрөп тарсылдап,  
Кагылайын Кудай деп,  
Карап турдук калтылдап.  
Бир жагынан ит үрүп,

Улуп-уншуп арсылдап,  
Жер бузулуп кетер деп  
Чочуп турдук калкылдап.  
Ушул жолку зилзала  
Айбаты кыйын көрүндү.  
Жан-жаныбар макулук,  
Бир жанынан түнүлдү.  
Тамда жаткан адамдар  
Ала качып өз башын  
Жыланач чыга жүгүрдү.  
Таш кулады там тургай,  
Жер жарылды ал тургай,  
Канча жанды тоо басты  
Бирде бириң калтыrbай.  
Алигиче эстесе,  
Жүрөк турат солкулдай.  
Санаабыз жаман бөлүндү,  
Казан-аяк калдырап,  
Кумганда суулар төгүлдү.  
Кайсы бириң айтайын,  
Ойлодук кыйын өлүмдү.  
Чүйдүн башы Чонкемин,  
Далай жанды таш басып,  
Жер көчкүнүн жүргөнүн,  
Беткейдеги карагай  
Жери менен жылганын.  
Ороодогу эгинди  
Жер жарылып житирди.  
Капчыгайдан таш кулап,  
Кара жолду бутүрдү.  
Тескейдеги жыгачты  
Орду менен көчүрдү.  
Тоо жарылып токтобой  
Аска-таштар бузулду.

Ажалы жок адамдар,  
Аман качып кутулду.  
Кудуреттин иши көп,  
Ойлоп көрчү ушуну.  
Айта берсем көп жатыр  
Бул өндөнгөн кызыгы.  
Төшөктөгү адамдын  
Бири өлүп, бири бар.  
Кайда болсо алаамат  
Ажалдууга жолугар.  
Там жыгылып, таш тийсе,  
Адамдын кайсы алы бар.  
Бешиктеги бир бала.  
Аман калды жаныбар.  
Солкулдады Чон-Кемин,  
Күнгөйдөгү Байсоорун,  
Там жыгылып, таш басып  
Далай жандын өлгөнүн  
Билгендерден сурасак,  
Айтып берди көргөнүн.  
Бир канча жер жарылып,  
Ысык-Көлгө киргенин.  
Шондон бери зилзала  
Адette жок туйлады.  
Андан мурун эки жыл  
Бир канчалык чайкалды,  
Кыйын болду ал дагы,  
Төшөктөгү адамды  
Калбырдай кылып ыргады.  
Андан сонгу Кашкардан,  
Далай кыштак кыйрады.  
Жер дүйнөнү силкинтип,  
Жараткандын барманы.  
Тенирим өзү дем берип,

Ырысқы менен насыпти,  
Чыгарып тураг бир берип,  
Алалдыкты көргөзүп,  
Ақылдууга жөн берип.  
Жерге зыйнат болсун деп,  
Кек шиберден өн берип.  
Айбат кылып адамга  
Ар бир убак кара жер  
Калкылдады тербелип.  
Асман-жердин тирүүсүн  
Акыл жетип турса да,  
Адам бенде уноосуз.  
Бар экенин билесиз.  
Ушу турган жер-асман.  
Күндүк көрсөк чырактанды,  
Айды жарык жаратты.  
Жүзү жарык ровшан  
Чоң Анжиян, чоң Кашкар  
Зилзаладан бузулду.  
Ажалы жок адамдар  
Чыга качып кутулду.  
Тагдыр жеткен бенделер  
Тамда калып тутулду.  
Алматыны, Кашкарды  
Абал мындан баштады.  
Анжиянды зилзала  
Бүлүндүрүп таштады.  
Баары туташ кара жер,  
Муну байкап биле көр.  
Жер силкинсе бир жерге  
Билбей калар башка эл.  
Кудуретине таң калып  
Жараткандын ишин көр.  
Он сегиз миң бу аалам

Жамгыр түшөр абадан.  
Акыл жетпес иштер көп,  
Баары буйрук Кудайдан.  
Ар макулук жандарга  
Насип жетер эгемден.  
Жаркыраган күн, асман  
Үстүбүздө көгөргөн.  
Асман-жерлер танапсыз  
Бир-бирине жөлөнгөн.  
Анан наркы түбүнө  
Ойлоп акыл түгөнгөн  
Ойлоп акыл жеткизбей  
Айран-азыр калдырып,  
Кара сууну шам кылды,  
Карангыга жандырып.  
Канаттууну чыгарды,  
Жумуртканы жардырып.  
Ай менен Күн тутулса,  
Бул эмне иш болду.  
Кудуретине садага  
Кантарылып кара жер  
Көчкү жүргөн не жорук.  
Ойлоп акыл жеталбас  
Тобокелде бололук.  
Тоого бүткөн жыгачтар  
Түзгө барып жамалып,  
Кандай жорук Кудай ай,  
Инсан, топук кылалык.  
Жердегеним кең Кочкор,  
Аяк жагым Семиз-Бел,  
Нар жагына карасаң,  
Мелтиреген Ысық-Көл.  
Жер силкинип жарылды,  
Байсоорунду барып көр.

Зилзаладан чочуду,  
Жаны чыгып далай эл.  
Заман андай болмогу,  
Жерге бузук толмогу,  
Ар сонундан иш чыгар  
Мына ушул болжолу.  
Былкылдабас кара жер  
Азоо аттай түйлады.  
Үстүбүздө асман көк,  
Айы бирөө, жылдыз көп.  
Күн чыкканда түн кетер,  
Мунун жолу бир бөлөк.  
Жерим Кочкор талаасы,  
Журтум кыргыз арасы,  
Тамам болду акыры  
Бул сөзүмдүн чамасы.

#### Ырға кыскача маалымат.

1910-жылы Кыргызстандын түндүгүндө катуу жер титирөө болгон. Ал элге көп мүшкүл, азап-тозок алыш келген. «Зилзала» — ошол жер титиреөнү чагылдырган чыгарма. 1911-жылы Казан шаарынан араб тамгасында өзүнчө китең болуп басылып чыккан.

#### Ташырма.

1. Жер титирөө мезгилиnde айланы-чейрө кандай өзгөрүштөргө учуртай? «Зилзала» акын аны кайсы саптар менен туюнтыкан? «Калкылдаган асман-жер, Бузулуп кетер өндөндү, Тoo бузулуп, таш кулагап» — дейт акын. Калган ушул өндүү саптарды өзүн аныкта.

2. Ырда жер титиреөдөн жабыр тарткан кайсы жерлер жөнүндө сез болот?

3. Кеминде канча адам зилзаладан кайтыш болгон?

#### Ойлон.

1. Акын: «Ай тутулуп жарытмак, Күн кетилип нур таймак. Күйруктуу жылдыз көп чыгып, Асмандағы Ай, Күндү, Бетин жаап кир чалмак, Адамзаттын шумунан», — дейт. Жер да бекеринен



термелбейт экен. Ал кишиден кеткен күнөөнү, кууланган жорукту, жалтай-лаган убаданы — баарын көрүп турат. Аナン чыдай албай силкинет тура. Сенин оюнча кандай? 2. «Айран-азыр калдырып, Кара сууну шам кылды, Карапыгы жандырып», — дейт Молдо Кылыш. Акын эмне жөнүндө айтып жатат? 3. «Жаркыраган күн, асман үстүбүзде көгөргөн, Асман-жерлер танаңсыз, Бири-бирине жолонгөн. Аナン наркы түбүнө, Ойлоп акыл түгөнгөн», — дейт акын. Демек, жер, асман — баары бири-бирине жипсиз байланган. Эриш-арракташкан. Шарташкан. Ошол эле учурда андан аркы түбүнө ойлоп акыл түгөнет. Ой жеткис тунгуюк. Асман, андан ары эмне бар? Дагы андан арычы? Ким билет? Кудайбы, Тенириби? Жаратылыш мыйзамыбы? Сен езүнчө маани улап көрсөн.

### Сөздүк.

*Зилзала* — жер титирөө; *нурал* — урап; *жан алуучу* — жан алгыч; *ибилис* — азезил шайтан; *ровшан* — жаркын, таза; *танаңсыз* — жипсиз; *жарандар* — агайын, дос, журт; *бенде* — пенде; *алалдык* — адалдык; *инсан* — нысан.



## МАЗМУНУ

Адабият — көркөм сөз өнөрү ..... 3

### КЫРГЫЗ ЭЛ ЖОМОКТОРУ

Алтын күш .....	8
Акылдуу дыйкан .....	13
Акыл Карабач .....	17
Жомоктор жөнүндө түшүнүк .....	26

### ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАР

Макал жана лакаптар .....	30
Макалдар .....	30
Лакаптар .....	32
Макалдар жана лакаптар жөнүндө түшүнүк .....	33
Табышмактар .....	34
Табышмактар жөнүндө түшүнүк .....	35
Жанылмачтар .....	36

### КЫРГЫЗ КАЛКЫНЫН ЭПИКАЛЫК МУРАСЫНАН

Манастын бала чагы .....	39
Салыштыруу жүнүндө түшүнүк .....	61

### АДАБИЙ ЖОМОКТОР

Ч. Айтматов. Бугу эне .....	63
Т. Үмөталиев. Күч бирдикте .....	77



Ж. Садыков. Энелердин жүрөгү .....	84
Адабий жомок жонунде түшүнүк .....	90

### КЫРГЫЗ ФАНТАСТИКАСЫНАН

К. Эсенкожоев. Үчүнчү шар .....	92
Илимий-фантастикалык чыгарма жөнүндө түшүнүк .....	106

### ЭЛ БАШЫНАН ӨТКӨН КҮНДӨР

Ы. Шайбеков. Кайран эл .....	107
С. Өмүрбаев. Телегей <del>М.М.</del> .....	112
Көркөм чыгарманын тили жөнүндө түшүнүк .....	149

### УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ ТЕМАСЫНАН

А. Осмонов. Неге кечигет .....	151
А. Осмонов. Бүкөн .....	153
С. Жусуев. Алакан .....	154
Үргак жана уйкаштык жөнүндө түшүнүк .....	156
К. Жантөшев. Чолпонбай .....	158
Ч. Айтматов. Атадан калган түяк .....	166
Ангеме жөнүндө алгачкы түшүнүк .....	176

### ЖАРАТЫЛЫШ ЖАНА АДАМ

Карагул ботом .....	178
А. Токомбаев. Жайкы танда .....	187
А. Токомбаев. Ай нурунда кышкы түн .....	191
А. Осмонов. Кыргыз тоолору .....	191
Пейзаж жөнүндө түшүнүк .....	193
Ж. Бөкөнбаев. Жылан менен бака .....	195
Р. Шукурбеков. Тоо эчки .....	200
М. Алыбаев. Ала-Тоого .....	202

<i>Алыбаев. Соң-Көл .....</i>	203
<i>Алыбаев. Тянь-Шань .....</i>	206
<b>ЭЛ АҚЫНДАРЫНЫҢ ЧЫГАРМАЛАРЫНАН</b>	
<i>Оғолок Молдо. Телибай тентек .....</i>	208
<i>Алыкулов. Жакшы кыз .....</i>	219
<i>Алыкулов. Өзү каар, тили заар кыз .....</i>	221
<i>Алыкулов. Болор жигит .....</i>	223
<i>Б. Алыкулов. Болбос жигит .....</i>	224
<i>Б. Алыкулов. Эр жигитке сын .....</i>	226
<i>Токтогул. Үлгү ырлар .....</i>	230
<i>Санат-насыят, үлгү ырлары жөнүндө түшүнүк .....</i>	234
<i>Н. Борончиев. Элиндин кетпейт оюнан .....</i>	237
<i>Н. Борончиев. Кош Алымкул .....</i>	241
<b>МЕКЕН ЖӨНҮҮНДӨГҮ ҮРЛАРДАН</b>	
<i>Сарногоев. Бешигим – Мекен .....</i>	259
<b>ОРУС КЛАССИКАЛЫК АДАБИЯТЫНАН</b>	
<i>С. Пушкин. Балык менен балыкчы тууралуу жомок .....</i>	262
<b>КАВКАЗ ЭЛДЕРИНИН АДАБИЯТЫНАН</b>	
<i>Гамзатов. Эне тил .....</i>	281
<b>КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ОКУУ</b>	
<i>Аиремайса суусады, чөлдө ботом куурады .....</i>	285
<i>Жетим менен сыйкырчы .....</i>	293
<i>Молдо Кылыч. Зилзала .....</i>	308

